

84(АНГ)  
Ходр. КЧд

Редьярд Киплинг

# МАУГЛИ



УДК 821.7 – 93  
ББК 83.8  
К 42

К 42

**Киплинг Р.**

Маугли: Мектеп жашынdagы кенже жана тестиер  
балдар үчүн  
Котор.: Т. Кекиликов  
– Б.: — «Кутаалам», 2013. — 240 б.

ISBN 978-9967-26-957-6

Бул китеп Индия элинин турмушунан алынып жазылган.  
Бир жашар баланы карышкыр уурдал өз үнкүрүнө алып келет.  
Бала он жети жашка чейин карышкырдын тарбиясында  
choноёт. Китепте баланын башынан өткөн укмуштуу окуялар  
жөнүндө айтылган.

*Англисчеден которгон Н. Дарузес*

К 4804020100-13

ISBN 978-9967-26-957-6

УДК 821.7 – 93

ББК 83.8

© «Кутаалам», 2013

---

## МАУГЛИНИН БИР ТУУГАНДАРЫ

Карышкыр Ата күндүз дем алып, уктап жатып ойгонду, уйкусун ачуу үчүн кашынып, эстеп, колдоюп уктап калган буттарынын улам бириң керип-чоюп түзөдү, мына ошол убакта Сион тоолорундагы кечкурунку кайнаган ысыкта saat жети болгон кез эле. Карышкыр Эне ары-бери ооналактап, өзүнүн кыңышылаган төрт бөлтүрүгүнө боз чоң тумшугун жөлөп коюп, үргүлөп жаткан, бардык бүлөсү турган үңқүрдүн ооз жагына айдын жарыгы тийип турат.

Ох! – деди Карышкыр Ата. – Кайрадан аңчылыкка бара турган убакыт болуп калган турат.

Карышкыр Ата тоодон эми эле секирип түшкөн жатты эле, аңгыча болбой алды жагынан саксайган куйруктуу бир кичинекей көлөкө көрүнө калды да, кыңқылдаган үн чыкты:

– О, Карышкырлардын Башчысы, жолун болсун! Асылзат балдарындын да жолу болсун, бекем, аппак тиштери өсүп чыксын. Алар дүйнө жүзүндө ачка жургөн-дөр бар экендингин эч качан унтушпасын!

Муну айткан Люзоблюд Табаки деген чөө болчу, – а дегинкисин Индиядагы карышкырлар Табакини жек көрүштөт, анткени ал бардык жерде ыркырай берет, чыр-чатак чыгарат, ушактарды таратат, айыл-кыштактагы үйүлүп жаткан таштандылардын арасын казып, таап алган чүпүрөктөрдү, теринин үзүндүлөрүн жей бериштен да жийиркен-

бейт. Ошондой болсо да карышкырлар Табакиден коркушат, себеби, ал джунглидеги башка айбандарга караганда көбүрөөк кутурат да, кутурган кезинде токайдун арасында куюгуп жүрө берет, ошол кезде эмне гана болбосун, бет алдынан чыккандардын баарысын кабат. Тырмактай Табаки кутурган кезде башкалар түгүл, жолборс да качып, жашынып калат, себеби, жапайы айбандын кутурганынан жаман, укмуштуу эчтеме болушу мүмкүн эмес. Мунун өзү бизде кутурма оору деп аталат, айбандар болсо аны «дивани» – кутурма – деп аташат да андан качып кутулушат.

– Мейли, өзүң кирип карагын, – деди Карышкыр Ата кыртыши сүйүңкүрөбөй. – Бирок мында жей турган эчтеке жок.

– Карышкыр үчүн жок болгону менен, – деди Табаки, – мен өндүү бечаралар үчүн кур сөөк болсо да өзүнчө бир той эмеспи. Бизге, чөөлөргө, тандап манчыркоо жарашпайт.

Чөө уңкүрдүн ичине жылып кирип барды, ал жерден бугунун эти чала мүлжүлгөн сөөгүн таап, мына ушуга абдан ыраазы болуп отура калды да, бул сөөктүү качыратып кемире баштады.

– Сыйлаганыңа ыракмат, – деди чөө жаланып. – Асылзат балдарыңдын татынакайлыгын карачы! Бакырайып көздөрүнүн чондугун! Булар азыр али кичине эмеспи! Ырас, ырас, падышанын балдары эң биринчи күндөрдөн баштап эле чоң боло тургандыгын эстен чыгарбасам туура болор эле.

Балдарды көзүнчө мактоодон коркунучтуураак эчтеме жок экендигин Табаки башкалардын баарынан аз билчү эмес, демек, Карышкыр Эне менен Карышкыр Ата уялып кысылып жаткандыгын ыракаттанып байкап турду.

Табаки, бир балакет кылып койгондугуна сүйүнүп, унчукпай отурду, анан каарданып мындаи деди:

– Шер-Хан, Чон Жолборс, аңчылық кылуучу жайын алмаштырды. Ал ушул айда бүт бойдон бу жердеги тоолордо аңчылык кылат. Муну ал мага өзү айтты.

Шер-Хан – үнкүрдөн жыйырма миля алыстыктагы Вайнганги дарыясынын боюнда жүргөн жолборс болчу.

– Андай кылууга акысы жок! – деп Карышкыр Ата ачуулана баштады. – Джунглиниң Закону боюнча ал эч кимге эскертпей туруп, аңчылық кылуучу жайын алмаштыра албайт. Ал тегеректеги он миля жердеги илбээсиндердин бардыгын чочутат, а мен... мен болсом азыр экөөнүн артынан аңдышым керек.

– Аны энем Лангри (Аксак) деп бекеринен атаган эмес э肯, – деди Карышкыр Эне жай гана. – Ал туулган күндөн баштап эле бир бутунан аксайт. Мына ошондуктан ал колго бакма малга гана көз артып артынан калбайт. Вайнгангинин жәэгингеди карышкырлардын эми ага кыжыры келип жүрөт, ал азыр бу жерге келген соң бизге да ошонун өзүндөй болот: токайдун ичинде эл анын артынан түшүп аңдышат, карман ала алышпайт, демек, чөптү өрттөп жиберген кезде биз өзүбүз балдарыбыз менен бирге баш оогон жакка качууга туура келет. Ырас, биз Шер-Ханга ыракмат айта турган да эбииз бар!

– Ага сиздин ыракматыңызды айтып койсом кантет? – деп сурай калды Табаки.

– Жогол! – деди Карышкыр Ата ырылдап. – Жогол бу жерден! Барып өзүндүн мырзан менен кошуулуп аңчылык кыл! Сен бүгүн итиркейди келтирип, жетишерлик былжырадың.

– Мен кетем, – деп жай гана жооп берди Табаки. – Төмөн жактан, калың чөптүн арасынан Шер-Хандын үнүн силер өзүнөр да төз арада угасыңар. Бул жаңылыкты силерге айтып берем деп мен бекер эле убара болгон экемин.

Карышкыр Ата кулагын түрүп тыңшаса – төмөн жакта, өрөөндө, эчтеме карман албай калып, карман ал албаганы бүткүл джунглиге маалым болгондугунан, эч канчалық уялбаган жолборстун кичинекей өзөндүн жанына жүгүрүп келип, куржалак калып каарданып, муракта-нып буулугуп, мундуу күрүлдөгөн үнү угутат.

– Акмак! – деди Карышкыр Ата. – Түнкү ишти чуу менен баштаганын карасаң! Ырас эле, ал биздин бугулар Вайгангидеги семиз топоздорго окшош деп ойлойбу?

– Ш-ш! Ал ушу кезде топоз менен бугуну андып жүр-гөн жери жок, – деди Карышкыр Эне. – Ал адамды андып жүрөт.

Жолборстун бакырыгы эми туш-туштун баарынан жапырт угулуп тургансыган күңүрт ырылдакка айланды. Жолборс жанагыдай бакырган кезде ачык жерде түнөгөн карагайчылар менен цыгандар эмне экенин билбей эси чыгып кетип, кээде качып баратып, тике эле жолборстун өзүнө кабылган учурлар болгон.

– Адамды андып жүрөт дечи! – деди Карышкыр Ата, аппак тиштерин арсайтып. – Көлмөлөрдө конуздар менен бакалар аз бекен, эмнеликтен ал адамдын этин жегиси келди экен, анын үстүнө биздин жерден жемекчи болгону кандай?

Джунглиниң Законунда көрсөтүлгөндөрдүн бардыгы ар качан эмнегедир бир нерсеге негизделип айтылган, демек, бул Закон айбандарга кишинин артынан түшүп аңдууга, алар өздөрүнүн балдарын өлтүрүү ишине үйрөткөн кезде гана уруксат берет. Бирок ошондо да айбандын үйүрлөрү же тукуму аңчылық кылып жүргөн жерлерде кишини өлтүрүүгө айбандын акысы жок. Анткени – кишини өлтүр-гөндөн кийин эле эртедир же кечтир колдоруна мылтык алып пилге минген ак кишилер жана дүмпүлдөк музыка аспаптарын, ракеталарды, жалындап күйгөн шамды алган

жүздөгөн кара-күрөң кишилер пайда болушат. Мына ошол кезде джунгли тургундарының бардыгына жаман болот. А айбандар болсо адамды – бардык макулуктардын ичинен эң чабалы жана таянычы жогу, ага тийүү анчынын кылар иши эмес, – деп айтышат. Ошону менен бирге алар, мыка-ачылар бир кезде түлөп, жампайып, жаман болуп, тиштери да түшүп калат деп айтышат, – анысы да чын экен.

Секириүгө даяр болгон жолборстун ырылдаганы каттуулап угула баштады да, «А-а-а!» лап күркүрөп барып басылды.

Андан кийин жолборстукуна окшобогон, улуган үн – Шер-Хандын улуганы угулду.

– Мына ал жаздым тийип калды, – деди Карышкыр Ата.

Эмне үчүн мындай болду экен?

Карышкыр Ата үнкүрдөн бир нече кадам жүгүрүп барды да, бадалдын арасында ооналактап жаткан Шер-Хандын туталанып ырылдап жатканын укту.

– Бул ақмак өзүнүн буттарын отко күйгүзүп алыптыр. Отун кесүүчү кишинин жерге жагып койгон отунун үстүнө секирген ақылсыздыгын карабайсыңбы! – деп Карышкыр Ата бырс этип күлүп жиберди. – Табаки да аны менен кошо болуптур.

– Кимдир-бирөө тоого чыгып баратат көрүнөт, – деди Карышкыр Эне бир кулагын кыймылдатып. – Даярдан.

Бадалдын жыш чыккан калың жерлерине келгендеге азыраак шуулдап калды эле, Карышкыр Ата секириүгө обдулуп арткы буттары менен тұра калды. Мына ушул жерден, эгерде сiler карышкырды байқап карап турған болсонор, анда дүйнө жүзүндө эн укмуштуу нерсени – карышкыр секирдердин алдында кантеп токтоп калганын көргөн болот элеңдер. Ал, эмнеге жутунганын көрө электе

эле алга карай ыргып, анан тык токтой калган. Ал төрт же беш фут жогору карай секиргени менен да кайра эле баяғы секирген жердин өзүнө келип түшкөн экен.

– Киши экен! – деп ырылдады ал. – Кишинин баласы экен! Көрчү!

Жаңыдан гана араң баса баштаган жылаңач, кара-құрөң бала – бүтүндөй ырбыйып-тырбыйган, былпыл-дап жупжумшак, кенедей жандуу тоголок – карышкырдын тике маңдайында жапыс чыккан бутакты кармап турған экен. Мындаи кенедей бала түнкү убакта буга чейин эч качан карышкырдын түнөгүнө башпагып караган эмес. Ал Карышкыр Атанаң көздөрүнө карады да, күлүп койду.

– Адамдын баласы деген мына ушунун өзүбү? – деп сурады Карышкыр Эне. – Мен адамдын баласын эч качан көргөн эмесмин. Кана, аны бул жерге алып келгин.

Өзүнүн бөлтүрүктөрүн тиштеп көтөрүп жүрүүгө көнгөн карышкыр, зарыл убакта жумуртканы да жарып албастан чебердик менен тиштеп алып келүүгө жарайт, Карышкыр Ата баланы жонунан кыпчый тиштегени менен да аны бөлтүрүктөрдүн арасына алып келип койгондон кийин, баланын терисинин бир жери да айырылып кетпегендиги көрүндү.

– Кичинекейлигин карасан! Жыпжылаңач болуп жүргөнүн, чочуркабаганын карачы! – деп Карышкыр Эне эркелете сүйлөдү. (Бала бөлтүрүктөрдүн арасынан жөөлөшүп өтүп, Эне Карышкырдын жылуу капиталына жакын барды.) – Ой! Тиги баланын да башка бөлтүрүктөр менен кошо ээмп жаткандыгын карачы! Адамдын баласы да мына ушундай болот экен ээ! Өзүнүн бөлтүрүктөрүнүн арасында адамдын да баласы бар деп Карышкыр Эне качан мактана алган эле!

– Мындаи иш мурунку кезде да болгон деп уккам, би-

рок кантсе да биздин Үйүрдө жана менин убагымда болгон эмес, – деди Карышкыр Ата. – Бул баланын этинде такыр жуну жок экен, мен аны бир ап дегенде эле өлтүрүп көёт болчумун. Байкап турсам, ал коркпой эле карап турат.

Үнкүрдүн ооз жагына тийип турган айдын жарыгы жок болуп калды: Шер-Хандын чарчысынан келген чоң башы менен омуроосу үнкүрдүн оозун тосуп турган экен. Анын артынан Табаки кыңшылады:

– Мырза, мырза, бала ушунда кирген!

– Шер-Хан да бизге келгенин көрсөң, – деди Карышкыр Ата, бирок кыжырлангандыктан анын көздөрү балбылдап кетти. – Шер-Ханга эмне керек экен?

– Менин олжомду бергиле! Адамдын баласы ушунда кирди, – деди Шер-Хан. – Анын ата-энеси качып кетти. Баланы мага бергиле.

Шер-Хан отун кесүүчүнүн жерге жаккан отуна секирип түшкөндүгүн, Карышкыр Ата баягыда айтпады беле, мына азыр ал өзүнүн буттарын отко күйгүзүп алгандыгына жини келип жатат. Бирок үнкүрдүн оозу жолборс кириүү үчүн абдан тардык кыла тургандыгын Карышкыр Ата эң жакшы билчү. Атүгүл, дал азыр Шер-Хан турган жердин өзүнде да, ал омуроосу менен да, ченгели менен да кенен-кесир кыймылдай алган жери жок. Челектин ичине түшкөн киши мушташмакчы болгондо чөлөк кандай тардык кылса, жолборско да үнкүрдүн оозу ошондой тардык кылат.

– Карышкырлар – ээн-жайкын журт, – деди Карышкыр Ата. – Алар Үйүрдүн Башчысынын гана тилин алышат, ар кандай ала-була мыкаачылардын тилин ала бербейт. Адамдын баласы биздикى болду. Кааласак өзүбүз деле өлтүрүп көёбуз.

– «Кааласак, кааласак» дегенин карасаң! Каалагында менин эмне жумушум бар? Калп айтсам, өзүм өл-

түрүп алган топозумдун эти буюrbай калсын, чыныңарды айткылачы: мен силердин ит тұнғұңғөргө тұмшугумду салып коюп, өзүмө тиешелүү нерсени дагы көпкө күтөмбү? Муну айтып жаткан мен, Шер-Ханмын!

Жолборстун бакырганынан ұнқұрдұн ичи күн күркүрөгөндөй жаңырып кетти. Карышкыр Эне бөлтүрүктөрүн өзүнөн силкип жиберип, алга карай секирип барды, мына ошондо анын эки жашыл айдай болуп, бири-бирине окшош келген көздөрү каранғыда Шер-Хандын балбылдалап оту чыгып турған көздөрүнө тушма-түш келе түштү.

– А жооп берип жаткан мен, Ракшамын (Демонмун), адамдын баласы меники, Лангри, өзүм алып калам! Аны эч ким өлтүрбөйт. Ал бүткүл Үйүр менен бирге жүрүп, бирге аңчылық кылат, Үйүр менен бирге жүрөт! Ой, жылаңач балдарды андығыч, балық жегич, бакаларды өлтүргүч шүмшүк, сак болгун, ал бала сенин артындан түшүп аңдый турған убакыт келет! Азыр бул жерден кеткин, болбосо өзүм өлтүргөн буғунун эти буюrbай калсын (мен тарпты жебейм), ажалың жетет, тиги дүйнөгө төрт бутундан тең аксак болуп кетесин, джунглидеги куйкум жыттанған бетпак десе! Жогол бул жерден!

Карышкыр Ата аны таң калып карап койду. Беш Карышкыр менен ачық кармашканда Карышкыр Энени соғушуп алган убакты, Карышкыр Эне Үйүр менен бирге жүргөн убакты, «Демон» деген атакты бекеринен алып жүрбөгөнүн ал эми унутуп калыптыр. Шер-Хан Карышкыр Атадан коркпос эле, бирок Карышкыр Эне менен кармашууга даай албады, ал Карышкыр Эне басым келерин, жанынан кечип жиберип кармашаарын билген. Жолборс ырылдалап артка карай кетенчиктеди да, өзүнүн ээн-жайкын болгонун сезгенде, бакырды:

– Өз короосунда турғанда кайсы ит болсо да үрө берет!

Адамдын тукумунан чыккан асыранды туурасында Үйүр эмне дээр экен, көрөрбүз! Бала меники, эртедир-кечтир мен аны жеп коём, силер уктунарбы, э, узун куйрук уурулар!

Карышкыр Эне деми кыстыга түшүп, өзүнүн бөлтүрүктөрүнүн жанына жерге ыргып түштү, ошондо Карышкыр Ата ага сурданып туруп айтты:

– Бу жолкусун Шер-Хан чындыкты айтып жатат, баланы Үйүргө көрсөтүү керек. Энеси, сен деги бул баланы алып калгың келеби?

– Алып калгың келеби дейсиңби? – деди Карышкыр Эне салмактуу бурулуп. – Бала бизге жыпжылаңач бойдон, түн ичинде, жалгыз келди, кантсе да корккон жок! Карабы, тигине, эми ал менин бөлтүрүктөрүмдүн бириң түртүп жиберди! Жанагы аксак касапчы аны өлтүрүп коёт эле да Вайнгангиге качып кетет болчу, а кишилер болсо мунун өчүн алуу үчүн биздин түнөгүбүздү кыйратат эле. Баланы алып калабызы? Ооба, мен аны алып калам. Тынч жата кой, бакатай! О Маугли – анткени – мен сени Бакатай Маугли деп атайм, – Шер-Хан сенин артындан түшүп, кандай андыйган болсо, сен да анын артынан түшүп, ошондой андый турган убакыт келет.

– Эми биздин Үйүрдөгүлөр эмне дешер экен? – деп сурады Карышкыр Ата.

Джунглиниң Законунда, ар бир карышкыр, бала-бакыралуу болгондон кийин, өзүнүн Үйүрүнөн кетип кала алат, деп абдан ачык-айкын айтылган. Бирок өзүнүн бөлтүрүктөрү чоңоюп, өз бетинче болууга жаарар замат эле, атасы аларды демейде айына бир жолу, айдын толгон кезинде, жыйналып тура турган Үйүрдүн Кенешине алып келип, бардык башка карышкырларга көрсөтүүгө тийиш. Мына ошондон кийин бөлтүрүктөр оюна келген жерде жүрө алат, алар өздөрүнө кезиккен биринчи бугуну кармап

алып өлтүрмөйүнчө, бөлтүрүктү өлтүргөн чоң карышкырларга кечирим болбайт. Эгерде бөлтүрүктү өлтүргөн чоң карышкыр табылса, анда бул үчүн ага өлүм жазасы берилет. Бир мунөтчө ойлонсон, мына ошондой гана болууга тийиш экендин сен өзүң түшүнөсүн.

Карышкыр Ата өзүнүн бөлтүрүктөрү чоңоюп, аз-аздан жүгүрө баштаганча күттү, анан Үйүрдөгүлөр чогулган күндөрдүн биринде бардык бөлтүрүктөрүн, Мауглини жана Карышкыр Энени Кеңеш Аскасына алыш барды. Бул аска күрсүгөн чоң-чоң таштар жайнаган дөбөнүн чокусу болчу, бул таштардын артына жүздөгөн карышкырлар жашына алар эле. Күчтүүлүгү жана шамдагайлыгы үчүн бүткүл Үйүрдүн Башчысы болуп шайланган Акела деген чоң көк жеке-карышкыр Асканын жонунда бүткөн бою менен керилип жаткан эле. Асканын түбүндө, топоз менен кармашканда жалғыз өзүнүн алы жеткен, кашкулакка окшоп, буурулданып калган карыган карышкырлардан тартып, топозду жалғыз женүүгө биздин да алышыз жетет деп ойлогон үч жаштагы жаш кара карышкырларга чейин – бардык жаштагы жана түстөгү кырктан ашуун карышкырлар отурган эле. Жеке-карышкыр бир жыл чамасында карышкырлардын башчысы болгон. Ал жаш кезинде эки жолу карышкырлардын капканына түшкөн, бир кезде аны кишилер аябай уруп туруп, өлдү деп эсептеп таштап кетип калышкан, кишилердин салты ага белгилүү болчу. Кеңеш Аскасында эч ким сүйлөгөн жок. Аянтчанын орто ченинде бөлтүрүктөр тоңкочуктап жатышты, алардын ата-энелери тегерете отурушту. Чоң карышкырлардын улам бири мезгил-мезгили менен шашпай ордунан туруп, кандайдыр бир бөлтүрүккө жакын басып келип, аны жакшылап тигиле карайт да, табышын билгизбей акырын басып, кайра өз ордуна барып отуруп атышты. Кээде энеси, көрбөй калба-

сын деп коркуп, өзүнүн бөлтүргүн айдын жарығы тий-ип турган тилкеге тұртуп чыгарып, көрсөтүп турду. Акела өзүнүн аскасында туруп чакырып жатты:

— Силер Законду билесиңер, силер Законду билесиңер! О карышқырлар, байкагыла!

Камкор энелер да анын сөзүн улап кетип жатышты:

— О карышқырлар, карагылачы, жакшылап карасаңар!

—Ақыр-аяғында өздөрүнүн кезеги келгенде Карышқыр Эненин жұнұ бүтүндөй үрпөйө түштү. Карышқыр Ата тегерете тарта отургандардын орто жерине Бакатай Мауглини тұртуп чыгарды. Маугли жерге отура калып, құлуп жиберди да, айдын жарығында жаркылдап турған таштарды алып ойной баштады.

Алдыңқы бутун сунуп коюп, сүйөнүп жаткан Акела бир жолу да башын көтөргөн жок, мезгил-мезгили менен гана баяғы эле сөзүн кайталап турду:

— О карышқырлар, карагылачы!

Асканын арт жағынан карғылданған бир үн — Шер-Хандын үнү угулду:

— Бала меники! Аны мага бергиле! Ээн-жайқын Журтка адамдын баласынын эмне кереги бар?

Бирок Акела кулагын да салған жок. Анын айтканы гана:

— О карышқырлар, карагылачы! Ээн-жайқын Журтка башка бирөөнүн сөзүн угуунун эмне кереги бар? Жакшылап карагылачы!

Карышқырлар дүңгүрөтүп жапырт ырылдап киришти, төрт жашка келген жаш карышқырдын бири Акелага жооп қылышып, Шер-Хандын соболун кайталады:

— Ээн-жайқын Журтка адамдын баласынын эмне кереги бар?

А Джунглиниң Закону боюнча, егерде адамдын бала-

сын Үйүргө кабыл алууга болову-жокпу деген талаш-тарыш чыкса, анда аны кабыл алуу туурасында ата-энесинен башка, эч болбогондо Үйүрдөгү эки карышкыр жактап сүйлөшү керек, деп көрсөтүлгөн.

– Ким бул баланы кабыл алууну жактайт? – деп сурады Акела. – Ээн-жайкын Журттан ким сүйлөгүсү келет?

Эч ким жооп берген жок, эгерде иш чатагына айланып, кармашууга туура келсе, анда бул өзү үчүн акыркы кармашуу боло тургандыгын билген Карышкыр Эне кармашууга даярданып турду.

Мына ошондо Үйүрдүн Кеңешине катышууга уруксат кылынган, башка тукумдан чыккан жалгыз айбан – Балу, бөлтүрүктөрдү Джунглиниң Законуна үйрөтүүчү – жалкоо күрөң аюу, жалаң гана жангактарды, балды жана тамыры жемиш өсүмдүктөрдүн тамырларын жей турган болгондуктан, оюна келген жерде каңгып жүрө берчү Балу деген карт аюу арткы буттары менен тик турға калды да, ырылдап жиберди:

– Адамдын баласынбы? Эмнеси бар экен, – деди ал, – мен баланы кабыл алууну жактайм. Ал эч кимге зыян кылбайт. Мен чечен эмесмин, бирок чындыкты айтамын. Тим кой, Үйүр менен жүрө берсүн. Башка бөлтүрүктөр менен кошо аны да кабыл алыш көлүчү. Аны мен өзүм үйрөтөм.

– Бизге дагы бирөөнүн жактап сүйлөгөнү керек, – деди Акела. – Балу өзүнүн сөзүн айтты, ал биздин бөлтүрүктөрүбүздүн үйрөтүүчүсү. Балудан башка дагы ким сүйлөйт?

Тегерете тарта отургандардын ортосунан бир кара көлөкө көрүнө түштү. Бул Багира деген, чымкый кара илбирс болчу, бирок бардык илбирстердей эле ак кашка келип, кашкасы жибек кездеменин бетиндеги жол-жол саймага окшоп, жарыкта көрүнүп турду. Джунглидегилердин

баарысы Багираны билчүү, эч ким анын жолун тороп тура калууга даай албаган, анткени – ал Табакидей куу, жапайы топоздой кайраттуу, жарадар болгон пилдей эр журек эле. Бирок анын үнүү, дарактан тамчылап турган жапайы балдай таттуу, териси мамыктай жумшак болчу.

– О Акела, сен да, Ээн-жайкын Журт, – деди ал мырылдап, – силердин жыйналышыңарда менин эч кандай акым жок, бирок Джунглиниң Законунда, эгерде жаңы бала туурасында талаш-тартыш башталса, анда ошол бала-нын өмүрүн, ордуна башка нерсе төлөп берип, аман алып калууга болот, деп айтылган. Ошол эле Закондо, кимдин төлөөгө акысы бар, кимдин акысы жок экендиги айтылбаган. Бул чынбы?

– Ушундай! Ушундай! – деп ар дайым ачка жүргөн жаш карышкырлар чуулдап жиберишти. – Багиранын сөзүн уккула! Бала үчүн ордуна башка нерсе алууга болот. Закон ушундай.

– Бу жерде сүйлөөгө акым жок экендигин мен билем, ошондуктан силерден уруксат сурайм.

– Мейли, сүйлөй бер! – деп кыйкырган жыйырма карышкырдын үнү чогуу чыкты.

– Жылаңач баланы өлтүрүү уят иш. Анын үстүнө, бу бала чоңойгон кезде силерге абдан жакшы эрмек болот. Мен Балунун сөзүнө кошулам, эгерде силер адамдын баласын, Мыйзамга тууралап, Үйүргө кабыл алсаңар, анда ушул жерден жарым эле миля алыстыкта жаткан, азыр гана өлтүрүлгөн топозду, семиз топозду тартуу кылам. Ушундай кылуу, эмне кыйын дейсиңбى?

Бул жерде чuu чыгып, ондогон карышкырлар жапырт кыйкырып жиберишти:

– Бу эмне деген балекет? Ал кышкы жаан-чачын убагында өлүп калат. Ага күндүн ысыгы өтүп күйүп ке-

тет. Жылаңач Бакатай бизге эмне қылып бере алмак эле? Мейли, Үйүр менен кошуулуп жүрө берсин. Багира, а топоз кайда? Болуптур баланы Үйүргө кабыл алалы!

Маугли баягыдай эле майда таш менен ойной берди, карышкырлардын улам бири жакын келип, аны карап жаткандығын көргөн жок. Акыр-аяғында карышкырлардын баары өлтүрүлгөн топозду жеш үчүн дөбөдөн кетишти, бу жерде Акела, Багира, Балу жана Бакатай Мауглинин бүлөсү гана калышты. Шер-Хан болсо, дале баштагыдай эле каранғыда күркүрөй берди – Мауглини ага бербей койгондугуна абдан ачууланды.

– Ооба, ооба, дагы катураак бакырсан! – деди Багира өзүнө-өзү. – Ушул жылаңач кичине бала сени башкача күркүрөгөндөй кыла турган убакыт келет, антпесе мен кишилер кандай экендигин түшүнбөгөн болом.

– Биз жакшы қылдык! – деди Акела. – Кишилердин өзү жана алардын балдары абдан ақыл-эстүү келишет. Ка-чандыр бир кезде бу бала бизге жардамчы болот.

– Ооба, кыйын кезде жардамчы болот, анткени – эч ким түбөлүккө Үйүрдүн Башчысы боло албайт эмеспи, – деди Багира.

Акела жооп берген жок. Ал, Үйүрдүн ар бир башчысынын аз-аздан күч-кубаты кетип отуруп, карылыгы же-тише турган убагы болорун ойлоп турду. Ал такыр алдан тайып калган кезде, карышкырлар аны өлтүрүп салышат, убагы жеткенде өлтүрүлүүгө бел байлап анын ордuna жаңы башчы турат.

– Баланы алгын да, – деди ал Карышкыр Атага, – Ээн-жайкын Журт өз балдарын кандай тарбиялоого тийиш болсо, ошондой қылып тарбиялагын.

Ордuna өлтүрүлгөн топоз тартуу қылынып, Балу жакшы саналуу сөз сүйлөгөн үчүн – Бакатай Маугли карыш-

кырлардын Сион тоосундагы Үйүрүнө мына ушундайча болуп кабыл алынган.

Азыр сиздер ошол кезден бери толук он – он бир жылды өткөрүп жиберициздер да, Маугли карышкырлардын арасында кандай укмуштуу өмүр сүргөндүгүн баамдап гана көргүлө, анткени – ал тууралуу терип-тепчип толук жаза турган болсок, нечен китең болор эле. Ал бөлтүрүктөр менен бирге жүрүп чоңойгон, бирок ал, бала жашынан чыга элек кезде эле, ага караганда бөлтүрүктөр, албетте, бир канчалык чоң карышкыр боло башташкан, а Карышкыр Ата болсо аны өзүнүн кесибине үйрөтүп, джунглиде болуп жаткандардын бардыгын түшүндүруп турган. Мына ошондуктан чөгтүн арасындан ар бир шыбыш, түнкү мелүүн желдин ар бир жел аргы жүрүшү, үстү жактагы жапалактын ар бир чулдураганы, учуп баратып дарактын бутагына тырмагынан илинип калган “жарганттын ар бир дырылдаганы, көлмөдөгү чабак балыктын сууну ар бир чалпылдатканы Маугли үчүн эң көп мааниси болгон. Ал эчтемени үйрөнбөгөн кезде, күнөстөп отуруп, үргүлөп, азыктанып алыш кайта уктай берген. Ызуулаган убакта сергип салкындағысы келгенде, ал токойдун ичиндеги көлмөлөргө барып чабак уруп жүргөн; бал жегиси келгенде (бал менен жаңгак, чийки эт сыйктуу эле, даамдуу экенин ал Балудан уккан), бал уулап даракка чыгып турган, балды кандайча алыш жешти да ага Багира көрсөткөн. Багира бутакка керилип жатып алыш, аны чакырды:

– Мында кел, Кичине Тууган!

Маугли адегенде бутакка, эби жок кичинекей эринчээк айбанга окшоп жармашты, анан бутактан-бутакка се-кирүүнү күрөң маймыл сыйктуу эле оной үйрөнүп алды. Үйүрдөгүлөр чогулган кезде, Кенеш Аскасында анын да өзүнүн орду болгон. Бул жердө ал бир да карышкыр

анын тигиле караганына чыдап тура албай, анын алдында көздөрүн ирмелтип, жер карап калгандыгын байкады, мына ошондо ал эрмектеп карышкырларга тигиле карай баштады. Ал өзүнүн досторунун тамандарынан кирип кеткен тикендерди чыгарып берген учурлар да болгон, карышкырлар өздөрүнүн терилерине жабышып калган тикенектер менен уйгактардан абдан жабыркашат. Ал түн киргөн кездерде дөбөлөрдөн айдоо талааларына түшүп барып, жаман кепелерде турган кишилерди кызыгып байкап жүргөн, бирок аларга ишене албаган. Багира ага джунглиниң ичине чебердик менен жашырын коюлган, Маугли өзу да түшүп кете жаздал аз жерден калган, түшүп кетме эшикчеси чарчы жашкы көрсөттү да, бу капкан деп айтты. Ал Багира менен кошо караңғы, аптап болуп турган токойдун ичине аралап барып, а жерде керели-кечке уктап жатып, анан түн ичинде Багираның кандайча аңчылык кылганын карап турууну баарынан жакшы көрчү. Багира ачка болгон кезде колго урунгандардын баарын өлтүрө турган. Маугли да мына ушунун эле өзүндөй кылган. Бирок бала чоңоюп бардыгын түщүнө баштаган кезде, Багира ага үйдөгү бакма малга тийбегин, себеби, сенин ордуна бир топозду өлтүрүп туруп, Үйүргө төлөп бергенбиз, деп айтты.

– Джунглиниң баары сеники, – деди Багира. – Сен өзүндүн күчүң жеткен илбээсиндердин кайсынысына болсо да артынан түшүп, аңчылык кыла аласың, бирок сенин ордуна төлөнгөн топоздун арбагы үчүн сен эч кандай малга, жашына да, карысына да тийүүгө тийиш эмессин. Джунглиниң Закону ушундай.

Маугли кыңқ этпестен макул болду.

Маугли барган сайын чоңоё берди, билип алууга тийиш болгондордун бардыгын, андан-мындан үйрөнүп жүргөн бала, кандай чоңоуюга тийиш болсо, ошондой

эле чоңоюп, күч кире берди да, үйрөнүп жүргөндүгү да эсине келген жок, өзүнө азық таап алуунун гана камын көрүп жүрдү.

Бир кезде Карышкыр Эне ага: «Шер-Ханга ишенүүгө болбойт, сен качандыр бир күнү Шер-Ханды өлтүрүшүн керек,» – деди. Мындай акылды бөлтүрүк бир мүнөт да эсинен чыгарбас эле, бирок Маугли унутуп койду, себеби, ал кишинин тили менен сүйлөгөндү билсе эле, өзүн карышкыр деп атай турган болгону менен деле, бар болгону бала гана эмеспи.

Джунглиде Шер-Хан дайыма анын жолуна бөгөт болуп тура калып жүрдү, себеби, Акела барган сайын карып, алдан тая берди, а аксак жолборс ушул мезгилдин ичинде, Сион Үйрүндөгү жаш карышкырлар менен ынтымактуу болуп кетти. Жаш карышкырлар кешигин берер бекен деп күтүп, анын артынан калбай ээрчиp жүрүштү, эгерде эскичесинен бийлик колунда болсо, Акела мындай кылууга жол бербес эле. А Шер-Хан болсо, жаш карышкырларга: «Силер мына ушундай кайраттуу жаш аңылар боло туруп, өлөсөлүү карышкырды жана адамдын баласын өзүнөргө командачы кылып алганыңарга айрантаң калам. Менин угуума караганда, – деди Шер-Хан, – силер Кенеште анын көзүнө тике карай албайсыңар дешет го». Мына ошондо жаш карышкырлар кыжыры келип, ырылдап жиберишисти да, жүндөрүн үрпөйтүштү.

Баарысын көрүп, угуп жүргөн Багирага бул жагы анча-мынча белгилүү болгон, ошондуктан ал качандыр бир кезде «Шер-Хан сени өлтүрүп коёт» – деп Маугланин бир нече жолу тике эле көзүнө айткан. Бирок Маугли күлүп гана кооп, мындай дээр эле:

– Менин Үйүрүм бар жана менде сен барсың. Анын үстүнө, канчалык жалкоо болсо деле, Балу да бар, а да мен

үчүн кимдир бирөөнү чөңгели менен мыкчууга жарайт.  
Мен эмнеден коркмок элем?

Багиранын башына жаңы пикир келген кезде, күн аябай ысык болуп турган, балким, ал бир нерсе уккан болууга тийиш. Балким, ага бул туурасында чүткөр Сахи айтса керек, бирок бир убакта ал Маугли экөө токойдун калың жерине аралап: бирге барғанда, бала илбирстин кооз, кара жонуна башын жөлөп жаткан кезде, Багира балага айткан:

– Кичине Тууган, Шер-Хан сенин душманың деп, мен сага канча жолу айттым?

– Ушул курма жыгачта канча жаңгак болсо, ошончо жолу айткансың, – деп жооп берди Маугли, анткени – ал эсептөөнү билбегендиги өзүнөн өзү түшүнүктүү. – Макул, анын эмнеси бар экен? Багира, уктагым келди, а Шер-Хан болсо – бул бар болгону тос Морага окшогон узун күйрук, күркүрөк үндүү шүмшүк эмеспи.

– Азыр уктай турган убакыт эмес!.. Балу муну билет, мен билем, бүткүл Ўйүр билет, ал түгүл барып турган маңыроо бугу да билет. Табаки да муну сага айткан болчу.

– Хо-хо! – деп каткырды Маугли. – Табаки жакында мага келип, кандайдыр бир одоно сөз сүйлөдү, мени жүнү жок күчүк, жердеги кемирчектерди да казып алышты билбейсин деп териктириди эле, мен аны кичине сыйлыгыраак болуп жүр деп күйруктан алышп, курма жыгачка бир-эки жолу башын койгулап койдум.

– Сен ақмактык кылышың, Табаки күйту болгону менен да сага тиешеси бар иштерди көп билет. Көзүндү ачып жүр, Кичине Тууган. Шер-Хан сени джунглиде өлтүрүп коюуга жаңы чыдабайт, бирок Акеланын карылыгы жетип калганын унутпа. Ал топозду өлтүрүүгө алы келбей, ошондо башчы да боло албай кала турган күн жакын калды. Сени Кенеш Аскасында көргөн карышкырлар да

карып калышты, жаш карышкырларды болсо, аксак жолбурс кишинин баласына Карышкырдын Үйүрүндө орун берилбөө керек деп жолдон чыгарып жүрөт. Бир аз убакыт өткөндө сен да киши боло баштайсын.

– А киши деген эмне? Ага өзүнүн бир туугандары менен биргэ жүрүүгө болбойт бекен? – деп сурай калды Маугли. – Мен Джунглиде туулдум, Джунглинин Законун көп уктум, Үйүрдө таманына кирип кеткен тикенекти мен чыгарып бербеген бир да карышкыр жок. Алардын баары менин бир туугандарым!

Багира бүткөн бою менен керилип, көзүн жуумп жиберди.

– Кичине Тууган, – деди Багира, – менин алкымымды сыйап көрчү.

Маугли өзүнүн карылуу кара күрөң колун сунду да, Багиранын жибек сымал мойнундагы жалтылдаган жүнүнүн астынан килейген булчундуу жеринин жүнү такырайып, кичинекей ала болуп калганын сыйап көрдү.

– Мен, Багира, ушундай ала болуп жургөнүмдү – каргынын тагы экенин джунглидегилердин эч бири билбейт. Бирок мен адамдын арасында туулгам, Кичине Тууган, менин энем адамдын арасында – Удайпурдагы король сарайындары айбанканада туруп өлгөн. Мына ошол себептүү сен кичинекей жыланач бала кезинде, Кеңеште сенин ордуңа акысын төлөп берип, сени мен аман алыш калгам. Ырас, мен да адамдын арасында туулгам. Мына ошол акмак кулпуну бутум менен бир тээп сындырып туруп, качып кеткем. Мен кишилердин кылышкыр жоруктарын билгеним учун, джунглиде Шер-Ханга караганда менден көбүрөөк коркушат. Бул айтканым чын эмес бекен?

– Ооба, чын, – деди Маугли, – джунглидегилердин баары, Мауглиден башкалардын баары, Багирадан коркушат.

– Ой, сен адамдын баласысың – деди кара илбирс абдан сыйлыктык менен. – Эгерде сени Кенеште өлтүрүп коюшпаса эле, мен өзүмдүн джунглиме кайтып келгендей, сен да акыр аягында адамдарга, өзүндүн бир тууганда-рыңа, кайра барууга тийишиң.

– Бирок, эмне үчүн кимдир бирөөлөр мени өлтүрүүгө тийиш? – деп сурады Маугли. Мага карачы, – деди Багира.

Ошондо Маугли анын көзүнө тиктей карап калды.

Чоң илбирс чыдап тура албай, тетири карап кетти.

– Мына, эмне үчүн, – деди Багира бутунун астында-гы жалбырактарды шуудурата басып. – Атүгүл мен да се-нин көзүңө тике карай албайм, а мен болсом адамдардын арасында туулгам, сени да жакшы көрөм, Кичине Тууган. Сенин тике көз карашыңа чыдап тура албаган үчүн, сенин акылдуулугун үчүн, алардын тамандарына кирип кеткен тикенектерди чыгарып бергендингүң үчүн – сен киши экен-дигүң үчүн башкалар сени жек көрүшөт.

– Мен мунун эчтемесин билген эмесмин, – деп күбүрөдү Маугли, кабагын бүркөк, коюу кара каштарын серпип.

– Джунглиниң Законунда эмне деп айтылган? Аде-гендө уруп жибер да, анан үнүндү чыгар делген. Сенин ке-небестигинден эле, алар киши экендигинди билип коюшат. Акыл-эстүү болгун. Эгерде Акела келерки аңчылыкта жаз-дым чаап калса эле – ага өлтүрүү иши ар бир жолу улам-дан-улам кыйыныраак болуп баратат – карышкырлар анын жана сенин тилинди албай калышат. Алар Кенеш Аскасы-на Джунглидеги Журтту жыйнап алышат, мына ошондо... ошондо... эмне кылууну мен өзүм билем! – деди Багира ордунан ыргып туруп. – Бачымыраак төмөн жакка, өрөөн-гө, кишилердин турган үйлөрүнө барып, алардан Кызыл Гүл таап кел. Ошондо сенин менден, Балудан да, Үйүрдө-

гү сени жакшы көргөн карышкырлардан да күчтүүрөөк өнөгүң болот. Кызыл Гүл тап!

Кызыл Гүл деп Багира отту айткан, себеби, джунглидеги бир да айбан отту өзүнүн атынан айта алышпайт. Бардык айбандар оттон өлөрчө коркушат, аны тике өз атынан гана айтиоо үчүн жүздөгөн тетири аттарды ойлоп чыгарышат.

— Кызыл Гүлбү? — деди Маугли. — Ал ицир киргенде эле ар бир үйдүн эшигинин алдына өсөт. Мен аны таап келем.

— Мына, бул адам баласынын айтаары! — деди Багира, сыймыктанып, — Бул Гүл кичинекей коломтолордо өсө турганын унуппа. Аны бачымыраак таап келгин да, кереги тиймейинче өз жанында алыш жүр.

— Жакшы болот! — деди Маугли. — Меи барайын. Бирок, менин Багирам, сен ишенесиңби, — деп ал Багиранын сонун мойнун колу менен кучактап, бакыракай чоң көздөрүнө оё карады, — мына ушунун баары Шер-Хандын жоругу экендигине ишенесиңби?

— Ооба, калп айтсан, мен бошонуп чыккан, сынган кулпу кайра кармап калсын, Кичине Тууган!

— Анда калп айтсан, менин ордума төлөнгөн топоздун арбагы урсун, мен бул үчүн Шер-Хандан толук өчүмдү алам, а балким, ашыгы менен да алармын, — деди.

«Киши деген ушу! Кишилиги ушундан көрүнүп турат, — деди Багира өзүнө-өзү, кайрадан ондонуп жатып, — О, Шер-Хан, сен мындан он жыл мурда Бакатайдын артынан түшүп, андыган кезде, он жамбашындан жаткан эмес экенсисиң!»

А Маугли болсо, токойдун арасына арылап кирип кеткен эле. Ал жанынын бардыгынча жүгүрүп, жүрөгү дүкүлдөп кетти. Ал кечки туман басылган кезде үнкүргө чейин жүгүрүп жетти да, эс алганы токтой калып, төмөн жакка,

өрөөнгө, көз жиберип карады. Бөлтүрүктөр үйдө жок экен, бирок Карышкыр Эне өзүнүн Бакатайынын дем алганынан эле, ал эмнегедир күйпөлөктөнгөнүн түшүнө койду.

— Уулум, сага эмне болду? — деп сурады Карышкыр Эне.

— Шер-Хан, жарганатка окшоп учуп, ушактар таратып жүрүптур, — деп жооп берди Маугли, — Азыркы күндө мени айдоо жерлерде аңчылык кылып жүрөт дептир.

Ошентип, ал бадалдарды аралап, төмөн жакка, өрөөндүн түбүндөгү дарыяга карай жүгүрдү, бирок аңчылыкта жүргөн Үйүрдүн чуулдап улуганын угуп, тык токтой калды. Ал куугунга түшүп, жүрбөй калып, колго түшкөн буғунун онтогонун да, буғунун жан соогалап, кайра буруулуп, бышкырганын да укту. Андан кийин жаш карышкырлардын кыжырланып, өчүгүшүп, борсулдап үргөнү жаңырыктанып угулду.

— Акела! Акела! Тим кой, жеке-карышкыр өзүнүн күчүн көрсөтсүн! Үйүрдүн Башчысына жол бергиле! Секир, Акела!

Жеке-карышкыр секирип, жаздым тийип калган болуу керек, анткени — Маугли анын тиштеринин шакылданын, бугу Акеланы алдыңкы түягы менен жапшыра тээп жыкканда, анын каңк дей түшкөнүн укту. Маугли дагы эле күтүп тура бербестен, алга карай жүгүрүп кетти. Эл жашап турган жердеги айдоо талааларына бат эле кирип барды, мына ошондо анын арт жагындагы канкылдаган үн улам акырындап, улам күңүрт угула баштады.

— Багира чын айткан экен, — деп күбүрөдү ал, энтигип, аナン жаман үйдүн терезесинин түбүндөгү үймөк чөптүн арасына бүрүшүп жата калды. — Эртең мага да, Акелага да чечүүчү күн.

Ошондон кийин ал терезеге жакын барып шыкаалап, коломтодогу отту карай баштады. Ал, сокочунун аялы

тұн ичинде туруп, отко кандайдыр бир кара тоголокторду жағып жүргөнүн көрдү, таң атып, эртең менен болгондо, муздақ ак туман жердин үстүн капитап көчүп баратканда, ал кичине бир бала ички капиталына жана тұбұнө топурак шыбалып жана тәшөлгөн сокмо себетти алып, ага көмүрдүн чогун толтура салып, үстүн жууркан менен жаап, бастырмадагы малға чөп берүүгө кеткендигин көрдү.

– Бар болгону эле ушубу? – деди Маугли. – Кичине бала деле муны қыла билгенден кийин, корко турган деле эчтеме жок экен.

Ошентип, ал бурчтан бурулуп, баланын алдынан чыкты да, анын колунан жанакы сокмо себетти жулуп алып, тумандын арасына кире качып, көрүнбөй калды эле, бала эси чыгып ыйлап жиберди.

– Кишилер мага абдан оқшош экен, – деди Маугли, баяғы аялды туурап, көмүрдүн чогун үйлөп. – Эгерде муны үйлөп, үстүне бир неме жакпаса өчүп калат го, – деди да Маугли кызыл чок көмүргө бутактан жана жыгачтын кургак кабығыңан салып жакты.

Тоого карай кеткен жолдун тең жарымына жеткенде, ал Багираға жолукту. Багиранын терисиндеги эртең менениң шүүдүрүм, айдын көзүндөй болуп жалтырап турат.

– Акела жаздым тийип калды, – деди ага илбирс. – Алар аны кечеги тұнұ эле өлтүрмөк болгон, аларга сен да керек болуп калдың. Алар сени дөбөдөн издешти.

– Мен айдоо талаасында болдум. Мен даярмын. Каражы! – деп Маугли көмүрдүн чогу салынган тиги себетти башынан жорору көтөрдү.

– Жакшы! Эмесе мына мындаидай: мен, кишилер буга кургак бутакты салып жағып күйгүзгөнүн, ошондо анын учунда Кызыл Гүл кызырып, жалындаң чыкканын көргөм. Сен коркпойсунбу?

– Жок! Мен эмнеге коркмок элем? Азыр менин эси-ме түштү, эгерде түшүм гана болбосо, анда мен карышкыр болуп кете элегимде, көп убакта Кызыл Гүлдүн жанында жаткам, ошондо мага жакшы жана жылуу болор эле.

Ушул күнү Маугли керээли-кечке үнкүрдө болду; ал чок салынган себетти кайтарып, ага эмне болор экен деп сынап, кургак бутактарды салып турду. Ал өзү ыраазы болгон бутакты таап алды, кечинде Табаки үнкүргө жакын басып келип, Мауглини Кеңеш Аскасына чакырып жатат деп абдан орой айтканда, Маугли күлүп жиберди, ал ушунчалык кыткылыктап көпкө чейин күлө бергендиктен, Табаки жүгүрүп кетип калды. Ошондо Маугли дагы эле күлгөн бойдон Кеңешке бармакчы болуп басып кетти.

Акела деген жеке-карышкыр Үйүрдүн Башчысынын орду бош дегендикти билдирип, өзүнүн аскасынын жанында жатыптыр, а Шер-Хан болсо, абдан эркелеп, өзүнүн бир топ жактоочу куйруктары менен ары-бери жүрүп туруптур. Багира Маугли менен катарлаш жатты, Маугли болсо, көмүрдүн чогу салынган себетти эки тизесинин ортосуна кармап отурду. Бардыгы чогулуп келгенде, Шер-Хан сүйлөп, Акела толук күч кубаттуу болуп турганда, ал эч качан сүйлөөгө жүрөгү чыдап, батына албастыгын айтты.

– Анын сүйлөөгө акысы жок! – деп Багира шыбырады. – Ошондой деп айткыла. Ал иттин баласы, эси чыгып кетет.

Маугли тик тура калды.

– Ээн-жайкын жүргөн Журт! – деп кыйкырды ал.– Эмне, Шер-Хан Үйүрдүн Башчысыбы? Жолборс биздин башчыбыз болууга эмне жөнү бар?

– Башчынын ордун ээлеген эч ким жок болгондуктан мени сүйлөгүн деп айтышты... – деп баштады Шер-Хан.

– Сага ким айтты? – деди Маугли.– Мына ушул ка-

сапчынын алдына жүгүнгөндөй, эмне, баарыбыз тен чөө белек? Башчысын Үйүр өзү шайлап алат, бул ишке башканын тиешеси жок. Кыйкырык-чуу чыгып калды.

– Үнүндү чыгарба, адамдын баласы!

– Жок, сүйлөй берсин! Ал биздин Законду сактады.

Ошентип, акырында карыган карышкырлар ырылдап киришти:

– Эми Өлүк Карышкыр сүйлөсүн!

Үйүрдүн Башчысы өзүнүн олжосун колунан чыгарып жиберген күндөн баштап, ал өлгөнгө чейин аны Өлүк Карышкыр деп аташат, анын өлүшү көпкө созулбайт.

Акела өзүнүн буурулданып калган башын көнүл-сүрөбөй көтөрдү:

– Ээн-жайкын жүрүп өскөн Журт жана сiler, Шер-Хандын чөөлөрү! Мен сilerди он эки жылы аңчылыкка баштап барып-келип турдум, мына ошол убакытын ичинде сilerдин бириңер да капканга түшүп, майып болгон жоксуңар. Мына мен эми алдан тайып калдым. Бул кандайча кара санатайлык менен тымызын иштелгенин өзүнөр билесиңер... Бул айлакерлик менен атайы иштелген. Менин алымдын кетип калгандыгы ашкере көрүнсүн үчүн, мага күчтүү жаш бугуну кез келтиргенин сiler билесиңер. Мындай кылганга баракелде деш керек. Сiler мени ушу жерде, Кенеш Аскасында, өлтүрүүгө ақынар бар. Мына ошондуктан менин сурарым: сilerдин киминер келип мени, жеке-карышкырды, өлтүрөт? Джунглинин Закону боюнча сiler бир-бирден келишиңерди талап кылууга акым бар.

Көпкө дейре унчукпай калышты. Акела менен жан аябай салгылашууга бир да карышкыр дааган жок. Ошондун кийин Шер-Хан ырылдап кирди:

– Ушул тиши жок аkmактын silerге эмне кереги бар?

Ал ансыз деле өзү өлөт! Аны коюп, мына бу адамдын баласынын дүйнөдө дооран сүргөнүн карасаңар. Ээн-жайкын жүргөн Журт, ал адегенде эле менин олжом болчу. Аны мага бергиле. Силер ага аябай болушканыңарды көргөндө менин жиним келет. Ал он жылы джунглиниң башын айландырды. Аны мага бергиле, болбосо мен ар дайым ушу жерде аңчылык кылам да, силерге эчтемени, куру сөөктү да калтыrbайм. Ал киши жана кишинин баласы, ошон үчүн мен аны: чын дилим менен жек көрөм! Мына ошондо Үйүрдүн жарымынан көбү улуй баштады:

– Киши! Киши! Кишинин бизге эмне кереги бар? Тим койгула, өзүнүн кишилерине кетсин!

– Анан кыштактардагы бардык кишилерди бизге каршы алып чыгат! – деп Шер-Хан кыйкырып калды. – Жок, аны мага бергиле! Ал киши, демек, бизден эч кимибиз анын көзүнө тике карай албайт.

Акела кайрадан дагы башын көтөрдү да мындай деди:

– Ал биз менен бирге тамак ичен! Ал биз менен бирге жатып уктаган. Джунглиниң Законун бир жолу да бузган жок.

– Анын үстүнө, аны Үйүргө кабыл алган кезде, мен анын акысына топоз бергем. Топоздун баасы аз эле турат, бирок Багиранын атагы, балким, ошол атак үчүн салгылаштууга татыктуу чыгар, – деп Багира эң жумшак үн менен мырылдады.

– Он жыл мурда берилген топозду айтканын карасаң! – деп Үйүр кыртышы сүйгөн жок. – Он жыл өткөн сөөктөрдө биздин кандай жумушубуз бар?

– Болбосо, өз сөзүбүздө турууга чейин барышабызыбы? – деп Багира аппак тиштерин ырсайтып. – Силер Ээн жайкын жүргөн Журт деп бекеринен аталган эмессиндер.

– Бир да адамдын баласы Джунглиниң Журту менен

бирге жашоого мүмкүн эмес! – деп улуду Шер-Хан. – Аны маға бергилечи!

– Ал канынан башка, бардық жагынан бизге бир туулган, – деп сөзүн улантты Акела, – а силер бу жерде аны өлтүрмөкчү болуп жатасыңар! Мен дүйнөдө армансыз дооран сүрдүм! Силердин бирөөнөр бакма малга кол салышат, экинчи бирөөңөр – менин угуума караганда, Шер-Хандын үйрөтүүсү боюнча, караңы түндө тентип, кыштактарды кыдырып, үйлөрдүн эшиктеринин алдынан балдарды уурдайт. Ошондуктан мен силердин коркок экениңерди билем, демек, азыр мен коркокторго кайрылып сүйлөп жатам. Мен жакында өлөм, менин өмүрүмдүн эч бир баасы жок, болбосо мен аны адамдын баласынын өмүрү үчүн берген болор элем. Бирок, эгерде силер адамдын баласын өзүнүн кишилеринин арасына тынч кетишине гана мүмкүндүк берсеңер, анда Үйүрдүн силер башчысы жок жүрүп унутуп калган абийиригин урматына, менин ажалым жеткен кезде, силерди бир жолу да тиштеп албоого силерге убада берем. Мен кармашпай эле өлөм. Бул иш Үйүр үчүн кеминде үч карышкырдын өмүрүн сактап калат. Мен башка эчтеме кыла албайм, бирок, эгерде кааласаңар, силерди маскарачылыктан – күнөөсү жок бир тууганды, Джунглиниң Закону боюнча Үйүргө кабыл алынган бир тууганды, өлтүрүү деген уяттан куткарам.

– Ал киши – киши – киши! – деп Үйүр ырылдап жиберди.

Ошентип, Үйүрдүн жарымынан көбү Шер-Хан тарабына өттү, Шер-хан болсо куйругу менен жерди түпүлдөтө баштады.

– Азыр бардық күч сенин колунда, – деди Багира Мауглуге. – Биз азыр салгылаша гана алабыз.

Мауглли колуна себетти алыш, тик тура калды. Андан

кийин ал керилип, ийиндерин түзөттү да, бүткүл Кеңештин бетине тике карай оозун ачып, эстеп койду, бирок ал ниетинде жаны калбай кыжырланып, кайгырып турду, анткени – карышкырлар Мауглиге карышкырлык адаты боюнча, аны жек көргөндүгүн эч качан айтышпаган.

– Ой, уккулачы силер! – деп кыйкырды ал. – Мына ушул итче каңқылдап үрүнүн эч бир кереги жок эле. Силер бүгүн мени киши деп мага нечен жолу айттыңар (мен бүткүл өмүрүм өткөнчө силер менен бирге карышкыр болуп калган болор элем), мен өзүм да силердин сөзүнөрдүн чындыгын сездим. Эми мен силерди бир туугандар дебестен эле, иттер деп айтам, анткени –адам ошондой деп атайт. Силер эмнени каалагандыгыңарды, эмнени каала-багандыгыңарды силердин айта турган эбиңер жок, – бул менин ишим! Бизге жакшыраак жарық болуп турсун үчүн мен, киши, бу жерге Кызыл Гүл алып келдим, мындан силер, иттер, коркосуңар.

Ал себетти жерге ыргытып жиберди эле, күйүп жаткан көмүрлөр кургак мохту тутандырып, дүрт этип алоолоп, жалын чыга баштады. Кеңешке катышкандардын баарысы алоологон жалындан жалт берип артка качышты. Маугли отко кургак чырпыктарды жакканда, майда бутактар дүрт дей түшүп, чатырап күйдү да, алардын баштарынан алыс имерилип капитап, коркконунан жүндөрү үрпөйгөн карышкырларды кууду.

– Сен – кожноон экенсин, – деди Багира күбүрөп. – Акеланы ажалдан куткарып алып кал. Ал ар качан сага жакшы санаалаш болгон.

Акела деген сурданган карт карышкыр өмүр бою эч качан жан соогалап кечирим сураган жан эмес, мына эми жалооруп-жалбарып, телмирип Мауглиге карады, а Маугли болсо, бүтүндөй жыпжылаңач, узун кара чачтары сак-

сайып ийиндерине түшүп, алоолоп күйүп жаткан бутактын жалынынын жарыгында турду, анын тегерегинде уюгуп кылтылдаган көлөкөлөр көрүнө калып, улам көчүп жатты.

– Ушундай эмесе! – деди Маугли, тегерегин жайбракат карап. – Силердин иттигиндерди көрүп турам. Эгерде алар менин элим болсо, мен силерден ошол өз элиме кетем. Эми джунгли менен коштошом. Мен силердин тилиндерди албайм, силердин досчулугуңарды унтууга тийишмин, бирок, мен силерге караганда боорукермин. Мен канымдан башкасынын баары жагынан силердин бир тууганыңар элем, мына ошондуктан элдин арасына барып, адам болгон кезде, силер мени сатып жибергендей кылып, мен силерди адамдарга сатып жибербейм. – Ал буту менен отту түртүп тээп жибергенде кыпындары асманга учту. – Биздин, бир Үйүрдүн карышкырларынын ортосунда, уруш-талаш болбойт. Ошондой болсо да, кетээрдин алдында өчүмдү алып, милдетимден кутулуп кетүүгө тийишмин.

Маугли Шер-Хан отко карап, элейип көзүн ирмеп отурган жерге жакын басып барды, аны ээгиндеги сакалынан алды. Не бар, не жок деп Багира анын артынан ээрчиp барды.

– Өйдө тур, ит! – деп кыйкырды Маугли. – Киши айтып жатканда өйдө тур, болбосо мен теринди куйкалайм!

Шер-Хан кулагын башына жабыштыра куушуруп, көзүн жумуп жиберди, анткени – жалындап күйгөн чырпышкабдан жакын болчу.

– Мына бу касапчы, мени бала кезимде өлтүрүүгө үлгүрө албай калган, ошон үчүн Кенеште өлтүрөм дептир... Адам катарына кошулганда биз итти мына минтип, мына минтип урабыз. Кичине эле былкылдап көрчү, арам Аксак, тамагыңа Кызыл Гүлдү кадай коёюн.

Ал Шер-Ханды жалындап күйгөн бутак менен баш-

ка сабады, ошондо жолборс жаны чыкканча коркконунан кыңқылдап, онтоду.

– Түү! Жогол эми бу жерден, куйкум жыттанган шүмшүк! Бирок эсинде болсун, мен экинчи жолу Кенеш Аскасына келгенимде, Шер-Хандын терисин сыйрып, башыма жамынып келем... Эми мындай. Акела өзүнүн оюна келгендей жашоого эркүү. Силер аны өлтүрө албайсыңар, себеби, мен аны өлтүрүшүңөрдү каалабайм. Силер мен жанагыдай алыс кууп жиберген иттер эмес эле, өзүнчө бир каадалуу немедей болуп, бу жерде тилинерди саландатып коюп, дагы көпкө чейин отурат деп да ойлобойм! Жоголгула, бу жерден жоголгула!

Бутактын учу аябай алоолоп жалыннады, Маугли тегеректегилерди онго-солго ура баштады, карышкырлар улуп, туш-тушка качып, өздөрүнүн терилериндеги күйгөн кыпындары менен кетишти. Акыр-аягында Аскада Акела, Багира, Маугли тарабына өткөн, балким, он чакты карышкыр гана калган чыгар. Мына ушул жерде эмнегедир Маугленин ичи күйө баштады, өмүрүнде эч качан мындайча ичи күйгөн эмес. Анын деми кыстыга түштү. Өңгөчүн тартып, шолоктоп ыйлады, көздөрүнөн жаш агып жаактарынан шорголоп чубуруп турду.

– Бул эмне деген кеп? Бул эмнеси? – деди ал. – Мен джунглиден кетким келбей турат, мага эмне болгонун өзүм да билбейм. Мен өлүп баратам, Багира?

– Жок, Кичине Тууган, бул адамдарда боло турган гана көздүн жашы, – деп жооп берди Багира. – Сен киши катарына кошулганынды, эми мындан ары айбандын баласы эмес экендигинди азыр мен билдим. Эми сен джунгли менен коштоштуң... Көзүндүн жашы ага берсин, Маугли. Бул көздүн гана жашы эмеспи.

Маугли, куду эле жүрөгү жарылып бараткандай бо-

луп, ыйлап отурду, анткени – бул анын өмүрүндө биринчи жолу ыйлаганы.

– Эми, – деди ал, – мен элге кетем. Бирок эң алды менен мен өзүмдүн энем менен коштошуп кетүүгө тийишмин.

Ал Карышкыр Эне менен Карышкыр Ата бирге турган үнкүргө барды, энесинин койнуна башын катып ыйлады, а төрт бөлтүрүк аянычтуу улушту.

– Силер менин унуптайсыңарбы? – деп сурады Маугли.

– Эч качан унуптайбыз, азырынча сенин изиң менен артындан бара алабыз! – дешти бөлтүрүктөр. – Качан киши болгонунда дөбөнүн түбүнө келгин, ошондо биз сени менен сүйлөшүп турабыз, же болбосо талаага барып, түн ичинде сени менен ойнойбуз.

– Батыраак келип тур! – деди Карышкыр Ата. – Ой, акылдуу Бакатай, батыраак келип тур, анткени – биз энен экөөбүз мына эми карып калдык.

– Батыраак кел, жылаңач кичине уулум, – деди Карышкыр Эне. – Анткени – мен сени өзүмдүн төл бөлтүрүктөрүмдөн артык көргөнүмдү билип кой, адамдын баласы.

– Сөзсүз келем, – деди Маугли. – Кенеш Аскасында Шер-Хандын терисин сыйырып алуу үчүн келем. Мени унуптагыла! Джунглидегилердин баарысына айткыла, мени унутушпасын!

Адам деп ат коюлган, сырдуу макулуктарга барып кошулуу үчүн, Маугли дөбөдөн өрөөнгө жалгыз түшкөн кезде, таң ата баштаган эле.

## КААНЫН АҢ УУЛАГАНЫ

Жогоруда айтылгандардын бардыгы Маугли Сиондогу Карышкырлардын Йүүрүнөн куулуп, Шер-Хан деген жолборстон өзүнүн өчүн алгандан көп убакыт мурда бол-

гон. Бул окуя Балу деген аюу аны Джунглиниң Законуна үйрөткөн кезде болуп өткөн. Каадаланган, чоң күрөң аюу окуучусунун жөндөмдүлүгүнө кубанып жүргөн, себеби, бөлтүрүктөр адатта Джунглиниң Законунаң өздөрүнүн Үйүрүнө жана тукумуна керектүүлөрдү жаттап алат да: «Буттарыбыз түрсүлдөтпөй басат, көздөрүбүз караңғыда көрөт, өз ийнибизде жел жүргөндү кулагыбыз угат, тиштерибиз курч жана аппак, биз жек көргөн Табаки деген чөө менен сырттандардан башка, өзүбүздүн бир туугандарыбыздын белгиси мына ушулар» деген аңчылыктын ырларын жатка билип алыш, үйрөтүүчүсүнөн качып жүгүрүп жүрушөт. Бирок Маугли адамдын баласы болгондуктан буларга караганда алда канча арбын билүүгө тийиш.

Кээ бир убакытта Багира деген кара илбирс джунглиде эрмектеп жүрүп, анын өзүнүн жакшы көргөн сүйгүнчүгү кандай ийгиликтерге ээ болуп жаткандыгын көрүү үчүн ал жакка бара калыш турган. Багира мырылдап, эс алмакчы болуп дарактын түбүнө жатып, Маугли өзүнүн алган сабагын аюуга кандайча жооп бергенин угуп турду. Бала сууда сүзүүнү кандай жакшы билсе, дарактарга чыгууну да ошондой эле жакшы билген, жүгүргөндү кандай жакшы билсе, сууда сүзүүнү да ошондой эле жакшы билген, Законду үйрөтүүчү Балу деген аюу аны токой менен суунун бардык Закондоруна: чирик бутакты бекем тирүү бутактан кандайча ажыраттууну; эгерде дарактын боорунда аарынын уюгу болсо, анда жапайы аарылар менен кандайча кылышы сыйлык сүйлөшүүнү; эгерде түш убактысында бутактардын арасынан Мангү деген жарганаттын уйкусунун тынчын алганда ага эмне айттууну, суунун көбөөлүнө малынуудан мурда суу жыландарды үркүтпөй, кандайча жоошутууну үйрөткөн. Джунгли журту өзүнүн тынчын алганды кыртыши сүйбөйт, ошондуктан анын кимиси болсо да тентип

келген селсаякка жулунуп, каап алат. Маугли Жолоочунун Аңчылык Ураанын жатка үйрөнгөн, эгерде чоочун жерлерде ан уиласан, ал Ураанга жооп бермейинче, аны көп жолу кайталоого керек болгон. Бул Ураан катормого айландырганда мындай эле: «Бу жерде ан уулоого мага уруксат этициздер, анткени – мен ачкамын», мына ошондо ага жооп беришет: «Тамак таап алуу үчүн ан уулагын, бирок тамаша кылыш жүрбө».

Маугли канча жолу жатка үйрөнүүгө туура келгендиги мына ушундан көрүнүп турат, ошентип, ал бир эле нерсенин өзүн жүздөгөн жолу кайталап, жат айтып отуруп, абдан чарчаар эле. Бирок Маугли таяк жегенине ачуусу келип, качып кеткенден кийин, Балу бир күнү Багира га мындай деп туура айтты:

– Адамдын баласы деген адамдын баласы эмеспи, ал Джунглиниң Закондорунун баарысын билиши керек.

– Бирок ойлоп көрчү, ал кичинекей эмеспи, – деп мақул болбоду Багира, эгерде мунун эркине койсо, Мауглини эркелеткен болор эле. – Эмесе ушунчалык тырмактай башына сенин сөздөрүндүн бардыгы сыймак беле?

– Эмесе өлтүрүп койбоо үчүн, джунглиде кичинекей болсоң эле болобу? Жок! Мына ошон үчүн мен ага бардык Закондорду үйрөтүп жатам, мына ошон үчүн алган сабактарын унутуп калган кезде мен аны кичине какыс-кукус кылыш азыноолак жазганчык кылышп, төпөштөп коюп жатам.

– «Азыноолак» дегенин! Бу туурасында сен эмнени түшүнөсүң, арам Темир Бут! – деп ырылдады Багира. – Сенин «азыноолагындан» бүтүн анын бетинин баары көк-ала болуптур! ئە!

– Өзүнүн наадандыгынан өлгөндөн көрө, башынан аягына чейин көк-ала болгону жакшыраак эмеспи, – деп Балу ага абдан чыны менен жооп берди. – Мен аны азыр Джунглиниң

Көксөгөн Сөздөрүнө үйрөтүп жатам, бул сөздөр ага канаттууларга жана суу жыландарына каршы, анын өз Үйүрүнөн башка, төрт аягы менен жүгүрүп жүргөндөрдүн бардыгына Каршы коргонуу болот. Эгерде ал бул сөздөрдү эсинен чыгарбаса, анда джунглидегилердин бардыгынан жардам сурай алат. Мына ушул үчүн урууга болбойт бекен?

– Эмесе болуптур, бирок байкагын, баланы өлтүрүп койбо. Сен өзүңдүн мокок тырмактарынды жанып курчуткандай, ал карагайдын дүмүрү эмес. Жанагы Көксөгөн Сөздөр дегениң кайсылар? Бирөөнүн жардамына сыйынгандан көрө, өз таалайым келгенди көрөм, ошентсе да билип койгум келет, – деп Багира буттарын сунуп, өзүңүн болоттой көгүш, бычактай курч тырмактарын кайраным деп кубанып карап турду.


– Мен Мауглини чакырайын, эгерде көнүлү келсе... ал сага айтып берет. Мында келчи, Кичине Тууган!

– Башым аарынын уясындагыдай болуп дүңгүрөп кетти, – деп тигилердин баш жагынан нааразы болгон баланын үнү угулду, ошол замат Маугли дарактан жылбышып түштү да, ачуусу келип, кыжырланып дагы мындан деди: – Мен Багиранын урматы үчүн келдим, сен үчүн келген жокмун, арам чөлкейген карт Балу десе!

– Аның мага баары бир, – деп жооп берди Балу, абдан капа болуп, ызаланганы менен деле. – Андан көрө мен сага мурун үйрөткөн, Джунглиниң Көксөгөн Сөздөрүн Багира-га айтып берчи.

– Кайсы Жүрттүн көксөгөн сөздөрүн? – деп сурай калды Маугли, мактана ала тургандыгына абдан ыраазы болуп. – Джунглиде көп айырмалуу тилдер бар. Мен алардын баарын билем.

– Анча-мынча билесин, бирок абдан аз билесин. Карабы Багира, булардын үйрөтүүчүсүнө айткан алкышы



8-бет. Бала бөлтүргүктөрдүн арасынан жөөлөшүп өтүп, Эне Карышкырдын жылуу кепталына жасын барды.



16-бет. Маугли баягыдай эле майдада таш менен ойной берди, карышкырлардын улам бири жасын келип, аны карат жаткандыгын көргөн жоск.

ушул. Жадаганда бир дагы эң эле шүмүрөйгөн бөлтүрүк да, илим бергендиgi үчүн, Карт Балуга алкыш айттууга бир да келген жок. Кана эмесе, андан көрө сен, Чоң окумуштуу, Аңчы Журттун Сөзүн айттып берчи.

— «Биз силер менен бир канданбыз, силер жана мен», — деди Маугли демейде бүткүл Аңчы Журт сүйлөгөн сөздөрдү аюунун тили менен айттып.

— Жакшы! Азыр Канаттуунун Сөзүн айтчы.

Маугли жанагы эле сөздөрдү кулаалыны туурап, шаңқылдап кайталады.

— Эми Жылан Журтунун Сөзүн айтчы, — деди Багира.

Мунун жообуна сөз менен эч бир айттып берүүгө мүмкүн болбогон ышылдаган добуш угулду. Маугли буттары менен жер тепкилеп, алаканын чапкылады, анан Багиранын аркасына ыргып чыга калып, жонуна минип алды да, жалтылдаган кара жүндүү терисине согончогу менен утурлап теминип, аюунун үрөйүн абдан учурду.

— Мына көрдүңбү! Ушун үчүн кандайдыр бир көк ала кылууга болот эмеспи, — деп күрөң аюу эркелете сүйлөдү.

— Качандыр бир кезде сен мени эстээрсин.

Анан ал Багирага бурулду да дүйнө жүзүндөгүнүн бардыгын билген Хатхи деген жапайы пилдин Жылан Журтунун Көксөгөн Сөздөрүн Мауглиге айттып берүүнү сурангандыгын, ошондо Хатхи Мауглини суу жыланынан Жыландын Сөзүн билүүгө эрчитип баргандыгын, себеби, Балу өзү алардын сөзүнө тили келбекендигин, мына эми Мауглиге джунглиде эч кандай коркунуч жок экендигин: жылан да, канаттуу да, айбан да ага зыян кылбай турган-дыгын Багирага айтыш берди.

— Демек, эми ал эч кимден коркпойт дечи, — деп Балу бүткөн бою менен керилди, өзүнүн саксайган жоон курсагын сыймыктанып таптап.

– Өз тукумунан башкасынан коркпойт, – деп шыбырады Багира, анан үнүн катуу чыгарып Мауглиге айтты, – менин байқуш кабыргаларымды аясан, Кичине Тууган! Бирде ылдый, бирде өйдө болгон, бул эмне деген секирик?

Маугли менин тилимди алыш жүрөсүңөрбү деп кекетип, баятан бери эле Багиранын далысындагы жумшак жүндөрүн жулуп, анын өзүн согончоктору менен темине берген. Тиги экөө төң анын сөзүн кулак салып угуп, ал үнүнүн бардыгынча кыйкырып, мындай деп жатканын түшүнүштү:

– Эми менин менчиктүү өз тукумум болот, мен аны керели кечке токайдун арасына баштап барып турам!

– Бул эмне деген жаңы акмакчылык, кичинекей калпычы? – деп сурады Багира.

– Чын, эми карт Балуну чырпык менен, баткак менен ургулайм, – деп улантты Маугли. – Алар мага ушундай кылмакчы болушкан... Ий!

– Өх! – деп кыжырланган Балу чоң ченгели менен Мауглини илбирстин жонунан силкип ыргытты эле, Маугли аюунун алдыңкы эки бутунун арасында жатып, анын ачуусунун келгендигин түшүндү. – Маугли, – деди Балу, – сен Бандар-Логдор менен, Маймыл Журту менен сүйлөшкөңсүңбү?

Маугли Багирага көз чаптырып карап койду – бу да ачуусу келген жери жокпу деп, ошондо илбирстин көздөрү эки зымырттай катаал боло түшкөндүгүн көрдү.

– Сен Маймыл Журту менен – күрөң маймылдар менен, Законду билбеген Журт менен, тандабай эле баарысын жей берген журт менен үйүр болуп жүрөсүңбү? Сенин уятың жок экен го!

– Балу мени башка бир койгондо, – деди Маугли (ал алиге чалкасынан жаткан), – мен качып кеткем, ошондо

күрөң маймылдар дарактын башынан жерге түшүп келип, мага боору оорушкан эле. А башкаларына болсо баары бир болгон. – Ал азыраак бышактап ыйлады.

– Маймыл Журтунун боору ооруганын! – деп күнкүлдөдү Балу. – Тоо селинин басылганын! Жайкы ысыкта да салкындаганын карасан! Анан кийин эмне болду, кишинин баласы?

– Анан... Анан кийин алар мага көп жаңгак, ар түрдүү даамдуу тамактарды беришти, анан мени колдоруна көтөрүп, дарактардын башына алыш чыгып кетишти, ошондо сен куйругун гана жок болгону менен, биздин кандаш бир тууганыбызсың, качандыр бир кезде биздин башчыбыз болосун, – деп айтышты.

– Алардын башчысы болбойт, – деди Багира, – Алар калп айтат. Ар качан калп сүйлөштөт.

– Алар мени абдан эркелетишип, дагы келип тур деп калышкан. Эмне учүн силер мени Маймыл Журтуна эч качан алыш барган жоксуңар? Алар да мен сыйктанып, эки буту менен жүрүштөт тура, алар катуу муштумдары менен мушташышпайт. Алар эртеден кечке чейин ойношот экен... Коё бер мени, шүмшүк Балу, коё бер! Мен кайрадан барып, алар менен ойнойм.

– Менин сөзүмдү укчу, адамдын баласы! – деди аюу, ошондо анын үнү аптап болгон түндөгү күркүрөктөй күрүлдөп угулду. – Мен сени Джунглиниң Законуна – дарактын башында жашаган Маймыл Журтунан башка, джунглидеги журттардын бардыгына тең бирдей жалпы Законго үйрөткөм. Аларда Закон жок. Алардын өз тили жок, жалаң гана тыңшап угуп туруп, бирөөлөрдөн үйрөнүп уурдал алган сөздөрү бар, дарактардын баштарында андып карап турушат. Алардын салты – биздин салттай эмес. Алар башчысы жок жашашат. Эчтемени эсинде сакташпайт.

Алар биз улуу журтпуз, джунглиде улуу иштерди ойлонуп таптык деп мактанып, келжирей беришет, анан ошол замат бир жаңгак үзүлүп түшсө эле, күлүп жиберишет да, бардыгын унутуп калышат. Джунглиде алар менен эч ким аралашпайт. Биз маймылдар ичкен жерден суу ичпейбиз, маймылдар барган жерге барбайбыз, маймылдар аң уулаган жерден аң уулабайбыз, алар өлгөн жерде өлбөйбүз. Ырасында сен менден Бандар-Логдор жөнүндө дагы бир сөз кылганымды уккансыңбы?

– Жок, – деп Маугли күбүрөп жооп берди, анткени – Балу өзүнүн сөзүн бүткөндөн кийин эле токой жымжырт боло түштү.

– Джунгли Журту аларды билгилери келишпейт жана эч качан алар туурасында кеп кылышпайт. Алар абдан көп, баары каардуу балит, уятыз болушат, Джунгли Журту аларга көңүл бурса деп гана каалашат. Бирок алар бизге жаңгактарды ыргытышып, башыбызга баткак жаадырган күндө да биз аларды көрмөксөн болобуз.

Ал сөзүн айтып бүтө электе эле, булардын үстүнө жогору жактан, дарактардын башынан чубуруп жаңгактар менен бутактар жамгырдай жаады; булардын үстүндө бийиктен, ичке бутактардын арасынан жөтөлгөн, чыйылдаган үн, ачууланып секирген дабыштар угулуп турду.

– Маймыл Журту менен үйүр болууга тыюу салынган, – деди Балу, – Закондо тыюу салынган. Муну унутпа!

– Ырас, тыюу салынган, – деди Багира. – Бирок ошондой болсо да, менин оюмча, Балу сага айтып эскертип көюуга тийиш эле.

– Менби?.. Менби? Ал ушундай ыпластар менен үйүр болот деп кантип менин оюма келмек эле? Койчу, Маймыл Журтун! Түү!

Кайрадан булардын баштарына жаңгактар жаандай

жаады. Аюу менен илбирс Мауглини кошо алыш качып жөнөштү. Маймыл туурасында Балу абдан чын айткан. Алар дарактардын баштарында жашагандыктан, айбандар үстү жакка анда санда караган себептүү маймылдарга Джунглидеги Журт да кезигүүгө туура келбegen. Бирок оорулуу карышкыр, же жараплуу жолборс, же аюу маймылдардын колуна түшүп калган кезде, алар алсырагандарды кыйнашкан, бизди көрөр бекен деген үмүт менен, тамаша кылып айбандарга чырпыктарды, жанғактарды ыргытып койгулашкан. Алар чуругүү түшүп, улуп-уншуп Джунглидеги Журтту айыгыштырып, өздөрү турган даракка асылып, кармашууга кычаштырышкан, болбогон нерселер үчүн бири-бири менен өз ара жанжал чыгарышып, өлгөн маймылдарды джунглидеги бүткүл журт көрсүн деп туш келди жерге таштап коюшкан. Алар дайыма өздөрүнүн Башчысына, өздөрүнүн Закондоруна, адаттарына ээ болууга умтулушкан, бирок ошенткени менен да ээ боло алышпаган, себеби, алардын акылы кыска болуп, кечээ күнкүдөн аркыны эстенин чыгарып жиберип турушкан. Акыр аягында алар: «Маймылдар бүгүн кандай ойлошсо, эртең джунглидегилердин бардыгы ошондой ойлошот» деген макалды ойлоп чыгаргандыктарына каниет кылышып, мына ушуга абдан ыракаттанып жыргашкан. Айбандардын эч бири алардын турган жерлерине чыгып бара алышпаган, демек, аларга эч кандай көңүл бурушпаган – мына ошондуктан маймылдар Маугли өздөрү менен ойноп турганда, Балунун ага ачуусу келгендигине кубанышкан.

Маймылдардын башка эч кандай максаттары болгон эмес, аларда эч качан максаттары болбойт, бирок алардын бири Маугли биздин тукумубуздун бардыгына пайдалуу болушу мүмкүн, анткени – ал шамалдан коргонуу үчүн бутактан чыйратып, калканч согууну билет экен, эгерде

аны кармап алсак, бул ишке маймылдарды да үйрөтөт деп, өзүнө кызык-тамаша көрүнгөн бир нерсени ойлоп таап, джунглидегилердин бардыгына жарыялаган. Албетте, Маугли карагайчынын баласы болгондуктан, кайдан үйрөнгөндүгүн өзү эстей албагандыгы менен да, көп нерсени билген, кандай болуп жаткандыгын өзү билбесе да куу чырпыйктан алаачык жасай билген. А Маймыл Журту болсо, дарактардын башында отуруп, анын кылгандарын байкап көрүп туруп, бул кызык оюн экен деген пикирге келишкен. Маймылдар Мауглини кармап алсак чын эле өзүбүздүн башчыбыз болот да, джунглидеги эң акылдуу журт болуп калабыз, жаныбарлардын бардыгынын көзүнө көрүнөбүз да, алар ичи күйүп атаандашат дешкен. Дал ошон үчүн алар түшкү дем ала турган убакыт болгончо Балу менен Багиранын артынан астыртан андып жүрүшкөн, абдан уялып калган Маугли мындан кийин Маймыл Журту менен аралашпай койбосом деген пикирге келип, илбирс менен аюунун ортосуна жаткан жок.

Ошентип, ал уктап жатып, чочуп ойгонуп кетсе, ийиндеринен жана буттарынан кармап турган кимдиндир бирөөнүн колдорун – катуу, албеттүү, кичинекей колдорду анан бетине бутактын тийип жатканын сезе койду да, аңгыча болбой солкулдаган бийиктен төмөн жактагы жерди, джунглини дүрбөтүп күрүлдөп жаткан Балуну, туташ аппак тиштерин ырсайтып, даракка жармашып, жогору карай тырмышып чыга албай, улам секирип жаткан Багираны көрүп, таң калды.

Маймылдар салтанаттуу түрдө каңшылашты да, Багира чыгып баруудан корккон жогорку ичке бутактарга чыгып барып отуруп альшты, а Багира болсо ал жерге артынан чыгып баруудан коркту.

– Тиги көрүп калды! Багира көрүп калды! Джунгли-

дегилердин бардыгы биздин шамдагайлыгыбызга жана ақылдуулугубузга таң калып жатышат!—деп чурулдашты маймылдар.

Андан кийин маймылдар жүгүрүп кете баштاشты, маймылдардын дарактын баштары менен жүгүргөнү бир укмуш, аны сөз менен айтып жазууга мүмкүн эмес. Алардын дарактарда жүрө турган, жер үстүнөн элүү, жетимиш, атүгүл жүз фут да келген өздөрүнүн жолдору жана кайчылаш өтмө жерлери, өздөрүнүн жогору чыгып, ылдый түшмө жолдору бар, алар мына ушу жолдору менен керектүү кездерде түн ичинде да жүрө беришет. Абдан күчтүү эки маймыл Мауглени колтуктарына көтөрүп алыш, узундугу жыйырма фут келген аралыкқа дарактын баштары менен секирип өтүп жүрүп отурушту. Эгерде баланы көтөрбөгөн болсо, алар мындан да эки эссе тезирээк жүргөн болор эле, бирок баланын салмагы алардын ылдам жүрүшүнө жолтоо кылды. Маугленин башы айланып, ылдый карағанда бүлбүлдөп жер алыш көрүнгөндүгүнөн эси чыгып, бир дарактан экинчи даракка ачык жердин үстүнөн шап этип ыргып аттап өткөн сайын, коркконунан жүрөгү шуудей түшкөнү менен да укмуштуу секиргендигине моокуму канышып ыракаттанган. Мауглени өздөрү менен кошо алыш өткөн эки сакчы дарактын башына бийик чыгып барғандыктан, алардын астындагы бутактар кычырап, майышып ийилип турду, анан алар жөтөлүп, ахалашып, ачык жерде алга карай, төмөн карай чимириктей болуп секириши да, катарындагы даракта колу-буттары менен төмөнкү бутактарына жармашып, асылып турушту. Кай бир убакта Мауглели, кеменин түркүгүнүн башындагы адам өзүнүн алдындагы дениз мейкиндигин көрүп турғандакыдай болуп, өз алдындагы жашылданып кулпунуп турган чытырман калың джунглини көрүп турган, анан кайта баштан дарактын


бутактары менен жалбырактары анын бетине түшүп, сайгылаша баштаган, ошентип, ал өзүнүн эки сакчысы менен кошо так эле жерге чейин дээрлик жакындап түшүп келген. Мына ушундайча болуп, бүткүл маймыл тукуму өзүнүн туткуну Мауглини кошо алыш, дарактардагы өздөрүнүн жолдору менен секирип аттап өтүп, тарсылратып, ахалап, зымырап жөнөгөн болчу.

Маугли биринчи кезде мени түшүрүп жибербегей эле деп корккон, абан ачуусу келген, бирок айла жок экендин түшүнгөндөн кийин эмне кылууну ойлоно баштаган. Эң оболу өзү жөнүндө Багира менен Балуга кабар бермекчи болгон. Маймылдар укмуштуу тез жүргөндүктөн, Маугленин достору кууп жете алышпай, абдан артта калышкан. Төмөн жакты кароонун эч бир пайдасы болбогон, караганда деле ага бутактардын гана үстүнкү жактары көрүнүп турган, ошондуктан ал өйдө жакты карай баштады да, көгөргөн асмандан кимdir бирөөнүн өлүмүн күтүп, джунглиниң үстүнөн айланып бийик учуп жүргөн, Чиль деген кулаалыны көргөн. Чиль маймылдар бирдеме алыш келатканын көрөкоюп, булардын алыш, келатканы жегенге жарай турган болду бекен деп чалғындоо үчүн төмөндөп түшүп келген. Ал дарактардын баштары менен Маугленин сүйрөп алыш келатканын көргөндө жана андан «Биз сен экөөбүз бир канданбыз, сен жана мен!» деген кулаалынын Осуят Сөздөрүн укканда таң калгандыгынан шаңшып жиберди. Солкулдаган бийик дарактардын бутактарынын арасынан бала көрүнбөй калганда, Чиль жакын даракка убагында жылып учуп барды, мына ошондо кайра баштан анын көзүнө баланын кичинекей кара-күрөң бети көрүнө түштү.

– Менин бараткан жолумду байкап, белгилеп кой! – деп кыйкырды Маугли. – Сион Үйүрүнөн Балуга, Кенеш Аскасынан Багирага айтыш кой!



43-бет. Абдан күчтүү эки маймыл Мауглини колтуктарына көтөрүп алып, узундугу жыйырма фут келген аралыкка дарактын баштары менен секирип отут жүрүп отурушту.



48-бет. Тигини карачы, эмдигиче эчтеме жей элек экен, – деди Балу, анын жонундагы сары менен курөң айкалышкан саймадагыдан чаар ала кооз чыбырчыктарын көрөр замат эле санаасы тынып.

– Кимден деп айтайын, тууган? – деп сурай калды Чиль, анткени – ал Маугли туурасында мурда угуп жүргөнү менен да ошо кезге чейин аны бир жолу да көргөн эмес болчу.

– Бакатай Мауглиден дегин. Мени Адамдын Баласы деп аташат! Менин бараткан жолумду белгилеп кой!

Акыркы сөздөрдү айтканда ачык жерди көздөй жулунуп, кыйкыра сүйлөдү, ошондо Чиль ага макул деп баш ийкеди да, бийик көтөрүлүп учуп чыккандыктан кымындай эле болуп бүлбүлдөп калды, асманда бийик учуп жүрүп, Мауглинин сакчылары чымын-куюн болуп зымырап өтүп кетип бараткак дарактардын солкулдаган баштарын өзүнүн курч көздөрү менен байкап көрүп жатты.

– Булар алыс кетпейт, – деди ал шылдындал күлүп, – Маймылдар ойлогонун эч качан аягына чыгара алышпайт. Алар ар дайым эмнедир бир жаңы нерсени иштөөгө асылышат, булар ошон үчүн Бандар-Логдор эмеспи. Мына ушул жолу, эгерде мен сокур болбосом, булар өздөрүн бир баалаага учуратышат: анткени – Балу деген балапан эмес да, анын үстүнө Багира да, менин билишимче, нечен эчкини өлтүрүүгө жарайт.

Ошентип, ал буттарын ичине карай жыя тартып алып, канаттарын чайпалтып, асманда учуп жүрүп күттү.

Дал ошол убакта Балу менен Багира кайгыланып, күйүп бышып, алкынып-жулкунуп жаткан кез эле. Багира дарактын башына бийик чыгып барды, мурда эч качан мындай чыга алчу эмес, бирок анын салмактуулугунан ичке бутактар чырт этип сынып кетти, ал төмөн карай жылгаяктап кулаганда, кармап турган дарактын кабыктары ченгелине толо түштү.

– Эмне үчүн сен Мауглини кайтарып карап тура албадын? – деп Багира байкуш Балуга ырылдады эле, ал бечара

маймылдарды кууп жетем деген үмүт менен таскактаган-  
га эби келбей, чимирилген бойдон томполондоп жөнөдү.  
Эгерде баланы кайтарып тура албагандан кийин, аны  
өлөрчө кылып уруунун пайдасы эмне эле?

– Жүргүлө батыраак! О, жүргүлө батыраак! Биз... бал-  
ким, биз аларды эми да кууп жетербиз! – деди Балу энтигип.

– Ушундай кадам менен жетmek белең? Мындай ка-  
дам менен жүргөндө жарадар болгон уй да чарчабас. Ой,  
Закондун үйрөтүүчүсү, жаш айбанаттардын уруп-согуп  
кыйноочусу, эгерде сен мына ушунтип улам бир капита-  
лыца ооп, тенселе турган болсоң, анда бир миля да жүрбөй  
эле демигип, жаның чыгып кетет. Андан көрө жай отургун  
да, ойлонгун! Кандайдыр бир айла кылууну чечип алуу ке-  
рек. Эми артынан кууп жөнөй турган убакыт эмес. Алар  
биздин эң чукул кууп кирип баргандыгыбызды көрсө, Ма-  
углини таштап жиберип качышы мүмкүн.

– Аラл! Вуу! Балким, алар баланы көтөрүп жүрүүдөн  
жадап, эбак таштап жиберген чыгар! Бандар-Логдорго  
ишенүүгө болобу! Мага башыма бир азап түшкөнүн ка-  
рачы! Мени жалаң гана чириген сөөктөр менен баккыла!  
Мени Жапайы аарылардын көндөй уюгуна түшүрүп жи-  
бергиле, чагып өлтүрсүн, мени сырттан менен кошо көөмп  
койгула! Мен айбандардын эң бактысы жогумун! Ара-  
ла-ла! Ва-у-у! О Маугли, Маугли, эмне үчүн мен сени баш-  
ка ургандан көрө Маймыл Журтуна алдыrbай сак кайтар-  
бадым экен? Балким, мен баланын бүгүнкү алган сабагын  
башынан сүрүп чыккандырмын, мына эми бала джунглиде  
жалгыз болуп, Осугат Сөздөрдү унутуп калбадыбы!

Балу ченгелдери менен башын мычкып, онтоп,  
ары-бери чайкалды.

– Жакында эле ал мага бардык сөздөрдү туура айтып  
берди эле, – деди Багира ачуусу келип эстеп. – Балу, сен

унутчааксын, анан өзүндү-өзүн кадырлабайсын. Эгерде мен, кара илбирс, Сахи деген чүткөр сыйктанып, түрмөк болуп оролуп алып, тегеренип туруп улусам, джунглидегилер эмне деп ойлогон болор эле?

– Джунглидегилердин эмие деп ойлорунда менин кандай жумушум бар! Балким, ал небак өлүп калган чыгар!

– Эгерде алар аны бир гана жери эрмек кылуу үчүн дарактан ыргытып жибербесе жана эриккенде өлтүрүп койбосо эле, мен бала туурасында коркпойм. Ал ақылдуу, бардыгына үйрөтүлгөн, баарынан да анын көздөрү кызык, анын көздөрүнөн джунглидегилердин баарысы коркушат. Бирок ошондой болсо да (бул эң жаман жери) ал Бандар-Логдордун бийлигинде калды, а алар болсо джунглидегилердин эч кимисинен коркушпайт, себеби – дарактардын баштарында бийик жерде турушат, – деп Багира санаадар болуп, алдыңкы буттарын жалады.

– Менин акмакчылыгымды айтсан! О, чөлкөйген күрөң келесоо, кемирчектерди койбогон алкы бузук! – деп чакырып онтоду да Балу, аңгыча болбой керилип, силкинди. – Хатхи деген жапайы пил: «Ар кимдин өзүнүн корко турганы бар» деп чын айттат, алар, Бандар-Логдор болсо, Кая деген тоо ажыдаарынан коркушат. Ал дарактардын башына чыгуу жагынан маймылдардан кем калбайт. Ал түн ичинде маймылдардын балдарын уурдайт. Анын атын атаган дабышты эле укканда алардын түрү суук куйруктары калтырап кетет. Жүр ошого баралы!

– Кая бизге эмне менен жардам бере алмак эле? Ал биздин тукумдан эмес, себеби, буту жок, көздөрү да каардуу, – деди Багира.

– Ал өтө картаң жана өтө куу. Анын үстүнө, ал ар дайым ачка, – деди Балу үмүт менен, – ага көп эчки беребиз деп убада кылышп коёбуз.

– Ал курсагы тойгондон кийин бир ай бою уктайт. Балким, азыр да уктап жаткан чыгар, а эгерде уктабай отурган болсо деле, бизден белек кылып эчкилерди алгысы келбей коюшу да мүмкүн.

Багира Кааны жакшы билчү эмес, ошондуктан ага ишене алган жок.

– Андай болсо, аны экөөбүз бирге барып көндүрсөк болор эле, карт аңчы!

Ошол жерде Балу өзүнүн түлөгөн күрөң ийни менен Багирага сөйкөнүп кашынды, анан ал экөө Кaa деген тоо ажыдаарын издең жөнөштү.

Ажыдаар өзүнүн кооз жаңы терисине маашыр болуп, асканын тумшугунда күнгө кактанып, узунунан түшүп, бүт керилип жаткан экен, себеби, кийинки он күнду терисин алмаштыргандыктан обочолоп өткөргөн, мына азыр бардык жагынан өзүнүн кадимки көркүнө келген кези болчу, анын тукул чоң башы жерде булталактап жаткан, отуз футтук денеси укмуштуу жыйрылып, түйүнделүп оролгон кебетеге келген, болочок тамакты эңсеп, таңдайын такылдата тамшанып, тили менен эриндерин жалмалап турган эле.

– Тигини карачы, эмдигиче эчтеме жей элек экен, – деди Балу, анын жонундагы сары менен күрөң айкалышкан саймадагыдай чаар ала кооз чыбырчыктарын көрөр замат эле санаасы тынып. – Этият бол, Багира! Ажыдаар терисин алмаштыргандан кийин көзү начар көрөт, ошондуктан жутунуп дароо кол салат.

Каанын уу тиштери болгон эмес, атүгүл ал уу жыландарды да коркоттугу үчүн жек көргөн, анын бардык күчү эле оролуп кысып алгандыгында, эгерде ал кимдир бирөөнү өзүнүн эң чоң кучагына алышп, ага ороло түшсө эле иштин бүткөнү, анда андан эч ким тириүү кутула ал-

байт. Аңчылыктан жолун болсун! – деп кыйкырды Балу арткы буттарын жазданып чокчоюп отуруп жатып.

Каа, өзүнүн тукумундагы бардык жыландар сыйктуу эле, дүлөйүрөөк болгондуктан кыйкырыкты оңой менен дароо уга койчу эмес. Ал жыйрылып, чырмалды да башын эңкейтип не бар не жок деп жутууга обдулуп даяр болду.

– Биздин бардыгыбыздын аңчылыктан жолубуз болсун! – деп жооп берди ал. – О Балу! Сен мында эмне кылып жүрөсүн? Аңчылыктан жолун болсун, Багира. Биздин бирибиз тамактансак жаман болбос эле. Жакын жерде чоочуп, үркүп качып жүргөн аң жок болду бекен? Элик же эч болбосо улак жок болду бекен? Менин курсагым ачып, суусу соолуп, кургап калган кудукка оқшоп, көндөй болуп турат.

– Биз азыр аң уулайбыз, – деди Балу кош көнүлдүк менен, Кааны шаштырууга болбостуругун, ал эң колжогой экендигин биле туруп.

– Мага да силер менен кошо барууга болобу? – деп сурады Каа. – Бир жолку олжонордун көп же аз болгону силер үчүн эчтеме эмес, Багира жана Балу, а мен... мага күнү бою токойдун арасындағы жалгыз аяк төтө жолдорду акыйып карап турууга же жаш маймыл болуп калар бекен деген үмүт менен түн ортосунда дарактардын башына чыгууга туура келет. Пс-с-шоу! Азыркы күндө токой менин жаш кезимдегидей эмес. Жалаң гана чириген карагайлар менен чырпыштар калды!

– Балким, мындаи болгону сен абдан оор болуп кеткендигинден чыгар? – деди Балу.

– Ырас, мен дегинкисин бир топ чоңмун... Бир топ чоңмун, – деп жооп берди Каа сыймыктанбай койбой. – Бирок канткени менен да жаш дарактар эчтекеге жарабайт. Өткөн жолу мен аң уулап жүрүп, жыгылып кете жаздал аз-аз жерден калдым – аз-аз жерден жыгылбай калдым! – Куй-

ругум менен чырмала бекем кармабаган экемин, дарактан жылбышып кетип, калдыратып-кулдуратып алдым. Мына ушул калдыр-кулдурдан Бандар-Логдор ойгонуп кетиши да, мени аябаган жаман сөздөр менен ашатып тилдешти.

– Жерде жүргөн буту жок сары курт! – деп айтышат эмеспи деп алардын айткандарын сөзмө-сөз, эсине түшүрүп, Балу өзүнчө күбүрөдү.

– Сссс! Ырас эле алар мени ушундай деп аташабы? – деп сурады Каа.

– Алар өткөн жолу бизге эмнедир бир ушул сыйктуу кылып кыйкырып калышты, бирок биз эч качан аларга көңүл бурбайт эмеспизби. Алар эмнелерди гана айтышпайт дейсиң! Сенин тиштериңдин баары түшүп калган имиш, сен эч качан улактан чоңураак илбээсинге кол сала албайт имишсиң. Себеби, эчкинин мүйүздөрүнөн коркот имишсиң (бул маймылдар ушундай бети жок калпычылар эмеспи), – деп жылмандал өзүнүн сөзүн улантты Багира.

Жылан, айрыкча Каа сыйктанган карыган куу ажыдаар, өзүнүн ачуусу келгендигин эч качан билдирбейт, бирок Балу менен Багира Каанын алкымындагы чоң булчундары тумтуя түшүп, бүлкүлдөп кеткенин байкап турушту.

– Бандар-Логдор аңчылык кылуу жайын которуштурupтур, – деди ал жай гана. – Мен бүгүн күнгө кактанып жатып, алардын дарактардын баштарында өкүрүп-бакырып жүргөндөрүн уктум.

– Биз ... биз азыр Бандар-Логдордун артынан кууп жүрөбүз, – деди да Балу, анан чачап кетти, себеби, анын билишинче, джунглиде жашоочу журттун маймылда жумушум бар эле деп айтып, мойнуна алууга туура келгени биринчи жолу болуп отурат.

– И, албетте, ушундай эки аңчы өзүнүн джунглисинге

деги жетекчилер – кандайдыр бир болбогон маселе менен Бандар-Логдордун артынан кууп жүрбөйт эмеспи, – деп сыйлык жооп берди Каа, эмне экенин укусу келип ичинде чычкыланып араң турганы менен да.

– Чынын айтканда, – деп баштады Балу, – мен бар болгону бир карыямын, кээде Сиондогу бөлтүрүктөргө Законду үйрөтүүчү алжыган окутуучусумун, а Багира болсо...

–...Багира мында, – деди да кара илбирс, анан оозун кымтып, тиштерин шакылдатты: ал жоошуган жок. – Мына мындай балаа болду Каа, жанагы жаңгак уурулары жана курма жыгачтардын жалбырактарын куруттуучулар бизден адамдын баласын уурдап кетишти, ал бала туурасында, балким, сен уккан чыгарсың.

– Карышкырлардын Үйүрүнө кабыл алынган бала туурасында мен Сахиден (тикенектеринен эле уятыздыгы көрүнүп турбайбы) бирдемелерди уккан элем, бирок ишенген эмесмин. Сахи бир кулагы менен гана угат эмеспи, ошондуктан ал уккандарынын баарын жаңылыш айтып көёт.

– Жок, бул иш чын болчу. Мындай бала алигиче дүйнө жүзүндө болгон эмес, – деди Балу. – Эң мыкты, абдан акылдуу, такыр тайманбаган бала, ал кишинин баласы, менин окуучум, ал Балунун атагын бүткүл джунглигэ, башынан аягына чейин жайып, даңктуу кылат. Андан тышкары, мен... биз... аны жакшы көрөбүз, Каа!

– Тс! Тс! – деп жооп берди Каа, башын буруп эки жагын каранып. – Жакшы көрүү деген эмне экенин мен да билгем. Мен силерге нечен окуяны айтып бере алар элем...

– Аны кийинчөрээк, качан бир түн ачык болгон кезде, биздин баарыбыздын кардыбыз ток болуп, аңгемени орду менен баалай ала турган болгондо айтканың жакшы, – деп Багира шак жооп бере салды. – Азыр биздин бала Бан-

дар-Логдордун колунда, алар Джунглидеги Журттун баарынын ичинен жалғыз Каадан коркушканын биз билебиз.

— Алар жалғыз менден коркушат! Анысы бекеринен эмес, — деди Кaa. — Алар келесоо, мактанчаак келжиректер, келжиреген келесоо мактанчаактар — мына ушундай ошол маймылдар! Ошондуктан сilerдин бала алардан жакшылык күтпөй эле койсун! Алар жангактарды үзүшөт да жедеп жадаганда аларды төмөн жакка ыргытышат. Алар керели-кечке бутак менен алпурушат, ансыз күнү өтпөй турган сыйктанышат, анан туруп аны ортосунан сындырып салышат. Сilerдин балага атаан кылууга болбайт. Анын үстүнө, алар мени... сары балык деп аташкан болсо керек?

— Курт деп, курт деп. Жер курту деп аташат, — деди Багира, — жана дагы ар түрдүү ат коюшат. Мен алардын койгон аттарын кайталоодон да уялам.

— Өзүнүн мырзасы тууралуу сөз кылганда эстеринен чыкпай жүргөндөй кылыш, алардын сазайын колуна берүү керек! Ааа — ссп! Жакшыраак эстеп жүргөндөй болушсун! Айтмакчы, алар баланы кайда алыш качып кетишти?

— Жалғыз гана джунгли билет. Менин оюмча, батыш жакка алыш кетишти го, — деди Балу. — Биз бул ишти сен укту го деп ойлодук эле, Кaa.

— Менби? Кайдан жүрүп? Мен аларды жолдон кезиккенде гана кармап калам, бирок азыр маймылдарды да, бакаларды да, баткак көлмөдөгү жашыл балырларды да уулаган жерим жок. Хссс!

— Жогору кара, жогору кара! Жогору кара! Хилло! Илло! Илло, жогору кара, о Сион Үйүрүндөгү Балу!

Кайдан үн чыгып жатканын билүү үчүн Балу жогору карай коюп, төмөн карай каалғып түшүп келаткан Чиль деген кулаалыны көрө салды, анын канаттарынын көтөрүлгөн четтерине жаркырап күндүн нуру тийип турган экен.

Чилдин эчак уктай турган убагы жеткен, бирок ал аюуну издең, әмдигиче эле джунглиниң үстүндө айланып учуп жүрө берген, ошентсе да калың жалбырактын арасынан аны көрө албай койгон.

– Эмне болду? – деп сурады андан Балу.

– Мен Мауглини Бандар-Логдордун колунан көрдүм.

Ал ушуну сага айтып кой деген эле. Мен аларды байкап карап турдум. Алар аны Дарыяның наркы өйүзүнө, маймыл шаарына – Муздак Ийиндерге алып кетиши. Балким, алар ошо жерде бир түнөшөр, балким – он түнөшөр, а балким – бир saat болушар. Түн ичинде тигилерди байкагыла деп, жарғанаттарга айтып келдим. Мага тапшырылган аманат – ушул болчу. Кош эмесе, төмөңдө жүргөндөрүнөрдүн баарыңардын аңчылыктан жолунар болсун!

– Чиль, жемсөөң толсун, уйкуң таттуу болсун! – деп тиледи Багира. – О, кайран кулаалым, аң уулап чыкканда сени унұтпайм, жалғыз өзүңе бир башты бүтүн бойдон берем!

– Эч нерсе эмес! Эч нерсе эмес! Бала Осуят Сөздү айтпадыбы. Ага жардамдашпай коюуга болгон жок! – деди да Чиль токайдун үстүнөн ары-бери айланып туруп, түнөгөнү учуп кетти.

– Эмне айтууну унұткан эмес экен! – деп сүйүндү Балу. – Ойлоп гана көрсөн: өзү ошончолук кичинекей боло туруп, Канаттуунун Осуят Сөзүн унұтпаган зәэндүүлүгүн карабайсыңбы, анын үстүнө маймылдар дарактардын башы менен сүйрөп баратканда да унұтпаганын айтсан!

– Бул сөз анын эсинде бекем калган эмеспи! – деди Багира, – Мен да балага кубанам, бирок азыр биз Муздак Ийиндерге тезинен жетип барышыбыз керек.

Бул жер кайда экендигин джунглидегилердин баарысы билишкени менен деле, ал жерге анда-санда гана бирөө барган, анткени – Муздак Ийиндер деп калың түнт токой-

дун арасындағы ээн калган эски шаарды айтышат; мурда киши жашаган жерлерге айбанаттар барып турушпайт. Андай жерге бир гана жапайы каман барып туруп калышы ықтымал. Анын үстүнө, башка кайсы жерди алсан да, а жерге маймылдар да аз барышкан, өзүнүн баркын кетиргиси келбegen бир да айбан бул шаарга жакындап да койгон эмес, чала бузулган көлмөлөрдө дагы эле суу жаткан күндөрдө, а жерге кургакчылык убакта гана барып калган айбанаттар болсо болор.

– А жерге ылдам басканды жарым түндүк жол жүрөсүн, – деди Багира.

Ошондо Балунун кабагы бүркөлө түштү.

– Колдон келишинче ылдам жүрүп отурам, – деди ал жүрөкзаада болуп.

– Биз сага кылчактап токтоп карап тура албайбыз. Артыбыздан келе бер, Балу. Каа экөөбүз тезирээк барбасак болбойт.

– Сенин төрт бутун болгону менен деле, мен сенден, калышпайм, – деп кыскасын айтты Каа.

Балу алардын артынан жүгүргүсү келип, ык берип турду, бирок адегенде отуруп эс алып алууга тийиш эле, анткени – алар артыбыздан жете кел деп аюуну таштап кетишпеби. Каа унчукпай жүрүп отурду, бирок Багира канчалык ылдам жүрсө деле, килейген ажыдаар андан калышкан жок. Экөө тоо өзөнүнүн боюна жеткенде эле Багира алдыда болуп чыкты, көрсө, Каа башы менен мойнун өйдө чыгарып, суудан сүзүп өткөнчө, Багира аттап өтүп кетиптири. Бирок түз жерге келгенде ажыдаар кайтадан Багираны кууп жетти.

– Калп айтсам, мен сындырып жиберип бошонуп чыккан кулпунун кусуру урсун, деги сен жакшы жүрөт экенсин! – деди Багира иңир киргендө.

— Менин курсагым ачты, — деди Каа. — Анын үстүнө, алар мага чаар ала бака деп ат коюшуптур.

— Курт деп, жер курту деп, андан да сары деп аташкан!

— Баары бир, жүр, дагы илгерилей берели, — деди да Каа жер менен соймоловондоп жүрүп отурду, курч көзү менен эң кыска жолду көрө коюп, ошол жол менен сойлоп бара берди.

Муздак Ийиндердеги Маймыл Журту Мауглиниң досторун такыр ойлошкону жок. Алар баланы ээн шаарга сүйрөп алып келишкенине азыр өздөрүнө абдан ыраазы туршту. Маугли индус шаарын буга дейре эч бир көрө элек болчу, бул шаар түп көтөрө урап калганы менен да балага эң сонун жана укмуштуу болуп көрүндү. Бул шаарды колунда бийлиги бар бир князь байыркы бир кезде жапыз дөбөгө салган. Бузулган дарбазаларга чейин барчу, таш төшөлгөн жолдордун калдыктары эмдигиче көрүнүп турат, чириген жыгачтардын акыркы сыныктары каалганын дат басып кеткен асма темирлерине илинип турат. Тигилген дарактардын тамырлары дубалдын түбүнө чейин өсүп, өздөрү алардын үстүнөн занқайып чыгып турат; дубалдардын боорундагы арсактары урап түшүп, топурагы чачылып жатат; сепилдин боорундагы көзөнөктөрдөн сыртка чыгып турган сойломо өсүмдүктөрдүн сабактары мунаранын дубалдарынын бетинде төмөн карай салбырап турат.

Дөбөнүн чокусунда чатырчасы жок чоң сарай турду. Анын фонтандары менен короолорунун мрамору бүтүндей жаракаланып, күрөн темгилденген эңгилчектер басып кеткен мурда княздын пилдери турган короонун жалпак таштары бир аз копшулуп көтөрүлүп, эки жакка жарып ажыратылып, ортосунан чөп жана жаш дарактар өнүп чыккан. Сарайдын арт жагынан катар-катар болгон төбөсү

ачык үйлөр менен бүткүл шаар караңыланып гана анырайып ээн калган аары уялары сыйктанып көрүнүп турган болчу; башта кудай деп эсептеген, формасыз кылып, ичи оюлуп таштан жасалган ыйык тулку азыр төрт жолдун кайчылашып кошулган жеринdegи аянтta тоголонуп жатат; көчөлөрдүн бир кезде кудуктар турган бурчтарындагы ан-чункурлар жана чиркөөлөрдүн эскилиги жетишп, томпоюп чыгып турган төбөлөрү гана калган, чиркөөлөрдүн тегерегинде жапайы анжыр жыгачтары өсүп чыккан. Маймылдар бу жерди өзүбүздүн шаарыбыз деп аташкан да Джунглидеги Журтту токойдун арасында тургандыгы үчүн жек көргөн имиш болуп, мурдун чүйрүп, түр көрсөтүшкөн. Бирок ошенткени менен деле, бул имараттар эмне үчүн курулгандыгын, аларды кандайча пайдалануу керек экендигин маймылдар өздөрү билишкен эмес. Алар княздын кеңешме залындагы тактайдан жасалган секи-чеге тегерек тартып отуруп алышып, бири-биринен бургө карашып, адамдарды туурап ойношкон: үйгө жүгүрүп кирип, кайра жүгүрүп чыгып, үйдүн шыбагынын жерге түшкөн тоголокторун жана башка ар түрдүү эски-ускуларды бурчка ташып жыйнашкан, анан булардын баарын кайда катып коюшкандыктарын унутуп калып турушкан; бири-бири менен урушуп, кыйкырып-өкүрүшкөн, анан ойноо үчүн князь багынын секиче аянттарына тарала жүгүрүп барышып, гүлдөр менен жемиштер кандай болуп жерге күбүлүп түшөрүн көрүү үчүн гана ал жерде апельсин жыгачтарын жана кызыл гүлдөрдүн сабактарын силкип күбүшкөн. Алар сарайдагы бардык өткөөлдөрдү жана караңы коридорлорду, жүздөгөн кичинекей караңы бөлмөлөрдү жүгүрүп кыдырып чыгышкан, бирок эмнелерди көргөн-көрбөгөндүктөрүн унутуп калып турушкан; куду эле адамга окшоп жүрөбүз деп, бири-бирине мактанышып,

ар кайсы жерде бирден, экиден же топ-топ болуп, сандалып жүрүшкөн. Алар көлмөлөрден суу ичишип, андагы сууну ылай кылышып, бири-бири менен урушуп, анан то-пурак чогултуп алып, бүткүл шаарды аралап жүгүрүшүп:

— Джунглиде Бандар-Логдордон ақылдуу, ак көңүл, шамдагай, күчтүү жана жоош Журт жок! — деп кыйкырышат.

Анан бардыгын кайрадан баштап, шаарда тажап бүткөнчө жүрүшөт да, тажап бүткөндө даректардын баштарына жүгүрүп чыгып барышып, Джунглидеги Журт качандыр бир кезде бизди байкашар деп үмүтүн үзүшпөйт.

Джунглинин Законунда тарбияланган Маугли мындей турмушка түшүнө албады, бул турмуш ага жаккан жок. Маймылдар аны кечке маал болгон кезде Муздак Ийиндерге сүйрөп алып барышты, бирок жатып уктабай эле кол кармашып алып бийлеп, өздөрүнүн акмакчылык ырларын ырдан киришти, мынчалык узак жол жүрүп келгенден кийин Маугли өзү болсо жатып уктар эле. Маймылдардын бири өзүнүн досторунун алдында чыгып сүйлөдү да Мауглини туткунга алып келгенибиз Бандар-Логдордун тарыхында бир өзгөрүү боло тургандыгын көрсөтөт, антикени — сууктан жана жаандан корголоо үчүн бутактардан, камыштан кандай кылышпоктоо жасап алуу керектигин Маугли азыр бизге көрсөтөт деди.

Маугли чырмоокторду жыйнап алып, бойро сого баштады эле, маймылдар да аны туурап жасай баштады, бирок бир нече мүнөттөн кийин эригип, жадап кетишти да өздөрүнүн досторун куйруктарынан жулккулап ойноп, жөтөлүшүп, төрт аяктап секире башташты.

— Тамак ичким келди, — деди Маугли. — Мен бу жерде чоочунмун — мага тамак алып келип бергиле же ушу жерде аңчылык кылууга уруксат эткиле.

Жыйырма-отуз маймыл Мауглиге берүү үчүн жаңгактарды жана жапайы жемиштерди алып келүүгө капитан киришти, бирок жолдо келатып уруша кетишкенде чачып алышты, колдорунда жарыбагандай нерсе калды, аны алышты, келгенден көрө убара болушпаса деле болмок. Маугли ызаланып, уруша кетти, ал эми ачка экендигин айтпасак да болот, демек, ээн көчөлөрдө көпкө чейин кангып жүрдү да, кез-кезде Чоочун Жолоочунун Аңчылык Ураанын жарсалып коёт, бирок эч ким буга жооп берген жок, ошондо ал абдан акмак жерге түш болгондукун түшүндү.

«Бандар-Логдор туураасында Балунун айткандарынын баары чын экен го, – деп ойлоду ал ичинен. – Булардын Закону да, Аңчылык Урааны да, жетекчилери да жок турға, акмакчылык сөздөрү менен шап кармагыч колдорунан башка эчтемеси жок турбайбы. Ошондуктан менинди жерде өлтүрүп коюшса, же ачтан өлүп калсам, өз убалим өзүмө. Бирок эмнедир бир айла таап, өзүмдүн чоноюп өскөн джунглиме кайтып баруум керек. Албетте, Балу менинди сөзсүз урат, бирок Бандар-Логдор менен кошуулуп акмакчасынан кызыл гүлдүн желекчелерин кууп кармап жургөндөн көрө, анын урганы жакшыраак эмеспи».

Маугли шаардын дубалынын жанына жакын келер замат эле, маймылдар аны дароо кайта алыш жөнөшүп, жыргалга туш болгонунду түшүнбөгөнүндү кара, бизге ыраазы болбогонунду көрсөң деп, жанына барып, аны чымчылай баштashты. Маугли ызырынып тиштенди да, унчукпай тим болду; ошенткени менен да чуругүү түшкөн маймылдар менен кошулууп, секиче аянтка барды, ал жерде кызыл кумдуу көлмө бар болчу! Ал көлмөнүн төң жарымы жаандын суусуна толтура эле. Ошол жердеги аянтчанын орто ченинде эчак дүйнөдөн кайткан князь аялдары учун тургузулган,

бир кезде ак мрамордон жасалып, азыр бузулуп калган чатырча турган болчу. Бу чатырчанын төбөсү урап түшүп, аялдар бул жерге келип туруучу сарайдын жер астындагы жолун басып калган, бирок чебердик менен мрамордон иштөлгөн дубалдары бузулбай аман турган. Саймалуу торго окшотуп көркөм жасалган апаппак болгон эң сонун оймо агаттар, сердоликтер, яшма жана күмүш-көгүлтүр боёктору менен кооздолгон, дөбөнүн үстүнө ай тийип, айдын нурлары оймону текши каптаганда, жерге кара баркытка окшогон калың көлөкө түшүп турган. Маймылдар биз ақылдуубуз, күчтүүбүз, ак көнүлбүз, бизден ажырашып кетмекчи болгондугун ақылдын жоктугунан деп чурулдай баштаганда, ыза болуп, уйкусурал, ачка болуп турган Маугли айласы кеткенден күлбөй коё алган жок.

– Биз чоңбуз! Биз ээн-эркинбиз! Биз таң каларлыкпыш! Бизге таң калгандай болуп, джунглидеги бир да жаныбарга таң кала албайсыңар! Биздин бардыгыбыз ушундай деп жаткандан кийин, бул чындык эмеспи! – деп кыйкырышты алар.– Сен биздин тилибизди алыш, джунглидеги Журтка келечекте ким экендигибизди билип жүрсүн деп, биздин сөзүбүздү айтып бара ала турган болгонундан кийин, өзүбүздүн сонундугубузду сага азыр айтып беребиз.

Маугли алар менен эргешкен жок, жүздөгөн маймылдар өздөрүнүн былжырлары Бандар-Логдорду мактап ырдаганын угуу үчүн аянтчага жыйналышты, келжирек-маймыл дем алууга токтой калганда, калгандары улантып хор менен жапырт чурулдашты:

– Бу чын, бардыгыбыз ушундай дейбиз!

Маугли өзүнөн бир сөз сураганда башын ийкеп, көзүн ымдал гана ообалап турду да, ызы-чуудан башы айланып кетти.

«Табаки чөө булардын, баарысын каап алган го, – деп ойлоду ал ичинен. – Ошондуктан азыр кутуруп жатышса керек. Булардын кутурганы ушу, бу «дивани». Булар чын эле эч качан укташпайбы? Тетиги булат айдын көзүн мына азыр капитап калат. Эгер булат чонурак болуп калса, караңгыда качып кетер элем. Бирок чарчап калдым».

Шаардын дубалынын түбүндөгү жарым-жартылай топурак урап калган чункурда ишеничтүү эки дос тиги булатту байкап турушту. Маймылдар көп болгондо коркунучтуу экендигин билген Багира жана Каа тобокел кылабыз деп бекеринен бир балаа болбосун үчүн күтүп отурушту. Эгерде маймылдар жүздөн кем болсо, эч бир уруш баштабайт, демек, ушундай оордук күчкө каршы барып кармаша турган джунглидегилердин кимисине болсо да жага тургандары аз болот.

– Мен күн батыш жаккы дубалдын түбүнө сойлоп барыйн да, – деп шыбырады Каа, – эңкейиш менен төмөн карай бат жылып түшөйүн, ошондо мага женилирек болот. Алар, албетте, менин артымдан чогуусу менен жабыла бары качырып кире алышпайт эмеспи, бирок ошондой болсо да...

– Билем, – деди Багира. – Балу бу жерде болсочу! Бирок, ошондой болсо да, колубуздан келгенди кылабыз. Тиги булат айдын көзүн жаап калган кезде, мен аяңтчага чыгып барайын. Маймылдар ошо жерде бир-бири менен бирдемени кеңешип жатышкандыр.

– Аңчылыкта жолуң болсун, – деп Каа кабагын бүркөп айтты да, Батыш жаккы дубалга карай сойлоп жөнөдү.

Бул дубал башка дубалдарга караганда азыраак ураптыр, чоң ажыдаар таштын арасы менен жүргөндүктөн буйдалып отурду. Булат айдын көзүн капитады, көпкө чейин капитап турар бекен деп Маугли дал ойлонуп тур-

ган убакытта, аяңчадан ақырын басып келаткан Багира-нын дабышын укту. Кара илбирс эч бир дээрлик дабышын билгизбей, адырга жүгүрүп чыкты, кабышып убакытты өткөрүп отурбастан эле, Мауглиниң айланасында элүү-алтымыш катар болуп, тизилип отурган маймылдарды туш-тушунан талап кирди. Коркуп кетип, жан талашып, жалпы чуругүү болушту, Багира томолонуп, ооналактаган маймылдарды тепсеп жаткан кезде, маймылдардын бири кыйкырып жиберди:

— Кокуй, жалгыз эле өзү экен! Келгиле өлтүрө салалы! Болгула, өлтүрүп коёлу!

Жоон топ маймыл чогуусу менен Багираны талап кирип, үстүнө чыгып алып тыткылап, жулкулдатып үзгүлөп, азап көрсөтө баштаган кезде, бешпи же алтыбы маймыл Мауглини бекем кучактай кармап, чатырчанын дубалын көздөй көтөрүп алышты да, чатырчанын төбөсүндөгү жаракадан түртүп киргизип коюшту. Кишинин тарбиясында өскөн бала болсо, бүтүндөй көк ала болор эле, антикени — ал кенен он беш фут бийиктиктен секирип түшүүгө туура келди, бирок Маугли Балу үйрөткөндөй кылып ырғып түштү да, секиргенде көмкөрөсүнөн кулап түшпөстөн, дароо буту менен тик тура калды.

— Биз сенин досторунду өлтүрүп келгенче, — деп кыйкышты маймылдар, — ушу жерде отура тур, эгерде Уу Журт сени аман калтырса, анда биз кийин келип сени менен ойнойбуз.

— Биз силер менен бир канданбыз, мен жана силер! — деп Маугли Жыландын Сөзүн бачым күбүрөп айта салды.

Ошондо ал айланасындағы үймөк шагыл таштардын арасынан чыккан шыбышты жана ызылдагаң үндү укту, тууралыгын билүү үчүн дагы бир жолу Жылан Сөзүн кайталады.

— Уктук! Устүбүздөгү тоскоолдорду алып жибергиле!  
— деп бир нечеси акырын сүйлөгөнү угулду (Индиядагы бардык урандылар эртедир-кечтир бир кезде жыландардын уясы болуп калат, демек, тамтыгы чыккан чатырча да кобра жыландарына кыжылдан толуп кеткен). — Тынч турат, Кичине Тууган, болбосо сен бизди басып өлтүрөсүн!

Маугли кооз оймонун ооз жагына карап, кара илбирсти талап кармашуулардан болгон уу-чууга, өкүрүк-бакырыкка, кобуроолорго, күрсүлдөктөргө, талап кирген жоон топ маймылдардын арасында калып, энтигип, алды-артына урунуп-беринип жуулунган Багиранын кыркырап жөт-курғонунө кулак салып угуп, тынч турду.

Багира туулгандан бери биринчи жолу жанын аябай салгылашканы ушу.

«Балу жакын жерде болуу керек: анткени – Багира жалгыз келбейт эле», – деп ойлогон Маугли үнүн катуу чыгарды:

— Көлмөгө бар, Багира! Көлмөгө жүгүр! Жүгүрүп барғын да, чумкуп кир! Сууга кирип бар!

Багира анын кыйкырып жатканын укту, бул кыйкырыктан Маугли тириү экенин билди да, кубаттана түштү. Багира өтө кайраттуу айыгышып кармашты, уламдан-улам көлмөгө карай жакындал жүрүп отурду. Мына ошентип джунглиде жакын жерден, ураган дубалдын түбүнөн, Балунун күн күркүрөгөндөй болуп күрүлдөгөн күжүрмөн үнү угулду. Карыган аюу канчалык шашканы менен деле мындан эрте келе алган жок. — Багира, — деди ал, — мен мындамын! Жогору чыгып баратам! Шашып бачым эле баратам! Бутумдун астынdagы таштар тайгалак экен! О жүзү кара Бандар-Логдор, шашпагыла, мен жетсем эле кордукту көрөсүнөр!

Аюу аянтчага энтигип араң чыгып барды да, маймылдардын арасына кирип кетти, бирок ошол эле замат чокчо-

юп отура калды, алдыңкы буттарын сунуп, маймылдардан колуна илинишинче кармап алды. Андан кийин үстү-үстүнө бир өңчөй чапкылап кирди – шак-шак-шак! – дедире уруп жатканы, кайыктын калагы менен сууну чопулдатып үрөгөндөй, угулуп турду. Маугли чалип этип сууга түшкөн да-бышты укканда, Багиранын көлмөгө кирип кеткендигин, маймылдар анын артынан сууга кирип бара албастыгын билди. Илбирс суунун ичинде башын гана өйдө чыгарып жатты да, энтендең оозун ачып дем алып турду, а маймылдар болсо кызыл баскычтарда үч катар болуп туруп алып, кыжыры келгенден чыдай албай турган жеринде бийлешип, эгерде ал Балуга жардамдашмакчы болуп суудан чыга турган болсо, анда туш-туштун баәрынан жапырт ага качырып кириүү үчүн камынып турушту. Мына ошол кезде Багира сууга чөмүлгөн ээгин өйдө көтөрдү да, айласы түгөнгөндөн чыңырып-чыркырап, Жылан Журтун жардамга чакырып:

– Биз силер менен бир канданбыз, мен жана силер!  
– деп кыйкырды.

Акырына келгенде Кая корккон экен деп Багиранын оюна кетти. Атүгүл аянтчанын четиндеги Балу да, өзүн басып калган маймылдардын астында араң деми чыгып жатып, кара илбирстин жардамдашкыла дегенин укканда күлбөй коё алган жок.

Кая күн батыш жаккы дубалдан азыр эле аттап өтүп, жерге катуу күрс дей түшкөндө, чон таш анга кулап кетти. Ал кайра артына тарткысы келбеди, өзүнүн узун денесинин ар бир футу согушууга канчалык даяр экендигин текшерип, бир-эки жолу жыйрылып, кайра жайылып көрдү. Дал ошол кезде Балу согушуп бүтө элек болчу, маймылдар болсо көлмөнүн үстүндө Багиранын тегерегинде кыйкырып өкүрүп жүрүштү, Манг деген жарганат илгери-кийин учуп, чоң кармашуу болуп жаткандыгын джунглидегилер-

ге кабарлап жар салгандыктан, Хатхи деген жапан пил да күрүлдөй баштады. Токойдун арасында алыстагы маймылдардын айрым үйүрчөлөрү ойгонуп, өздөрүнүн тууганда-рына жардам берүү үчүн дарактардын башы менен Муздак Ийиндерге карай чуркашты, кармашуу чуусу айланадагы көп миля жерлердеги күндүзгү канаттууларды да ойготту. Мына ошондо үркүштү. Өлтүрүп жиперүүнү эңсеген Каа түз салып, бачым жүрүп отурду. Ажыдаардын бардык күчү – бүткүл денесинин күч салмагы менен чынданып туруп, башы менен катуу ургандыгында эмеспи. Эгерде силер са-бырдуу, оор басырыктуу, акыл менен башкарған колдогу найзаны же таранды, же салмагы жарым тоннача келген барсканды кандайлыгын көзгө элестетип көрсөнөр, ошон-до ажыдаар Каанын кармашууда кандай алптыгын түшүнө аласынар. Узундугу төрт-беш фут болгон ажыдаар башы менен кишини көкүрөккө урганда, киши көмөлөнүп кетет, а Каанын узундугу кенен отуз фут келе тургандыгы силер-ге белгилүү. Балуну тегеректеп алган калың маймылдарга унчукпай, оозун кымтып туруп биринчи сокку уруулгандан кийин, экинчи сокку уруунун кереги да жок болду. Май-мылдар кыйкырык-чуу болуп, жайылып качып беришли:

– Каа экен! Бу Каа тура! Качкыла! Качкыла!

Мох кандай шыбышсыз ёссө, ошондой эле дабышсыз болуп, бутактардын арасы менен түн ичинде уурданып сой-лоп келип, эң күчтүү маймылды да сүйрөп кетүүчү Каа туу-расында; кургак бутак же чирик дүмүр болумуш боло түшүп, эң акылдуулар да бул бутак өздөрүн шап кармап калганча эч бир шек санабаган, кары Каа туурасында улуулардын айткандарынан угуп жүргөн маймылдардын нечен муундары жүрөк заада болуп тарбиялангандыктан өздөрүн үлгүлүү көрсөтүшкөн; маймылдар Каадан дүйнө жүзүндөгүлөрдүн бардыгынан көбүрөк коркушкан, анткени – алардын бири да

анын күчүнүн чеги бар деп билишпеген, бири да даап анын көзүнө тике карай албаган, бири да анын кучагынан тиругү кутулуп чыга албас эле. Мына ошондуктан алар коркконунан калтырашып, үйлөрдүн боорлоруна жана чатырчаларына кире качышты, демек, Балу да санаасы ордуна келгендөн кийин үшкүрүп, терен дем алды. Анын жүнү Багираныкына караганда коюу болчу, бирок ал да кармашкан кезде катуу жапа чегип калды. Бу жерде Кая биринчи жолу оозун ачып, көпкө зуулдатып ышкырды эле, токойдун ичинде алыста Муздак Ийиндерге карай туугандарына жардам берүү үчүн шашып-бушуп келаткан маймылдар аябай калтырап кетип, келаткан жеринде катып калышканда, алардын салмагынын оордугунан астындагы бутактар ийилип, кычырап кетти. Үйлөрдүн боорлору менен чатырчаларындагы маймылдар кыйкыrbай калышты, шаарда жымжырт боло түштү, ошондо Маугли Багира көлмөдөн чыгып, боорлорундагы сууну кетиругү үчүн силкинит жаткандыгын укту. Андан кийин кайра баштан уу-чуу боло баштады. Маймылдар дубалдын башына дагы жогорулап чыгып алып, таштан жасалган чоң тулкулардын мойнунан кармап, жармашып арсактуу дубалдардын боруу менен секирип-секирип жүгүрүп, чыңырышты, а Маугли болсо, өз ордунда туруп тыбырчылап бийлеп, кооз оймону тигиле карап турду да, аларды жек көргөндүгүн билдирип, шылдындан жапалакча өхөлөп акыйлай баштады.

– Баланы тузактан куткарып алалы, эми мен чыдап тура албайм! – деди Багира үшкүрүп. – Баланы алалы да качып кетели. Алар дагы кайрадан кол салып жүрүшпөсүн!

– Менин уруксатым болмоюнча, алар ордунан жыла алышпайт. Ордунарда тура бергиле! – деп кышылдады эле Кая, тегеректе кайрадан жымжырт боло түштү. – Мен мындан эртерек келе албадым, эже, бирок мага сен чакырып жаткандай угулду, – деди ал Багирага.

– Менби ... мен, балким, кызуу кармашып жатканда сени чакырган чыгармын, – деп жооп берди Багира. – Балу, сен жарадар болуп калдыңбы?

– Алар мени кандайчасынан жүздөгөн кичинекей аюуларга бөлүп кетпегендигин билбейм, – деди Балу оор басырыктык менен улам бир бутун силккилеп. – Ооу! Этим ооруп жатат! Кaa, биз Багира экөөбүз сага өмүр бою ыраазыбыз.

– Эттеме эмес. Кишинин баласы кайда?

– Мында, тузакта отурам! Чыга албай койдум! – деп кыйкырып калды Маугли.

Анын үстү жагынан так ортосуна чейин урап түшкөн тамдын төбөсү тоголоктолуп иймее түштү.

Муну бу жерден алгылачы! Ал Мор деген тоос сыйктуу бийлеп жатат! Ал балдарыбызды буттары менен басып өлтүрөт! – дешти төмөн жактагы Кобра Жыландары.

– Ха! – деп күлүп жиберди Каа. – Анын, мына ушул адамдын баласынын бардык жерде достору бар. Адамдын баласы, сен ары кет, а силер, Уу Журт жашынып калгыла! Мен азыр дубалды тешем.

Кaa жакшылап карап көрдү да, мрамор оймосунан, дубал бардыгынан көбүрөк бузулган жерлери каарып кеткен жараканы таап алды, эки-үч жолу азын-оолак башын салып ченеп көрүп, кайра тартып алды да, анан кийин жерден алты фут жогору көтөрүлүп, удаасы менен он мөртебе бардык күчү менен урду. Мрамордон жасалган оймо-чийме жарылып кетти да, чан-асманы чыгып ыптыр-сыптыр болуп чачыла түштү, ошол кезде Маугли тешиктен секирип чыгып, Багира менен Балунун ортосуна жерге ыргып түштү да, экөөн төң мойнунан кучактай калды.

– Жарадар болгон жоксуңбу? – деп сурады Балу, Мауглини эркелетип кучактап.

— Мени ыза кылышты, ачкамын жана денемде чолоо жок көк-ала болдум. Бирок алар сilerди катуу жулмалап коюшкан экен го, туугандарым! Силер бүт кан болгонунарды карабайсыңарбы!

— Жалгыз гана биз эмес,—деди Багира жаланып жана маймылдардын аяントчада жана бөлмөнүн тегерегинде жаткан өлүктөрүнө көз жиберип карап.

— Бу эчтеме эмес, мунун баары жерге кирсинг, сен эле аман-эсен болгонун жакшы болбодубу, садагасы кетейин, бакачалардын мыктысы! — деп кыңкыллады Балу.

— Бул туурасында кийин сүйлөшөбүз, — деди эле Багира кыртыши сүйүңкүрөбөй, бул Мауглиге такыр жаккан жок. — Бирок биз Балу экөөбүз женишке ээ болгондугубуз үчүн, а сен болсо өмүрүн аман калгандыгы үчүн милдеттүү болгон Каа мында турат. Өзүбүздүн салтыбызга жараشا ылайыкташ, ага алкыш айткын, Маугли.

Маугли бурула карай салса, үстү жагында чоң ажыдаардын башы булталактап турган экен.

— Кишинин баласы дегениңер ушул экен го? — деди Каа — Териси абдан жылмакай, өзү Бандар-Логдорго окошош турат. Байкагын, кишинин баласы, мен өзүмдүн теримди алмаштыргандан кийин, кандайдыр бир карангыда мен сени жаңылышынан маймыл деп эсептеп калып жүрбөйүн.

— Биз сен экөөбүз бир канданбыз, сени менен мен,— деп жооп берди Маугли. — Сен бүгүн менин өмүрүмдү аман алыш калдың. О Каа, ачка болгон кезинде, менин тапкан олжом сенин да олжоң болот!

— Ыракмат, Кичине Тууган, — деди Каа, көзү кыбын-дап күлүмсүрөп турғаны менен да. — Мына ушундай кайраттуу аңчы эмнени өлтүрө алат? Ал аңчылыкка чыкканда артынан ээрчиp барууга уруксат кылууну суранам.

— Мен өзүм өлтүрүүгө жарай албайм, али кичинемин, бирок керек болгондорго эчкилерди кууп келип берүүгө жарайм. Качан тамак ичкиң келгенде, мага келсөң мунун чын-жалган экенин көрөсүң. Менин колдорум эптүү, — деп ал колдорун илгери сунуп көрсөттү, — эгерде сен тузакка түшүп калсан, мен сага да, Багирага да, Балуга да карызымды төлөп бере алам. Бардыгыңардын аңчылыктан жолунар болсун, менин окутуучуларым!

— Жакшы айтты! — деп Балу күңкүлдөдү. — Анткени — Маугли ылайыктуу кылыш алкабадыбы.

Ажыдаар өзүнүн башын бир мүнөтчө Мауглинин ийнине сүйөп турду.

— Эр жүрөк жана айткан сөзү адептүү, — деди ал. — Сен булар менен джунглиге алыс кетет эмессиңби. Азыр өзүндүн досторун менен кошо бат бу жерден кет. Барып уктап ал, ай батып кетерине аз калды, эмне боло турганын сага көрүүгө болбойт.

Айдын дөбөлөрдүн ары жагына жашынып көрүнбөй калганында, дубалдардын боорлоруна жана мунараларга кыпчылып, калтырап турган маймылдардын катарлары тамтыгы чыгып самсаалап, желбиреп турган чачыга окшош болуп көрүндү. Балу көлмөгө түшүп барып суу ичи, а Багира болсо өзүнүн жүнүн жалай баштады. Мына ушул учурда Кaa аянтчанын ортосуна сойлоп келип, оозун кымтый жаап турup, жаактарын шакылдатты эле, маймылдардын баары аны тиктеп калды.

— Ай батып баратат, — деди ал. — Жарык жетиштүүбү, сilerge жакшы көрүнүп турабы?

Дубалдардын боорлорунан онтогон үн угулганда, куду эле шамалдан дарактын баштары шуулдагандай болуп турду:

— Бизге жакшы эле көрүнүп турат, о Кaa!

– Жакшы! Кана бийлей баштайбыз – Ачкалык Бийин бийлейбиз. Тынч гана отургула!

Ал эки-үч жолу башын ондон солго карай чайкап алды да, алкактай эки-үч кабат болуп жыйрылды. Анан жыйрылып түйүлө баштады да, сегиз цифрасындай даана эмес, жумшак үч бурчтанып жыйрылып, андан төрт чарчыланып, беш бурчтанып жыйрылып, токтогон да, ашыккан да, акырын ызылдаганы бир мунөткө басылган да жок. Уламдан-улам караңгылай берди да, акырында Каанын ийрилип-жыйрылып түйүлгөнү көрүнбөй да калды, анын кабырчыктарынын шуудураганы гана угулуп турду.

Балу менен Багира жүндөрүн үрпейтүшүп, күнкүлдөп эле таштай катып калышты, а Маугли болсо карап турup, таң калды.

– Бандар-Логдор, – деп акырында Каанын үнү чыкты, – менден бийликсиз колу-бутунарды кыймыл эттире аласыңарбы? Айткылачы.

– О Каа, сен айтмайынча биз колубузду да, бутубузду да кыймылдата албайбыз!

– Жакшы! Бир кадам мага жакындап келгилечи!

Маймылдардын катарлары алсыздыктан алга карай чайпалды, Балу менен Багира да алар менен кошо эрксизден бир кадам алга жылышты.

– Жакындағыла! – деп кышыллады Каа.

Ошондо маймылдар дагы бир жолу кадам шилтешти.

Багира менен Балуну обочо алып кетүү үчүн Маугли колдорун алардын ийиндерине койду, эки айбан куду уйкусу ачыла түшкөндөй селт эте түштү.

– Колунду менин ийнимден алба, – деп шыбырады Багира, – колунду алба, андай болбосо эле мен Каага барам... Барам. А-а-х!

– Бул бар болгону гана карыган Каа чандын ичинде

иiryiliп тегерек жасап жатканы,—деди Маугли, — бул жерден кетели.

Ошентип, үчөө тен дубалдын жаракасынан култ этип өтүп, джунглиге кетип калышты.

— Уу-ф! — деп үшкүрдү Балу кайрадан былк этпей турган дарактардын арасында болгондо, — Мындан кийин эч качан Каадан жардам сурабасмын! — Ошентип, ал башынан аягына чейин бүт калтырап кетти.

— Каа бизден көбүрөк билет, — деди Багира да калчкалч этип, — Дагы бирпас турганда, мен туура эле анын оозуна кирип кетет элем.

— Айдын көзү дагы бир жолу чыга электе көп айбандарды ажыдаар жутуп коёт, — деп жооп берди Балу, — ал өз жолу менен алганда жакшы аңчылык кылат.

— Мына ушунун баары эмне дегениңер? — деп сурады Маугли, ал жыландардын өзүнө оп тарткыч күчү тууралуу эчтеме билчү эмес. — Мен караңгы кирер замат эле эмнедир бир жер үстүндө иирилип, тегерек болуп жаткан чон жыланды гана көрдүм эле. Тигине эми, Каанын тумшугу бутундөй талкалантган экен. Ха-ха!

— Маугли, — деди ачууланып Багира, — ал сенин азабындан тумшугун талкалап алды, менин кулактарым, капиталдарым жана буттарым сыйактуу эле, Балунун да ийиндери менен мойну сенин азабынан тиштелип калды. Багирага да, Балуга да аңчылык кылуу көп күнгө чейин кыйын болот.

— Бул эчтеме эмес, — деди Балу. — Ошенткени менен кишинин баласы кайра баштан биздин ичибизде болбодубу!

— Аның ырас, бирок ал бизге кымбат турду: анын азабынан биз жарадар болдук, убактыбызды бекергө өткөрүп, аң уулап, олжо табуудан кур калдык, өз башыбыз азапка

учурады – менин бүткүл жонумдун жұнұ жулунду – мындан биздин намысыбыз да кетти. Анкени – мен, кара илбирс, Каадан жардам сурабадымбы, мына муну эсинден чыгарба, Балу экөөбүз Ачканын Бийин көргөндө кичине балапандарға окшоп, акылыбыздан адашпадыкпры. Ушулардын барысы, сенин Бандар-Логдор менен ойногонундун азабынан болду!

- Ырас, ушунун баары чын, – деди Маугли капала-нып.
- Мен жаман баламын, менин ичим да ачышып турат.
- Мф! Джунглиниң Законунда эмне деп айтылат, Балу?

Балу Мауглиниң жаңыдан балакетке учурашын такыр каалабаган, бирок Закон менен ойноого болбойт, ошондуктан ал ырылдап жиберди:

- Кайғырды деп эле жазадан куткарып жиберүүгө болбойт. Бирок анын азырынча кичинекей экендигин гана унутпа, Багира!
- Унуптайм. Бирок ал балаа кылбадыбы, азыр аны уруу керек. Маугли, сен бул тууралу эмне дейсис?
- Эчтеме айта албайм! Мен айыптуумун. Силер экөөңөр жарадар болунар. Бул айтканыңар адилеттүү гана сөз.

Багира аны илбирстин көз карашы менен алганда акырын гана он чакты жолу жаакка чапты (ал чабуулар анын өз баласын да ойготпогон болор эле), бирок жети жашар бала үчүн бул каттуу ургандык болот, мындай уруулардан кутулуп калса, ким болбосун сүйүнөр эле. Бардыгы бүткөндөн кийин, Маугли чүчкүрдү да, бир ооз да сөз айтпастан өйдө тура калды.

- Эми, – деди Багира, – менин жонума чык, Кичине Туутган, үйгө кетели.

Джунглиниң Закондорунун бир сонун жери, жазасын

бергендөн кийин бардык ич күйдүлүктөр бүтө тургандыгында. Андан кийин эч кандай асылуу деген болбайт.

Маугли башын Багиранын жонуна такап катуу уктауды, ошон учун өз ийинине алыш келип, жерге койгондо да ойгонгон жок.

## ЖОЛБОРС, ЖОЛБОРС!

Кеңеш Аскасында болгон алышуулардан кийин Маугли карышкырдын ийининен кетип калды, төмөн жактагы, эл турган жердеги айдалган жерлерге келди, бирок бу жерде калган жок – джунгли өтө жакын болчу, анткени – Кеңеште өзүнүн нечен карасанатай душмандары бар экенин билген. Мына ошон учун өрөөндүн түбүндөгү жол менен арылап жүгүрүп отурду да, мурда өзү билбеген жерге жетмейинче түз жер менен жыйырма миляга жакын жол басты. Бул жерге жеткенде зоокалар жана каршы-терши коолор баскан кең мейкиндик башталды. Мейкиндиктин бир четинде кичинекей дарал турган, экинчи четинде коюу чыккан джунгли жайыт жерге чейин созулуп келет да, анан кетмен менен кыя чапкандай чорт үзүлө түшөт. Бардык мейкин талаада уйлар жана топоздор жайылып жүрдү. Мал кайтарган балдар Мауглини көрө коюп, чынырып качып беришти, ал эми Индиянын ар бир кыштагынын жанында ээн каңгып жүргөн сары дөбөттөр арсылдап үрүп киришти. Маугли токтобой арылап кете берди, себеби, ачка болчу, ошентип кыштакты чулгаган кашаага жеткенде, караңгы түшкөн кезде дарбазаны тосуп коюучу тикенектүү чон чычырканак четке жылдырылып салынганын көрдү.

– Гм! – деди Маугли (ал өзүнүн тамак издең түн ичинде кыдырып жүргөн кездеринде биринчи жолу ушундай

тосмого учурады.) – Демек, бул жерде да ал Джунглидеги Журттан коркушат экен го.

Маугли дарбазанын жанына абайлап отурду да, дарбазанын тышына киши чыгар замат эле тике тура калып, оозун ырсайтып ачып, ал кишиге тамак ичкиси келгендигин колу менен жандап көрсөттү. Ал киши Мауглини карап көрдү да, кыштактагы жалгыз көчө менен кайра чуркап барып, бүтүндөй ак кийинген, чекесинде кызыл-сары белгиси бар, узун бойлуу, жоон кишини – кечилди чакырды. Кечил дарбазага жетип келди, анын артынан кыштакчада турган элден кеминде жүздөйү ээрчиp келди: булар Мауглини карап көрүп, кобурап-жобурап, аркы-беркинин башын айтышып, кыйкырып Мауглини колдору менен көрсөтүп жатышты.

«Булардын наадандыгын карачы! – деди ичинен Маугли. – Күрөң маймылдар гана ушундай болушат». Ошентип, өзүнүн узун чачтарын артына карай сылап, кабагын бүркөп, топураган кишилерге карады.

– Эмнеден коркосуңар? – деди кечил. – Колу-бутундагы тактарын көрүп турасыңарбы? Бул карышкыр тиштеген так эмеспи. Бул карышкырдын асырандысы, бизге джунглиден качып келген тура.

Бөлтүрүктөр Маугли менен ойногондо катуу тиштегилери келбегени менен да көп убактарда катуу каап коюшчу, ошондуктан баланын колу-буту туташ ак тырык болуп калган. Бирок Маугли бул тырыктарды өмүрүндө, эч качан кабынды деп айтпас эле: чыныгы каап алган тырыктар кандай болорун ал жакшы билген.

– Ой! Ой! – дешти чуулдап эки-үч аял жапырт. – Бечараны карышкырлар бүтүндөй талап койгон тура! Сулуу бала экен. Көздөрүнөн балбылдап оту чыгып турат. Карабы, Мессуа, чын эле, сенин жолборс көтөрүп кеткен балаңа абдан окшош экен.

— Токтой тургулачы, мен жакшылап карап көрөйүн, — деди кырк муундары менен кызыл ашык томуктарына оор жез билерик тагынган аял серепчилеп Мауглини карап. — Ырас эле, абдан окшош экен! Бу бала арыгырак экен, бирок өңү куду эле менин баламын өзүнүкүндөй.

Кечил эптүү киши эле. Мессуанын күйөөсү — кыштак-тагы биринчи байлардын бири экенин билчү. Ошондуктан ал асманга карады да, тобо кылып айтты:

— Джунгли өзүнүн алганын өзү кайтарып берди. Баланы үйүңө алып бар, карындашым, адамдын бүткүл келечегин билчү көзү ачык кечилди ардактоону унутпа.

«Калп айтсам, менин ордума өлтүрүлгөн топоздун арбагы урсун, — деп ойлоду Маугли. — Бардыгы мени Үйүр көрүп карап чыккандыгынын өзүнө абдан окшош болду! Эмнеси бар экен, эгер мен киши болсом, киши болуп кала берем».

Топураган эл кийин боло берди эле, тиги аял Мауглите менин артымдан үйгө жүргүн деп жаңсады, ал үйдө кызыл лак менен боёлгон керебет турган эле. Үйдө андан башка дагы көп буюмдар: эгин салуучу сырты оймо-чиймелүү жумуру сонун кооздолгон чоң карапа идиш, тамак бышыруучу алты жез казан, дубалдын кичинекей оюнгундагы жана боорундагы күзгү бар болчу, мындай күзгүлөрдү кыштак ярмаркасында сегиз центке гана сатып алууга болор эле.

Аял Мауглите эрки менен ичишинче сүт жана бир тилим нан берди, анан өзүнүн колун баланын башына такап коюп, көзүнө карады; аял жолборс джунглиге көтөрүп кеткен өзүнүн баласы ырас эле джунглиден кайра келген экен го деп ойлоду. Ошондо аял атынан чакырды:

— Натху! О, Натху!

Бул ысым өзүнө тааныш экенин Маугли эч бир шек билдирген жок.

— Мен сага жаңы башмактарды берген күнду чын эле унтууп калдыңбы? — деп аял, баланын мүйүздөй эле дәэрлик чор болуп калган таманын колу менен сыйпап көрдү. — Жок, — деди аял капаланып, — бу бут эч качан башмак кийген бут эмес. Бирок сен менин Натхума абдан окшошсун, эми менин балам болгун.

Маугли ошо кезге чейин эч качан төбөсү жабык үйдүн ичинде болбогондугунан эси оой түштү. Бирок, ал үйдүн төбөсү саман менен жабылгандыгын карап туруп, кутулуп кеткиси келсе, саманды ачып жиберип качып кетерин, терезеси жабылбай, ачык тура тургандыгын көрдү.

«Кишиче сүйлөй албаган сон, киши болуунун эмне касиети бар? — деди ал өзүнө-өзү. — Джунглиде биздин арабызда киши кандай дөдөй болсо, мен да бул жерде ошондой эмесминби. Булардын тилин үйрөнүп алуу керек».

Карышкырлар менен бирге турган кезде, джунглидеги бугулардын мараганын жана камандардын коркулданын туурап, жатка үйрөнүп алганы Мауглиге бекер болгон жок. Мессуа кандай болбосун бир сөздү айттар замат эле, Маугли анын айткан сөздөрүн удаа эле абдан окшошкылып кайталап турду, ицир киргенге чейин үйдөгү көп буюмдардын аттарын жатка билип алды.

Жата турган убакыт болду, бирок Маугли, илбирсти кармоо үчүн жайылган торго окшогон, үйдө эч бир жаткысы келбеди, ошон үчүн эшикти жапкандан кийин эле тerezeden секирип чыгып кетти.

— Тим жайына кой аны, — деди Мессуанын күйөөсү, — ал эч качан керебетке жата электигин эсицен чыгарба. Эгерде ал чын эле биздин балабыздын ордуна жиберилген болсо, ал эч кайда качып кетпейт.

Маугли талаанын четиндеги бийик чыккан таза чөптүн арасына кирип, керилип жата калды. Бирок ал

көзүн жума электе эле, эмнениндир бирөөнүн жумшак боз түмшугу аны мойнунан түрткүлөдү.

– Фу! – деди Көк Тууган (бул келген Карышкыр Эненин бөлтүрүктөрүнүн эң улуусу эле). – Сенин артындан чуркап жүрүп отурам деп убара болуп жыйырма миля жол бастым! Сен как эле кишидей жыттанып калыпсың – сенден түтүндүн жана үйдүн жыты келип турат. Ойгончу, Кичине Тууган, мен сага жаңылыктарды айтып берейин.

– Джунглидегилердин баары аман-эсен жатышабы? – деп сурады Маугли аны кучактап.

Кызыл Гүл менен күйгүзүлгөн карышкырлардан башкасынын бардыгы аман-эсен. Эми угуп тур. Шер-Хан өзүнүн отко күйгөн териси айыкканга чейин аң уулаганы алыску токойго кетип калды – ал бүт бойdon күйүк болгон экен. Ал сен кайра келгенде өлтүрүп, сөөктөрүндү дарыяга ыргытып жибербесем деп карганды.

– Аны болсо көрө жатарбыз. Мен өзүм деле бирдемелерге каргандым. Бирок жаңылыкты угуу ар качан көңүлдүү иш. Мен бүгүн чарчадым, толгон жаңылыктарды көрөм деп абдан чарчадым, Көк Тууган, бирок сен өзүндүн билген жаңылыктарынды ар дайым мага айтып бере бер.

– Сен карышкыр экенинди унутпайсынбы? Эл сени бизди унтуууга аргасыз кыла алышпайбы? – деп чочулап сурады Көк Тууган.

– Эч качан унутпайм! Сени жана биздин үңкүрдөгүлөрдүн баарысын эч качан унутпайм. Бирок мени Үйүрдөн кууп жибергендикти да унутпайм...

– Сени башка үйүрдөн да кууп жибериши мүмкүн, Кичине Тууган. Киши деген киши эмеспи, алардын сүйлөгөн сөздөрү көлмөдөгү бакалардын сөздөрүнө окшош. Мен эмки жолу дагы кайра бул жерге келгенимде, сени

жайыттын чет жагындагы бамбук дарактарынын арасында күтүп турам.

Маугли ушул түндөн кийин үч айга чейин кыштактын дарбазасынын сыртына такыр дээрлик чыккан жок, анын кишилердин адаттарын жана салттарын үйрөнүүдөн колу бошободу. Ал эң оболу сандарына алжапкычты байланды эле, бул аны өтө кыстап жеберди, анан акча санаганды үйрөндү, мунун эмне кереги бар экенин түшүнгөн жок, анан жер айдады, мындан эмне пайда бар экенин билбеди. Кыштактагы балдар дайыма Мауглиниң жинине тийип туршту. Бир жакшы жери, Джунглиниң Закону Мауглини токтоо болууга үйрөткөн, анткени – джунглиде өмүр сүрүү жана тамак таап жеп туруш мына ушуга байланышат. Бирок балдар биз менен кошуулуп ойногуң келбейт, батпирек учурушпайсың деп, анын жинине тийгенде же ал кандайдыр бир сөздү тили так айта албагандыгы үчүн шылдындағанда, кичинекей, болушар кишиси жок балдарды өлтүрүү аңчынын кылар иши эмес деген гана бир пикир аларды карман алыш, тең жара тартып салуудан токtotту.

Маугли өзүнүн күчүн өзү билген эмес. Джунглиде жүргөндө өзүн айбандардан алда канча начарыраак деп билген, ал эми кыштакта болсо, эл аны өгүздөй күчтүү деп айтышкан. Ал коркуу дегенди билбеген, кыштактагы кечил, эгер ал кечилден Мангунун таттуу мөмөлөрүн уурдалса, Мауглиге каарданат деп ага айтканда, Маугли кудайдын кичинекей статуясын алыш, кечилге көтөрүп келди да, мына кудай каардансынчы, ошондо мен аны менен кармашайын деди. Чоң эргешишүү болуп калды, бирок кечил бул ишти басып койду, а Мессуанын күйөөсү болсо, кудайдын каарына калбоо үчүн көп күмүш төлөп калды.

Андан тышкary, Maugli коомдук топко бөлүнгөн кишилердин ортосундагы айырмалар тууrasында эч кандай

түшүнүгү болгон эмес. Карапачынын эшеги анга түшүп кеткенде, Маугли аны куйругунан кармап тартып чыгарды да, Канхивардагы базарга жиберилүүчү карапаны иртеп салууга жардамдашты. Бул эң жаман иш болду, анткени – карапачы төмөнкү даражадагы коомдук топко кирер эле, а эшек жөнүндө болсо, айта турган сөз да жок. Кечил Мауглини тилдей баштаганда, ал муну да эшекке мингизем деп коркутту, а кечил болсо Мессуанын күйөөсүнө, эң жакшысы – Мауглини батыраак кандайдыр бир ишке коую керек деди. Ошондон кийин кыштактын аксакалы Мауглини топоздордун жүнүн кыркуу үчүн эртең эртең менен жайытка жиберүүнү тапшырды. Буга Мауглиниң өзү баарыдан көбүрөк ыраазы болду. Өзүн кыштакта кызматка орноштум деп эсептеген Маугли ошол эле күнү кечинде, ар күнү кечинде таш төшөлгөн аянтчадагы чоң анжыр дарагынын түбүндө өткөрүлүп турган топко келип кошуулду. Бул жер кыштактагылар чогулчу орун эле, бу жерге тамеки тартуу үчүн кыштактагы ушактардын баарын билишкен аксакал да, чачтарач да, кароолчу да жана англис мылтыгы бар кыштактагы мергенчи карыя Балдео жыйналыш келишер эле. Маймылдар анжыр дарагынын жогорку бутактарында отуруп алыш, ар кайсыны бир келжиреп жатышты, а аянтчанын астындагы ийинде жылан жашар эле, ага ар күнү кечинде бир кичинекей табак сүт беришчү, анткени – ал ыйык деп эсептелген. Карыялар даракты тегеректеп отурушту да, кеч түнгө чейин аркы-беркини кажылдашып, чоң коркуратмалар менен тамеки тартып жатышты. Алар кишилер, кудайлар жана көзгө көрүнгөн көрүнчүлөр жөнүндө айтып беришти, а Балдео болсо джунглидеги айбандардын адаттары туурасында дагы ого бетер укмуштуу окуяны айтып берди эле, жыйындан тышкарлы обочо отурган балдардын баары таң калды. Аңгемелер көбүнчө ай-

бандар туурасында болду, анткени джунгли кыштактын эле так өзүнө такай турган. Бугулар менен жапайы камандар үрөн себилген айдоолорду казып, антарып жиберишчү, мезгил мезгилинде инир кирген кезде жолборс бардык элдин көзүнчө кыштактагы дарбазалардын так эле өзүнөн дээрлик жерден кишини көтөрүп кетип турган.

Бул жерде айтылгандарды, албетте, жакшы билген Маугли өзүнүн күлгөнүн эч ким билбесин үчүн колу менен бетин баса калды. Балдео коркуратма мүштөгүн тизесине коё коюп, улам бир укмуштуу окуяны угуп отурду, а Маугли болсо, күлкүдөн ийинderи бүлкүлдөп турду.

Мессуанын баласын көтөрүп кеткен жолборс, кишидей болуп кубулуп келген экен, ага мындан бир канча жыл мурда өлгөн сүткордун жаны бүтүптур деп Балдео түшүндүрүп жатты ..

— Бу да туура, мен билем, — деди ал, — анткени Пурран Дасар дайым аксап басар эле. Анын бардык эсеп китептерин өрттөп жиберген кезде, козголон убагында анын бутун уруп оорутуп салышкан, демек, мен айтып жаткан жолборс да аксап басат: анын тамандарынын баскан изи тегиз эмес.

— Ырас, ырас, чын эле ошондой! — деп буурул сакалдар жапырт баштарын ийкеп, ырасташты.

— Ырас эле, сиздин айтып жаткандарыныздын бардыгы ушундай эски жараксыз нерсеби? — деди Маугли. Бул жолборстун аксаган себеби, ал тубаса аксак, анысы баарыга белгилүү. Ар качан чөөдөн коркогураак келген айбанга сүткордун жаны бүтүптур деп кичинекей балдар гана келжиреши мүмкүн.

Балдео таң калғанынан бир мүнөт дудук боло түштү, а аксакал болсо көзүн ақырайтып калды.

— О-о! Джунглиден келген бала ушубу, башкабы? —

деди Балдео, – сен мынчалык ақылдуу экенсін, андан көрө ушул жолборстун терисин сыйрып, Канхавирге алып барганың жакшы – аны өлтүргөн кишиге өкмөт жүз рупий байге бермек болду. Улуу кишилер сүйлөп жатканда унчукпасаң, андан да жакшы болор эле.

Маугли кетmekчи болуп ордунан турду.

– Кечтен бери мен ушул жерде жатып, угуп турдум, – деди ал, ийнинен артка карай бурула карап, – ушул убакыттын ичинде Балдео бир-эки жолу гана болбосо, калгандарынын баарын джунгли жөнүндө бир ооз да чындыкты айткан жок, ал эми джунгли анын босогосунан аттаганда эле ээк алдында турат. Кудайлар, көзгө көрүнчүлөр жана шайтандар жөнүндөгү анын көрдүм деп айткандарына мен кантип ишене алам?

– Бул баланын малдын жанына бара турган убагы эчак болду, – деди аксакал.

А Балдео болсо Мауглиниң тайманбастыгына кыжыры кайнап, кышылдап күнкүлдөдү.

Индиянын көп кыштактарында балдар таң эртең менен уйларды жана топоздорду жайытка айдап чыгарышат да, кечинде аларды кайра айдап келишет, ак кишини өлтүрө тепсеп кете алуучу өкүм топоздорду алардын тумшугуна аран жетчү балдар сабап айдап жүрүшөт. Балдар топоздордун жанында жүргөн кезде, аларга эч кандай коркунуч жок, бир бада топоздорго жолборс да батынып кол сала албайт. Бирок, эгер балдар гүл терүүгө же кескелдириктерди кармап алууга чуркап кетишсе эле, аларды жолборс көтөрүп кетиши мүмкүн.

Маугли үйүрдөгү эң чоң топоз Рамага минип алып, кыштактагы көчөнү аралап таң эртең менен кетип баратты. Артына карай ийилген шаа мүйүздүү жана асоо көкбоз топоздор бастырмадан бирден чубап чыгып, баштоочу

Раманын артынан түшүп жөнөп беришти, мына ошондо Маугли бу жерде өзү кожоюн экендигин башка балдар түшүнгөндөй кылышп көрсөттү. Ал топоздорду жылмакай узун бамбук таяк менен чапкылап жүрүп отурду, Камия деген бир балага, мен топоздорду ары карай алышп кете берем, балдар уйларды менсиз эле кайтара беришсин, уйлардын жанынан эч бир кетпесин деп айтты.

Индиядагы жайыттар – тулаш таштуу, бадал жыгачтуу, түп-түп куурайлуу (катуу чөптүү) жана кокту-колоттуу келет, топоздор бул жерлерде жайылып жүрүп, жашынып калат. Топоздор көбүнчө чопосу көп саздарга жакын жерлерге жайылышип, күн жылыган кезде топурактын үстүндө көпкө чейин кактанып жуушап жатышат. Маугли топоздорду түз мейкиндиктин Вайнганги өзөнү джунглиден агып чыгып жаткан жердеги четине айдал барып, Раманын мойнунан секирип түштү да, бамбук жыгачтары өскөн бадалга жүгүрүп барып, ал жерден Көк Тууганын таап алды.

– Мынакей, – деди Көк Тууган, – мен бул жерде сени көп күндөн бери күтүп турмада. Убара болуп жүрүүнүн сага эмне кереги бар?

– Мага ушул иш тапшырылган, – деди Маугли. – Мен азырынча кыштактын бадачысымын. Шер-Хан кайда?

– Ал бул жерге кайра келип, сени көпкө чейин мында карап турду. Ал азыр кайрадан кетип калды, анткени – ан аз эмеспи. Ал сени өлтүрмөкчү болуп жүрөт.

– Эң жакшы! – деди Маугли. – Ал азырынча бул жerde жок экен го, сен же төрт бир туугандын кимдир бирөө ушул аскада отурсун, мен кыштактан чыкканда сени көргөндөй болоюн. Шер-Хан кайра келген кезде, мени талаанын ортосундагы жардан дхак жыгачынын түбүндө күтүп тургула. Шер-Хандын оозуна кирип баруунун жөнү жок.

Мына ошондон кийин Маугли көлөкөлүү жерге барып

жатып уктады, топоздор болсо анын тегерегинде жайылып оттоп жүрүшту. Индияда мал кайтаруу – жалкоолордун кесиби. Уйлар улам бир жерге которулуп, жайылып оттой беришет да, анан жуушап жатышат, анан кайра туруп, дагы арылап жайыла берет, мөөрөп да коюшпайт. Уйлар бышкырып гана коюшат, топоздордун болсо анда-санда гана табышы чыгат. Алар чополуу көбөөлдөргө бирден чубап барышып, тумшугуна чейин баткакка батып турушат, ошондо мурду менен гана фарфорго окшогон көк көздөрү көрүнүп, ошол жерде дөңгөчтөй болуп дүмүрөйүп жатышат. Күнгө какталган аскалар аптап болуп, ымшып турат, мал кайтарган балдар кулаалынын (ар дайым бир гана кулаалынын) үстү жактан көзгө көрүнбөй шаңшыганын угуп турушат, эгер алардын кимдир бирөө же бир уй өлсө, бул кулаалы төмөн учуп түшөрүн, ошондо анын катарындагы кулаалы көп миля жерден тиги кулаалынын учуп түшкөнүн көрүп, ал дагы анын артынан учуп келерин, анын дагы, дагы чубап учуп келе берерин, кимдир бирөө өлөр замат эле ачка болгон жыйырма кулаалы кайдан-жайдан экени билинбей, учуп келип калышарын билишет. Балдар үргулөп, ойгонуп, анан кайра көшүп уктап кетишет, куураган чөптөн кичинекей себеттерди токуп, алардын ичине чегирткелерди олтургузушат; а болбосо эки жааны карманап алып, бир-бири менен уруштурушат, а болбосо токайдогу кызыл жана кара жаңгактардан мончок кылып тизишет, а болбосо кескелдириктин қүнгө какталып жатканын же чөптүн жанында жылан, баканы аңдып жүргөнүн карап турушат. Ошондон кийин алар аяк жагын көпкө чейин созолонтуп укмуштуу ырдашат, ошентип, башка кишилердин бүткүл өмүрүнө караганда, күн аларга узун болуп көрүнөт. Кээде чоподон кишилердин, аттардын жана топоздордун сүрөттөрү менен сарай же храм жасашат, адамдардын колдоруна камыш карматып,

булар ээлик кылуучу княздар, калган сүрөттөр–алардын аскерлери деп, же булар кудайлар, а калгандары аларга сыйынып жатышат дегенсип көрсөтүшөт. Анан кеч киргенде балдар топоздорду мөөлөп чакырышат, ошондо топоздор замбиректен ок атып жаткандай, катуу чуругүү түшүп, калың баткактан бирден чыгышып, баары чогуусу менен боз талааны аралап, кыштактан үлбүлдөп жылтылдаган отторго карай, кайра чубап жөнөшөт.

Маугли топоздорду күнүгө чополуу көбөөлдөргө айдап барып, күнүгө түз талаадан Көк Тууганды көрүп турду (мына ошондон Шер-хан али кайра келе электигин билип турду), күнүгө ал айланасындагы табыштарды тыңшап, джунглидеги мурдагы турмушун ойлоп, чөптүн үстүндө жата берчү. Эгер Шер-хан Вайнганги дарыясынын жээгиндеги кайсы бир жердеги калың чыккан майда өсүмдүктөрдүн арасын өзүнүн аксак буту менен баскан болсо, анда Маугли эртең мененки ушул узакка созулган тынчтыкта анын дабышын уккан болор эле.

Акыр-аягында Маугли Көк Тууганды болжошкон жерден көрбөй калган күн да келип жетти, ошондо ал күлүп, топоздорду алтын түстүү – кызыл гүл туташ каптаган дхак дарагының түбүндөгү жарга карай айдап жөнөдү. Көк Тууган ошол жерде отурган болчу, анын жонундагы жүнүнүн ар бир талы тик турду.

– Ал сени изинен адаштуруу үчүн бир айдан бери жашынып жүргөн. Кечеги түнү, ал Табаки менен кошо тоодон ашып түшүп, азыр сенин артындан баскан изинди кууп келатат, – деди карышкыр катуу үшкүрүп.

Маугли кабагын бүркөдү:

– Мен Шер-хандан коркпойм, бирок Табаки абдан куу.  
– Коркпо, – деди Көк Тууган, эрдин азырак жалма-

лап,— Мен Табакиге таң агарганда жолуккам. Ал азыр өзүнүн бардык куулуктарын кулаалыларга айтып берип жатат. Бирок, мен анын арка омурткасын сындырардан мурда, ал мага баарын айтып берген. Шер-Хан сени бүгүн кечинде кыштактын дарбазаларынын жанынан күтмөкчү болгон, сени гана күтөт, башка эч кимди күтпөйт. Азыр ал дарыянын жанындагы кургап калган чон аңдын ичине барып жатты.

— Ал бүгүн бирдеме жеди беле же ачка бойdon ан уулап жүрөбү? — деп сурады Маугли, анын өмүрү же өлүмү мына ушул суроонун жообуна байланышкан.

— Ал таң агарганда каманды жара тартып жеген, эми ал өз оюнча суу ичиp суусуну канды. Шер-Хан өчөштүрүү үчүн болгондо да бир күнү тамаксыз туралбастыгын унутпа.

— Ой дөдөйлүгүн ай, дөдөйлүгүн карасан! Күчүктүн күчүгүсүн да! Курсагы тоюп, анын үстүнө суусуну да кангандан кийин, мен анын уйкусу канганча күтүп турат деп ойлогонун! Деги ал кай жерге барып жатты? Эгерде биз эч болбосо он киши гана болсок, анын жинин каккан болор элек, мына бул топоздор жолборстун жытын алмайынча айыгышып кол салышкылары келбейт, мен алардын тилинде сүйлөгөндү билбейм. Топоздор анын жытын алсын үчүн биз анын артынан изин кууп бара албас бекенбиз? Ал изин жоготуу үчүн Вайнганги дарыясы менен төмөн карай алыска сүзүп кетти, — деп жооп берди Көк Тууган.

— Мындай кылууга аны Табаки үйрөттү, мен билем. Ал өзү мындай кылууну эч качан билбес эле. — Маугли бармагын оозуна салып, ойлонуп турду. — Вайнгангиде чоң жар бар. — Ал ар ушундан жарым миля чамасында келген жерде түз талаага чыгат. Мен топоздорду тегеренип джунгли аркылуу жардын башына карай айдал барып,

анан төмөн түшөр элем, бирок анда ал бизден жардын түбү менен качып кетип калат. Ошол жаккы учун тосуу керек. Көк Тууган, сен топоздорду эки бөлө аласыңбы?

— Билбейм, балким, бөлө алармын же бөлө билбесмин, бирок мен сага акылдуу жардамчыны ээрчитип келдим.

Көк Тууган четке бурула чуркап барып, анга ыргып түштү. Ал жерден чоң боз баш көтөрүлдү. Бул Мауглиге жакшы тааныш баш болуп чыкты, аптап болгон абаны аябай кайгылуу улуган үн капитады, мындайларды джунглиде гана угууга болот, — бул үн карышкырдын түш мезгилиндеги аңчылык урааны болгон.

— Акела! Акела! — деп Маугли алаканын шапалактап кыйкырды, — Сен мени унутпастыгынды билген элем! Биздин алдыбызда чон иш турат. Акела, топоздорду экиге бөлчү. Музоолуу уйларды бир башка, өгүздөрү менен жумушчу топоздорду бир башка кылышп, айырчы.

Эки карышкыр, бышкырып, баштарын жогору көтөргөн топоздор менен уйлардын арасына кирип барып, ары-бери тегерене жүгүрүп, аны эки топко бөлүп жиберишти. Бир тобунда музоолорун ортого салып тегеректеп, каарданып, эки жагын каранып, түяктары менен жерди чапчый казып, карышкыр токтосо эле, аны качырып кирип барып тепсеп өлтүрүүгө даяр болгон уйлар турушту. Экинчи тобунда кошкуруп, тыбырчылап жерди казып жаткан өгүздөр менен торпок-таналар турушту, булар коркунучтуурак болуп көрүндү, бирок көп деле анчалык коркунучтуу болгон жок, анткени булардын коруп турат дегендей музоолору жок эле. Кишилер алтоо болсо да, бир короо уйду ушунчалык эптүүлүк менен бөлө билбес эле.

— Дагы эмне кыл дейсиз? — деп сурады Акела энтигип. — Тигилер дагы кайра кошулгулары келип турат.

Маугли Раманын жонуна ыргып минди:

– Акела, өгүздөрдү сол жакка карай азыраак айдал койчу. Көк Тууган, сен биз кеткендөн кийин уйларды тара-тып жибербе, аларды жардын оозуна айдал бар.

– Алыспы? – деп сурады Көк Тууган, үшкүрүп, тиштерин шакылдатып.

– Баяғы жардын боору баарынан бийик келген жерге чейин айдал бар, Шер-Хан секирип чыгып кете албагандай болсун! – деп кыйкырды Маугли. – Биз келгенче уйларды ошол жерде токтотуп тур.

Акеланын үнүн укканда, өгүздөр илгери көздөй жулунуп жөнөштү, а Көк Тууган болсо, уйлардын алды жағына чыгып турду, ошондо уйлар муну качырып беришти эле, ал малдын алдына түшүп алып, жардын оозуна карай чуркады. Мына ошол кезде Акела өгүздөрдү солго карай алыска кууп кетти.

– Жакшы кылышынды! Дагы бир жолу ушундай болсо эле – алар илгери карай жапырт жөнөп берет. Эми сак бол, Акела, сак бол! Тиштеринди эле шакылдатсан, алар сага көздөй качырып кирет! О-о! Бул кутургандай жумуш эмеспи, кара бугуларды кууп айдаганга караганда бул кыйын иш! Бул кудайдын каарылар ушунчалық тез жүрөт деп сен ойлодун беле? – деп сурады Маугли.

– Мен ... Мен бир кезде буларга анчылық кылган элем, – деди Акела чаңдан деми кыстыгып. – Буларды джунглигеге карай бурайынбы?

– Ооба, бур. Тезирээк бур! Рама кыжырланып кутуруп жатат. Кап, мага андан эмне керектигин мен ага айтала турган гана болсомчу!

Өгүздөр бул жолу онго карай бурулушту да, чуругүү түшүп, токой чытырманына карай өңкүп жөнөштү. Жарым миля ары жакта уй кайтарып турган малчы-балдар топоз-

дор кутуруп қачып кетишти деп кыйкырып, қыштакка қарай жанынын бардығынча жүгүрүштү.

Мауглиниң планы эң жөнөкөй болгон. Ал адылар менен көпкө тегеренип жүрүп отуруп, жардын башына жетип, анан өгүздөрдү төмөн карай айдал кирип, Шер-Хан өгүздөр менен уйлардын ортосунда калгандай кылгысы келген. Ал оюна келгенче тамакка тоюп, суусуну канганча суу ичип алган Шер-Хан кармаша албай турғандыгын жана жардын боору менен чыгып кете албастыгын билген. Мына эми Маугли топоздорду үнүн чыгарып жооштутту. А Акела болсо, артта калгандарды кууп жеткирүү үчүн анда-санда улуп, арт жакта жүгүрүп келе жатты. Эң көп жерди айланып келүүгө туура келди, анткени – Шер-Ханды чочутуп албоо үчүн алар абдан жакын келишкен жок. Акыр аягында Маугли топоздорду жарга карай чукул бурулуп түшкөн, чөп баскан жарга карай бурду. Жардан караганда дарактардын башынан төмөн жактагы мейкин түз көрүнүп турган, бирок Маугли жардын боорлуруна гана карап, ал жарлардын абдан чукулдугун, такыр дээрлик тиктигин, аларды чырмап турган чырмооктор менен тикенектер жолборсту жогору карай чыгып кетейин десе да токтотуп кала албастыгын көрүп, ыраазы болду.

– Буларды дем алдырчы, Акела, – деди ал колун көтөрүп, – Булар жолборсту али сезише элек. Дем алдырчы. Ким келатканын Шер-Ханга айтып коюу керек. Биз аны эми тузакка түшүрүп алдык.

Ал колун оозуна салып, жардын ичине карай кыйкырды – бул тешкен тоонун ичинде кыйкырган менен барабар болду, – анын жаңырыгы бир зоокадан экинчи зоокага чейин чуулдап жаңырып турду.

Бир топтон кийин гана буга жооп қылып, жаңыдан

эле ойгонгон карды ток жолборстун уйкусурап, созулуп ырылдаган үнү угулду.

– Ким чакырып жатат? – деп сурады Шер-Хан, ошол кезде сонун тоос жардын ичинен катуу кыйкырып пырп этип учуп чыга калды.

– Мен, Маугли! Сенин Кеңеш Аскасына бара турган убагың жетти, уй каракчысы! Төмөн карай! Акела, буларды төмөн карай айда! Төмөн карай, Рама, төмөн карай!

Топоздор жардын четинде көз ачып жумганча катып калды, бирок Акела үнүнүн бардыгынча аңчылык ураанын улуду эле, пароходдор босоголордон сууга чумкуп киргендей болуп, топоздор ээрчишип жарга чубап киришти. Кум менен таштар туш-тушка карай атырылып учуп турду.

Күүлөнүп жүрүп кеткен топоздор эми токтой алган жок, жардын түбүнө жетип үлгүрө электе эле, Шер-Ханды сезе коюп, Рама мөөрөп жиберди.

– Мынакей! – деди ага минип бараткан Маугли. – Сен эми түшүндүңбү!

Кара мүйүздөрү аркайган, тумшуктарын көбүк баскан көздөрү антарылган топоздор көчкү жүргөндөй жарды каптап киришти: чабалыраак топоздорду жардын боорлоруна карай сүрүштү, ошол жерде алар чырмооктордун арасынан кыйынчылык менен өтүштү. Күчүнүн бардыгынча жапырт капитап киргендө, бир да жолборс чыдан туралбастыгын топоздор түшүнүштү. Шер-Хан топоздордун дүбүртүн укканда, ыргып туралбастыгын жардын ичи менен чыгып кете турган жерди издең, эки жагын каранып төмөн карай томполондоп жүрүп отурду. Бирок жардын боорлору типтик дээрлик болгондуктан өтө турган жер жок болуп, ал улам арылап жүгүрүп кете берди, тамакка тоюп, суусунду көп ичип алган неме чөлкөйип ичин көтөрө албай, башка эмне болсо да, эптеп эле кармашпоого аракеттенип, качып жүрүп отурду.

Ал азыр эле кечип өткөн чөөттүй уйлар чалпылдатып кирип, мөөрөй баштаганда тар коктуунун ичинде онтогон үн дүнгүрөп турду. Маугли жардын ичинен жооптошуп мөөрөгөн үндү укту жана Шер-Хандын бурулуп кеткенин көрдү (уйлар жана музоолор менен кезигишикендөн көрө, өгүздөр менен кезигишиүү жакшырак экенин жолборс түшүнгөн). Анан кийин Рама жаза басып, мұдүрүлүп кетти да, әмнедир бир жумшак жерден калган өгүздөрдүн шары менен күүлөнүп жүрүп отуруп, жүгүргөн бойдан топоздордун экинчи бөлүгүнүн арасына жарып кирип барды. Мына ушул кагылышуу чабалырак топоздорду тим эле сүй жыкты. Эки бөлүнгөн топоздор тен сүзүшүп, бышкырышып, түяктары менен жер тепкилешип, каттуу басып түз жерге чыгышты. Маугли керегинче күтүп турду. Анан өзүнүн таяғы менен онго-солго ургулап жатып, Раманын үстүнөн жылбышып түштү.

– Акела, бол батыраак, топоздорду экиге ажырат! Аларды туш-тушка кууп тараткын, болбосо алар бирин-бира сүзүшө башташат! Акела, топоздорду арыраак айдачы. Эй, Рама! Эйэй-эй, балдарым! Акырын эми, акырын! Баарысы бүттү эми.

Акела менен Көк Тууган топоздорду буттарынан тиштеп каап, бир алга, бир артка жүгүрүп турушту, топоздор кайрадан аңга карай бет алса да, Маугли бура тарта бергенде калган топоздор аны ээрчип, сазды карай чубуруп жөнөштү.

– Шер-Ханды эми тепсөөнүн кереги жок болчу. Анткени ал өлүп калган, кулаалылар эбак анын тарпына учуп келип жатышкан.

– Туугандар, мына бул иттин өлүмү болду! – деди Маугли. Эл менен бирге тургандан баштап, ар дайым мойнуна асынып жүргөн кынынан бычагын сыйпалап. – Бирок ал деги коркок эле, кармашпайт да болчу. Айтмакчы,

мунун териси Кеңеш Аскасында эң жакшы болот эмеспи. Батыраак сыйрып алууга киришүү керек.

Элдин арасында чоңойгон балага он фут келген жолборстун терисин жалгыз өзү сыйрып алууга эч качан акылы жетпес эле, бирок Маугли айбандын терисинин эби кандай экендигин, аны кандайча сыйрып алууну башкалардын баарынан жакшы билген. Ошондой болсо да бул кыйын иш эле, Маугли терини бычак менен жиреп сыйрып, бир saat убараланды, а карышкырлар болсо тилдерин саландатып карап турушту. Же Маугли аларга буюрган кезде жакын келишип, терини сыйрып тартышып жатышты.

Ангыча болбой кимдир бирөө Мауглини колу менен ийинден алды, бала башын өйдө көтөрүп, англис мылтык-чан Балдеону көрө койду. Топоздор кутуруп, үркүп качып кетишти деп кыштакта малчылар айтышканда, жакшы карабайсың деп Мауглини урмакчы болуп Балдео ачуусу келип чыккан эле. Кишини көрө замат эле карышкырлар көзгө көрүнбөй жоголушту.

– Бул эмне деген ақмакчылык? – деп сурады Балдео ачууланып. – Жолборстун терисин сыйруу сенин колундан келмек беле! Топоздор муну кай жерде өлтүрүштү? Анын үстүнө бул аксак жолборс эмеспи, мунун башын алган кишиге жүз рупий байге коюлган. Ырас болуптур эмесе, сен топоздорду качырып жибергендигин үчүн биз сенден эчтеке албайбыз, балким, мен сага терини Канхиварга алып барып бергенден кийин бир рупий берермин.

Ал белиндеги кемеринен оттукун алып чыгып, күйгүзүп, жалын кылышып алыш Шер-Хандын муруттарын куйкалоо үчүн жерге эңкейди. Кейпин көргөндө эстери чыкпоо үчүн Индиядагы мергенчилердин бардыгы дээрлик жолборстун муруттарын куйкалаап салышат.

– Гм! – деп күбүрөдү Маугли, жолборстун алдынкы

буттарынын терисин сыйрып жатып. – Сен терини Канхиварга алып барып, сыйлык алып, мага, балким, бир рупий берет экенсиң го? А мен болсом, тери менин өзүмө кереги тиет деп ойлойм. Эй, карыя, отунду ары алып жогол!

– Кыштактагы биринчи мергенчи менен ушундайча сүйлөшүүгө сенин кандайча акың бар? Бактылуулугундан жана топоздордун келесоолугунан ушундай олжолуу болдуң. Жолборс азыр эле тооп алган болчу, болбосо ал азыр бул жерден жыйырма миля алыстыкта болот эле. Байкуш бала, сен анын терисин да кадимкидей сыйрып алууну билбей жатасың да, анан мага, Балдеого, жолборстун муруттарын куйкалаба дегенинди кара! Жок, Маугли, мен сага сыйлыктан бир дагы жез тыйын бербейм, бирок сени келишитирип урам, өлгөн жолборстун жанынан алыс кет!

– Калп айтсам, менин жанымды алып калган топоздун арбагы урсун, – деди Маугли, далысынын терисин сыйрып жатып койчу, ушул карыган маймыл менен кажылдашып отуруп, күндүн жарымын өткөрмөк белем? Акела, бери келчи, мына бу киши мени тажатты!

Шер-Хандын башына эңкейип, дале ордунда турган Балдео, аңгыча болбой чөптүн үстүндө сулап калды, эсучун жыйиганда жанында көк карышкыр турганын, Маугли болсо бүткүл Индияда жалгыз өзү сыйкташып, терини сыйрууну улантып жатканын көрдү.

– Ырас, – деди Маугли тиштенип, – сен чын айтасың, Балдео: сен мага сыйлыктан бир да жез тыйын бербейсин, мен бул аксак жолборс менен далай жылдардан бери кармашып келатам. Азыр менин үстөмдүгүм!

Балдео жөнүндө да адилеттик менен айтуу керек – эгерде ал он жаш кичүүрөк болсо, анда токойдун ичинен кезиккенде Акела менен кармашкандан коркпос эле, бирок мыкаачы-жолборс менен жеке кастыгы бар баланын тилин

алган карышкыр – жөнөкөй айбан эмес. Бул көз байлоочулук, эң коркунучтуу сыйкыр деп ойлогон Балдео мойнуна тагынган тумар аны сактап калат деп эми ишенген жок. Ал арандан зорго дем алыш жатып, Маугли эми эле жолборс болуп кетет деп күттү.

– Махараджа! Ашынган кожоюн! – деп ал акырында кырылдап кобурады.

– Койчу! – деп жооп берди Маугли бурулуп карабай туруп, азыраак шылдындал.

– Мен эми карыямын. Сен жөнөкөй мал багуучу бала эмес экенинди кайдан билдим? Бул жерден жүрүп кетүүгө болобу же сенин кызматчыларың мени жарып, тал-тал кылып бөлүп кетеби?

– Бара бер, сени менен элдешели. Экинчи жолу менин ишиме кийлигишпе. Акела, коё бер аны!

Балдео кыштакты көздөй сүйрөлүп басып, Маугли кандайдыр бир коркунучтуу нерсеге айланып кетпесин деп чочуп, мүнөт сайын артына карап, шашып жүрүп отурду. Кыштакка жетип барып, менин көзүмө көрүнчү көрүндү, көзүмдү байлап кетти, сыйкырчылык болду деп айтканда, кечил чын эле коркуп калды.

Маугли тынбай иштеди, ошентсе да ~~карышкырлар~~ менен кошо жолборстун өлүгүнөн анын чаарала чоң тери-син сыйрып бүткөндө күүгүм кирип кетти.

– Эми терини катып коюп, топоздорду үйгө айдап ба-руу керек. Акела, топоздорду чогултууга жардамдашчы!

Күүгүм мунарыгында топоздорду чогултуп алыш, айдап жөнөштү, кыштакка жакындалган кезде, Маугли оттун жарыгын көрдү да, храмда конгуроо кагып, сурнай чалып жатканын укту. Мауглини тосуп алуу үчүн кыштактагылардын жарымы дарбазаларга чогулган сыйктуу болуп көрүндү.

«Бул менин Шер-Ханды өлтүргөнүм үчүн болсо керек», – деп ойлоду Маугли.

Бирок, жаандай жаадырып ыргытылган таштар жанынан шуулдап учуп турду, эл кыйкырып жатышты

– Сыйкырчы! Кубулма бала! Карышкырдын асырандьысы! Жогол! Бол батыраак, болбосо кечил сени кайрадан карышкыр кылып коёт! Аткын, Балдео, аткын!

Эски англис мылтыгы катуу тарс этти, ок тийип жарадар болгон топоз, эти ооругандан мөөрөп жиберди.

– Кайрадан сыйкырчылык! – деп кыйкырышты кишилер, – Ал окту башка жакка буруп жиберүүнү билет! Балдео, бул сенин топозун эмеспи!

– Бу дагы эмне деген кеп? – деп сурады дагдарып Маугли, ташты калың жаадырганда.

– Карабы, булар Ўйүргө окшош экен, булар сенин туугандарың эмеспи. – деди Акела жерге жайбаракат отуруп жатып. – Эгерде атылган октордун эмнедир бир мааниси болсо, анда алар сени кууп жиберишмекчи болгону ошо.

– Карышкыр! Карышкырдын асырандьысы! Жогол! – деп кыйкырды кечил, ыйык өсүмдүктүн бутагы менен булгалап.

Кайрадан куушабы? Өткөн жолу мени кишисин деп кууп жиберишкен, бул сапар карышкырсың деп кууп жатышат. Жүр кетели, Акела!

Аял – бул Мессуа болчу – жолдон өтүп топоздорго карай жүгүрдү да, кыйкырып жиберди:

– О, балам, балам! Алар сени сыйкырчысың, каалаган убакта карышкыр болуп кете аласың деп айтып жатышат! Мен аларга ишенбейм, бирок ошондой болсо да, мындан кет, анткени – сени өлтүрүп коюшат. Балдео сени көз байлоочу деп жатат, бирок сен менин Натхумдун өлүмү үчүн өч алганыңды билемин.

— Кайра тарт, Мессуа! — деп кыйкырышты топураган эл, — Кайра тарт, болбосо биз сени таш менен урабыз!

Маугли кыжыры келип, кырт күлүп койду, себеби таш анын эриндерине тийди.

— Кийин кач, Мессуа. Бул келесоонун сөзү, мындайлар күүгүм киргенде чон дарактын түбүндө отуруп айтыла турган сөздөрдүн бири. Эмнеси болсо да мен сенин ба-ландын өчүн алдым. Кош, тезирек жүгүрүп кет, анткени — мен азыр аларга топоздорду капитатып коё берем, топоздор алардын ыргыткан таштарынан ылдамыраак жүрөт. Мен сыйкырчы эмесмин, Мессуа. Кош!.. Кана эмесе, дагы бир жолу капитаталы, Акела! — деп кыйкырды ал. — Топоздорду дарбазага карай айда!

Топоздор кыштакка карай өзүлөрү да жулунуп жөнөштү. Аларды Акеланың үрүп кууп айдашынын кереги дале жок болду, топураган элди эки жакка жарып, дарбазага карай чымын-куюн болуп жөнөштү. Санагыла! — деп кыйкырды Маугли жек көрүп.—Балким, мен сilerден топоз уурдал алгандырмын! Санагыла, себеби, мен мындан кийин сilerдин топоздоруңарды кайтарбайм. Кош болгула, эл-журт, мен өзүмдүн карышкырларымды чакырып алыш, сilerди кыштактын көчөлөрү менен ары-бери куубагандыгым учун Мессуага ыракмат айткыла.

Ал артына бурулду да, жеке-карышкыр менен кошо кетти, бара жатып асмандағы жылдыздарға карап, өзүн бактылуумун деп сезди.

— Эми мындан ары мен тузактын ичинде жатып уктабайм, Акела. Жүр, Шер-Хандын терисин алалы да, бу жерден кетип калалы. Кой, кыштактагыларға тийбейли, анткени — Мессуа мага жакшылық кылбадыбы.

Ай чыгып, мейкин талаа сүттөй аппак болуп турган кезде, коркуп калган дыйкандар, Маугли эки карышкырды

ээрчитип, таңылчакты башына көтөрүп алып, карышкырча бир калыпта желип, токойго карай жүрүп отурганын, анын оттун жалыны каптагандай уламдан-улам илгерилеп бара жатканын көрүштү. Алар мына ошондо мурдагыдан бетер конгуроо кагып, түтүктөн сурнай чалып киришти. Мессуа ыйлап жатты. Балдео өзүнүн джунглиде жүргөндө башынан өткөргөндөрүн айтып бергенде калпты улам көбүрөөк кошуп сүйлөдү да, өзүнүн сөзүн Акела арткы эки буту менен тик тұра калып, кишиче сүйлөгөн имиш деп бүтүрдү.

Маугли менен эки карышкыр Кенеш Аскасы болгон дәбөгө жакын келгенде ай батып кетти, алар Эне Карышкырдын ийининин жанына келип токтошту.

— Алар мени адамдын арасынан кууп жиберишти, эне!  
— деди Маугли Эне Карышкырга. — Бирок мен өз сөзүмдө турдум, Шер-Хандын терисин алып, кайра келдим.

Эне Карышкыр өзүнүн бөлтүрүктөрү менен үнкүрдөн шашпай чыкты. Терини көргөндө анын көздөрү жайнап кетти.

— Бакатай, ал сени андып биздин ийинге башы менен омуроосун салған күнү, мен ага сен анчыдан калып, бирөөнүн олжосу болосун дегенмин. Сен жакшы кылышсың.

— Жакшы кылышсың Кичине Тууган,— деген кимдин-дир бирөөнүн чычырканактын арасынан чыккан ичке үнү угулду. — Биз джунглиде сен жок эриктік эле. Багира да жүгүрүп келип, Мауглиниң жылаңайлак бутуна сөйкөндү.

Алар Кенеш Аскасына бирге чыгып барышты, мурда Акела отуруп жүргөн жалпак таштын үстүнө Маугли жолборстун терисин жайып, аны бамбук жыгачынан жасалған төрт казық менен бучқактарынан керип бекитти. Акела теринин үстүнө жатып, как эле Мауглини биринчи жолу ушул жерге алып келген түндөгү сыйкантып, эскиеси-

нен: «Карагылачы, карагылачы, о карышкырлар!»— деп карышкырларды Кеңешке чакыра баштады.

Акеланы ордунан түшүргөн убакыттан тартып, Үйүр башчысыз калган болчу, демек, карышкырлар оюна келгениндеги аңчылык кылышып, оюна келгендей кармашып жүрө беришкен. Ошондой болсо да, карышкырлар адаты боюнча чакырганга келишти. Алардын бири капканга түшүп калып, бутунан аксаган, экинчилери ок тийип жарадар болуп, сылтып араң басып жүрүшкөн, үчүнчүлөрү ар кандай ыптыр-сыптырларды жеп жүрүп, түлөп жаман болуп кеткен, көбү такыр эсептен чыгып калган. Бирок тириү калгандардын бардыгы Кеңеш Аскасына келишти да, аскадан Шер-Хандын чаарала терисин жана шыйрактарынын терилеринин учунда—бучкактарында салбырап жүргөн чоң тырмактарын көрүштү.

— О карышкырлар, жакшылап карагыла! Мен сөзүмдө турганым чынбы? — деди Маугли.

Ошондо карышкырлар «Ообалап!» үрүштү, а бири, эн арыктаганы улуп:

— О Акела, кайрадан биздин башчыбыз болгун! О бала, биздин башчыбыз бол! Законсуз жүрүп биз жаман болдук, биз кайрадан Ээн-жайкын Журт болгубуз келет!

— Жок, — деп мыңкылдады Багира, — мындай кылууга болбойт. — Эгерде силердин кардыңар тойсо, силер кайра баштан кутуруп кетишиңер мүмкүн. Ээн-жайкын Журт деп силерди бекеринен атаган эмес. Силер ээн жүрүү үчүн күрөшкөнсүңөр, мына азыр ээн жүрөсүңөр. О карышкырлар, ошол ээндикти жегиле!

— Адамдын Үйүрү да, карышкырдын Үйүрү да мени кууп жиберишти,—деди Маугли. — Азыр мен джунглиде өзүм жалгыз жүрүп аңчылык кылам.

— Биз да сени менен кошо жүрүп аңчылык кылабыз,— дешти төрт бөлтүрүк.

Ошентип, Маугли кетип калды да, ошол күндөн тар-тып джунглиде төрт бөлтүрүк менен кошо аңчылык кыла баштады.

Бирок, ал дайыма жалғызбой калган жок: көп жылдар өткөндөн кийин ал чоңоюп, үйлөндү.

Бирок мунун өзү — чоң кишилер үчүн аңгеме!

## ДЖУНГЛИГЕ КОРКУНУЧ КАНДАЙ КЕЛДИ

Жер жүзүндөгү бардык башка закондордон көп улуу болгон Джунгли Закону, Джунглидеги Журттун башына түшүүгө мүмкүн болгон бардык дээрлик коркунучтарды алдын ала көрсөткөн, мына азыр бул Закондо убакыт өткөн сайын жыйналып, адатта пайда болгондордун бардыгы бар. Эгерде сiler Маугли туурасындағы башка аңгемелерди окуган болсоңор, анда ал өзүнүн өмүрүнүн көбүн Сиондо-гу Карышкыр Үйүрүндө өткөрүп, Балу деген күрөң аюудан Законду үйрөнгөндүгү эсиндердедир. Ошол Балу бул бала анын буйруктарын орундоодон эригип кеткенде, ага Закон жабышкак чырмоокко окшош, анткени — кимге болбосун жармашат жана эч ким андан кутулуп кете албайт деген.

Сен менин жаныма келгенде, Кичине Тууган, бардык Джунгли бир Законго баш ийгенин көрөсүң. Мына ошону көрүү анчалык жакшы болбойт, — деди Балу.

Анын сөздөрү Мауглинин бир кулагынан кирип, экинчи кулагынан чыгып кетти: бардык өмүрүн тамак ичип алып эле, уктоо менен өткөргөн бала башына бир ба-лакет түшмөйүнчө айрыкча корко бербейт. Бирок Балунун сөзү чын болгон жыл келип жетти, ошондо Маугли бардык Джунгли бир Законго баш ийгендигин көрдү.

Бул иш кышында такыр дээрлик кар түшпөй жана Сахи деген чүткөр бамбук бадалынан Мауглиге учурал, ага жапайы ямс кургап баратат деп айтышкандан башталган. Сахи күлкү келерлик асемдүү экендиги жана эң жакшы, абдан бышкан нерселерди гана жей тургандыгы баарыга белгилүү. Маугли күлүп, мындай деди:

– Менин эмне тиешем бар?

– Азыр – такыр дээрлик эч кандай тиешен жок, – деп Сахи кыртыши сүйүңкүрөбөй, тоңдоосун жооп берди, ти-кендерин шуулдатып, – анда коркунучтуу болот. Кичине Тууган, Аары Аскасынын түбүндөгү терең иримге чумууга деги болову?

– Жок. Айбан суунун баары кандайдыр бир жакка агып кетти, мен өзүмдүн башымды жарып алгым келбейт, – деди Маугли, чогуусу менен алганды бардык беш чүткөрдөн кем билбестигине ишенип.

Сага жаман да: кичинекей жаракага канчадыр бир акыл батышы мүмкүн болор беле.

Маугли мурдуунун үстүндөгү кылынан тартпасын үчүн Сахи бат булт этип кетти. Сахинин сөзүн Маугли Балуга айтканда, аюу бир мүнөтчө ойлоно түштү да, ичинен ырыллады:

– Мен өзүм жалгыз болсом, башкалардын оюна келе элкте эле өзүмдүн аңчылык кылуучу жайымды алмаштырган болор элем. Бирок чоочундардын арасында аңчылык кылсаң эле, ар дайым кармашуу менен аяктайт эмеспи – мындай кармашуулар балага зыян келтирбөгөй эле. Токтой туралы, маҳуа жыгачы гүлдөгөндө көрөбүз.

– Ушул жазда маҳуа жыгачы гүлдөгөн жок, анын же-миштерин Балу абдан жакшы көрө эле. Кара өрүк түстөнгөн саргыч желеңчелери жайылып үлгүрө электен мурун эле ысыкка күйүп кеткен болчу, аюу арткы буттары менен тура

калып даракты силккенде сасык жыттанган бир нече желекчелери гана жерге түшкөн. Андан кийин ченемсиз ысык уламдан-улам джунглиниң жүрөгүнүн өзүнө жеткенде, алар саргарып, бозоруп, акырында карапып кеткен. Жардын эң кейиштериндеги жашыл кырчын күнгө күйүп, куурап, кара сымдын түрмөгүндөй болуп, туурулуп калды. Сырдуу көлдөр түбүнө чейин кургап каткалаң басты, атүгүл алардын жээктериндеги эң женил издер да, чоюндан куюлган сыйктанып, көпкө дейре сакталды; дарактарды каптаган чырмооктордун ширелүү жалбырактары алардын түптөрүнө түшүп, солуп калды; мох асканын башынан джунглиниң ичине түштү, алар да селдин сайдындағы көгөргөн томолок таштар сыйктанып жылаңачтанаңып, ысык боло баштады.

Канаттуулар менен маймылдар бир балакет боловун түшүнүп жыл башында эле түндүккө кетип калышкан, бугулар менен жапайы чочколор кыштактардын тегерегиндеги чөбү куурап бараткан талаага алыстап кетишип, көп учурларда аларды өлтүрүүгөabdандан чабалдап калган кишилердин көздөрүнчө өлүп турушкан. Чиль деген кулаалы джунглиде калып, тарп эң көп болгондуктан семирип алган. Ал жаңы орундарга кетип калууга күчтөрү жетпеген айбандарга үч күн учуп жүргөн кезинде джунглини күндүн ысыгы туш-туштун баарынан ойронун чыгарып кетти деп ар күнү кечинде какылдап жар салды.

Ушу кезге чейин чыныгы ачкалалыкты билбеген Маугли үч жыл болгон эски балды жегенге киришти; ал аскалардын арасындағы бош калган бал чөлөктөрдөн бөрү карагатка окшогон, тоңуп калган канттын бетине жабышкан, жука кабат менен капиталган кара балды кырып алды. Анан дагы дарактын кабыгынын ичине терең кирип алган куртту алып чыкты, аарылардан алардын балдарын уурдай берди. Джунглидеги илбәэсиндердин сөөктөрү менен эле териле-

ри калган, Багира түн ичинде үч жолу аларды өлтүрсө да, баары бир карды тойгон жок. Бирок баарынан жаман жери суу жетишпеди, анткени – Джунглиниң Журту сууну анда-санда болсо да суусуну канганча эрки менен ичишет.

Ысык үстү-үстүнө күчөп турду да, бардык нымды соруп алды, акыр-аягында бардык селдерден Вайнгангинин башкы сайы гана калды, аны менен ээн жээктердин ортосунда ипичке болуп кичинекей суулар жылжып абып турган; жүз жашка чыккан же андан да ашып кеткен Хатхи деген жапайы пил селдин орто чениндеги суунун түбүнөн оркоюп көрүнгөн узун көгүш таштуу кырды көрө койду, бул Бейпилдик Аскасы экенин тааныды да, ошол эле жерден тумшугун көтөрүп, Суу Элдешүүсүн жарыялап, керней тартып жар сала баштады, бул элдешүүнү анын атасы элүү жыл мурда жарыялаган болчу. Бугулар, камандар жана топоздор каргылданып, анын чакырыгын сүрөштү, Чиль деген кулаалы көктө учуп жүрүп ышкырык жана кыйкырык менен Элдешкендикти джунглиге жарыялады.

Джунглиниң Закону боюнча, Элдешкенден кийин суу иче турган жерден бирөөнү өлтүрүп койгон айбандын өзүн да өлтүрүү керек. Мунун себеби, суу ичүү тамак жегенден да артыгыраак. Джунглиде ар бир айбан илбээсин эти аз болуп калса деле эптеп-септеп күн көрө берет, бирок суу болмоюнча болбойт, эгерде бир гана булак калса, анда Джунглиниң Журту ага барып суу учип келмейинчे кандай аңчылык болсо да токтолулуп турат. Суу көп болгон жакшы убактарда, Вайнгангиге же башка жерге суу ичүүгө барып жүргөн айбандарга өлүмгө учуроо коркунучу тууп турган, мына ошол коркунуч татынакай күнкү турмуштун ыракатына көп кошумчаларды кошкон. Дарыяга бир дагы жалбырак шуулдабагандай кылыш, эптүү кирип баруу; оркай-гон таштарга урунуп, ала салып башка эч кандай дабышты

угузбай шаркырап аккан сууда тизеге чейин кечип жүрүү; ийинден арта сала артка карап коюп, суу иче берип, чымыр-канып биринчи секириүү учун элендеп коркуп туруп, бардык булчундарды түйүлтүп чынданып, анан кумдуу жээк менен томолонуп отуруп, тумшукту суу кылып, ичти толтура суу ичип алыш, элендеген майдын жанына кайтып келүү керек, – мына ушулардын баарын эң сонун жылмакай мүйүздүү жаш бугулар кубаныч менен иштешти, анын себеби, Багира же Шер-Хан кайсы убакта болсо да аларга качырып кирип келип, алыш кетиши мүмкүн эле. Бирок азыр өмүр менен өлүмдүн ушул оюну бүткөн болчу, Джунглиниң Журту ачка болуп, азап чегип, тайыз болуп, тартылып калган дарыяга жакын келишти. Жолборс жана аюу, бугулар, топоздор жана камандар менен кошо, ылай сууну ичип, ордунаң басып кетүүгө алыш келбей дарыянын үстүндө көпкө турушту.

Кандай гана болсо да жакшыраак кургак кабыктарды жана кураган жалбырактарды күнү бою издейбиз деп бугулар менен камандар бекер убара болушту. Топоздор эми чополуу көбөөлөрдөн салкын жерлерди да, талааларга чыккан жашыл өсүмдүктөрдү да таба алышкан жок. Жыландар джунглиден кетти да, бир укмуш менен аман калган бакаларды карман алуга үмүттөнүп, дарыяга карай сойлоп барышты. Булар суу таштарга тегерете оролушту, каман өсүмдүктүн тамырын издең, аларга тумшугу менен тийип кеткенде да бир кыймылдашкан жок. Суудагы таш бакаларды аңчы-айбандардын эң шамдагайы болгон Багира эбак эле карман алыш бүтүргөн, а балыктар болсо жаракаланып кеткен чополордун ичине терең кирип кеткен. Жалгыз гана Бейпил Аскасы тайыз жерде узун жыландаи болуп заңкайып чыгып турду да, анын илең-салан болгон толкундары араң эле угулгандай болуп шуулдап, анын ысык боорлоруна тийип турду.

Маугли ар күнү кечинде мына ушул жерге келип, салкын жерлерди жана коомчулукту издеген. Анын душмандарынын эң эле ачкалары да азыр балага жагынар дейсисибى. Терисинде жүнү жок жылмакай болгондуктан, ал өзүнүн жолдошторуна караганда ого бетер арык жана аянычтуу болуп көрүнгөн. Анын чачтары күнгө күйүп, кендир сыйктуу болуп калган; кабыргалары сокмо себеттин чыбыктарындай болуп, уркуюп чыгып турган; арыктагандан аркайып сөөгү эле калган, кол-буттары чөптүн түйүндүү сабактарына окшоп калган. Төрт аяктап эмгектеп жүрүп, тизелери менен чыканактарын шишитип, өйкөп жоорутуп алган. Ошенткени менен көздөрү чатышкан чачтарынын асты жагынан ачык көрүп, тынч карап турду, анткени – Багира анын досу жана кеңешчиси, ага ушул кыйын мезгилде жайбаракат жүрүп отургун, шашпай аң уулагын, эч качан күйкөлөктөнбө деген.

– Азыр жаман убакыт, – деди кара илбирс меш сыйктуу кыпкызыл болуп ысыган кечтин биринде, – бирок эгерде биз акыр-аягына чейин чыдап тура билсек эле, булардын баары өтүп кетет. Сенин кардың токпу, бала?

– Кардым ач эмес, бирок мындан пайда аз. Багира, сен кандай деп ойлойсун, жаан бизди такыр унутуп калды го, эми эч качан кайра келбейт го?

– Андай болот деп ойлобойм, биз маҳуа жыгачынын гүлдөгөнүн жана жаңы чыккан жаш чөпкө семирген жаш бугуларды дагы эле көрөбүз. Жүр, Бейпил Аскага барып, жаңылыктарды угалы, Кичине Тууган, менин жонума мин.

– Азыр оор жүк ташый турган убакыт эмес. Ырас, биз экөөбүз семиз топоздорго окшош болбогонубуз менен деле, мен али бутум менен туруп турууга жарайм.

Багира өзүнүн саксайган, чаң баскан капиталына көзүнүн кыйыгы менен карады да, ырылдап жиберди:

– Кечеги тұнұ мен моюнтурук салынған өгүздү өлтүргөн элем. Чабалдап калған болчумун, егер ал бош жүргөн болсо, ага кол салууга даай албас элем. Bay!

Маугли құлұп калды:

– Ырас, биз эми тайманбас аңчылар әмеспизби. Куртту кармап алып, жеп коюуга менин әрдигим жетишет.

Ошентип, ал Багира экөө куурап калған, морт бадал жыгачты аралап, дарыянын кашатына, туш-түштүн баарына жайылып ағып жаткан айланпа тайыз жерге түшүп барышты.

– Бу суу көпкө чейин турбайт, – деди Балу, анын жаңына барып.–Тиги кашатты карагылачы!

Алыскы кашаттын тұз ойдуңунда джунглиниң катуу чөптөрү өнүп турған бойдон куурап, өлүү болуп калған. Да-рыяга алып барчу, бугулар жана камандар таптаган жалғыз аяқ төтө жолдор саргайған ойдуңга бийик чыккан чөптөрдүн арасынан салынған чаңдуу капчыгайланған так түшүрдү, али эрте болгону менен деле, бүткүл төтө жолдор сууга каратай шашып бараткан айбандарга толуп чыккан болчу. Жытталуучу күкүм тамекидей болгон майда чаңдан эликтер жана алардын балдары жөтөлүп жатышқандығы угулуп турду.

Дарыянын баш жагында, Бейпил Асканы, Суу Элдешүүсүн сактагычты, айланып өтүүчү тынч жердин жаңында Хатхи деген жапан пил өзүнүн балдары менен турду. Алар айдын жарығында арық жана боз болуп көрүнүп, тынбай эле ары-бери термелип турушту. Андан бир аз төмөнүрөөк жакта катар-катар тизилип бугулар турушту, андан да төмөнүрөөк жакта – камандар менен жапан то-поздор турушту, бийик дарактар суунун эле өзүнө такай келип турған аркы жәэкте болсо жыртқычтар: жолборстор, карышкырлар, илбирстер, аюулар жана башкалар үчүн бөлүнүп берилген орун болгон.

– Ырас, биз бир Законго баш ийебиз, – деди Багира, сууга кирип бара жатып, бугулар менен қамандар сууда тұртшұп жаткан жердеги қагылышкан мүйүздөрдүн жана сактанған көздөрдүн катарларына көзүнүн кыйыгы менен карап. – Мени менен кандаш болгондордун бардығынын аңчылыктан жолу болсун, – деп кошумчалады ал бүткөн бою менен сұналып жатып. Бир капиталын суудан чыгарып көрсөтүп туруп, ал тиштенип күбүрөдү: – эгерде ушул Закон болбосо эле, аңчылыкты абдан жакшы қылууга борол эле. Кулагы сергек бугулар кийинки сөздөрдү угуп калышты, алардын арасын эси чыгып күбүрөгөн сөздөр капитады:

– Элдешүү! Элдешүү жөнүндө унұтпагыла!

– Акырын, акырын! – деп жапайы пил Хатхи қыңқымыңк этти. – Элдешүү улантылып жатат, Багира. Азыр аңчылык туурасында сүйлөй турган убакыт эмес.

– Муну менден ким жакшы билмек эле? – деп жооп берди Багира, дарыянын баш жагын карап саргайған көздөрүн чаптырып. – Мен азыр таш бака жеп, бака кармап жүрөм. Нгайя! Бутактарды чайнап жешти үйрөнүп алсам жакшы борол эле.

– Биз дагы ушинтсек деп абдан каалайбыз, каалағаныбызды айтпа! – деп маарады ушул эле жазда туулуп жана эски тартиптерди жактырбаган жаш бугу.

Джунглидеги Журтка канчалык жаман болгону менен, пил Хатхи да әрксизден күлүмсүрөдү, чыканагына таянып жылуу суунун ичинде жаткан Маугли болсо каткырып катуу күлүп, буту менен чапчылап көбүкту қөптүрдү.

– Жакшы айттыңар, кичине мүйүздүүлөр! – деп мыңқылдады Багира. – Элдешүү бүткөн кезде, бу сенин пайдаңа эсеп кылышат. Ошентип, ал, кезиккен учурда бугунун баласын таануу үчүн, курч көзү менен караңғыга тешиле карады.

Кобур-күбүрлөр аз-аздап бүткүл суу иче турган жерлерге, дарыянын өйдө-ылдый жагына тарады. Камандар убараланып, бышкырып, тыгызыраак турууну сурашканы; кумдуу тайыз жерлерде туруп бир-бири менен сүйлөшкөн топоздордун мөөрөгөнү; азык издең жүрүп такыр сүй жыгылгандыктары туурасындагы боор ачый турган окуяларды бугулардын бири-бирине айтып беришкени угулуп турду. Булар кез-кезде тиги жээкте турган жырткычтардан бирдемелерди сураштырып жатышты, бирок жакшы жаңылыктар болгон жок, джунглидеги ымшыган жел аскалар менен дарактардын ортосунан шуулдап өтүп, сууну чанга жана бутактарга толтурду.

— Кишилер да соко карман жүрө беришет экен, — деди жаш бугу. — Күн баткандан караңгы киргенге чейин мен үчөөнү көрдүм. Алар былк этпей жатышты, алардын топоздору да жанында жатышты. Биз дагы жакын арада сулап калабыз, ошондо такыр турбай калабыз.

— Кечэеки түндөн бери суу тартылып калды, — деди Балу. — О Хатхи, сен ушул сыйктуу кургакчылыкты көрдүн беле?

— Кургакчылык өтүп кетет, ал өтүп кетет, — деп жооп берди Хатхи, тумшугу менен жонуна жана капиталдарына суу чачып жатып.

— Бу жерде биздин арабызда бирөө бар, ал көпкө чейин чыдай албайт, — деп Балу өзү абдан жакшы көргөн балага карап койду.

— Менби? — деп кыжырланып кыйкырды Маугли, сууга отуруп жатып. — Менин сөөгүмдү жаап турган узун жүнүм жок, сенин теринди сыйрып алса кандай болор эле, Балу...

Хатхи күлүп жатып боору эзилип калды, а Балу болсо айбаттуу айтты:

– Бала, Законду үйрөтүүчүгө мындай дешке жаралбайт! Менин териси жок жүргөнүмдү али эч ким көрө элек.

– Жо-жок, мен эч бир ыза боло турган сөз айткым келген жок, Балу. Бирок, сен кокос жыгачынын кабыктуу жаңгагына окшойсун, а мен болсом да ошол жаңгактын эле кабыгы жогумун. Эгерде сенин ушул күрөң кабыгыңды...

Маугли мандаш уруп отурду да, адатынча колун оозуна салып, өзүнүн пикирин түшүндүрдү, бирок бул жерде Багира жумшак таманын сунду да, аны сууга кулатып жиберди.

– Андан да жаман нерсе, – деди кара илбирс, бала бышкырып тура калганда: – бир туруп Балунун терисин сыйрып алуу керек, бир туруп ал кокос жыгачына окшош дегенин айтсаң. Байкагын, ал кокос жыгачтары эмне кылса, ошондой кылып жүрбөсүн!

– Эмне кылмак эле? – деп сурады Маугли, бул джунглидеги эң эски тамаша сөздөрдүн бири болсо да, бир мүнөт унута калып.

– Сенин башыңды жарып жүрбөсүн, – деп күйкөлөктөнбөй жооп берди Багира, кайрадан баланы сууга кулатып.

– Өзүндүн окутуучунду шылдың кылуу жакшы эмес, – деди аюу, Маугли үчүнчү жолу сууга чөмүлдүрүлгөндөн кийин.

– Жакшы эмес! А сиз эмне кыл дейсиз? Бу жылаач бала токайдун арасында жүгүрүп жүрөт, бир кездеги жакшы аңчыны маймылга окшойт деп шылдыңдап күлөт, анын үстүнө эрмектеп муруттарын да жулат.

Бул кезде аксак жолборс, Шер-Хан сылтып сууга түшүп бараткан. Ал тиги өйүздө бугулардын дүрбөлөң түшкөнүнө ыракаттанып бир пас турду, анан муруттуу чарчы башын салып, шалпый баштады да ырылдады:

– Азыр джунгли жылаңаң күчүктөрдүн ийини болбодубу! Мени карачы, адамдын баласы!

Маугли аны карады – тууралап айтканда эч бир тайманбай тик карады – ошондо бир мүнөттөн соң Шер-Хан сабырсызданып тетири карап кетти.

– Маугли ал да, Маугли бул да! – деп ырылдады ал сууну шалпылдатууну улантып. – Ал киши да, карышкыр да эмес, болбосо ал корккон болор эле. Келерки жайда мен андан суу ичүүгө уруксат суармын! Ах!

– Балким, ошондой да болор, – деди Багира жолборсун көзүнө тигиле карап. – Балким, ошондой болор... Түү, Шер-Хан! Сен бул жерге дагы кандај эмени алып келдин?

Аксак жолборс ээги менен жаактарын сууга чөмүлдүрдү эле, майланышкан каракочкул тилкелер дарыя менен төмөн карай агып жөнөдү.

– Киши өлтүргөнүмө бир saat болду, – деп жооп берди Шер-Хан бетпактык менен.

Ал өзүнчө мыңқылдап, ырылдап, сууну шалпылдата берди.

Айбанаттар шашкаландалап калтырап-титиреп кетиши, алардын арасын каптаган кобур-жобур бара-бара кыйкырыкка айланды:

– Ал киши өлтүрүптур! Киши өлтүрүптур!

Ошондо бардыгы жапайы пил Хатхиге карап калышты эле, ал эчтеме укпагансып анткордонду. Хатхи эч качан шашпайт, ошондуктан гана ал ушунчалык көпкө жашайт.

– Ушундай убакытта кишини өлтүргөнүн кара! Джунглиде андан башка аң жок бекен? – деп жек көрө айтты Багира, булганган суудан чыгып, бир таманын экинчи таманы менен мышыкча силккилеп.

– Мен аны жеш үчүн өлтүргөн жокмун, тим эле

ошондой кылгым келди. Кайра баштан коркуп күнкүлдөө башталды, Хатхинин ыкластуу кичинекей ак көздөрү Шер-Хан тарапты сүрдүү карады.

— Тим эле ошондой кылгым келди... — деп созолонтту Шер-Хан. — Эми мен бул жерге суусунумду кандырып, тазалануу үчүн келдим. Мени ким тыят эле?

Катуу шамал болгондо бамбук жыгачы ийилип калгандай, Багиранын жону да ийиле түштү, бирок Хатхи өзүнүн тумшугун жайбаракат көтөрдү.

— Сен тим эле ошондой кылгың келгендиктен өлтүргөн экенсисиң го? — деп сурады ал.

Хатхи сурал жатканда, жооп бергенден жакшысы жок.

— Дал ошондуктан. Бул менин укугум жана менин түнүм болчу. О Хатхи, сен муну билесиң, — деп жооп берди Шер-Хан сылыктык менен.

— Ооба, билем, — деп жооп берди Хатхи, бир пас унчукпай туруп, анан сурай калды: — Сен сууну эркинче ичиңби?

— Бир түнгө тоё ичтим.

— Анда жогол. Дарыя суу ичүү үчүн жараган, аны булгоого болбайт. Аксак жолборстон башка, эч ким ушундай убакта... Бардыгыбыз бирге — адам да, Джунглиниң Журту да жабыркап турган ушундай убакта өзүнүн укугун айтып мактанбас эле. Шер-Хан, аксыңбы, карасыңбы, өзүндүн ийинице баргын!

Кийинки сөздөр күмүш түтүктөн айтылгандаш шыңтырап угулду, Хатхинин үч баласы эч кажети жок болсо деле алга карай жарым кадам чайпалып коюшту. Шер-Хан ырылдоого да батына албай, жашырынып кетип калды, анткени — ал баарыга белгилүү нерсени: эгерде иш чындыгына жетсе, Джунглиниң ээси — Хатхи экенин билген.

– Жанагы Шер-Хан айткан эмне деген укук? – деп Маугли Багиранын кулагына шыбырады. – Кишини өлтүрүү ар дайым уяттуу иш. Закондо ушундай деп айтылган. А Хатхи кандай деп жатат...

– Өзүң сура. Мен билбейм, Кичине Тууган. Мындай укук барбы-жокпу, анысын билбейм, эгерде Хатхи болбо со, мен Аксак Касапчыны келиштирип үйрөтөр элем. Кишини өлтүрөр замат эле, Бейпил Аскасына келет да, анын үстүнө буга мактанат – чөө гана кыла тургандай жаман кылык! Андан да жакшы сууну булгабадыбы.

Маугли кайраттанып, бир мүнөткө токтоп турду, себеби джунглидегилердин баарысы Хатхиге тике кайрылуудан коркушчу, анан кыйкырып жиберди:

– Шер-Хандын бул эмне деген укугу, о Хатхи?

Дарыянын эки жээгинdegилер тен мунун сөзүн улап кетишти, анткени – Джунглиний Журту абдан сөз андыгыч келет, баарынын көз алдында эмнедир бир кызык окуя болду, аны эң терең ойго чөмүлгөн түр көрсөткөн Балудан башка эч ким түшүнгөн жок.

– Бу эски окуя, деди Хатхи, – бу окуя джунглиден көп улуу. Тиги жээктегилер унчукпай токтой тургулачы, мен аны силерге айтып берейин.

Топоздор менен камандар бирин-бири түрткүлөшүп, итерип жибергенче бир-эки мүнөт өттү, анан үйүрлөрдүн башчылары биринин артынан бири:

– Айтчы, биз күтүп калдык! – деп кайталашты.

Хатхи алга карай бир кадам илгериледи да, Бейпил Аскасындағы орто чендеги сууга тизесинен келип турду. Арыктап, бырыш-тырыш кирип, азуулары саргарып калгандыгына карабастан, так анын өзү – джунглиниң ээси экендиги дароо қөрүнүп турду.

– Силер билесиңерби, балдарым, – деп баштады ал, –

силер дүйнө жүзүндө гүлөрдүн баарынан адамдан көбүрөк коркосуңар.

– Аның туура, – деп жактырып күнкүлдөгөн үндөр угулду.

– Бул сага тиешелүү, Кичине Тууган, – деди Багира Мауглиге.

– Магабы? Мен Ээн-жайкын Журттун аңчысымын, Үйүргө караштуумун, – деп жооп берди Маугли. – Кишиде менин эмне жумушум бар?

– Эмесе, кишиден эмне үчүн коркконуңарды билесиңерби? – деп улантты Хатхи. – Анын себеби мыңдай. Джунгли пайда болгон кезде, качан экени эч кимдин эсине келбegen, мыңдан көп убакыт мурда, бардыгыбыз бирге жайылып, бир-бирибизден корккон эмес экенбиз. Ошол кезде кургакчылык болбоптур, дарактын жалбырактары, гүлдөрү жана жемиштери бир мезгилде өзү өнүп, биз жалбырактарды, гүлдөрдү жана жемиштерди, кабык менен чөптү жеп оокат кылган экенбиз.

– Ошол кезде туулбаганым абдан кубанам! – деди Багира. – Кабык тырмакты кайрап бүлөө үчүн гана жакшы эмеспи.

– Анда Джунглинин Ээси, Пилдердин Биринчиси, Тха деген болгон экен. Ал өзүнүн түмшүгү менен терең суудан джунглини сууруп алыш чыгыптыр. Өзүнүн азуулары менен бороз салган жерлерден дарыя болуп суу ағыптыр, буту менен таптап чункурайткан жерлерге суу толуп, көл болуптур, түмшүгү менен керней тартканда – мына ушундай болуп, – дарактар чыгыптыр. Тха джунглини мына ушундай кылыш жаратыптыр, бул окуяны мага ушундай айтып беришти.

– Укканды кайра айтуулардан ал кыскараак болгон жери жок! – деп шыбырады Багира.

А Маугли болсо оозун алаканы менен басып, күлүп жиберди.

Ал кезде азыр силердин ар биринер көргөн жүгөрү да, коон да, калемпир да, кант камышы да, кичинекей жаман тамдар да болгон эмес экен, ошондо Джунглиниң Журту адам туурасында эчтеме билбей эле, бир элдей болуп, то-кайда ынтымактуу жашап турушуптур. Бирок айбандар жапырт баарына жетишип турса деле азык талашып, бат эле жаңжалдашып кеткен экен. Алар жалкоо болушуптур. Ар бири өздөрү эс алган жерлеринде жайылып оттогулары келген, мындайлар кээде жазгы жамғырлар текши жааган кезде бизде да болот. Пилдердин Биринчиси болгон Тханын жумушу көп болгон: ал жаңы джунглилерди түзүп, дарыялардын нугун салган. Ал бардыгын өзү иштөөгө колу тийбеген, ошондуктан Жолборстордун Биринчи-син джунглиниң ээси жана бий кылып койгон, ошондо Джунглиниң Журту өзүнүн талаш-тартыштары болгондо ага келип турушкан. Ал кезде Жолборстордун Биринчи-си башкалардын бардыгы менен бирге жемиштерди жана чөптү жеген. Анын бою меникиндей жана сулуу болгон сары чырмооктордун гүлдөрүнө окшоп, бүт бойдон сары экен. Джунгли жаңыдан гана пайда болгон, ошол эски жакшы убакта, жолборстун терисинде ала-була тактар болгон эмес. Джунглидеги Журттун баары ага коркпой келип турган жана анын сөзү бардык үчүн закон болгон. Ошол кезде биздин баарыбыз бир эл болгонубузду унутпагыла.

Ошондой болсо да бир түнү эки бугу жайыт талаша кетип, чыр чыгарышкан, бул чырдын чоңдугун ошондон билгиле, азыр силер мындай чырларды мүйүздөрдүн жана алдыңкы буттардын түяктарынын жардамы менен чечесиңер. Эки бугу гүлдөрдүн арасында жаткан, Жолборстордун Биринчисине даттанып келгенде, алардын бири аны

мүйүздөрү менен сүзүп жиберген, ошондо Жолборстордун Биринчиси өзү джунглилердин ээси жана бийи экенин эсинен чыгарып жиберип, ушул бугуга кол салып, анын моюнун сындырган экен.

Ошол түнгө чейин бизден эч ким өлбөгөн, Жолборстордун Биринчиси, эмне балаа кылганын көрө коуп, кандаңын жытынан башы айланып түндүккө карай сазга качкан; а биз, Джунглинин Журту болсок, бийсиз калгандан кийин чырдаша баштадык да, бири-бирибиз менен уруша кеттик. Тха чуругүүнү угуп биздин жаныбызга келген. Ошондо биздин бирибиз бирди, экинчибиз – экинчини айттык, бирок ал гүлдөрдүн арасында жаткан өлгөн бугуны көрүп, бизден ким өлтүрдү деп сурады, а биз болсок – ага айтып бере алган жокпуз, себеби, кандаңын жытынан башыбыз айланып, азыркы кезде деле болгондой, акылыбыздан ажырап калдык. Биз джунглиде куюгуп, тегеренип жүгүрүп, кыйкырып, чуркап, башыбызды чайкап жүрдүк. Ошондо Тха джунглинин дарактарынын төмөнкү бутактарына жана камгактай жармашкан чырмоокторго өлтүргүч айбанды белгилеп кой, аны Пилдердин Биринчиси: тааныгандай болсун деп тапшырды.

Ошондо Тха сурады: «Ким Джунглинин Мырзасы болгусу келет?»

Бутактарда жашаган Күрөң Маймыл ыргып турду да, кыйкырып калды: «Мен Джунглинин Мырзасы болгум келет».

Тха жылмайып күлүмсүрөдү да, жооп берди: «Мели, ошондой болсун!» – деди да, кайгырып кетип калды.

Балдар, сiler Күрөң Маймылды билесиңер. Ал ошол кезде да азыркыдай эле болгон. Ал адегенде өңүн акылдуу жасады, бирок бир мунэттөн кийин кашынып, өйдө-ылдай жүгүрө баштады, Тха кайра келгенде Күрөң Маймыл

башын төмөн каратып, даракка асылып туруп, дарактын түбүндө тургандардын баарын туурап, алар да анын жинин келтирип жатканын көрдү. Мына ошентип, андан кийин джунглиде Закон болбой – жалгыз гана акмакчылык, келжириө менен келесоолук сөздөр калган.

Ошондо Тха биздин баарыбызды чакырып алып, мындаи деген: «Силердин биринчи Мырзаңар джунглиге Ажалды, экинчинер – Маскаралыкты алып келди. Азыр сilerге ушундай бир Законду, сiler бузууга батына албай турган Законду бере турган убакыт жетти. Силер азыр Коркунучту тааныйсыңар, аны көргөндө, ал силердин Мырзаңар экенин, калгандардын баары өзүнөн өзү келе турганын түшүнөсүнөр.

Ошондо биз, Джунглиниң Журтунаң сурай калдык: «Коркунуч деген эмне?»

Анда Тха жооп берди: «Издегиле, издесенер табасынар».

Ошондо биз Коркунучту издеп, джунглиниң баарын узун туурасынан кыдырып чыктык, анат бат эле топоздорго учурадык...

– Өх! – деп топоздордун башчысы Меса, өзүнүн турган кумдуу тайыз жеринен үнүн чыгарды.

– Ооба, Меса, ал топоздор болчу. Алар джунглидеги үнкүрлөрдүн биринде Коркунуч отурат, анын жүнү жок экен, арткы буттары менен басат экен деген кабарды алып келишкен. Ошондо биз бардыгыбыз топоздордун артына түшүп алып, ушул үнкүргө барсак, анда Коркунуч үнкүрдүн кире беришинде туруптур. Ырас, топоздор айткандай эле, анын жүнү жок, арткы буттары менен басат экен. Ал бизди көрө жооп бакырып жиберди, анын үнү бизге азыр биз билген Коркунучтун өзүн туудурду, ошондо биз алыстап качып жөнөдүк да, бири-бирибизди тепсеп

жарадар кылдык. Ошол түнү Джунглиниң Журту биздин адатыбызда болгондой, баары чогуу жатып эс алган жок, бирок ар бир тукум айрым жатты – чочколор чочколор менен, бугулар бугулар менен; мүйүздөр мүйүздөр менен, түяктар түяктар менен бирге жатышты... Жакындары өз жакындары менен бирге жатышып, түнү бою коркуп, калтырап чыгышты.

Жолборстордун Бириңчиси гана биздин арабызда болгон жок: ал эмдигиче эле түндүктөгү саздарда жашынып жүргөн, биз үнкүрдөн кимди көргөндүгүбүз туурасындагы кабар ага жеткенде, ал мындай деген: «Мен анын барып мойнун үзөмүн».

Ошентип, ал үнкүргө жетмейинче, түнү бою жүрүп отурган, бирок анын жолундагы дарактар менен чырмооктор Тханын тапшырганын эстен чыгарбай, өздөрүнүн бутактарын төмөн түшүрүшүп, ага жүгүрүп баратканда тамга уруп, жонуна, капиталдарына, чекесине жана ээгине тикендери менен сайгылап так салган. Анын кайсы жерине болсо да чырмооктор тийгенде сары терисинде тамга же узун темгил калган. Мына ушул узун темгилдер анын балдарында да ушул күнгө чейин бар! Ал үнкүргө жакын барганды, Жүнсүз Коркунуч колун созуп, аны «Түн ичинде келүүчү Чар-Ала» деп атаган, ошентип, Жолборстордун Бириңчиси Жүнсүздөн коркуп кетип, өкүрүп-бакырып кайра сазга качып кеткен...

Мына ушуну укканды Маугли ээгин сууга салып, акырын күлүп жиберди.

—...Анын катуу улуганын Тха укту да, андан сурады: «Сен эмне тууралуу улуп жатасың?»

Жолборстордун Бириңчиси эми эле жараган, азыр болсо эскирип калган, асманга карай тумшугун көтөрүп турпуп мындай деди: «О Тха, бийлигимди өзүмө кайтарып бер!

Джунглиниң бардыгына мени маскара кылышты: мен Жұнсұздөн качып кеттим, а ал мага маскарачылық ат койду».

«Эмне үчүн?»—деп сурады Тха.

«Анткени – мен саздың ылайына булганып калгамын», – деп жооп берди Жолборстун Биринчиси.

«Андай болсо, шүүдүрүм чөптү аралап, ары-бери бас, эгерде ылай болсо, албетте, кетип калат», – деди Тха.

Ошентип, Жолборстордун Биринчиси чөптүн арасын аралап ары-бери басып жүрө берди эле, джунгли анын көз алдында тегеренип турду, бирок анын терисинdegи бир да так кеткен жок, Тха аны көрүп, күлүп жиберди. Ошондо Жолборстордун Биринчиси сурады: «Мен эмне кылдым эле, эмне үчүн мен ушундай болдум?»

Тха жооп берди: «Сен бугуну өлтүрдүң да, джунглиге Ажалды тараттың, Ажал менен кошо Коркунуч келди. Ошондуктан, Джунглиниң Журттары сен Жұнсұздөн корккондой, азыр бир-биринен коркуп калышты.

Жолборстордун Биринчиси айтты: «Алар менден коркушпайт, себеби, мен аларды көптөн бери билем».

«Барып карачы», – деп жооп берди Тха.

Ошондо Жолборстордун Биринчиси джунглини аралап, илгери-кийин жүгүрүп, бугуларды, камандарды, чүткөрлөрдү жана Джунглиниң Журттарының бардыгын кыйкырып чакыра баштады. Ошолордун баардығы мурда алардын бийи болуп жүргөн жолборстон качып кетишкен болчу, анткени – андан азыр коркушчу.

Ошондо Жолборстордун Биринчиси Тхага кайра келди. Анын бой көтөргөндүгү калып, шылкыны сууп, жерге башын уруп, бардық төрт буту менен тең чапчылап жерди каза баштап, улуду:

«Мен бир кезде Джунглиниң Бийлөөчүсү болгонду-гумду эсине түшүрчү! Мени унутпа, о Тха! Мен бир кез-

де уялууну да, коркууну да билбегенимди балдарым эстеп журсун!»

Ошондо Тха айтты: «Мен муун орундаим, себеби, биз экөөбүз джунгли кандайча жараганын көрүп калдык. Жылдын бир түнү сен үчүн жана сенин балдарын үчүн сен бугуну өлтүрүүдөн мурда кандай болсо, дал ошондой болот. Мына ушул жалгыз түндө сен Жүнсүзгө учурасан, – анын аты Киши, – сен андан коркпойсун, кайра ал сени джунглинин бийи жана андагылардын баарынын ээси деп сенден жана сенин балдарындан коркот. Ушул түнү сен Коркунучка ырайымдуу бол, анткени – сен азыр Коркунуч эмне экенин билесин».

Мына ошондо Жолборстордун Биринчиси жооп берди: «Жакшы болот. Мен ыраазымын».

Бирок андан кийин, ал суу ичүүгө дарыяга барганда өзүнүн капиталдарындағы узун темгилдерди көрдү да, Жүнсүз койгон атты эсине түшүрүп, чый-пыйы чыкты. Тха өзүнүн убадасын качан орундаар экен деп күтүп, ал бир жыл саздарда турду. Ай Чөөсү (кечки жылдыздар) джунглинин үстүнө тийип турган бир түнү жолборс өзүнүн түнү болгонун сезип, Жүнсүз турган үңкүргө кайра кетти. Баарысы Пилдердин Биринчиси убада кылгандай болуп чыкты: Жүнсүз анын тизесине жыгылып, жерде оонап жатты, Жолборстордун Биринчиси болсо, ага жуулунуп качырып кирип, омурткасын сындырып, эми джунглиде Жүнсүздөр жок, Коркунучту өлтүрдүм деп ойлогон. Мына ошондо эле, ал өзүнүн олжосун жыттап көрүп, Тха түндүктөгү токойлордон келатканын укту. Анан бат эле Пилдердин Биринчисинин үнү, биз азыр угуп турган үндүн өзү угулду...

Кургап, топурактары жарылып калган дөбөлөрдүн үстүнөн күн күркүрөп өттү, бирок жаан жааган жок –

ыраак тоолордун ары жагынан гана алыстагы чагылган-дын жарыгы жылт-жулт этти. Хатхи болсо сөзүн улантып:

— Ал мына ушул үндү уккан экен. Ошол үн ага айткан тура: «Сенин ырайымдуулугун мына ушунун өзүбү?»

Жолборстордун Биринчиси жаланып-жалманып, жооп берди: «Эмне балаа болду? Мен Коркунучту өлтүрдүм эле».

Анда Тха айтты: «Ай, ақылсыз сокур десе! Сен Ажалдын буту-колун чечип жибербединбى, эми ал сенин артыңан ээрчиپ, сен өлмөйүнчө эч бир калбайт. Сен өлтүрүү ишине кишини үйрөтүп койбодунбу!»

Жолборстордун Биринчиси өзүнүн олжосун тыткылап жеп кирди да, мындай деди: «Бул азыр баягы эле бу-гунун өзүндөй экен. Коркунуч эми жок, мен кайра баштан эле Джунглиниң Журттарын башкарат эмесминби».

Бирок Тха айтты: «Джунглиниң Журттары эми сага эч качан келишпейт. Алардын жолдору эч качан сенин жолдорун менен кайчылашпайт, алар эч качан сени менен катар жатпайт, сени ээрчибейт, сенин ийининдин жанына жайылып оттобойт. Жалаң гана Коркунуч сенин артыңан калбай ээрчиپ жүрө берет да, оюна келгенде сени мылтык менен атып өлтүрөт, аны сен көрбөйсүң. Ал сен басып турган жер алжайып ачыла түшкөндөй, чырмооктор мойнуңа шап этип чалынгандай, дарактардын сөңгөктөрү сенин айлананда бийик болуп жыбырап андан сен аттап өтө албагандай кылат. Натыйжада ал сениң теринди сыйрып алып, жылуу болсун деп аны өзүнүн балдарына жаап коёт. Сен аны аяган жоксун, ал да сени аябайт».

Жолборстордун Биринчиси абдан эр болгон, себеби, анык түнү или өтө элек болчу жана ал айтты: «Тханын убадасы күчүндө калат. Ал менин түнүмдү өзүмдөн тартып албайт эмеспи?»

Анда Тха айтты: «Сенин тұнұң менин убадам боюнча сеники болуп кала берет, бирок анын ақысын төлөөгө туура келет. Сен өлтүрүү ишине кишини үйрөттүң, демек, киши бардыгын бат билип алат».

Жолборстордун Бириңчиси жооп берди: «Мына, ал мында менин бут алдында жатат, омурткалары сынган. Мен Коркунучту өлтүргөнүмдү бүткүл Джунгли билип көюшсүн».

Бирок Тха күлүп, мындай деди: «Сен көптүн бириң өлтүрдүң, бу туурасында джунглиге сен өзүң айтып берерсің, себеби, сенин тұнұң өтүп кетти!»

Мына ошентип, күндүз да болду – үнкүрдөн экинчи бир Жұнсұз чыга калып, төтө жолдо жаткан өлүктү жана анын үстүндө турган жолборсту көрө койду да, учтуу таякты колуна алды...

– Азыр тигилер ушундай бир учу курч нерсени ыргытышат, – деди чүткөр Сахи, шарпылдатып дарыяны кечип кирип.

Гонддор<sup>1</sup> Сахини эң даамдуу тамактын бири деп эсептешет – алар аны Хо-Игу деп аташат, Гонддордун токой арасынан жол салуу үчүн кесилип ачылган жол менен ийнеликтей болуп, жаркылдап, зымырап учуп өтүп жаткан карасанатай казығы туурасында буга да анча-мынча белгилүү болчу.

– Бул аң кармоочу ордун түбүнө кагылууучу учтуу казык эле, – деди Хатхи. – Жұнсұз аны ыргытса, ал барып Жолборстордун Бириңчисинин капиталына кадала түшкөн. Баарысы Тха айткандай болгон. Жолборстордун Бириңчиси казыкты сууруп алганча, улуп токойду аралап жүргөн, Жұнсұз алыстан туруп майып кыла ала тургандыгын джунглидегилердин баары билип, мурдагыдан да бетер көбүрөк корко

<sup>1</sup> Гонддор – Индиянын эң байыркы элдеринин бири.

башташкан. Илмек менен да, тузак менен да, жашырын коялган капкан менен да, ак түтүндөн учуп чыккан тиштээк чымын менен да (Хатхи ок жөнүндө айтты), бизди токайдун ичинен кууп чыгуучу Кызыл Гүл менен да өлтүрүү ишине Жүнсүздү Жолборстордун Биринчиси үйрөткөндүгү ушундай болуп чыккан – бул иш биздин баарыбызга канча зыян келтиргендигин сiler өзүнөр билесинер. Ошондой болсо да, Тха убада кылгандай, Жүнсүз жылына бир түнү жолборстон коркот, бирок анын коркунучун кууп жиберүү үчүн жолборс да эчтеме кылган жок. Ал, Жолборстордун Биринчисин кандай маскара кылгандыгын эсте тутуп, Жүнсүздү учуралган жерде өлтүрүп коёт.

Мына эми Коркунуч күнү-түнү дебестен джунглини аралап жүрөт.

– Ахи!Ao! – деп дем алышты бугулар, ушунун баары өздөрү үчүн сөөлөт деп ойлоп.

Бир Улуу Коркунуч азыркыдай болуп, бардыгыбызга коркунуч туудурганда гана, биз джунглиде өзүбүздүн майда коркунчтарыбызды унутуп калабыз да, азыркыдай болуп, бир жерге чогула беребиз.

– Киши жолборстон бир гана түнү коркобу? – деп сурады Маугли.

– Бир гана түнү коркот, – деп жооп кайтарды Хатхи.

– Бирок, Шер-Хан кишини айына эки-үч жолу өлтүрөрүн мен... биз... джунглидегилердин баары эле билишет эмеспи.

– Бул чын. Бирок ошондо ал аны артынан качырып кирет да, кол салган кезде тетири карап кетет, анткени-коркот. Эгерде киши жолборско караса эле, жолборс качып кетет. Ал эми өзүнүн түнү болгондо ал кыштакка жашырынбай эле, ачык кирип барат. Ал үйлөрдүн арасы менен баарып, эшиктен башы киргенде эле кишилер тизесине

жыгылат, ал мына ошондо өлтүрүп кирет. Бир эле жолу – ошол түндө гана өлтүрөт.

«О! – деди Маугли ичинен, сууда ары-бери ооналактап. – Эмне үчүн Шер-Хан менден мага карачы деп суранганын мен эми түшүндүм. Бул ага жардам кылган жок, ал менин көзүмө карай албады! А мен... Мен, албетте, анын тизесине жыгылган жокмун. Бирок, мен киши эмесмин да, мен Ээн-жайкын Журтка тиешелүүмүн».

– Гм-м! – деп корулдады Багира. – Деги жолборс өзүнүн түнүн билеби?

Жок, Ай Чөөсү түнкү тумандан чыкмайынча билбейт. Кээде бул түн жайында, кургакчылык убакытта болот, а кээде кышында жаан жаап турган кезде болот. Эгерде Жолборстордун Биринчиси болбосо эле, мындан болмок эмес экен, демек биздин эч кимибиз Коркунучту билмек эмес экенбиз.

Бугулар ичи бышып, үшкүрүп жиберишти, а Багира болсо арамза күлүмсүрөдү.

– Кишилер бул... жомокту билишеби? – деп сурады Багира.

– Аны жолборстор менен бизден, пилдерден, Тханын балдарынан башка эч ким билбейт. Азыр жәэктерде турган сiler да аны уктунар, мен сilerге мындан башка айттар эчтекем жок.

Хатхи тумшугун сууга салды, мунусу эми сүйлөшүнү каалабагандыгынын белгиси болчу.

– Бирок эмнеликтен, эмне үчүн, – деп сурады Маугли, Балуга кайрылып, – эмне үчүн Жолборстордун Биринчиси чөптү, жемиштерди жана жалбырактарды жебей калды? Ал бугунун мойнун гана сындырган эмеспи. Ал аны жеп койгон эмес да. Жаңы кандын даамын көрүүгө аны эмне мажбур кылды?

Дарактар менен чырмооктор жолборско тамга салган, Кичине Тууган, ошондуктан ал азыр биз көрүп турғандай чаар-ала болуп калган. Ал ошол өсүмдүктөрдүн жемиштеприн эч качан жебейт, так ошол күндөн баштап, ал бугуларга, топоздорго жана башка чөп жеген айбандарга өчөшүп жүрөт, – деди Балу.

Бул жомокту сен да билесин да? Ыраспы? Эмне үчүн мен аны эч качан уккан жокмун?

– Себеби, джунглиде мындај жомоктор толуп жатат. Баштасаң эле болду, аягы түгөнбөйт. Менин кулагымды коё берчи, Кичине Тууган!

### ДЖУНГЛИНИН ЧАБУУЛУ

Маугли Кенеш Аскасына Шер-Хандын терисин керип, казык менен кагып коюп, ушул күндөн баштап джунглиде өзүм жалгыз аңчылык кылам деп Сион Үйүрүнөн калган карышкырлардын бардыгына айткандыгын, а Карышкыр Эненин төрт бөлтүрүгү аны менен кошо аңчылык кылууга убада бергендин, албетте, силер эсиндерден чыгарбагандырыңың. Бирок өзүнүн турмушун алеки заматта өзгөртүү, айрыкча джунглиниң ичинде өзгөртүү анчалык женил эмес. Үйүр туш келди жакка тараپ кеткендөн кийин, Маугли адегенде өзүнүн ийинине барып, күнү-түнү менен уктап жатты. Уктап ойгонгондон кийин, элдин арасында болгон кезде өзүнүн башынан өткөргөндөрүн Карышкыр Ата менен Карышкыр Энеге алардын түшүнүшүнчө айтып берди. Маугли алардын алдында өзүнүн аңчылык бычагы менен эртең мененки күн бычактын мизине чагылышып, кылтылдап, жарк-журк эткендөй кылып ойной баштаганда – бул анын Шер-Хандын терисин сыйырган бычагы болчу, – карышкырлар бул анча-мынча бир нерсени үйрөнүп

алган экен дешти. Андан кийин Акела менен Көк Тууган топоздорду жар менен кууп айдап барууда өздөрүнүн Мауглиге жардамдашкандыктарын, Балу аларды угуу үчүн дөбөгө чыгып барганын, Багира болсо, Маугленин жолборс менен кармашканда шамдагайлыгын эстегенде ыра-каттанып жыргап кашынганын айтып беришти.

Күн эбак эле батып кеткен, бирок жатып уктоо эч кимдин оюна да келген жок, Карышкыр Эне эле мезгил-мезгили менен башын көтөрүп, Кеңеш Аскасынан жел менен келип турган Шер-Хандын терисинин жытын кубанып жыттап жатты.

– Эгерде Акела менен Көк Тууган болбогондо, – деди Маугли өзүнүн сөзүнүн аягында, – мен эчтеке кыла албаган болор элем. О Карышкыр Эне, жар менен боз топоздордун зымырап жүрүп бергенин, алар кишинин үйүрү мага таш жаадырганда кыштактын дарбазаларына омуроолоп кирип барганын, эгер көргөн болсон!

– Мен ошону көрбөгөнүмө сүйүнөм, – деп сүрдүү айтты Карышкыр Эне. – Менин бөлтүрүктөрүмдү чөөлөргө окшотуп кууп баратканда чыдап карап туруу менин адатым эмес! Мен болсом бул үчүн жазасын тартууга адамдын үйүрүн мажбур кылар элем, бирок сени эмчек эмизип баккан аялды аяйт болучумун. Ырас, жалгыз гана ошонун өзүн аяйт элем!

– Акырын, акырын, Ракша! – деп Карышкыр Ата илең-салаң тыйды. – Биздин Бакатайыбыз бизге кайра келди, акылы кирип калыптыр, ошон үчүн өз атасы анын соғончогун жалоого тишиш. Башындагы бир тырыктын көп же аз болгону – баары бир эмес дейсинбى? Кишини тынч жайына кой.

Балу менен Багира жаңырыктай чуулдатып, жооп кайтарышты:

– Кишини тынч жайына кой!

Маугли Карышкыр Эненин бооруна башын жөлөп кооп, ыраазы болуп күлүмсүрөдү да, мен өзүм да кишини эми көргүм да, уккум да, сезгим да келбейт деди.

– Эгер кишилер сени тынч жайыңа койбосо, анда эмне кыласың, Кичине Тууган? – деди Акела бир кулагын көтөрүп.

– Биз бешөөбүз, – деди Көк Тууган, отургандардын баарын жалт-жалт карап, тиштерин шакылдатып.

– Биз деле аң уулоого катышат болчубуз, – деди Багира куйругун бултактатып Балуга карап туруп. – Бирок азыр киши туурасында ойлоонун эмне кажети бар, Акела?

– Анын мына мындай кажети бар, – деп жооп берди жеке-карышкыр. – Ушул сары уурунун терисин Кенеш Аскасында илип койгондон кийин, мен өзүбүздүн изибиз (менен кайра кыштакка бардым, эгерде бизди бирөө куий турган болсо, аларды изден адаштыруу үчүн, мен өз издеримдин үстүнөн тебелеп басып, кээде четке бурулуп барып, жерге жата калып отурдум. Бирок мен изди өзүм да ажырата албагандай кылып чаташтырган кезде жарганат Манг учуп келди да менин үстүмдөн айланып жүрдү. Ал айтты: «Мауглини кууп жиберген жердеги киши үйүрүнүн кыштагы аарынын уюгундай кыжылдап, күнгүрөп жатат».

– Мен ал жакка чоң таш ыргытып жиберген болчумун, ошон үчүн кыжылдап жатышат, – деп күлүмсүрөдү Маугли, ал көп убакта эрмектеп аарынын уюгуна бышкан папаваларды ыргытып жиберип, анан аарылар аны кууп жетпесин үчүн эң жакын жердеги сууларга карай чуркап кете турган.

– Мен жарганаттан эмне көргөндүгүн сураштырдым. Ал кыштактын дарбазаларынын алдынан Кызыл Гүл гүлдөп жатат, кишилер анын айланасында мылтыкчан отуру-

шат, деп айтты. Мен бекер айтып жаткан жерим жок: мен тажрыйбада билемин го, – деп бу жолу Акела өзүнүн боорлорундагы эски тырыктарына карады, кишилер мылтыктарды эрмек үчүн алып жүрүшпөйт. Жакында, мылтыкчан киши биздин изибизге түшүп кууйт, Кичине Тууган.

– Бирок мунун эмне кереги бар? Кишилер мени кууп жиберишпеди беле. Аларга дагы эмне керек? – деп Маугли ачуулана сурады.

– Сен киисин, Кичине Тууган, – деп каяша айтты Акела. – Бизге, Эркин Аңчыларга, сенин туугандарын эмне кыларын жана эмне үчүн экенин акыл үйрөтө турган сен эмессин.

Аңчылык бычак анын жаткан жерине барып жерге терең сайыла түшкөндө, ал бутун аран тартып алууга үлгүрдү. Маугли бычакты адамдын көзү байкай албагандай кылышты тез ыргытты, бирок Акела карышкыр эмеспи, атүгүл жапайы карышкырга, өзүнүн ата-бабасына, алда канча тен келбegen ит дагы, арабанын дөңгөлөгү капиталына бир аз гана тийгенде катуу уйкудан ойгонуп кетип, бул дөңгөлөк ага уруна электе, зыянга учурабай эле четке секирип кетиши мүмкүн.

– Экинчи жолу, – деди жай гана Маугли, бычагын кынына салып жатып, – Маугли менен сүйлөшүп жатканда адамдын үйүрү тууралуу сүйлөбө.

– Пфф! Тишин курч, – деди Акела, бычак жерге са-йылган чункурду жыттап, адамдын үйүрү менен бирге тургандыктан гана сенин көзүн бузулду, Кичине Тууган. Сен күүлөнүп, тап бергенче эле мен бугуну өлтүрүп койгон болор элем.

Аңгыча болбой Багира ыргып тура калып, мойнун илгери созуп, абаны жыттап, бүтүндөй чымырканып кетти. Көк Карышкыр, оң тараптан соккон шамалды байкоо үчүн

бир азырак солго бурулуп, Багиранын кыймылдарынын баарын тез-тез кайталады. Акела болсо, шамал жакка элүү кадам секирип барып отурду да, бүткүл денесин чымыркантты. Маугли аларды атаандашып карап турду. Анын жытчылдыгы адамдарда сейрек учурай тургандай болгон, бирок бул жытчылдыктын бир кемчилдиги джунглидеги ар бир мурунга таандык болгон, адаттан тышкаркы кылдаттыктын жетишпегендиги эле, тутүндүү кыштакта үч ай турган убакта ал жытчылдык көп начарлап калған. Ошондой болсо да ал бармагын суулап, аны менен мурдун сүртүп, шамалды каңылжарына киргенче жыттап билүү үчүн түз тура калды, бул баарынан туурасы эле.

– Киши! – деп ырыллады Акела, арткы буттары менен чокчоюп отуруп.

– Балдео! – деди Маугли жерге отуруп. – Ал биздин изибиз менен келатат. Тигине, анын мылтыгына чагылышып күн да жаркылдап жатат. Карагылаачы!

Эски мылтыктын жез кадосуна күн азыр гана бир секунданын ичинде жарк деп чагылыша түштү, бирок асманда булуттун көчкөнүнөн эле болбосо, джунглиде эч бир нерседен жарык мындай дүрт этпейт. Анда слюданын кабыкчалалары, кичинекей чөөтчө, атүгүл жаркылдаган жалбырактар да гелиограф (жарык сигналды алыска берүүчү күзгүлүү аппарат) сыйктуу жалтылдайт. Бирок күн булатсуз жана мемиреп тынч болуп турган эле.

– Кишилер биздин артыбызга түшүп кууп жөнөрүн мен билгем, – деди Акела, менин айтканым келди деп кубанып. – Мен Ўйурдүн Башчысы болгонум бекеринен эмес.

Мауглинин төрт карышкыры эчтеме айтпай эле, барып боорунан түшүп жата калышты да, дөбө менен төмөн карай боортоктоп сойлоп жөнөштү, ангыча болбой көк же-

миштүү тикенектүү өсүмдүктүн жана жашыл кырчындын арасына сиңип кеткендей, жок болуп калышты.

– Адегенде силер кайда баратканыңарды айткылачы?  
– деп чакырды аларды Маугли.

– Ш-ш! Биз түшкө чейин эле алардын башын бу жерге тоголотуп келебиз! – деп жооп кайтарды Көк Тууган.

– Кийин бол! Кийин бол! Тура тургула! Кишинин этин киши жебейт! – деп кыйкырды Маугли.

– Жанараак эле киши болгон ким эле? Кишисиң деп айтканым үчүн мага бычакты ким ыргытты? – деди Акела.

Бирок, төрт карышкырдын баары бу сөздү угуп, томсоруп артка бурулуп кетиши.

– Койчу деги, мен кандай кылып жатканымды силерге түшүндүрүүгө тийишминби? – деп сурады Маугли ачуусу келип.

– Мына силерге киши деген ушул! Муну айтып жаткан киши эмеспи! – деп күнкүлдөдү Багира өзүнөн өзү. – Удайпурдагы князь айбанканасынын тегерегиндеги кишилер как эле ушундай дешкен болчу. Киши баарынан акылдуу экендин гин бизге джунглиде көптөн бери белгилүү. Эгерде биз өзүбүздүн кулагыбызга ишнене турган болсок, анда ал дүйнө жүзүндөгүлөрдүн баарынан дөдөй-үрөк деп билер элек. – Анан ал үнүн катуурак чыгарып кошумчалады: – Бу жолкусун баланын айтканы туура: кишилер үйүр болуп аңчылык кылышат. Биз калгандары эмне кылмакчы болгонун билбей туруп, бирөөнү өлтүрүү жакшы аңчылык эмес. Жүр, жанагы киши эмне кылмакчы болгонун карап көрөлү.

– Биз барбайбыз, – деп ырылдады Көк Тууган. – Өзүн жалгыз аңчылык кыл, Кичине Тууган! Эмне кыларыбызды өзүбүз билебиз! Биз баштын сөөгүн бул жерге алда качан алып келет элек.

Маугли өзүнүн бардык досторун кыдырата көз чаптырып карады. Анын көкүрөгү оор басырык көтөрүлүп, көздөрүнөн чубуруп жаш агып турду. Ал бир кадам алга басып, бир тизесинен чөгөлөй түшүп, мындай деди:

— Мен эмне кыларымды билбеймби? Мага карагылачы!

Алар Мауглиге көңүлсүнбөй карашты, анан тескери бурулуп кетишти, бирок алардын жүндөрү үрпөйүп тик турмайынча жана бүткөн бойлору титиреп керилмейинче, ал өзүнүн көзүнө тике кароого кайрадан аларды мажбур кылды, а Маугли үстү-үстүнө карай берди.

— Кана эмесе, биздин бешөөбүздүн кимибиз башчыбыз? — деди ал.

— Сен башчысың, Кичине Тууган, — деп жооп берди Көк Тууган Мауглинин бутун жалап.

— Анда менин артыман ээрчиp жүргүлө, — деди Маугли.

Ошентип, төртөө тен куйруктарын кыпчып алыш, анын артынан түшүп чубап жөнөштү.

— Адамдын үйүрүндө турганда мына ушундай болот, — деди Багира, дөбө менен алардын артынан дабышын билдирибей, акырын түшүп бара жатып. — Азыр джунглиде бир гана Закон эмес, Балу.

Карт аюу эчтеме деп жооп берген жок, бирок эң көп нерселерди ойлоду.

Маугли токайдун ичи менен, тике бурулуп, кесип өтүп, Балдео жүргөн жол менен дабышын билгизбей жүрүп отурду. Акыр аягында бадал жыгачтарды кийин тартып, ийинине мылтык асынган кишини көрө койду. Ал эски, эки күндүк из менен итче бүлкүлдөп желип жүрүп отурган.

Маугли Шер-Хандын оор терисин жонуна көтөрүп алыш, кыштактан чыгып кеткенин, Акела менен Көк Туу-

ган анын артынан жүгүрүп отурғанын, ошондуктан баскан из абдан даана түшкөнүн сiler унута элексиңер. Акела кайра бурулуп, изди чаташтырып кеткен жерге Балдео бат эле кирип келди. Бу жерде Балдео жерге отуруп, көпкө жөтөлүп, кыжылдап туруп, анан кайрадан изге түшүүгө аракеттенип, тегерете чуркай баштаган, ошол кезде аны байкап тургандар жакын болчу, аларга таш ыргытса деле тие тургандай эле. Өзүнүн дабышын угузбагысы келгенде бир да айбан карышкырдай акырын басып жүрө албайт, карышкырлар абдан олдоксон деп эсептегени менен да, Маугли дагы көлөкөдөй көзүнө түшүп жок боло калууну билген. Алар дельфиндер (дениз айбаны) жүрүп бараткан пароходду тегеректеп алгандай болуп, карыяны айланта курчап алышты да, тартынбай сүйлөштү, анткени – алардын сөзү адамдын көнбөгөн кулагы да уга ала турган, үнү эн ичке чыккан нотадан акырыныраак башталат. Катардын экинчи бурчунда абдан акырын дырылдаган жарганттар турат, алардын дырылдаганын көп кишилер такыр угушпайт. Бардык канаттуулардын, жарганаттардын жана курт-кумурскалардын сөздөрү ушул нотадан башталат.

– Бул башка аң уулоолордун баарынан жакшы, – деди Көк Тууган, Балдео бышылдап, эмнедир бирдемени жакшылап карап, эңкейгенде. – Ал джунглидеги дарыянын жанында адашып калган чочкого окшош. Ал эмне деп жатат?

Балдео ачуусу келип, бирдеме деп кобурады.

Маугли түшүндүрдү:

– Ал менин тегерегимде карышкырлардын бүтүндөй бир үйүрү тыбыраган болууга тийиш дейт. Мындај изди өмүрүмдө эч качан көргөн эмесмин дейт. Абдан чарчадым дейт.

– Ал кайрадан изди издең табуудан мурда эс алып ка-

лат, – деп Багира кош көңүл айтты, жашынмак ойноону улантып, дарактын сөңгөгүнүн артына жашынып туруп.

– Мына азыр бу байкуш эмне кылып жатат?

– Тамак ичкени же оозунан тұтұн чыгарганы жатат. Кишилер ар дайым оозу менен эмнедир бирдеме кылышат, – деди Маугли.

Карыя канжасына толтура тамеки салып, күйгүзүп тарта баштаганын үндөбөгөн изчилер көрүшту. Алар Балдеону кийин эң караңғы тұндө да таануу үчүн тамекинин жытын жакшылап билип алууга тырышысты.

Анан төтө жол менен көмүрчүлөр өтүштү, албетте, бул жерлерде биринчи аңчы болуп эсептелген Балдео менен кажылдашууга токтошту. Алардын баарысы тегерек тартып отурушту да, тамеки тартышты, а Багира менен калғандары болсо, Балдео Мауглинин, кубулма-баланын бүткүл тарыхын калпты-чынды кошумчалап башынан аягына чейин айтып бергенче, жакын келип, аларды карашты. Ал, Балдео Шер-Ханды кандай өлтүргөнүн, Маугли карышкыр болуп алып, аны менен күнү бою кармашып, анан кайрадан балаға айланып, Балдео Мауглини мәэлеп атканда огу четке кетип, Балдеонун топоздорунун бирине тийип өлтүргөндөй кылып, анын мылтыгын сыйкырдаганын; Сион тоолорундагы эң кайраттуу аңчы болгон Балдеону кыштактагылар кубулма-карышкырды атып өлтүрүүгө жибергенин айтып берди. Кубулма-баланын ата-энеси, Мессуа күйөөсү менен, өзүнүн жаман тамында кулпуланып отурушат, сыйкырдаганыңарды мойнуңарга алгыла деп жакында аларды кыйнай башташат, анан отко өрттөп жиберишет.

– Качан? – деп сурады көмүрчүлөр, булар дагы ушул шаан-шөкөттү көрүүнү абдан каалашты.

Балдео, мен кайра келгенче эчтеме кылышпайт деңен, кыштакта адегенде токайдогу баланы өлтүргөнүн каа-

лашат. Алар андан кийин Мессуанын, анын күйөөсүнүн сазайын берип, алардын жери менен топоздорун бөлүп алышмак болушат.

Мессуанын күйөөсүнүн топоздору да абдан жакшы экендигин ирети келгенде айта кетүү керек. Балдео: желмогуздар менен сыйкырчыларды өлтүрүп коюу жакшыраак болот, токойdon кубулма карышкыларды асырап алган кишилер да эң каардуу сыйкырчылардын так өзү болуп эсептелет, – деди.

Көмүрчүлөр кубулма-баланы көргөндүктөрү үчүн тагдырына тобо кылып, коркуп эки жагын каранышты; ошондой болсо да алар, Балдео сыйктуу, баатыр деген эмне экендигине, кубулма-баланы башкалардын баарынан тезирээк таап ала тургандыгына шектенишкен жок. Күн алда качан төмөн-дөп калган эле, ошондо көмүрчүлөр Балдео турган кыштакка барып, желмогуз менен сыйкырчыны көрмөкчү болушту. Балдео, албетте, кубулма-баланы өзү атып өлтүрүүгө милдеттүүлүгүн, бирок куралсыз кишилер кубулма-карышкыр өздөрүнө мүнөт сайын кезигиши мүмкүн болгон джунглини аралап жалгыз жүрүп отурушун ойлоону да каалабаганын айтты. Аларды ал өзү узатат, эгерде сыйкырчылардын баласы буларга жолукса, алар бул жердеги биринчи аңчы анын жазасын кандай берерин көрүштөт. Кечил ага эчтекеден коркпогондой кылып, кубулмага каршы тумар жазып берди.

– Ал эмне дейт? Ал эмне дейт? Ал эмне дейт? – деп карышкылар үстөккө-босток сурашты.

А Маугли болсо, иш сыйкырчыларга чейин жете элekte эмне болгону өзүнө толук белгилүү эместигин түшүн-дүрдү, мына ошондо ал өзүнө мээрим кылган эркек менен аял тузакка түшкөндүгүн айтты.

– Ырас эле кишилерди – кишилер кармашабы? – деп сурады Көк Тууган.

– Ал ошондой деп жатпайбы. Мен эмнедир түшүнбөйм. Алардын баарысы жөн эле кутуруп кетишсе керек. Мессуаны күйөөсү экөөн тузакка түшүрүүнүн эмне кереги бар эле. Алардын мени менен кандай иши бар? Кызыл Гүл туурасындагы алиги сөздөрдүн баарынын эмне жајети бар? Ойлоп көрүү керек. Алар Мессуага эмне кылмакчы болушса да, Балдео кайра келмейинче эчтемени башташпайт. Ушундай, демек... – деп келип Маугли терен ойго чөмүлдү, аңчылык бычактын сабын бармактары менен тыкылдатып.

А Балдео менен көмүрчүлөр болсо, кайраттанып жолго чыгышты да, улам биригин артынан бири көрүнбөй калышты.

– Мен азыр эле кишинин үйүрүнө барам, – деди акырында Маугли.

– А буларчы? – деп сурады Көк Тууган, көмүрчүлөрдүн кара күрөң жондоруна ач көздүк менен карап.

– Буларды ыр менен узатып баргыла, – деди Маугли жылмайып күлүндөп. – Мен булар караңғы кире элкете кыштактын дарбазаларында болушун каалабайм. Силер буларды кечиктире албайсыңарбы?

Көк Тууган тоотпогондой апаппак тиштерин ырсайты:

– Биз буларды мойнунаң байлаган эчкидей жетелеп, тегерете эле учу-кыйры жок айландырып жүрө бере ала-быз!

– Мунун мага кереги жок. Алар жолдо зерикпегендей кылышып, бир азыраак ырдап бергиле. Анчалык көңүлдүү ыр болбосо деле мейли, Көк Тууган. Сен да, Багира, алар менен кошо баргын да, аларга кошуулуп ырдагын. Түн кирген кезде кыштактан тоскула – ал жерди Көк Тууган билет.


– Бала үчүн айдакчы болуу – бул иш эмес. Мен качан

уктап алам? – деди Багира эстеп, мындаи эрмекке анын кубанганы көзүнөн эле көрүнүп турса да. – Мен кандайдыр бир жылаңаттар үчүн ырдап берүүгө тийиш экенмин! Мейли эмесе, байкап көрөлү!

Илбирс өзүнүн үнү бүткүл токойго алыс угулсун үчүн башын эңкейтти, ошондон кийин таламандын тал түшүндө эле «Аңчылыктан жолуңар болсун!» деген жарым түндөгү чакырык, эң башында алда канча коркунучтуу болгон созолонмо үн улам угулуп турду. Маугли бул чакырык бирде күчөп, бирде басайып, джунглини капитап жаңыртып турганын, анан анын арт жагында кайдадыр бир жерде эң кайылуу нотага келип тык басылганын укту да, токойду аралап жүгүрүп, күлүмсүрөдү. Ал, көмүрчүлөрдүн жоон топ болуп чогула түшкөнүн, карыя Балдеонун мылтыгы шамалда так эле банан (тропиктик өсүмдүктүн бир түрү) жалбырагы чайпалгандай болуп, калтыраганын көрдү. Андан кийин Көк Тууган: «Йа-ла-хи! Йа-ла-хи!» лап – үйүр нильгауну – чоң боз антилопту алдына салып кууганда угулуучу аңчылык ураанды ырылдады.

Бул ураан, токойдун туш тушунун бардыгынан жаңырт угулгандай болду да, акыр-аягында катардагы эле, абдан жакын жерден, эң шыңгыраган нотага келип үзүлгөнчө, уламдан-улам жакын жерден угулуп турду. Калган үч карышкыр анын ырылдаганына кошулушту, ошондуктан бүткүл үйүр анды жаңы из менен кууп келатат деп жадаганда Маугли да каргана алар эле. Андан соң төртөө тен эртең менен ырдалуучу укмуштуу Джунглидеги Ырын карышкырдын үнүнүн жетишинче, кубулжуткан кооз обон менен, кошолонтуп, бирине-бириң уйкалыштырып катуу ырдашты.

Бул ырдын таасиринде да көмүрчүлөр коркконунан дарактарга чыга баштаганда бутактары кычыраганын



69-бет. – Жакындағыла! – деп кишилдады Каа.  
Ошондо маймылдар дагы бир жолу кадам шилтешти.



89-бет. – Шер-Ханды эми тепсөөнүн кереги жок болчу. Анткени ал  
өлүп калган, кулаалылар эбак анын тарпына учуп келип жатышкан.

угуп, ар бир нота сайын карышкырлардын шылдың кылганын да эч бир жомок кайра сүйлөп бере албайт, а Балдео болсо жалынып-жалбарып, тобо кылып кобурай баштады. Андан кийин карышкырлар жатып уктап калышты, себеби, өз эмгеги менен жашагандардын бардыгы сыйктуу эле, туура өмүр сүрүшөр эле: уктап алмайынча көңүлдөгүдөй иштөөгө болбойт эмеспи.

Ошол мезгилдин ичинде Маугли saatына тогуз милядан жол жүрүп, миля артынан миляны артка калтыра берип, элдин арасында ушунча ай өмүр сүргөндөн кийин да чабал болбогонуна кубанды. Анда бир гана пикир: Мессуаны, күйөөсү экөөнү кандай гана болбосун тузактан бошотуп чыгаруу пикири калды, ал ар кандай тузактардан коркор эле. Мына ошондон кийин, калган кыштактардын баарынын жазасын берермин деп Маугли өзүнө-өзү убада берди.

Ал тааныш жайытты жана Маугли Шер-Ханды өлтүргөн күнү эртең менен аны Көк Тууган түбүндө күтүп турган дхак дарагын көргөндө күүгүм кирип калган болчу. Ал элдин баарына канчалык ачуусу келсе да, деги кыштактын үйлөрүнүн төбөлөрүн биринчи көргөндө деми кыстасып, мууна түштү. Ал, бардык кишилер каалаган убактысынан эрте келип, кечки тамак-ашка киришүүнүн ордуна, кыштактагы анжыр дарагынын түбүнө топурап чогулушканын, андан кобур-кубүр болуп, кыйкырык-чуу түшкөнү угулганын байкады.

– Бир кишилер экинчи кишилерди кармоо үчүн тузак тартуулар сөzsүз керек экен да, ансыз алар нааразы боло берет тира, – деди Маугли. – Алар эки түн мурда Мауглини кармашкан, ал эми менин оюмча, ошол түн көп жаандан мурун болсо керек. Бүгүн Мессуа менен күйөөсү экөөнүн кезеги. А эртең, бүрсүгүнү, андан кийин көп түн өткөндө да кайрадан Мауглиниң кезеги келет.

Ал ноолунун түбүнөн жөргөлөп өтүп, Мессуанын жаман тамына жеткенде терезеден карады. Бөлмөнүн ичинде колу-буту байланып, араң дем алып, Мессуа жатат; анын күйөөсүн боз-ала кылып боёлгон керебетке кайыш менен чырмап таштаптыр. Жаман тамдын көчө жакты караган эшиги тыгыз жабылып, үч-төрт киши ага жөлөнүп турушат.

Маугли кыштактын үрп-адаттарын жана салттарын абдан жакшы билчү. Ал, эл тамак ичиp, тамеки тартып, сүйлөшүп жатканда башка эчтеме кылбай турганына; бирок тамак ичиp болгондон кийин алардан сактануу керектигине акылы жетти. Балдео да бат эле келет, эгерде анын өз достору өз кызматын жакшы аткарышкан болсо, анда анын айтып бере турган сөздөрү болот. Терезеден кириp, эркек менен аялдын үстүнөн эңкейип, аларды байлаган кайышты кесип, оозунан тыгынын алып, жаман тамда сүт жок бекен деп издеди.

– Бул келет деп мен билгем, мен билген болчумун! – деп эчкириp ыйлады Мессуа.– Бул мөнин балам болсо керек, эми мен билдим! – деди да аял Мауглини көкүрөгүнө кысып кучактады.

Дал ушул мүнөткө чейин Маугли абдан сабырдуu болгон, бирок ал бул жерде бүтүндөй калтырап кетти, буга өзү да укмуштуу таң калды.

– Бул кайыштар менен байлоонун эмне кереги бар? Эмне үчүн алар сени байлап коюшту? – деп сурады ал бир топ унчукпай тургандан кийин.

– Биз сени бала кылып алганыбыз үчүн жазалап байлашты, башка эмне үчүн болмок эле? – деди аялдын күйөөсү ачууланып. – Каракы, – мен бүтүндөй кан болгонумду.

Мессуа эчтеме айткан жок, бирок Маугли анын жарадар болгон жерлерин көрдү, ошондо ал тиштерин кычыратканын алар угуп турушту.

– Бул кимдин кылганы? – деп сурады ал. – Бул үчүн алар жазасын тартат!

– Бул бүткүл кыштактын кылган иши. Мени бай деп эсептешкен. Менин малым көп эле. Биз, аялым экөөбүз сени багып алганыбыз үчүн сыйкырчы экенбиз.

– Мен түшүнбөйм! Мессуа айтсынчы.

– Мен сени эмчек эмизип баккам, Натху, сенин эсин-деби? – деп коркуп сурады Мессуа. – Сен менин жолборс көтөрүп кеткен балам болгонун үчүн, мен сени абдан жакшы көргөнүм үчүн ушинтишти. Алар мени сенин энен, кубулма-баланын энеси, ушул үчүн өлүүгө тийиш дешет.

– Кубулма-бала деген эмне? – деп сурады Маугли. – Өлүмдү мен эбак көргөм.

Аялдын күйөөсү аны томсоруп туруп астыртан карап койду, бирок Мессуа күлүп жиберди.

– Көрдүнбү? – деди аял күйөөсүнө. – Бул бала сыйкырчы эместигин мен билгем, мен сага айтпадым беле. Бул менин балам, менин балам!

– Балаңбы же сыйкырчыбы мындан бизге кандай пайда? – деп жооп берди күйөөсү. – Эми биз экөөбүз баары бир өлдүк.

– Тетигинде джунглинина арасы менен кеткен жол бар, – деп көрсөттү Маугли терезеге. – Силердин колу-бутуңар чечилди. Кетип калғыла.

– Биз джунглини билбейбиз, балам, анткени... сен аларды кандай билесиң, – деп баштады Мессуа. – Мен алыс кете албайм.

– Эл бизди артыбыздан кууп барып, кайрадан бул жерге алып келишет, – деди аялдын күйөөсү.

– Гм! – деди Маугли аңчылык бычагынын учун ала-канына жүгүртүп. – Азырынча мен бу кыштакта эч кимге жамандык кылгым келбейт. Бирок, сени токтотот деп ой-

лобойм. Дагы бир аз убакыт өтсө алардын ойлоно турганы табылат. Апей! – деп ал башын көтөрдү да, эшиктин тушундагы кыйкырык-чуу болуп, жүгүргөн дүбүрттү укту.  
– Акыры алар Балдеону үйүнө коё беришти белем!

– Аны эртең менен сени өлтүргүн деп жиберишкен, – деди Мессуа. – Ырас эле ага жолуккан жоксунбу?

– Чынбы, биз... мен ага жолуктум. Анын айтып бере тургандары болду. Ал сүйлөшүп жаткан кезде, эң көп нерселерди иштөөгө болот. Бирок адегенде алар эмне кылгылары келгенин билүү керек. Силер кайда кетүү жакшыраак экендигин ойлоп көргүлө да, анан мен кайра келгенде айтып бергиле.

Ал терезеге секирип чыгып, кайрадан жүгүрүп кетти да, барып анжыр дарагынын түбүнө жайылган казганактаган элдин кобур-жобуру өзүнө угулбай калганча кыштактын ноолусунун түбүнө жашынып турду.

Балдео жерде жатып жөтөлүп, онтоду, а калганда-рынын баарысы аны тегеректеп, сураштырышты. Анын чачтары саксайган, даракка чыгам деп колу-бутун айрып алган, араң эле сүйлөйт, бирок өзүнүн ал-жайынын бардык саламаттуулугун эң жакшы түшүнгөн. Топураган эл кулак түрүп, эңсөп уксун үчүн жана эмне айтарын элге четин чыгаруу үчүн гана ырды шайтандар, кубулма-кишилер жана сыйкырчылык жөнүндө ал эмнедир бирдемени мезгил-мезгили менен айта баштады. Андан кийин суу сурады.

– Ушундай де! – деди Маугли. – Сөз үстүнө сөз! Келжиреп эле жатасың! Адамдар маймылдардын кандаш бир туугандары. Ал адегенде оозун суу менен чайкап, анан тамеки тартып, ушулардын баарын бүткөндөн кийин ангеме сала баштайт. Мына ушул киши дегендер акмак болот окшойт! Балдео ангеме айтып берип олтуруп жадатмайынча

алар Мессуаны кайтарууга эч кимди коюшпайт. Мен да ушундай эле жалкоо болуп баратам!

Ал силкинді да, кайрадан жаман тамын көздөй жылбышып жөнөдү. Ал өзүнүн бутун кимдир бирөө жалап жатканын сезгенде, терезенин түбүндө эле.

— Эне,— деди ал Карышкыр Энени тааныганда, — бул жерде эмне кылып жүрөсүн?

— Мен өзүмдүн балдарым токойдун арасында ырдап жүргөнүн уктум да, кимди баарынан жакшы көрсөм, ошонун артынан ээрчиp келдим. Бакатай, мен сени эмчегин эмизип баккан аялды көргүм келет — деди Карышкыр Эне шүүдүрүмгө түп көтөрө суу болуп.

— Ал аялды байлап коюшкан экен, өлтүрөбүз деп жатышыптыр. Мен аны байлап койгон кайышты чечип салдым, эми ал аял күйөөсү экөө джунглиниң ичи менен кетип калышты.

— Мен да аларды узатам. Мен карыдым, бирок али тишим такыр түшүп калган жери жок. — Карышкыр Эне арткы буттары менен чокчооп тура калып, терезеден караңғы жаман тамга карады.

Андан кийин ал алдыңкы буттарын акырын жерге түшүрүп, төрт буту менен туруп, мындай деди:

— Мен сени бириңчи болуп эмчек эмизип баккам, бирок Багира чын айтып жатат: киши деген акыр аягында кишилерге кетип калат.

— Балким, ошондойдур,— деди Маугли абдан кабагын бүркөп,— бир гана жери мен азыр мындай жолдон алысмын. Ушул жерде күтө тур, бирок ага көрүнбө.

— Сен эч качан менден корккон эмес элен, Бакатай, — деди Карышкыр Эне бир кадам артка чегинип, бийик чыккан чөптүн арасына кирип кетип жоголуп, мындай ишти ал эң жакшы кыла билген.

– Мына азыр болсо, – деди шайырданып Маугли, кайрадан терезеге секирип чыгып, – бардыгы Балдеонун айласына жыйналышты, эми ал эч качан болбогон нерсени айтып жатат. Ал сөзүн бүткөн кезде, алар бул жерге Кызыл менен... от менен сөзсүз келишет да, экөөнөрдү тен өрттөп жиберет. Кандай кылуу керек?

– Биз күйөөм экөөбүз сүйлөштүк, – деди Мессуа. – Канхивар бу жерден отуз миля келген жерде экен. Эгерде биз ал жерге бүгүн жетсек, анда тиরүү калганыбыз, эгер жетпесек – анда өлгөнүбүз.

– Силер тиরүү каласынар. Бүгүн бир да киши дарбаздан чыгып кетпейт. Бирок бул анын эмне кылганы?

Мессуанын күйөөсү төрт аяктап эмгектеп туруп, жаман тамдын бурчундагы жерди казып жатты.

– Ошол жерде анын акчасы бар, – деди Мессуа. – Биз өзүбүз менен кошо андан башка эчтеме ала алайбыз.

– Апей, ошондой де! Аның баягы колдон-колго өтүп, жылуу болбой турган нерсепи. Ырас эле ал башка жерлерде да керек болот бекен?

Күйөөсү ачуусу келип, эки жакты карап койду.

– Анын эмнеси кубулма-бала? Ал жөн эле акмак эмеспи! – деп ырылдады ал. – Бул акчага мен ат сатып ала алам. Биз алыс кете албас болуп, таяк жеп калдык, а кыштактагылар болсо биздин артыбыздан кууп жөнөштөт.

– Куубайт деп айтып жатпайымбы, мен андай кылууга жол бербейм, бирок ат дегениң жакшы иш, анткени – Мессуа чарчап калды.

Аялдын күйөөсү акыркы рупиясын кемерине байланып, ордунан тура калды. Маугли терезеге чыгып отурууга Мессуага жардамдашты, түнкү салкын жел анын көнүлүн сергитти. Бирок джунгли жылдыздардын жарыгында ал аялга абдан караңгы жана коркунчтуу болуп көрүндү.

– Силер Канхиварга баруучу жолду билесинерби? – деп шыбырады Маугли.

Алар «билебиз» деп башын ийкешти.

– Жакшы. Эчтемеден коркпоо керектигин унуткан жок чыгарсынар. Шашуунун да кереги жок. Бир гана жери... Бир гана жери силер, балким, арт жактан жана алды жактан ырдаган ырды угарсынар.

– Чын эле, эгерде бизди өрттөп жиберет деп коркпосок эле сен бизди түн ичинде джунглиге кетип калат деп ойлойсунбу? Кишилер өлтүргөндөн көрө, айбандар тыткылап кеткени жакшыраак эмеспи, – деди Мессууанын күйөөсү.

Бирок Мессууанын өзү Мауглите карап, күлүмсүрөп койду.

– Силерге айтарым, – деп улантты Маугли, аюу – Балунун эле так өзүндөй болуп, ыклас койбогон бөлтүрүккө байыркы Джунгли Законун жүзүнчү жолу кулагына куюп, – силерге айтарым, джунглидеги бир да айбан сизге тишин тийгизбейт, джунглидеги бир да айбан сизге бутун көтөрбөйт. Силер Канхиварды алыстан көрмөйүнчө киши да, айбан да силерди токтотпойт. Силерди кайтарып барат.

– Ал Мессуага карап бат бурулуп мындай деди: – сенин күйөөң мага ишенбейт, бирок сен ишенерсин?

– Ооба, албетте, балам. Сен кишисинбى же джунглиден келген карышкырсынбы, баары бир мен сага ишенем.

– Ал менин журтумдун ырдаганын укканда чочуп кетет. А сен өзүң билип, баарын түшүнөрсүн. Баргыла да ашыкпагыла, анткени – ашыгуунун кажети жок: дарбазалар кулпулуу.

Мессуа боздоп ыйлап, Маугленин буттарына жыгылды, бирок ал бүт бойдон калтырап кетти да, аялды бат эле ордунан тургузду. Ошондо аял анын мойнуна асылып, эсина түшкөндүн баарын айтып, эркелетип ат коё берди.

Алар джунглиге карай бет алышты, Карышкыр Эне да өзүнүн жашырынып күтүп турган жайынан ыргып чыга калды.

– Тигилерди ээрчитип бар! – деди Маугли. – Байкалын, буларга тийүүгө болбостуғун джунглидегилердин баары билсин. Үнүндү гана чыгарып кой, мен барып Багираңы чакырам.

Күнгүрөп созолонгон үн чыкты да, лып басыла түштү, ошондо Маугли Мессуанын күйөөсү селт эте түшүп, жаман тамына карай кайра качууга даяр болуп, артына бурулганын көрдү.

– Жүрө бериниз, жүрө бериниз! – деп Маугли көңүлүн көтөрүп кыйкырды. – Силер ырдаган ырды угасыңар деп мен айтпадым беле. Карышкыр Эне силерди Канхивардын өзүнө дейре жеткирет. Бул Джунглинин Ырайымы.


Мессуа өзүнүн күйөөсүн илгери көздөй түрттү, Маугленин как алды жагынан дегидей капысынан Багира чыга түшкөндө караңы кирип калган кез эле.

– Сенин бир туугандарың үчүн мен уялам! – деп Багира ырыллады.

– Кантип! Алар Балдеого жаман ырдан бериштиби? – деп сурады Маугли.

– Өтө жакшы! Өтө! Алар ар кандай кекейип бой көтөрүүнү унтууга мени да мажбур кылышты, калп айтсам, мени бошотуп чыгарган сынган кулпунун кусуру урсун, так эле жазындағыдай джунглини аралап ырдадым. Чын эле сен биздин ырдаганды уккан жоксунбу?

– Менин башка ишим болуп калды. Андан көрө, сага жакшы ырдан бериштиби деп Балдеодон сурал көрсөнчү. Деги баягы төртөө кайда болду экен? Кишинин үйүрүнөн бир да адам бүгүн дарбазанын тышына чыкпаганын каалайм.



164-бет. – Мени Маугли деп аташат, – деген жооп болду.



205-бет. Маугли сол колу менен бычагын алып, саксайган сары күйругун кыя чаап туруп, баштооч дөбөттү кайра жерге ыргытып жиберди.

– Сага ал төртөөнүн эмне кереги бар? – деди Багира.– Ал баланы оттой балбылдап күйүп турган көздөрү менен жалт карап алмак-салмак улам бир бутуна салмагын салып бир жерден козголбай туруп, улам катуурак мырылдай берди.

– Мен аларды токтотуп турайын, Кичине Тууган. Жанагы ыр жана дарактарга чыгып барган кишилер мени кызыктырды. Мен алардын артынан керээли-кечке – күндүн жарыгында, түш мезгилинде кууп жүрдүм. Мен аларды карышкырлар бугуларды андыгандай болуп андыым. Мен Багирамын, Багирамын, Багирамын! Мен өзүмдүн көлөкөм менен бийлегендей болуп, алар менен бийледим. Карабы!

Ошентип, соң илбирс кичине мышыктай секирип барып, жерге түшүп жаткан жалбырактардын артынан кууп жөнөдү да, буттары менен бирде онго, бирде солго куру абага ургулай берди эле, дабышты билгизбей ақырын тура калды да, кайра баштан жогору карап үстү-үстүнө улам секире берди, анын мырылдаганы да, ырылдаганы да, шакылдап кайнап жаткан казандан чыккан буунун түрмөк-төлгөнүндөй улам катуулай баштады.

– Мен Багирамын – джунглиниң арасындамын, түн ичиндемин! Күчүмдөн тая элекмин! Менин айбатыма ким туруштук берет! Бала, мен колум менен бир урганда сенин башынды жарап элем, ошондо башың жайында өлгөн ба-кадай, былчыйып калар эле!

– Мейли, ур! – деди Маугли джунглиниң тили менен эмес, кыштактагылардын тили менен.

Бала адамдын сөздөрүн сүйлөгөндө Багира заматта тык токтой калды. Ал кийин секирип качып, бүт денеси менен калтырап, арткы буттары менен чокчоюп отура калды, демек, анын башы Мауглиниң башы менен бирдей деңгээлде болун чыкты. Ошондо Маугли анын маяктагы от

өчкөндөгүдөй болуп, жашыл көздөрүнүн ичиндеги кызыл оту өчө электе, илбирс тетири карай электе, багынбаган бөлтүрүктөргө карагандай эле кылып, зымырттай жашыл көздөрүнө кайра баштан карай баштады. Илбирстин башы улам төмөн түшүп, акырында тилинин кызыл сүргүчү Мауглиниң бутун тытып кетти.

— Багира, Багира, Багира! — деп шыбырады бала, анын мойнун жана калтыраган жонун көшөрүп, азыраактан сылап-сыйпап. — Сабыр кыл, сабыр кыл! Буга сен айыптуу эмессин, буга түн айыптуу!

— Мунун баары түнкү жыттар,—деди Багира өкүнүп.  
— Аба мени чакырып эле тургандай болду. Бирок муну сен кайдан билесин?

Индия кыштагынын айланасындағы абаны ар кандай жыттар каптаган, мурду менен жыттап, ойлоп көнгөн айбанга кишиге музыка же вино кандай маанилүү болсо, жыттар ошонун эле өзүндөй маанилүү болот.

Маугли илбирсти дагы бир нече мүнөт сооротту, акырында илбирс, оттун жанындағы мышыкка окшоп, буттарын көкүрөгүнүн астына жаздалап, көздөрүн кылгырта жуумп жатты.

— Сени биздики десек да, биздики эмес десек да, джунглиден десек да, джунглиден эмес десек да болот,—деди илбирс акырында. — Мен бар болгону эле кара илбирсмин. Бирок мен сени жакшы көрөм, Кичине Тууган.

— Алар дарактын түбүндө эмнедир көпкө сүйлөштү,—деди Маугли анын акыркы сөздөрүнө көңүл бурбай. — Балдео ага бир канча окуяны айтып берген болууга тийиш. Жанагы аялды күйөөсү менен тузактан чыгарып алыш, Кызыл Гүлгө ыргытуу үчүн алар бат эле келишет. Ошондо тузак бош калганын көрүшөт. Хо-хо!

— Жок, угуп турчу, — деди Багира: — алар мени ошол

жерден таап алсын! Мени көргөндө үйдөн бир азырагы  
качып чыгат. Мен тордо биринчи жолу отурган жерим жок,  
мени көтөрмө жип менен байлап коё алышар дейсинбى.

— Эмесе, акылдуу бол! — деди Маугли күлүп. — А ил-  
бирс болсо жаман тамга эбак тымызын кирип барган.

— Бэр! — деди Багира жыттап. Бу жерде кишинин  
жыты келет, бирок керебети мен Удайпурдагы княздын ай-  
банканасында жаткандагынын эле так өзүндөй экен. Мен  
эми жатайынчы!

Ири айбандын салмактуулугунан жиптен жасалган  
тор кырчылдаганын Маугли укту.

— Калп айтсам, мени бошотуп чыгарган сынык кул-  
пунун кусуру урсун, алар эң керектүү күшту кармап алдык  
деп ойлошор! Менин жаныма келип отурчу, Кичине Туу-  
ган, экөөбүз биригип алардын аңчылыктан жолу болушун  
тилейли!

— Жок, менин оюмда башка нерсе бар. Бул оюнга мен  
да катышып жатканымды адамдын үйүрү билүүгө тийиш  
эмес. Өзүң жалгыз аңчылык кыл. Мен аларды көргүм кел-  
бейт.

— Мейли, ошондой болсун, — деди Багира. — Тигине,  
эми алар да келатышат!

Кыштактын тиги бурчундагы анжыр дарагынын  
түбүндөгү аңгеме дагы ого бетер чуулуу боло баштады.  
Акырында кыйкырык-чуу болуп кетти, топураган эл со-  
юлдарды, бамбук таяктарын, орокторду жана бычактар-  
ды күүлөп, көчөнү капитап чыкты. Баарысынын алдында  
Балдео жүгүрүп жүрдү, калгандары да анын артынан ка-  
лышпай:

— Сыйкырчы эркек менен сыйкырчы аялды мында  
алып келгиле! Алардын баштарынын үстү жагындағы ча-  
тырчаны өрттөп жибергиле! Кубулма-баланы эркелетип

багуу кандай экенин биз аларга көрсөтөбүз! Жок, адегенде аларды уралы! Жалындуу көсөөлөрдү алыш келгиле! Жалындуу көсөөлөрдү көбүрөк алыш келгиле!

Бу жерде эшик бекитилүүчү тээкке бир аз буйдалуу болду. Эшик абдан бекем жабылган болчу, бирок топураган эл тээкти жулуп ыргытышты, ошондо буттарын учкаштырып, бир четин азыраак саландатып кооп, айбаттуу кара илбирс Багира керебетте керилип жаткан бөлмөнүн ичине жалындуу көсөөлөрдүн жарыгы тийди. Алдыңкы катарда гылар бардык күчтөрү менен кайра көчөгө жуулунуп чыгып жатканда, абдан коркуп, бир мүнөт унчукпай калышты. Мына ушул учурда Багира, өзүнө тенди кордомокчу болгондо кандай эстей турганын бардыгына көрсөтүүгө тырышып, эстеди. Муруттуу эрини бир аз көтөрүлүп, эки жакка ачылды, кызыл тили кайрылды, астынкы жаагы улам төмөн саландады эле, ысык тамагы көрүндү; калкайган чоң азуулары, болот затвордой болуп шакылдамайынча, анырайган капкара оозунда даана белгилүү болуп, бөлүнүп турду. Андан кийинки мүнөттө көчө ээн боло түштү. Багира тerezeden секирип түшүп, Мауглинин жанына барды. Коркуп кеткен кишилер үйдү көздөй качып, мұдурүлүп, бирин-бiri түрткүлөшүп, жүрүп отурушту.

— Алар ордунан таң атканча кыймылдашпайт, — деди жай гана Багира. — Эми эмне кылабыз?

Түшкү уйку кезиндеги жымжырттык кыштакты кептап тургансыды. Бирок тыңшап көрсөн, асты жер үйдүн ичи менен эгин салынган оор жашиктерди жылдырып, эшиктин алдына кооп, тосуп жаткандыгы угулуп турду. Кыштакта так эртең мененге чейин эч ким кыймылдабайт деп Багира чын айткан экен.

Маугли кыймылдабай ойлонуп отурду, анын өзүнө караганда утур кабагы бүркөлө берди.

— Мен ушунчалық эмне кылдым эле? — деди ақырында Багира, ага жароокерленип.

— Жакшылыктан башка эч нерсе кылган жоксун. Эми аларды таң атканга чейин карап тур, мен уктап алайып.

Ошентип Маугли токойго барып, таштын үстүнө оонап жата калды да, уктап кетти – күнү-түнү менен уктады.

Ал уктап ойгонсо жанында Багира отуруптур, анын бутунун жанында азыр эле өлтүрүлгөн бугу жаткан экен. Маугли аңчылық бычагы менен кандай союп жатканын, тамакты кандай жеп, сууну кандай ичкенин Багира кызыгып карап турду да, анан ээгин колуна таянып кайрадан жатты.

— Аял менен эркек Канхиварга аман-эсен жетишти,  
— деди Багира. — Сенин энен кулаалы Чилден кабар жибериптирип. Алар атты түн ортосуна чейин эле, ошол эле күнү кечинде таап алышып, эң тез жүрүп кетишкен экен. Мындай кылганы жаман дейсиңби?

— Мындай кылганы жакшы,— деди Маугли.

— Сенин кишилериндин үйүрү бүгүн эртең менен күн жогору көтөрүлгөнчө, кыймылдашпады. Алар өздөрүнө тамак бышырып алып жүрүшүп, анан кайрадан өз үйлөрүнө бекинип алысты.

— Балким, алар сени көрүшкөндүр?

— Көрсө көргөндүр. Таң атканда мен дарбазанын жанында чанға аралашып тегеренип ойноп жүргөм, атүгүл ырдаган да болсом керек. Кой эмесе, Кичине Тууган, эми мында кыла турган эчтеме жок. Жүр, Балу экөөбүз менен кошо аң уулоого бар. Ал жаны аары уюктарын тааптыр, аларды сага көрсөтмөкчү болот, мурдагыдай эле биз менен бирге болсоң дейбиз... Андай карабачы, мен сенден корком! Эркек менен аялды Кызыл Гүлгө ыргытышпайт, джунглидегилердин баары эски бойдон кала берет. Бул чын эмес бекен? Кишинин үйүрүн унуталы!

— Ал үйүрдү абдан бат эле унутушат. Хатхи азыр түн ичинде кайдан тамактанып жүрөт экен?

— Кез келген жердедир. Унчукпас азыр кайда экенин ким биле алат? Анын сага эмне кереги бар? Биздин колубуздан келбegen нерсе Хатхинин колунан келмек беле?

— Өзүнүн үч баласы менен кошо бул жерге, мага келип кетсин деп ага айтып койчу.

— Деги ушуунунду койчу, Кичине Тууган, «келсин» же «кетсин» деп Хатхиге буйрууга жарабайт. Ал Джунглиниң Ээси экендигин жана адамдын үйүрү сенин бетиңди өзгөртүүдөн мурда сени Джунглиниң Осүят Сөздөрүнө үйрөткөнүн унутпа.

— Ал эчтеме эмес. Ал үчүн менин да Осүят Сөздөрүм бар. Бакатай Маугли келип кетсин деди гана деп айтып кой, эгерде ал дароо макул болбосо, ага Бхаратпурдун тапталган жерлеринин урматы үчүн келсин деди, деп айтып кой.

«Бхаратпурдун тапталган жерлеринин урматы үчүн»,— деп унутпоо үчүн Багира эки-үч жолу кайталап жаттады. — Барайын! Хатхи урушуп гана тим борор дейм, кандай Осүят Сөз Унчукпасты бийлей турганын уксам эле, бүткүл бир айлык олжомду кубаныч менен берген борор элем.

Багира кетти, аңчылык бýчагы менен өжөрлөнүп жерди казып, Маугли калды. Маугли өмүрүндө бир жолу да адамдын канын көрбөгөн — андан да ага көбүрөөк чоочун нерсе,— Мессуаны байлап койгон кайыштардагы кандын жытын сезгенге чейин бир жолу да анын жытын билген эмес. А Мессуя ага кайрымдуу болгон, ал да аны жакшы көргөн. Бирок ал кишилердин таш боордугун, коркоктугун жана келжиректигин жек көргөнү менен да, ага джунгли кандай гана сыйлык бербесин, ал адамды өмүрүнөн ажыратып, ошол укмуштуу жытты кайрадан жыттоого эч бир

макул болбос эле. Анын планы алда канча жөнөкөй жана алда канча туура болгон, карыя Балдеонун анжыр дарагынын түбүндөгү ангемелеринин бири ага пикир туудургагынын эстеп, ичинен күлүп калды.

— Ырас, бу Осуят Сөз эле, — деп Багира кайра келип, анын кулагына шыбырады. — Алар дарыянын жанында жайылып оттоп жүрүп, топозго окшоп, менин тилимди алышты. Карабы, алар тигинде келатышат!

Хатхи жана анын үч баласы, демейдегисиндей эле, бир ооз да үн чыгарбай келип калышты. Алардын боорло-рунdagы дарыянын баткагы али кургабаптыр, Хатхи азуусу менен жулуп алган жашыл банан жыгачын санаадар болуп чайнап жеп бүтүрө жаздаган. Бирок анын далкыйган денесинин ар бир кыймылы, Джунглинин Ээси бөлтүрүк-балага келбей эле, эчтемеден коркпос балага коркок пил келди деп баарысын биринчи көз караштан эле түшүнгөн Багирага айтып турду. Хатхинин үч баласы атасынын арт жагында ары-бери теңселип турушту.

Хатхи, «аңчылыктан жолуң болсун» деп айтканда, Маугли араң гана башын көтөрдү. Ал Хатхи бир сөз да айта электе, аны көпкө дейре улам бир буту менен алмак-салмак теңселип, силкинүүгө мажбур кылды, сүйлөй баштаганда да пил менен сүйлөшпөй эле, Багира менен сүйлөштү.

— Мен сilerге бир окуяны айтып бергим келет, мен аны сiler бүгүн аңдып жургөн аңчыдан уккан элем, — деп баштады Маугли. — Бул окуя карыган жана акылдуу пил тузакка түшүп калып, чункурдун түбүндөгү учтуу казык анын терисин согончогунан ийинине чейин айрып кетип, ошондон ак тырык болуп калганын айтат.

Хатхи бери бурулганда Маугли колун сунду, анын таш тактага жазуучу таш калемдей (грифель) боз капта-

лындағы узун ак тырық, как эле ысыған учу ичке узун камчы менен сабагандай болуп, айдын жарығында көрүнө баштады.

— Эл пилди чуңкурдан тартып чыгарышты, — деп улантты Маугли, — бирок ал күчтүү болгон жана кишенди үзүп качып кетип, жарасы айыкканча жашырынып жүрдү. Айыккандан кийин түн ичинде аңчылардын талаасына кайра келди. Анын үч баласы болгону азыр менин эси-ме түштү. Мына ошонун баары мындан көп-көп жылдар мурда, бул жерден абдан алыс Бхаратпур талаасында болгон. Келерки орок оруу убагында бул талаалар эмне болду, Хатхи?

— Орулган эгинди мен үч бала менен жыйып алдым,— деди Хатхи.

— Ороктон кийинки кош айдоону кан<sup>ж</sup>дай өткөрдүңөр?  
— деп сурады Маугли.

— Кош айдаган жокпуз,— деди Хатхи.

— Эгин айдалган жердин жанындағы талааларда тур-  
ган эл эмне болду,— деп сурады Маугли.

— Кетип калышты.

— Эл жаткан жаман тамдар эмне болду?— деп сурады  
Маугли.

— Биз үйлөрдүн чатырчаларын туш-тушка ыргытып  
чачып кеттик, дубалдарын болсо джунгли жутуп койду.

— Андан кийин эмне болду? — деп сурады Маугли.

— Биз джунглини беш кыштаккa жайып жибердик:  
бул кыштактарга да, алардын жерлеринде да, жайыттар-  
да да, жумшак, айдалган талааларда да азыр жерден азык  
ала турған бир да киши калбады. Бхаратпур талаасы мына  
ушундай болуп тепселиди, мына муну мен өзүм үч балам  
менен иштедим. Муну кандай кылыш билгенинди азыр  
мага айтыш берчи, Маугли?— деп сурады Хатхи.

— Мага бир киши айтты, атүгүл Балдео да ар качан эле калп айта бербестигин мен азыр көрүп турам. Хатхинин ак тырык кылынганы жакшы болуптур, экинчи жолу дагы жакшыраак болуп чыгат, анткени — киши башкарат эмеспи. Сен мени кууп жиберген киши үйүрүнүн кыштагын билесинбى? Эми ал жерде алар туруга жарабайт. Мен аларды жек көрөм!

— Деги эч кимди өлтүрүүнүн кереги жокпу? Бхарат-пурдагы талааны тепсеп жүргөнүбүздө менин тиштерим кандан кызырып кетти, мен ушул жытты кайрадан конурсуткум келбес эле.

— Мен дагы. Атүгүл мен алардын сөөктөрү биздин адап жерибизде жатканын да ыраа көрбөйм. Өзүлөрунө башка ийин издешсин. Алар бул жерде калууга болбойт. Мени баккан аялдын, — мен болбосом өлтүрүп коюшу да ыктымал болгон аялдын — каны кандай жыттангандыгын мен уктум. Андан менин оозум күйүп албырып турат. Аларга джунглини жайып жиберели, Хатхи!

— А! — деди Хатхи. — Жазгы кырчындын түбүндөгү кыштак кандай ойрон болгонун көрө элегибизде, менин теримдеги тырык да мына ошондой эле болуп күйгөн. Мен азыр түшүндүм: сенин урушун биздин да уруш болот. Биз аларга джунглини жайып жиберели.

Маугли араң эле эс алганда — ал жек керүп, кыжырлангандыктан бүтүндөй калтырап кеткен болчу, — пилдер турган жер бош калды, жалгыз гана Багира коркуп Мауглите карап турду. Хатхи менен анын уч баласы ар бири өз тарабына бурулуп кетиши да, өрөөндөр менен унчукпай жүрүп отурушту. Алар джунглини аралап улам илгери кете бериши да, алтымыш миля жол жүрүштү, башкача айтканда, эки жумалык жол басышты. Алардын ар бир баскан кадамын жана тумшугунун ар бир чайпалганын Манг, Чиль,

Маймыл Журту жана бардык; канаттуулар көрүп жоруган болчу. Анан пилдер тоюнуп, кеминде эки жума тынч жатышкан. Хатхи менен анын балдары тоо ажыдаары Каага окшош: кажети жок болсо, алар шашпайт.

Бир жумадан кийин – бул кайдан чыкканын эч ким билбейт, – баланча-баланча жерде тоют менен суу баарынан жакшы экен деген ушак джунглиде тарады. Берекелүү тоюттун азабынан дүйнөнүн четине чейин болсо да баруудан баш тартпаган камандар ташты аралап, оонап басып топ-топ болуп ээрчишип жөнөп беришти; алардын артынан бугулар жөнөп кетишти, бугулардын артынан – тарп жеп оокат кылган кичине түлкүлөр жөнөштү. Бугулардын катарында колдогой антилоптор – нильгаулар жүрүп отурушту, а нильгаулардын артынан саздагы жапан топоздор кетип баратышты. Алыста илээлеп басып, чөп жулуп оттөп, суу ичип алып туруп кайрадан оттон, чачылып жайылып жүргөн малды кайра буруу адегенде женил болор эле, бирок алардын арасында чочуп үркүп, көтөрүлүү башталар замат эле кимdir бирөө келип жоошутуп турган. Бирде бул жакшы тоют бир аз арыраак жерде деп кабар берген чүткөр Сахи болгон; бирде бул тиги жакта эч ким жок деп көрсөтүү үчүн канаттарын бүлбүлдөтүп токойдогу ачык аянттан кубаныч менен чыйпылдап зымырап учкан жарганат болор эле; бирде чөптүн тамырын оозуна толтуруп алып, ооналактап басып, малдын жанына келип, чын-тамаша экени билинбей, анык жолго салып коркуткан Балу болгон. Көбү кайра тартып, туш-тушка качып, илгери жүрүүгө көнүлдерү жар бербеди, бирок башкалары ордунда калышты да, мурункусундай эле алга карай кете беришти.

Он күн өттү, ошол убакыттын акыр ченинде иш мындаича болду: бугулар, камандар жана нильгаулар радиусу сегиз же он миля келген айланада жүгүрүп, топурап-тепсеп

жүрүштү, жырткычтар болсо аларга чет жактардан кол салышты. Айлананын орто ченинде кыштак бар эле, ал кыштактын айланасында болсо, талааларда эгин бышып турган, ошол талааларда канаттууларды жана башка зыянкечтерди коркутуу үчүн тургузулган көгүчкөн кепесине окшогон балаканаларда кишилер отурушкан.

Хатхи менен анын үч баласы джунглиден уу-чуусуз чыгып, тумшуктары менен чабак жыгачты сындырып, балакана уу балтыргандын сынган сабагындай кулап түшүп, андан жыгылган кишилер пилдердин күңгүрөп өкүргөнүн укканда түн караңгы болуп турган. Андан кийин үрккөн бугулардын алды дыркырап жүрүп отуруп, кыштактын жайытын жана айдоо жерлерди тепсеп кетиши; алардын артынан жалпак тумшук, курч түяк камандар келиши да, бугулардан кийин калгандарды, камандар жок кылышты. Карышкырлар кез-кези менен малдын тынчын алып турушту, ошондо үрккөн мал ары-бери качып, жашыл арпаны тепсеп, сугат арыктардын четтерин жер менен жексен кылып, тыптыйпыл тегиздеп кетип турушкан. Айлананын четиндеги бир жерде таңга маал жырткычтар түштүккө кеткен жолду ачык калтырып, артка чегиништи, ошондо бугулар бул жол менен короо-короо болуп чубап жөнөп беришти. Башка бир жүрөктүүрөктөрү кийинки түнү тоюнуп алуу үчүн чытырман токойдун ичине жашынып жатып алышты.

Бирок, эбак болору болгон эле. Дыйкандар эртең менен өзүнүн талааларын карап, бардык айдалган эгиндери зиян болгондугун көрүштү. Мына мунун өзү бул жерден эл кетип калбаса, өлүп калуу коркунучу туугандыгын көрсөттү, анткени – ачарчылык аларга ар качан джунгли сыяктуу эле, жакын болуп турган эле. Топоздорду жайытка айдап чыкканда, ачыгып калган мал бардык чөптү бугулар тыптыйпыл кылып жеп кеткенин көрүштү да, өздөрүнүн

жапайы жолдошторунун артынан джунглини аралап бириндең жүрүп отурушту. Инир кирген кезде бастырмада кыштактагы үч-төрт аттын башы талкаланып жаткан болуп чыкты. Мындай кылып талкалоо Багиранын гана колунан келет, жүрөктүүлүк кылып акыркы өлүктүү көчөнүн ортосуна сүйрөп чыгуу пикири Багиранын гана оюна келиши мүмкүн.

Дыйкандар бул түнү талаада от жагууга чыдай алышпады, Хатхи балдары менен калган нерселерди жыйыштырып алууга чыкты; Хатхи аралап өткөн жерден жыйнап ала турган эчтеке калбайт. Эл жаан жааганга чейин кош айдоого сактап турган эгинди ичип туруп, андан кийин бекер өткөн жылдын киресин чыгаруу үчүн жалданып кызмат кылмакчы болушту. Бирок, эгин соодагери өзүнүн толтура эгин салынган себети жана өзүнүн сатып алуучулардан ала турган баалары жөнүндө ойлогончо эле Хатхинин курч азуулары анын топурактан салынган кампасынын бурчун бузуп, анын ичиндеги эгин сакталган чоң сокмо бөлүктөрүн кыйратты.

Мына ушул зыянга учуроолорду көргөндөн кийин сөз айтууга кечилдин кезеги келди. Ал өзүнүн кудайларына эбак тобо кылып сыйынган. Бирок натыйжасыз болгон. Ал, балким, кыштактагылар билбестик кылып, джунглиниң кандайдыр бир кудайын кордоп коюшкан болсо керек: джунгли аларга каршы экендиги бардыгынан көрүнүп турат деген. Ошондо ата-бабалары Индиянын эң байыркы элдеринен – алгачкы жер ээлеринен болгон, джунглиниң ичинде жашаган кичинекей, акылдуу, көмүрдөй капкара мергенчилердин, тентиген гонддордун катардаш турган тукумунун башчысына жиберишти. Гондду колдо бар тамакты берип сыйлашты, ал колдоруна жааны кармап, чачтарына эки-үч ууланган жебени сайып алып, бир буту

менен туруп турду да, кооптонгон элди жана алардын тыптыйыл кылынган талааларын же эси чыккандай болуп, же жек көргөндөй болуп карап койду. Эл өздөрүнүн кудайлары, эски кудайлары каарданган-каарданбаганын, аларга кандай курмандыктар керектигин билгилери келишкен. Гонд эч жооп берген жок, бирок ачуу жемиш берүүчү сойломо жапан ашкабактын узун сабагын үзүп алып, аны менен таңыркаган кудайдын көз алдындагы храмдын эшигин чырмап койду. Анан кийин ал Канхиварга кетүүчү жол жакты Карай асманга колун тап берди да, айбандар кандай өтүп жатканын көрүү үчүн кайра өзүнүн джунглисine кетип калды. Ал, джунгли чабуул жасаганда ак белгилер гана алардын кыймылын токтого ала турганын билген.

Муну менен ал эмне айтмакчы болгонун суроонун жөнү жок эле. Жапайы ашкабак – эл өзүнүн кудайына сыйынган жерге өсөт, алар бул жерден канчалык тез кетип калышса, ошончолук жакшы болот.

Бирок туруктуу болуп калган жеринен кетүү кыштактагыларга оңой эмес. Ошондуктан алар жайкы запастары түгөнмөйүнчө тура беришти. Алар джунглиден жаңгактарды чогултуп көрүштү, бирок көздөрүнүн оту чыгып чачырап тургандардын көлөкөлөрү күндүз да алардын артынан аңдышты, адамдар эси чыгып кайра тартканда, алар беш эле мүнөт мурда жанынан өткөн дарактардын сөңгөктөрүнөн кимдиндир тырмактуу чоң ченгелинин соккусунан жыгачтын кабыгы сыйрылып калган болуп чыкты. Адамдар кыштакка көздөй канчалык көбүрөөк кысталып кирип барышкан сайын, Вайнгангинин жээгиндеги жайыттарда күркүрөп, дүбүрттөп жойлоп жүргөн жапайы айбандар ошончолук жүрөктүү болуп турушту. Ээн калган кепелердин токой жаккы арткы дубалдарын жамап-жаскап ондоого дыйкандардын кудурети жетпеди. Жапайы каман-

дар урандыларды тебелеп-тепсеп жиберишти, азыр эле жеңип алынган жерди чырмооктордун түйүндүү тамырлары бат эле басып кетти да, жабышкак жаш бутактары жаман тамдардын дубалдарынан артылып салаңдап турду, чырмооктордун артынан катуу чөптөр үрпөйүп турду. Бойдоктор биринчи болуп чуркап барышып, бардык жerde кыштак өлүмгө дуушар кылышында деген кабарды тара-тышты. Кыштактагы кобра жыланы да анжыр жыгачынын түбүндөгү өзүнүн ийинин таштап кеткендөн кийин, джунгли менен күрөш алмак эле!

Эл тышкы дүйнө менен уламдан-улам азыраак байланышып, түз мейкиндикте тапталган жалгыз аяк төтө жолдор улам тарыраак боло берди. Хатхи менен анын үч баласынын сурнай үндүү чакырыктары эми түн ичинде кыштактын тынчын алган жок: алардын эми келе турган жөнү жок болду. Кыштакты чулгаган кашаанын артындағы талааны капитап өсүп чыккан чөп джунгли менен кошулду, кыштактагылар Канхиварга кете турган убакыт жетти.

Эл биринчи жаан капысынан басып калганга чейин кетип калууну күнүгө эртенге калтырып отурушту. Тамдын төбөсүндөгү жыртыктардан тамчы тама баштады, жайытты кызыл ашык томугунан суу капитады, жашылданып чыгып келаткан өсүмдүктөрдүн баары жайы кургакчылыктан кийин дароо өнө баштады. Мына ошондо эртең мененки көз ачыrbай, ымшып жаап турган жаанды эл – эркектер, аялдар, балдар – сууну кечип сандалып жүрүп отурушту, өздөрүнүн үйлөрүн ақыркы жолу көрүп коюу үчүн, албетте, артына бурулуп карашты.

Таңылчактарды көтөрүп алган ақыркы үй-бүлө дарбазадан өткөн кездин өзүндө кыштактын ноолусунун артындағы туурасынан салынган устундар менен чатырчасы карс этип кулап түштү. Жылтыраган, жыландај кара тум-

шук чатырчанын суу саманын туш-тушка ыргытып чачып жатканы көз ачып жумганча кылт эте түшкөнүн эл көрүп калышты. Анан ал да жок болуп, кайра баштан карсылдак, карсылдактын артынан чыйылдак угулду. Биз суу лилияларын (өсүмдүктөрүн) жулуп алган сыйктуу, Хатхи үйлөрдүн чатырчасын жулду эле, жыгылып кеткен устун ага тийип, этин оорутуп кетти. Ал бутундөй алынып-беринип, жини келиши үчүн ушул гана керек экен, анткени –джунглиде жашаган жапайы айбандардын ичинен кутурган жапайы пил баарынан көбүрөөк элирип, бузуп кирет. Ал арткы буту менен топурак дубалды бир тепкенде, дубал кулап кетти, жаандын сели ал урандыны сары ылай кылып жууруп салды. Хатхи тегеренип сурнай чалып турду, тар көчөлөрдө жан талашып, жаман үйлөрдү ар жак-бер жагынан омуроолоп, жөөлөп, шылкылдаган эшиктерди сындырып, үйдүн чатырчасынын ууктарын кыйратып жатты; анын үч баласы атасынын артынан, Бхаратпур талаасын талкалаган кезде жиндиленген сыйктуу, жиндиленип турушту.

– Мына ушул кабыкчаларды джунгли жутуп коёт, – деди урандылардын арасынан камырабаган үн менен. – Адегенде ноолуну бузуу керек.

Жаанг жону жылтырап суу болгон Маугли жерге чөгүп калган дубалдан чарчаган топоздой секирип өттү.

– Бардыгы өз убагында эмеспи, – деп корулдады Хатхи. – Чиркин, менин азууларым Бхаратпурда кандан кызарганынчы! Балдарым, ноолуга карай! Башыңар менен! Баарынар чогуу! Болгула!

Төртөө тең катар туруп күчөнүп иштешти. Ноолу кыйшайып, жарылышып кетти да, кулап түштү, эл коркуп кетип, селдейип калды да, бирдей эмес онурайып тешилген жерден кыйратуучулардын топуракка булганган баштарын көрүштү. Баш калкалар жерсиз жана тамак-ашсыз

калган эл өрөөн менен төмөн көздөй качып жөнөштү, алардын кыштагы болсо, тебелеп-тепсенип, тып-тыйпылы чыгарылып, тал-талга бөлүнүп, муз эригендей болуп, артта калып жатты. Бир айдан кийин кыштактан үлпүлдөгөн жапжашыл чөп өсүп чыккан борпон дөңсөө гана калды, жарым жыл мурун эгин айдоо талаасы болгон жердин өзүндө, жаан жаап өткөндөн кийин дүркүрөп чытырман токой өсүп чыкты.

## КНЯЗЬ АНКАСЫ

Каа деген чоң тоо ажыдаары терисин алмаштырды – ырасын айтканда, бул туулган күнүнөн бери эки жүзүнчү жолкусу, – бир кезде түн ичинде Муздак Ийиндерде Каа өлүмдөн куткарып калгандыгын эч качан унупаган Маугли, бул, балким, сиздердин да эсиниздердедир, аны куттуктоого келди. Жылан терисин алмаштырган кезде жаңы териси жалтырак жана кооз болмоюнча, сурданып кыжырдуу болот. Каа эми Мауглини шылдындарбай калды. Ал да джунглидегилердин баары сыйктуу эле, аны Джунглини Эси деп эсептеп, өзүндөй болгон ажыдаар угууга туура келген жаңылыктардын баарын, ага айтып берип турган. Орто джунгли деп атаган токой жөнүндө, жердин асты-үстүндө жүрүп жаткан турмуш жөнүндө, тегерек зор таштардын, саздуу жердеги өнгүл-дөңгүлдөрдүн жана каргайдын дүмүрлөрүнүн жанындагы турмуш жөнүндө Каа билбегендөр анын кабырчыктарынын эң кичинекейине сыйган болор эле.

Маугли ошол күнү Каанын чоң шакектеринин ортосунда отуруп, ажыдаар таштын арасына ыргытып жиберген кабырчыктуу эски терисин бармактары менен иргеп алып жатты. Каа өзүнүн денесинин жылаңач кең далыла-

рын Мауглиниң астына абдан сыпайылык менен төшөп берди, демек, бала так эле жандуу креслодогудай отурду.

— Бул баары бүтүн экен, атүгүл кабырчыкчалары да көзгө бүтүндөй көрүнөт, — деди акырын гана Маугли, ыргытылган тери менен ойноп. — Башын жаап турган нерсени өз бутунан көрүү кандай кызык!

— Койсончу, менин бутум жок эмеспи, — деп жооп берди Каа, — мен мындан эч бир кызыкты көргөн жерим жок, бул менин журтумдун эле жаратылыш адаты. Ырас эле, сенин териң кургак жана катуу экенин эч качан биле элексиңби?

— Ырас эле, катуу ысыкта теримди такыр таштап жиберип, терисиз жүгүрүп жүргүм келгени менен да, мен сууга түшүүгө барайын, Жалпакбаш.

— Мен сууга да түшүп, теримди да алмаштыра берем. Айтчы, менин жаңы кийимим кандай, сага жагабы?

Маугли анын килейген жонундагы кыйышык чатырашын кол менен сылап-сыйпап көрдү.

— Таш баканын жону катуу болгону менен, мындай чаар ала эмес, — деди ал ойго чөмүлүп туруп. — Менин аты уйкашымдын, баканын, жону чаар ала болгону менен мындай катуу эмес. Сырт көрүнүшү абдан кооз, гүлдүү өсүмдүктүн чөйчөкчөсүндөгү чаар ала сайманын эле өзүндөй болуп турат.

— Жаңы териге суу керек. Бириңчи жолу сууга түшкөнгө чейин түсү дагы эле баягыдай болбойт. Жүр, сууга түшөлү!

— Мен сени көтөрүп барам, — деп Маугли күлүм-сүрөдү да, Каанын килейген чоң денесин эң жоон жеринен көтөрүү учун эңкейди.

Мунун өзү жоондугу эки фут келген суу түтүкчөсүн көтөрүү менен барабар болду. Каа жаны ыракаттанып,

акырын кышылдап, кыймылдабай жатты. Аナン кийин алардын көнүмүш болгон кечки ойну башталды – күчүнө келип, гүлдөп турган бала менен сонун, жаңы терилүү ажыдаар көргүчтүгүн жана күчүн сынап бири-бири менен күрөшө баштاشты. Эгерде өз эркине койсо, Каа, албетте, Мауглиге окшогондордун жүзүн басып өлтүрөр эле, бирок ал өзүнүн күчүнүн онунчу үлүшүн да эч качан пайдаланбай, этияттык менен ойноду.

Маугли жетилип, күч кирип, аны менен күрөшөрлүк болгондо гана Каа баланы бул оюнга үйрөттү, анын денеси мына ушундай укмуштуу, ийкемдүү боло түшкөн. Кай бир убакта Маугли Каанын ийкемдүү шакектери менен кекиртегине чейин дээрлик чалма салынып, бир колун бошотуп, сууруп алышп, аны мойнунан алуу үчүн чымырканып турду. Ошондо Каа бүтүндөй шалдайып, чырмай кармаган кучагын бошотуп жиберди, а Маугли болсо өзүнүн ылдам буттары менен, анын ташты же дүмүрдү сыйпалап артка карай сүйрөлгөн зор куйругуна таяныч табууга мүмкүндүк берген жок. Алар ар бири кол салууга умтуулуп, илгери кийин, башын башына такай келтирип чайпалышты, акырында, сүрөттөгүдөй, эң сонун топ, утур-утур өйдө турууга обдулган сары менен кара шакектердин жана бүлбүлдөгөн колу-буттардын куюнuna айланды.

– Кана, кана! – деди Каа башы менен качырып, Мауглиниң ылдам колу да мындайдын мизин кайтара албаган. – Карабы! Мына мен сага тийип турам, Кичине Тууган! Мына, мына! Эмне, сенин колуң шалдайып калганбы! Мына дагы кайрадан!

Бул оюн ар дайым бипбирдей бүтүп турган: Каа баланы тике эле шак эттирип башы менен тез бир уруп, ар дайым жыга коюп турган. Мына ошентип, Маугли ушул чагылгандай тез качырып кириүүлөргө каршы коргонууну

үйрөнө алган жок; Каанын айтканына Караганда бул ишке убакытты коротуунун кереги жок эле.

— Аңчылыктан жолуң болсун! — деп кышылдады акырында Каа.

Ошентип, Маугли, демейдегидей эле, энтигип, каткырып күлүп, четке карай он кадам ыргып кетти.

Ал колуна толтура чөп ченгелдеп, ордунан тура калды да, акылман жыландын сууга түшүүнү жакшы көргөн жерине – тегерете аскалар курчап турган жана жыгачтын сөңгөктөрү чөгүп тургандыктан айрыкча көркөм, так кара чыйырдай, терен сууга Каанын артынан кетти. Бала джунглиниң адаты боюнча үндөбөстөн сууга ыргып түшүп, чумкуп кирип барды; анан кийин дәле үндөбөстөн суудан чыгып, колун башына жазданып, аскалардын үстүнөн чыгып келе жаткан айга карап, чалкасынан түшүп жатты да, буттарынын бармактары менен анын сууга чагылышын бөлүштүрө баштады. Каанын үч бурч башы сууну устарадай жиреп кести, суудан тура калып, Мауглиниң ийнине жата калды. Алар өздөрүн капитап турган салкынга сергип ыракаттанып, кыймылдабай жатышты.

— Кандай жакшы! — деди үйкүсурал Маугли. — Бул мезгилде кишинин үйүрүндө жер кепелердин ичиндеги катуу жыгачтын үстүндө жатып, таза желден корголоп, туш-туштун баарынан жакшылап жамынып, башы-көздөн бери каңырсыған чүпүрөктөр менен чүмкөнүп, көңүлсүз ырларды күнкүлдөп ырдагандык эсимде. Джунглиде эле жакшы эмеспи!

Шайыптынdagan кобра жыланы алардын жанынан аскалар менен сойлоп өтүп, суу ичиp, аңчылыктан жолунар болсун деген тилегин айтып, көрүнбөй калды,

— О-о-ш! — деди Каа эмнедир бирдемелер эсине түшкөнсүп. — Демек, джунгли сенин каалагандарындын

бардыгын берип, оюнdagыдай болуп жаткан экен го, Кичине Тууган?

— Бардыгын эмес, — деди күлүп Маугли. — Болбосо ар бир ай сайын улам бир жаңы Шер-Ханды өлтүрүп туруга болор эле. Азыр мен аны топоздордон жардамдашууну сурабай гана өзүмдүн колум менен өлтүрүп коё алар элем. Мен кээ бир кезде жаан убагында күн тийип турса, жайдын толук кезинде жаан күндүн көзүн капитап турса деп тилейм. Ачка болгонумда ар дайым эчкини өлтүргүм келет, эгерде эчкини өлтүрсөм, атаганат, бул бугу болуп калсачы деп, эгер бу бугу болсо, атаганат, нильгау болуп калсачы деп ойлойм. Бирок, бардыгы тең эле ушундай деп тилешет.

— Башка эчтекенин кереги жокпу? — деп сурады Кaa.

— Башка дагы эмненин кереги болмок эле? Менин джунглим жана джунглиниң берекеси бар! Дүйнө жүзүндө күн чыгыш менен күн батыштын ортосунда дагы мындан башкасы барбы?

— Кобра жыланы айтпадыбы... — деп баштап келди Кaa.

— Кайсы кобра? Азыр сойлоп кеткен жылан эчтеме айткан жок эмеспи: аңчылык кылыш жүргөн тура.

— Ал эмес, башкасы.

— Деги Уу Журт менен сенин алакаң көп болобу? Мен аларга тийбейм, байкуштар, өз билгениндей жүрө беришиңчи. Алардын алдыңкы тиштери ажалдын себептери эмеспи, бир жаман жери эле— алардын кипкичинекейлиги. Деги сен кайсы кобра жыланы менен сүйлөшкөнсүн?

Кaa, туура жактан толкун болгондо пароход чайпалгандай, суу үстүндө жайбаракат каалгып, чайпалып турду.

— Үч-төрт ай мурда, — деди ал, — мен Муздак Ийиндерде аңчылык кылган болчумун. Сен, балким, ал туурасында али унуктан эместири辛勤, — мен андыган жаны-

бар бир кезде мен сени азабынан бузуп жиберип, жердин астына кире качып үйдү көздөй көлмөлөрдүн жаны менен чыңырып, бирок Муздак Ийиндерде эч ким жердин астында турбайт. Каа Маймыл Журтун айтып жатканын Маугли түшүндү.

— Бул айбан жер астында турбай эле, өз жанын ала качып коргологон, — деп жооп берди Каа, диртилдеген тилин чыгарып саландатып. — Ал жаныбар абдан терен ийинге сойлоп кирип кеткен. Мен артынан сойлоп кирип барып, аны өлтүрдүм да, анан уктап калыпмын. Ойгонгон-дон кийин дагы илгери карай сойлоп бардым.

— Жердин асты мененби?

— Ооба. Жүрүп отуруп акырында Ак Клобукка – ак кобра жыланына жолугуп калдым, ал жылан мени менен түшүнүксүз маселелер туурасында сүйлөштү да, мага эч качан мен көрө элек нерселердин көбүн көрсөттү.

— Жаңы илбәэсиндиби? Деги сен жакшы аңчылык кылдыңбы? – деп сураган Маугли бат эле экинчи капиталына оодарылып калды.

— Бул илбәэсин эмес болчу, мен ага тиисем тишимдин баарын сындырып алмак экемин, бирок Ак Клобук кишилер – ал бул тукумду билген немедей айтты – кишилер мына ушул нерсени карап гана көрүү үчүн акыркы деми чыкканга чейин жанын аябас эле деди.

— Көрөбүз! – деди Маугли. – Качандыр бир кезде киши болгондугум азыр менин эсимде.

— Акырын, акырын! Шашкалаңдык Сары Жыланды ойрон кылды, аны күн жеп койгон. Биз жер астында сүйлөштүк, мен сен тууралуу кеп кылып, сени кишинин баласы деп айтып бердим. Ак кобра жыланы (бул чындыгында джунгли сыйктуу эле картаң) айтты: «Мен кишини көптөн бери көрө элекмин. Мейли, келе берсин, келсе ушул нерсе-

лердин баарын көрөт. Алардын эң кичинекейи үчүн да көп кишилер өмүрүн аябас эле».

– Демек, бул жаны илбээсин экен го. Чочуп үркөн илбээсин жаныбарлары кайда экенин Уу Журт бизге эч качан айтпайт эмеспи. Алар биз менен ынтымагы жок.

– Бул илбээсин эмес... Бул... бул... эмне экенин мен айта албайм.

– Биз ошол жерге баралычы. Ак кобраларды мен эмдигиче көрө элекмин, анын үстүнө калгандарынын баарын да көргүм келет. Аларды мына ошол өлтүргөнбү? Алардын баары тириүү эмес. Кобра мен аларды кайтарып карап турам деп айтты.

– А! Карышкыр олжосун ийинине сүйрөп келгенден кийин, кайтарып тургандай экен го. Жүр, баралы!

Маугли жәэкке чабак уруп қелди, кургануу үчүн чөптүн үстүндө тоголонуп жатты, алар экөө Муздак Ийиндерге – балким, силер окуган чыгарсынар, баягы бир ээн ташталган шаарга карай жөнөштү. Маугли маймылдардан азыр эч бир корккон жок, андан көрө маймылдар Мауглини алдында зиркиреп коркуп, калтырап турушту. Ошондой болсо да, маймылдардын тукумдары эми джунглиде жойлоп жүрүшчү эле. Муздак Ийинде айдын жарыгында жымжырт болуп, ээн турду.

Каа секиче аянттын орто чениндеги князь беседкасынын (айбанчасынын) урандыларына карата сойлоп барып, үймөктөшкөн шагыл таштарды аралап өтүп, жер астына алып барчу, үстүндө сынык-сунуктар чачылып жаткан тепкич менен төмөн көздөй жылгаяктап кетти. Маугли: «Силер менен биз бир канданбыз, силер менен мен!» – деген Жыланын Ураанын жарыялады да, алардын артынан төрт аяктап жөргөлөп жүрүп берди. Алар экөө тен бир нече мертебе четке карай бурулуп кеткен жантык коридор

менен көпкө чейин сойлоп отурушту да, ақырында жерден отуз фут бийик болуп турган эски дарактын тамыры дубалдан чоң ташты қыстап чыгарган жайга дейре жетиши. Алар тешиктен өтүп, занғыраган чоң үнкүргө кирип барышты, дарактардын тамырлары менен кийиндетилген анын төбөсү дагы бардык жеринен жарылып, жылчык болуп кеткен экен, ошондуктан караңгыда ичке шоолаланып тешиктен жарыктын нуру түшүп турган.

— Жашынұуга бекем жай экен! — деди Маугли керилip бүткөн боюн түзөтүп. — Бир гана жери мында күн саýын келип туруу үчүн абдан алыстык кылат. Кана эмесе, бу жерден биз эмнени көрөбүз?

— Мен көзүңө эч нерсе эмес бекемин? — деген үнкүрдүн түбүнөн бирөөнүн үнү чыкты.

Мауглинин алдынан эмнедир бир ак нерсе жарк дей түштү, ошентип, аз-аздал эң чоң кобра жыланын көрдү, мындај жыланга ошо кезге чейин кезиккен эмес, — мунун узундугу сегиз фут дээрлик экен, караңгыда жашагандыктан пилдин эски сөөгүндөй сапсары болуп түлөп кетиптири. Атүгүл чөлкөйген клубуктун кабырчыктары да күнүрт саргычтанып калган. Кобралардын көздөрү шамдар сыйктуу кызыл болуп, түрүнө караганда ал бүтүндөй бир укмуштуу болгон.

— Аңчылыктан жолуң болсун! — деди Маугли, мунун сылык сөздөрү да аңчылык бычагындай эле ар дайым оозунда даяр турган.

— Шаарда эмне жаңылык бар? — деп сурады ак кобра, күттүктоого жооп бербей эле. — Тегерете ноолу менен то-сулган, улуу шаарда, жүздөгөн пилдердин, жыйырма миң жылкылардын жана сансыз топоздордун шаарында, — жыйырма княздын үстүнөн караган князь шаарында эмне жаңылык бар? Мен кулагым катуураак болуп калдым, күжүрмөн гонгдорду эчактан бери уккан жокмун.

– Биз джунглиниң ичиндебиз, – деди Маугли. – Пилдерден мен Хатхини жана анын балдарын гана билем. А киязь дегениң эмне?

– Мен сага айтпадым беле, – деп жумшак айтты Кaa, – сенин шаарың эбак жок болгон деп, мен сага төрт ай мурда айтпадым беле.

– Шаар, эшиги князь мунаралары менен кайтарылган, токойдогу улуу шаар жок болуп кетиши мүмкүн эмес. Ал шаарды менин чоң атамдын чоң атасы жумуртқадан жарылып чыккан кезден мурун эле салышкан экен, ал шаар менин балдарымдын балдары менин өзүмдөй болуп агарып карыганда да тура берет. Ягасаринин уулу Вийеджи дегендин уулу Чандрабиджинин баласы Саладхи, бул шаарды небак бир мезгилде салган. А силердин мырзаңар ким?

– Дайыны билинбей кетти, – деди Маугли Каага бурулуп. – Тиги эмне деп жатканын түшүнбөйм.

– Мен да. Абдан карып калган тура... Кобралардын Чоң Энеси, бу жерде дайыма адегенден беркидей эле тегеректин баары жалаң гана джунгли.

– Анда бул, – деп сурады ак кобра, – менин алдымда коркпой отурган деги ким? Княздын атын билбegen, кишинин оозу менен биздин тилде сүйлөгөн бул ким? Аңчынын бычагын тагынып, жыланын тили менен сүйлөгөн бул ким?

– Мени Маугли деп аташат, – деген жооп болду.

– Мен джунглиден келдим. Карышкырлар – менин журтум, а мына бу Кaa болсо, менин бир тууганым. А сен кимсин, Кобралардын Энесисиңби?

– Мен княздын кенчинин сакчысымын. Менин терим каражын экенинде Каан Раджа бул жерге келгендерди өлүмгө узатып тургун деп үстүмө таштарды бастырып койгон болчу. Аナン кийин кенчи таштын астына түшүрүштү,

ошондо мен өзүмдүн окутуучуларымдын, кечилдердии ышкырып ырдаганын уктум.

«Гм! – деди Маугли ичинен. – Мен адамдын үйүрүнде бир кечил менен ишим болуп өткөн, билгенимди билем деп айтам. Жакында бу жерге бир балакет келет».

– Мен кенчти сактап тургандан бери ташты беш жолу которушту, бирок ар дайым бул жерден алып кетүү үчүн эмес, дагы кошуп коюу үчүн которушту. Мына ушул – жуз княздын кенчиндей байлыктар эч жерде жок. Бирок мына эми далайдан бери ташты которуша элек, кызы менин шаарымды унутуп калышкан болушса керек.

– Шаар жок. Тегерегинди карачы, – тигине, чон дарактардын тамырлары таштарды эки жакка ажыратып салған. Дарактар менен кишилер бирге өсүшпөйт, – деп Кааны көндүрдү.

– Эл бул жерге эки-үч жолу жол таап келишкен, – деп ачууланып жооп берди кобра, – бирок мен аларды караңгыда сыйпалап тапканча, эчтеке дешкен жок, мен таап алганда гана биртике кыйкырып жиберишти. А силер экөөнөр болсо, бир киши, бир жылан болуп, мага калп айтып келдинер, анан эми менин шаарым жок болду жана менин кызматым бүттү деп мен силерге ишенсе деп ойлойсунар. Кишилер жылдар өткөн сайын аздал өзгөрөт. Мен болсом өзгөрбөйм! Бастьрылган ташты көтөрүп ачып, мага тааныш ыр менен кечилдер келмейинче, мага жылуу сүт ичирип, бул жерден жарыкка алыш чыкмайынча, мен, мен, менмин, – башка эч ким эмесмин! – Князь Кенчинин Сакчысы боло берем! Шаар жок болуптур, анда айткылачы, силер, бул жерге дарактардын тамырлары жайылдыбы? Кана эмесе, эңкейгилечи да каалаганыңарды алгылачы! Жер жузүндө мындай кенчтер эч жерде жок!

– Жыланын тилин билген киши, сен бу жерден кел-

ген жолуң менен кете алсаң эле, княздар сага кызматкер болушат!

– Кайта баштан из жок болуп калды, – деди Маугли жай гана. – Чын эле кандайдыр бир чөө ушунчалык терең казып, чоң Ак Клобукту каап кеттиби? Ырас, ал кутуруп кетпеди беле... Кобралардын Энеси, мен бу жерден эмне алып кетүүгө боло турганын көргөн жерим жок.

– Калп айтсам, кудайыбыз болгон Күн жана Ай урсун, бала акылынан адашып калыптыр! – деп ышкырды кобра. – Сенин көзүң жабыла электе, мен сага бир ырайым кылайын. Карап турчу, – азыр алигиче адамдардын эч кимиси көрө элек нерсени көрөсүң!

– Ырайым кылайын деп Мауглиге айткандардын өзүнө жаман болот, – деп жооп берди бала тиштенип, – бирок караңгыда бардыгы өзгөрөт, мен билем. Сен ушундай кылгың келсе, мен карап турайын.

Ал көздөрүн жүлжүйтүп туруп, үңкүрдү кыдырата теше карады, анан эмнедир бир жаркыраган бир кочуш бирдемени жерден алды.

– О-о! – деди ал. – Бул, адамдын үйүрүндө ойногон нерселерге окшош экен. Бир гана жери бул сары экен, алар күрөн болчу эле.

Ал алтынды жерге түшүрүп жиберип, бир кадам илгери басты. Үңкүрдүн ичинин баары, мурда сакталып турган каптардан төгүлгөн, жоондугу беш-алты фут келген алтын жана күмүш монеталарга катмарланып жайнап жаткан. Көп жылдар болгондуктан металл жата берип биригип, суу тартылган убактагы кумга окшоп, тегизделип калган. Монеталардын үстү-астыларында, көмүлүп кумда кыйраган нерсенин сыныктарындай болуп, пилдерге токуу үчүн алтын жазуулап кичине каңылтырлап, күмүштөн жасалып, лаал жана бирюза (жашыл түстүү асыл таш) менен кооз-

долгон ээрлер болгон. Анда княгиниалар үчүн күмүш жана эмаль менен капиталип кооздолгон, нефрит туткалуу жана чүмбөттөр үчүн янтарь шакектүү паланкиндер (жабык замбильдер) жана замбильдер; анда акырын чайпалып турма зымырыт асмалуу алтын чырактар болгон, анда эчак унтулуп калган кудайлардын күмүштөн жасалган, зымырыт көздүү беш футтук статуялары (сүрөттөрү); анда алтын оймолуу жана карайып кеткен майда берметтен тизилип жасалган, болоттон иштелген чачылуу сооттор; кызгылтым кан сыйктанган лаалдар менен капиталган, таажылуу туулгалар болгон; андан таш баканын калканынан жана керктиң терисинен жасалып, кызыл алтын менен, четтери зымырыттар менен капиталип, жылтырак лак менен боёлгон калкандар; алмаз саптуу кучак кылыштар, канжарлар жана аңчылык бычактары; эч качан күндүзгү жарыкты көрбөгөн алтын чөйчөктөр, сузгулар жана көчүрмө алтарлар, нефрит чөйчөктөр жана билериктер; чиркөөдө кадило менен чайыр түтөтүүчү капкактуу чөйчөктөр, тарактар, атыр, кына жана сурма салуу үчүн идиштер, баары согулган алтындан жасалган; мурунга тагуучу көп сандаган шакектер, алкактар, оймоктор жана кемерлер; кырдалган алмаздардан жана лаалдардан жасалган туурасы жети эли кемелер жана жыгачтары бырын-чырын чыгып, темир менен үч жолу капиталган жыгач кутулар бар. Асыл сорттуу тунук таштардын, мышык көздүү кызгылт түстөгү асыл таштардын, өтө кымбаттуу асыл таштардын, кырдалып жылмалаган алмаз таштардын, зымырыттардын жана граниттердин үймөктөрү калган.

Ак кобранын айтканы чын экен: мындай кенчи – көп жүз жылдаган согуштардын, талоончулардын, сооданын жана оор салыктардын жемиштерин эч кандай акча менен баалоого болбогон. Асыл таштар жөнүндө айтпаганда

да, жалаң гана монеталарга баа жеткис болгон; бул жерде алтын менен күмүш нагыз салмагы менен өлчөнгөндө кеминде эки жұз же үч жұз тонна эле.

Бирок Маугли, албетте, бул буюмдардын эмне экендигин түшүнгөн жок. Ал бычактарга бир азыраак қызыкты, бирок алар анын өзүнүн бычагындай эптүү болбогондун кийин ыргытып жиберди. Акырында ал монеталардын арасында чекебели көмүлүп, пил ээринин алдында жаткан, чынында эле укмуштуу сонун бирдемени издең тапты. Бул, кайыктын кичинекей учу кайырмактуу дегээсине окшогон, пилдер үчүн арналган анкас, же бодило болгон. Анын чокусунда тоголок жаркыраган лаал турган, а сегиз дюйм келген туткасы болсо, жылмаланбаган жашыл түстүү асыл таш менен туаш кооздолгон экен, ошон үчүн аны кармоо абдан онтойлуу болгон.

Төмөн жагында нефриттен иштелген алкак бар экен, анын тегерегинде муздак жашыл таштарга оюп, гүлдөрдөн жасалган сайма, жалбырактары гана зымырыттан, а гүлдөрү болсо лаалдан иштелген. Тутканын калган бөлүктөрү нагыз пилдин сөөгүнөн жасалып, эң учу – мизи менен имеги – пилдерге аңчылык кылууну көрсөтүп, алтын менен оймолонуп, болоттон иштелиптири. Сүрөттөргө Маугли күштар болду, анткени – алар өзүнүн досу Хатхини сүрөттөп турганын көрдү.

Ак кобра анын артынан калбай жүрүп отурду.

– Ушуну көрүү үчүн өмүрдү сарп кылууга болбойт экен? – деди ал. – Менин сага чоң ырайым кылгандыгым ыраспы?

– Мен түшүнбөйм, – деп жооп берди Маугли. – Алардын баары катуу жана муздак экен. Жешке такыр жарабайт. Бирок мына муну, – ал анкасты көтөрдү, – күн тийгендеге карап көрүү үчүн өзүм менен кошо алып кетер элем.

Сен мына ушунун баарысы меники деп жатасың. Эмесе мына муну мага белек кылып бер, мен сага тамагыңа бир бака алып келип берейин.

Ак кобра сүйүнткөнүн кара деп ачууланып, бүткөн бою титиреп кетти.

— Албетте, мен муну сага берем, — деди ал. — Сен кеткенге чейин — ушул жердегилердин баарын сага берем.

— Мына, азыр кетем. Бу жерде караңғы жана суук экен, мен ушул тикенектүү нерсени өзүм менен кошо джунглигеге алып кетким келет.

— Бутундуң астындагыны карап көрчү. Ал жерде эмне жатат?

Маугли эмнедир бир жылмакай ак нерсени ала койду.

— Бул адамдын башынын сөөгү, — деди ал камырабай.

— Мына, дагы экөө.

— Бул кишилер кенчти алып кетмекчи болуп, мындан көп жылдар мурун келишкен. Мен алар менен караңғыда сүйлөштүм эле, алар тынчып сулап калышты.

— Бирок сен кенч деп атаган нерселерден мага эмнедир бирдеме керек дейсінбі? Эгер сен мага анкасты алып кетүүгө уруксат кылсаң эле, бул жакшы аң уулагандык болот. Уруксат кылбасаң да, баары бир бул жакшы аң уулагандык болот. Мен Уу Журт менен касташкан жерим жок, анын үстүнө, мен сенин тукумундуң Осуят Сөзүн билем.

— Мында бир гана Осуят Сөз бар, ал сөз — меники!

Каа көздөрүн жаркылдатып, алга карай бир ыргып койду:

— Кишини алып кел деп мага ким айтты?

— Албетте, мен айткам, — деп карыган кобра шуудурай түштү. — Мен кишини көптөн бери көрө элекмин, а мына бу киши болсо биздин тилде сүйлөйт турбайбы.

— Бирок өлтүрүү жөнүндө сөз болгон эмес. Аны алып

барып өлтүртүп келдим деп мен джунглиге кантып айтып барам?

— Мен аны убагынан мурда өлтүрбөйт да эмесминби. Сенин кеткиң келсе, тигине, дубалдын боорундагы тешиктен чыгып кет, эми оозунду бас, маймылдын жанын алгыч челкеймат! Мен сенин мойнуңа жармашсам эле, мындан ары джунгли сени көрбөй калат. Бу жерге келген киши али эч качан тирүү кеткен эмес. Мен Князь шаарында Кенчтин Сакчысымын!

— Сен, түнкү ак курт, эми князь да, шаар да жок деп сага айтып жатканды угасыңбы! Биздин айланабызда жалаң гана джунгли! — деп кыйкырып жиберди Каа.

— Кенч болсо бар. Мына мындай кылууга болот. Каа, сен кетпей тұра тур, — баланың кандай жүгүрөрүн карат көрөрсүң. Мында аңчылық кыла тұрган жер бар. Тұрмуш жакшы, бала! Ары-бери жүгүрүп, ойноп даң сала бер!

Маугли жай гана Каанын башына колун жөлөдү.

— Мына бул ак макулук ушу күнгө чейин адамдын үйүрүндөгү кишилерди гана көргөн экен. Бул мени билбейт эмеспи, — деп шыбырады ал, — Бул өз башына өзү балякетти тилеп калды. Мейли, тилегине жетсин!

Маугли анкасты мизин төмөн караташып колуна кармап турду. Ал анкасты бат ыргытты эле, барып чоң жыландын как эле баш жагынан кыйгачынан тийип, аны жерге кадады. Ажыдаар кобранын жыйырылган денесине көз ачып жумғанча өзүнүн бүткүл салмагы менен жатып алды да, аны баш жагынан куйругуна чейин кысты. Кобранын кызарған көздөрү жалындалап кетти, боштон калған мойнундагы башы кутурғандай эки жакка ары-бери булталактап жатты.

— Өлтүр муну! — деди Каа, Маугли бычак алып жатканын көрүп.

— Жок, — деди Маугли, бычагын алып жатып, — тамак үчүн гана болбосо, мен мындан кийин өлтүргүм келбейт. Өзүң байкап көр, Кaa!

Маугли кобраны баш жагынан төмөнүрөөктөн кармап туруп, бычактын мизи менен оозун ачып, үстүнкү жаагын-дагы укмуштуу уу тиштери каарып, кетилип кеткенин көрсөттү. Ак кобра өзүнүн уусун түгөтүптүр, мындайлар жыландарда боло берет.

— Тхунтх (чирик аштоо), — деди да Маугли, Каага чetteкеке коч деп жаңсап туруп, анкасты жерден сууруп алыш, ак кобраны бошотту.

— Эми княздын кенчине жаңы сакчы керек, — деди ал сурданып, Тхуктх, сен жаңылышып калдың. Ары-бери жүгүрүп, ойноп даң сала бер, Чирик Аштоо!

— Мага уят! Мени өлтүр! — деп ыш этти кобра.

— Өлтүрүү туурасында абдан көп сөз болду. Эми биз кетели. Мен мына бу тикенектүү нерсени алайын, Тхунтх, себеби, мен сени кармашып, жеңбединби.

— Байкагын, акырында ал сени өлтүрүп коюп жүрбөсүн. Бул ажал! Эсинде болсун, бул ажал! Менин шаарым-дагы бардык кишилерди өлтүрүүгө мунун күчү жетишет. Джунглиден келген Киши, сен же болбосо сенден аны тартып алгандар, аны көпкө чейин кармап тура албайт. Анын өчүн алуу үчүн үстү-үстүнө өлтүрө беришет! Менин каруум кетип калды, андан көрө, менин аткара турган кызматымды, тикенек аткарат. Бул ажал! Бул ажал! Бул ажал!

Маугли дубалдын боорундагы тешиктен чыгып, жер астындағы коридорго барды, анан артына бурулуп караса, ак кобра күчү кеткен тиштери менен жерде жаткан алтын тулкулардын былк этпес беттерин күйүп-бышып тиштеги-легенин жана да:

— Бул ажал! — деп ышылдап жатканын көрдү.

Маугли менен Кaa кайрадан күндүзгү жарыкка чыгышкандыгына сүйүнүштү. Алар өздөрүнүн джунглисine келер замат эле, баланын колундагы анкас эртең мененки күнгө жаркылдады, ал өзүнүн чачтарына сайып алуу учүн бир тутам гүл таап алгандагынын эле өзүндөй дээрлик болуп сүйүндү.

– Бул Багиранын көзүнөн да жаркырагыраак экен, – деди ал таңыркап, лаалдарды айландырып. – Мен мууну Багирага көрсөтөм. Бирок, Чирик Аштоо өзүнүн ажал туурасындағы сөздөрү менен эмнени айтмакчы болду экен?

– Билбейм. Ал сенин бычагынды сынап көрбөгөндүгүңө, мен баштан-аяк ыза болуп калдым. Муздак Ийиндерде ар качан кандайдыр бир балекет сыр бар – жер үстүндө да, жер астында да... Азыр менин тамак ичким келди. Сен эми таң атканда мени менен кошо аңчылык кыласыңбы? – деди Кaa.

– Жок, мына бу нерсени Багирага көрсөтүү керек. Аңчылыктан жолун болсун!

Маугли чоң анкасты булгалап, туйлап жүгүрүп баратты, аны кызыгып карап көрүү үчүн кез-кезде токтоло калып жатты. Акыр-аягында джунглиде Багира демейде эс алып жаткан жерге жеткенде, ал аны чоң ири айбанга аңчылык кылгандан кийин суу ичүүчү жерден тапты. Маугли өзүнүн башынан өткөргөндөрүнүн бардыгын ага айтып бере баштады, а Багира болсо угуп турду да кез-кезде анкасты жыттап коюп турду. Маугли ак кобранын акыркы сөздөрүнө жеткенде, Багира макул таап жактырып, мырылдап жиберди.

– Демек, Ак Клобук чын айткан экен го? – деп Маугли бат сурай калды.

– Мен Удайпурдагы князь айбанканасында туулгам, ошон учүн адам туурасында бирдеме билемин го. Көп ки-

шилер жалаң ушул кызыл таштын айынан түн ичинде үч жолу өлтүргөн болор эле.

– Бирок таштын туткасын гана кармоо оор келет. Менин жаркылдаган бычагым алда канча жакшы, эмесе угуп турчу! – Кызыл таш жегенге жарабайт эмеспи. Андыктан өлтүрүүнүн эмне кереги бар?

– Маугли, барып укта. Сен адамдардын арасында жашадың, жана...

– Менин эсимде. Кишилер аң уулабайт, – бекерчиликтен эригип, тамаша кылуу үчүн гана өлтүрүшөт. Уйкунду аччы, Багира! Мына бул тикенектүү нерсе эмнеге керектелип жасалган?

Багира уйкулуу көзүн ачты, ошондо анын көзүнөн анткорлук от чачыла түштү. Муну адамдар Хатхинин балдарын башка саюу үчүн жасашкан. Мен мындайларды Удайпурдун көчөлөрүндө айбанкананын алдынан көргөм. Бул нерсе Хатхи өндөнгөндөрдүн далайынын канынын даамын таткан.

– Деги муну менен пилдерди башка саюунун эмне кереги бар эле?

– Анткени – пилдерди Адамдын Законуна үйрөтүү үчүн сайышкан. Адамдардын айбандыкындай курч тырмактары да, арсайган тиштери да жок, мына ошон үчүн алар ушундай нерселерди, мындан да өткүрлөрдү жасашат.

– Мен мындайын билсем эле албайт болчумун. Эми мен муну алгым келбейт. Карабы!

Анкасты ыргытты эле жаркылдап барып, алардан элүү кадам аралыктагы дарактын арасына жерге сайылды.

– Мына эми мен өзүмдүн колдорумду ажалдан тазаладым, – деди Маугли, жаны, нымдуу жерге колдорун сүртүп. – Ак кобра мени ажал ээрчип жүрөт деген болчу. Ал карылыгы жетишип, агарып, алжып калыптыр.

Мейли, өлүмбү же өмүрбү, каардымбы же агардымбы, мен барып уктайм, Кичине Тууган. Мен башкалар сыйктынап, тұнұ бою аңчылық кылып, анан құнұ бою улуп үрө бербейм.

Багира суу ичүүчү жерден эки миля алыстыктагы өзү билген ийинге барып эс алғаны кетти. Маугли көпкө ойлонуп турбай эле, эки-үч чырмоокту бирге байлап, даракка чыгып барды, жерден элүү фут бийиктикте, киши жатуучу асма тордо, бул жөнүндө оозеки айтып берүүгө караганда бир канчалық ылдамыраак термелип турду. Маугли құндүзгү ачык жарыктан коркпогону менен да, баары бир өзүнүн досторунун салтын колдонуп, құнгө какталып мүмкүн катар азыраак отурууга тырышкан. Дарактардын арасында жашоочулардын каттуу чыккан үндөрүнөн ойгонуп кеткенде, кайрадан күүгүм кирип қалған болчу, уктап жатканда өзү ыргытып жиберген кооз таштар түшүнө киргенді.

— Буларды эч болбосо дагы бир жолу карап көрүп алайынчы, — деди да ал, анан чырмоок менен жерге түштү.

Бирок Багира андан мурун түштү: инирде анын жерди жыттап жатканы Мауглиге угулуп турган.

— Тикенектүү нерсе кайда? — деп кыйкырды Маугли.

— Аны киши алып кетти. Мына, изи да мында жатат.

Ак кобранын чын айткан-айтпаганын биз азыр көрөбүз. Эгерде тикенектүү айбан чын эле ажал болсо, бул киши өлөт. Жүр, изин кууйлу.

— Адегенде аңчылық кылып алалы, — деди Багира: — курсак ач болсо, көз да жакшы көрбөйт. Кишилер абдан жай жүрүшөт, джунглиниң ичи нымдуу болгондуктан, абдан женил из да көпкө жоголбой жатат.

Алар аңчылыкты мүмкүн болушунча тезирээк бүтүрүүгө тырышысты, ошондой болсо да алар тамакта-

нып, суу ичип алып, изди кууп жөнөгөнчө үч saat чамасында убакыт өтүп кетти. Тамактануу убагында шашууга болбостугун, анткени – бошко өтүп кеткен убакыт ордуна келбей тургандыгын Джунглиниң Журту билет.

– Сен кандай деп ойлойсун, тикенектүү айбан кишинин колунда кубулуп, аны өлтүрөбү? – деп сурады Маугли.  
– Ак кобра, бул ажал деп айтпады беле.

– Кууп жеткенде көрөбүз, – деди Багира. Ал башын эңкейтип алып, таскактап жүрүп отурду. – Жалгыз из экен (ал бир эле киши экен деп айтмакчы болгон), көтөргөн жүгү оор болгондуктан, согончогу жерге терең кирип отуруптур.

– Гм! Бул жайкы чагылғандай, ачык-айкын, – деп жооп берди Маугли.

Ошентип, алар жылаңайлак кишинин баскан изин кууп, кээде караңгыда, кээде айдын жарыгына туш келип, таскактап жүрүп отурушту.

– Мына, азыр ал тез жүгүрүп барагат, – деди Маугли, бармактары тарбая түштү. – Алар сыз ойдун менен арылап жүрүп отурушту. Эмне үчүн ал бул жерден четке бурулуп кетти?

– Токтой тур! – деди да, Багира бир сонун секирик менен чөөттөн аттап өттү.

Изди ажыратуу кыйын болуп калган кездеги биринчи айла чаташкан изди жерде калтырбоо үчүн алга карай секириүү болот. Багира секирип өтүп туруп, Мауглите бурулуп карады да кыйкырды:

– Мына бул жерден анын алдынан бир из чыкты. Бул экинчи издин буттары кичине, бармактары кыпчылып турат.

Маугли жүгүрүп келип карады.

– Бул аңчы-гонддун буттары, – деди ал, – карачы! Бул

жерден ал өзүнүн жаасын чөптүн үстү менен сүйрөп өткөн турбайбы. Мына ошондуктан биринчи из четке бурулуптур. Чоң Бут Кичине Буттан жашынган экен.

— Мунун туура, — деди Багира. — Азыр, бири бирибиздин изибизди тепсеп, чаташпоо үчүн ар бирибиз бирден из алалы. Мен Чоң Бут болоюн, Кичине Тууган, сен — Кичине Бут бол.

Багира биринчи изге секирип өттү, а Маугли болсо эңкейип, бармактары кыпчылган буттун баскан укмуштуу издерин карап көрдү.

— Мына, — деди Багира издерди кууп улам бир кадам алга басып, — мен Чоң Бут, бу жерден четке бурулам. Мына эми мен асканын артына жашынам да, тынч гана бир бутум менен баскан изди экинчи бутум менен баспай турал. Айтчы, сен эмне кылып жатасың, Кичине Тууган.

— Мына эми мен, Кичине Бут, аскага жакындап калдым, — деди Маугли из кууп баратып. — Мына мен асканын түбүнө оң колум менен чыканактап жөлөнүп отуруп, өзүмдүн жаамды буттарымдын чоң бармактарынын ортосуна коюп жатам. Мен көпкө күтүп турал, мына ошон үчүн менин буттарым бул жерде терең так калтырып жатат.

— Мен дагы, — деди Багира, асканын артына жашынып. — Тикенектин курч учун ташка коюп, мен күтүп отурам. Тикенек жылмышып турат: таштын бетинде чийилген так калды. Айтчы, сенде эмне болду, Кичине Тууган.

— Бул жерде эки-үч бутакча жана бир чоң бутак сыйнтыр, — деди Маугли күбүрөп. — А мына муну кандайча деп айтуу керек? И! Азыр түшүндүм. Мен, Кичинекей Бут, каңырт-күнүрт кылып, дүбүрттөтүп басып кетейин, Чоң Бут менин дабышымды уккандай болсун.

Маугли даректардын арасына жашынып, кичинекей

шаркыратмага жакындаған сайын үнүн көтөрө чыгарып, улам бир кадамдап аскадан алыстай берди.

— Мен шаркыратманын шарылдағаны менин баскан кадамымдын дұбұртұн угузбай кала турған жакка алыстап кетип баратам, ошол жерде күтүп турам. Айтчы, сенде әмне болду, Багира, Чоң Бут!

Чоң Буттун тагы асканын артында кайда көздөй кеткенин караң, илбирс туш-тушка урунуп-беринди. Анан үнү ақырындан калды:

— Мен асканын артында төрт аяктап жөргөлөп, ти-кенектүү айбанды өзүм менен кошо сүйрөп баратам. Эч кимди көрбөй эле качып кетип баратам. Мен, Чоң Бут, тез чуркап баратам. Жол ачық көрүнүп турат. Ар бирибиз өз изибиз менен жүрүп отуралы. Мен жүгүрүп баратам!

Багира ачық көрүнгөн из менен зымырап отурду, а Маугли болсо аңчынын изи менен чуркады. Джунглиде азырынча жымжырт боло түштү.

— Сен кайдасың, Кичине Бут? — деп кыйкырды Багира.

Мауглинин оң жагынан элүү кадам жерден жооп кайтарған үнү чыкты.

— Им! — деди Багира, кырылдан жөткүрүп. — Ал экөө тен қатарлаш баратып, кошулууга улам жакындан калган экен!

Алар ошол эле аралыкта калып, дагы бир жарым миля илгери басышты, жерге анчалық төмөн әңкейбеген Маугли мындаі деп кыйкырганча:

— Тигилер кошулушту! Аңчылыктан жолу болсун! Карагылачы! Бул жерде ташка тизесинен чөгөлөп Кичине Бут, тигинде – Чоң Бут турду.

Алардан он кадам азырақ жерде, үймөк таштардын үстүндө керилип, ушул жердик дыйкандын денеси жаткан.

Аңчы гонддуң ичке, тик жебеси анын жонун жана көкүрөгүн тешип өтүп кетиптири.

— Ак кобра ошончолук карып, алжып калды дейсиңби? — деп жылуу-жумшак сурады Багира. — Мына, эч болбогондо эле, бир өлүм.

— Жүр, илгерилейли. Пилдин канын ичкич жалаңкыч — кызыл тикенек кайда?

— Балким, Кичине Бутта чыгар. Мына эми из кайтадан жалгыз кишиники болуп калды.

Сол ийнине жүк көтөрүп, тез качкан, буту жеңил кишинин жалгыз кеткен изи ар бир кадам так эле ысык темир менен каарылгандай болуп көрүнгөн, куураган чөп баскан узун айдөш менен кеткен эле. Из өздөрүн көрүнбөгөн аңдын ичине жагылган оттун құлұнө алып келмейинче, экөө тен үнчугушкан жок.

— Мына дагы! — деп Багира таштай катып, токтоп тура калды.

Чүрүшкөн кичинекей аңчынын денеси согончогунан құлғө кирип жаткан эле, ошондо Багира Мауглиге эмне болду деп сурагандай карап койду.

— Мунун өзү бамбук жыгачынын таяғы менен чапкандық, — деди Маугли денеге карап көрүп. — Мен адамдын үйүрүндө кызмат қылып, топоздорду кайтарып жүргөнүмдө менде да дал ушундайдын өзү болгон. Кобラлардын Энеси — мен аны бекер эле шылдындаған экемин, — бул тукумду билет, мен да бул жөнүндө биле алар элем. Кишилер бекерчиликтен өлтүрүшөт деп мен айткан жок белем?

— Ырас эле, муну кызыл жана жашыл таштардын айынан өлтүрүшкөн экен, — деп жооп берди Багира. — Мен Удайпурда князь айбанканасында болгондугумду унутпа.

— Бир, эки, үч, төрт из, — деди Маугли оттун құлұнө

энкейип карап. – Бут кийимдүү төрт кишинин изи жатат. Булар аңчы-гонддордой ылдам жүрө алышпайт. Деги то-кайдогу кичинекей киши аларга эмне жамандык кылды дейсін? Карабы, булар бешөө тен муну өлтүрүүдөн мурда оттун тегерегинде сүйлөшүп турушкан экен. Багира, жүр, кайра кетели. Менин курсагым ачып кетти, бутактын учундагы заргалдактын уясындай өйдө-ылдый солкулдап, кабырылып турат.

– Аңды колдон чыгарып жиберүү – жакшы аңчылык эмес. Жүр, булардын артынан барапы! – деди илбирс. – Мына ушул кийинген сегиз бут алыс кете алган жок.

Алар бут кийимчен төрт киши тепсеген кеңири чие жол менен бир saat унчукпай жүрүп отурушту.

Күн ачык тийип, ысык боло баштады, мына эми Багира мындай деди:

– Мен тұтұндүн жытын сезип турам.

– Кишилер жүгүрүп жүрүүдөн көрө тамак ичүүнү ардайым абдан каалашат, – деп жооп берди Маугли, өздөрү азыр тааныш эмес джунглини кыдырып, жүгүрүп жүргөн жердеги жапыз бадал жыгачтардан бирде көрүнбөй, бирде көрүнүп. – Мауглинин сол жагынан, Багира алыстан тамагы менен кырылдап, кандайдыр бир укмуштуу үн чыгарды.

– Мына, бул тамак ичиp бүттү! – деди ал.

Бадалдын түбүндө бир топ бырышкан ала-була кийим жатты, анын тегерегине ун чачылыптыр.

– Бу да бамбук таяғынан болгонбу. Карабы! Ак порошок экен – бул кишилердии жей турган тамагы эмеспи. Алар мындан олжосун тартып алышип, – ал булардын тамагын алыш келаткан экен, – аны Чиль деген кулаалыга тартуу кылышкан турбайбы.

– Мындай учур үчүнчү жолу кезигет, – деди Багира.

«Мен жаңы, ири бакаларды кармап Кобралардын Энесине алып барып берип, аны оозунан чыкканча аябай тоюндурам, – деди Маугли ичинен. – Жанакы кан ичер – өзү Ажал, деги мен эчтекени түшүнө албай койдум!»

– Жүр, из кууп барагы! – деди Багира.

Булар жарым миля жүрө электе эле, Кауа деген карганын үнүн угушту, бул карга жылгын дарагынын башына чыгып алып, Ажал Ырын ырдап, сайрап жатыптыр, жылгындын көлөкөсүндө уч киши жаткан экен. Тегеректин орто чениндеги өчө жаздал калган оттон түтүн чыгып, отко асылган чоюн табанын ичинде каарыңкы тартып, кароолонуп күйүп кеткен нан турат. Оттун жанында күнгө чагылышып жаркылдап, бирюза-лаал асыл таштарындай анкас жаткан экен.

– Бул айбан чапчаң иштейт: ушул жерден бардыгы бүтөт, – деди Багира. – Булар эмнеден өлгөн, Маугли? Булардын биринде да эч бир так, эч бир сыйрык жок.

Джунглиде жашагандар уу өсүмдүктөр менен же-миштер тууrasында көп врачтардан кем билишпейт. Маугли оттон чыгып жаткан түтүндү жыттап көрүп, каарып кеткен нандан бир үзүм сындырып алып, даамын көрүп, анан түкүруп салды.

– Ажал Алмасы экен, – деп жөтөлүп койду ал. – Биринчи киши, адегенде аңчыны өлтүрүп туруп, анан анын өзүн өлтүргөндөр үчүн дайындалган тамакка салып коуюга тийиш.

– Жакшы аңчылык, баракелде! Улам бир олжо! – деди Багира.

«Ажал Алмасы» – деп джунглиде баш айлантыч уу өсүмдүктү айтат, бул өсүмдүк бүткүл Индиядагы эң күчтүү уу.

– Дагы эмне болор экен? – деди илбирс. – Койчу, мына

ушул кызыл көз жалаңқычтын айынан биз да бир-бири-бизди өлтүрөбүзбү?

— Деги бул макулук сүйлөгөндү билеби? — деп сурады Маугли күбүрөп. — Ыргытып жибергенде, мен буга эмне жамандык кылдым? Экөөбүзгө бул зыян келтире албайт, анткени — биз анын артынан кууган жерибиз жок. Эгерде муну бу жерде калтырсак, албетте, бул шамалда жангактар күбүлүп түшкөндөй эле тездик менен, кишилерди биринен сала бириң өлтүрө берет эмеспи. Мен бир түндө алтыдан киши өлүп турушун көргүм келбейт.

— Эмне балекет болду? Муну кылгандар кишилердин эле өздөрү эмеспи. Алар өздөрү бириң-бири өлтүрүшкөн тура — ошого абдан ыраазы болушкан го, — деди Багира.

— Бирок ошенткени менен алар али күчүк эле бойдон, а күчүк болсо, суудагы айды каап алуу үчүн, сууга чөгүп кетүүдөн да баш тартпайт. Мен айыптуумун, — деди Маугли, — мындай деп айтканда дүйнө жүзүндөгүнүн баарын билгесийм. Мындан кийин билбegen нерсемди, гүлдөй кооз болсо да джунглиге эч качан алып келбейм. Бул, — деп ал анкасты шап колуна ала койду, — кобралардын Чон Энесине кайра кетет. Бирок биз адегенде уктап, уйкубузду кандырып алышыбыз керек, а биз мына бу уктап жаткандар менен катар жата албайбыз. Анын үстүнө биз мына бу айбан бир жакка качып кетип, дагы алты кишини өлтүрүп жүрбөсүн үчүн жерге көөмп салышыбыз керек. Барып тетиги дарактын түбүнөн аң каз.

— Бирок, Кичине Тууган, — деди Багира, дарактын жана келип, — сага айтарым, бул кан ичкичте айып жок. Бардыгын кылган — кишилер.

— Анысы баары бир, — деди Маугли. — Аңды терецирээк каз. Биз уктап уйкубуз кангандан кийин, мен аны кайра алып барып берем.

Үчүнчү түндө, ак кобра караңғы үнкүрдүн ичинде, то-ноого учурал, кайгырып, уялып жалғыз отурганда жашыл түстүү асыл таштай анкас дубалдын тешигинен ыргып түшүп, жерде жайнап жаткан алтын монеталарга тийип, шаңгыр эти түштү.

– Кобралардын Энеси, – деди Маугли (ал өзү этият кылып дубалдын тиги жагында турган), – князь кенчин кайтарууда сага жардам берип, мындан ары бул жерден бир да киши тириү чыкпагандай болсун үчүн, өз тукумундан өзүнө бир жаш, уусу толук жыланды таап ал.

– Ой-ой! Мунун кайра келгенин көр. Бул ажал деп айтпадым беле! Кандайчасынан сен эмдигиче тириү жүрөсүң? – деп карыган кобра шуулдап койду, анкастын сабынын айланасына тамаша кылып оролуп.

– Калп айтсам, менин ордума курмандыкка чалынган топоздун арбагы урсун, мен өзүм да билбейм! Бул маклук бир түндө алтоону өлтүрдү. Муну эми эч кайда чыгарба!

## ЖАПАЙЫ ИТТЕР

Джунглиниң айбандарын кыштакты каптатып жибергенден кийин, Маугли үчүн турмуштун эң жагымдуу учур башталды. Адилеттүү милдетинен кутулгандан кийин көңүлү тынып калды, джунглидегилердин баары муну менен ынтымактуу болушту, анткени – алардын баары мындан корко турган. Өзүнүн төрт жолдошу менен же алар жок эле өзү жалғыз, бир журттан экинчи журтту кыдырып жургөн кезинде көргөндөрү, уккандары жана кылгандары көп сандаган аңгемелер болуп, ар бир аңгеме ушундан кыска болбос эле. Демек, он бир араба күмүштү казнага ташып баратып, чандуу жолдо жаркылдаган рупийлерди чачып ыргыткан жыйырма топозду өлтүргөн Мандилик

кутурган пилден ал кантип аман кутулганын; ал өзүнө узак түндө Джакала деген крокодил менен түндүктүн саздарында кандайча кармашып, анын жонундагы калканы на уруп, аңчылык бычагын сындырып алганын: жапайы каман өлтүргөн кишинин мойнунаң эскисинен узунураак келген жаңы бычакты кандайча таап алганын; ал ушул каманды кууп барып, аны кандай өлтүргөнүн, анткени – бычактын өзү анын баасына турганын; ал Улуу Ачарчылык убагында качып жүргөн бир короо бугуларга туш, келип, кызыгын бугулар тепсеп өлтүрүп коё жаздаганын; түбүнө казык кагылган тузак чункурдан Унчукпас Хатхини кандай куткарып чыкканын; эртеси күнү кабыландар учун коюлган амалдуу тузакка ал өзү кандай түшүп калып, Хатхи аны жоон жыгач устундарды сындырып жиберип кандай бошотуп чыгарганын; ал саздагы жапайы топоздорду кандай сааганын... силер угууга туура келбеди.

Ошондой болсо да эмнедир бирөө жөнүндө айтып берүүгө тийишпиз.

Ата жана Эне Карышкырлар өлүшкөн, Маугли үнкүрдүн оозун чоң таш менен бекитип, анын үстүнө чыгып, Ажал Ырын ырдады. Балу абдан карылыгы жетишип, араң эле кыбырап жүргөн, атүгүл нерви болоттой бекем, булчундары темирдей чың болгон Багира да эми анды анчалык тез өлтүрө албай калган.

Буурул Акела сүттөй апаппак болуп, карылыктан арыктап, кабыргалары саналып көрүнүп, жыгачтай болуп катып, араң эле жүрүп калган; эми аны багуу учун Маугли аңчылык кыла баштаган. Бирок да таралып кеткен Сион Үйүрүнүн балдары, жаш карышкырлар жетилип көбөйө берген. Башчы дегенди билбеген, өз эркинче жүргөн, жылмакай буттуу беш жашар-карышкырлардан кыркы жыйылганда Акела аларга чогуу жүрүүгө, Законду колдо-

нууга жана Ээн-жайкын Журтка таандык болгондой, бир жетекчинин тилин алууга кеңеш берген.

Бул иште Маугли да кеңешчи болууну аянган жок: ал эбак өлгүчө көнүлү кайтып, жек көрүп калган кычкыл жемиштер кайсы даракта өсөрүн билген. Бирок Пхаонун баласы Пхao, (атасы Акела үйүрдү баштап жүргөн кезде Көк Изчи болгон) Джунглиниң Закону талап кылгандай кылып, Үйүрдүн Башчысының ордун женип алганда, жылдыздардын астындагы жерде кайрадан эски ырлардын, эски чакырыктардын үнү чыкканда, Маугли өткөндөгүнү эске алуу үчүн Кеңеш Аскасына бара баштады. Ал кез олжолуу аңчылык онунан чыгып, катуу уктай турган убакыт болчу. Бир да чоочун айбан азыр Үйүр деп аталып калган Маугленин Журтунун ээлеген жерине кирип келе албаган; жаш карышкырлар семирип, күч кирип, ар бир короого карышкыр энелер өз бөлтүрүктөрүн алып келип турушкан. Мауглли дайыма короого келип турган: ал, кара илбирс Үйүргө кара тору баланы алып келген жана «о карышкырлар, карағылачы, карасаңар!» – деп созолонтуп кыйкырганда анын жүрөгү укмуштуу лакылдан, эси чыккан түндү али унуппаган болчу. Эгерде мына ушу болбосо, жаңы анга тийип жана сынап көрүү, көзү менен көрүп жана угуу үчүн ал джунглиниң ичине кетип калган болор эле.

Бир күнү караңгыда, ал тоо менен шашпай жүгүрүп отуруп, өзү өлтүргөн бугунун жарымын Акелага алыш баратканда, а төрт карышкыр болсо анын артынан бүлкүлдөп желип жүрүп отуруп, тамашалашып урушуп, турмушка кубанып, бир-бирине тоңкочуктаган кезде, ал Шер-Хандын убагынан бери өзү угууга туура келбеген улуган үндү укту. Бул жолборс менен бирге аңчылык кылгандада же чоң аңчылык башталгандада чөөнүн улуганы, – джунглиде «пхнал» деп аталган үндүн өзү болчу. Салтанат, коркунуч жана кыжыр-

лануу менен аралашып, шылдын өндөнгөн эмнедир бирдемелер каптаган жек көрүүнү баамдап көргүлөчү, ошондо силер бирде көтөрүлүп, бирде басылыңкы тартып, бирде калтырап, бирде катып, Вайнгангинин үстүндө жаңырыктап капитал турган пхиал жөнүндө түшүнөсүнөр. Төрт карышкыр жүндөрүн үрпөйтүп, ырылдап жатышты. Маугли бычагын колуна алыш, ордунда таштай катып турду.

— Бир да Чаар-ала бул жерде аңчылык кылууга даай албайт, — деди ал акырында.

— Бул Кабар бергичтин үнү эмес, — деди Көк Тууган. — Бул кандайдыр бир чоң аңчылык болуп жатканы го. Уксан!

Чөөнүн кишиникиндеги былпылдаган эриндери бардай сыйкташып, төчин боздоп ыйлас, төчин күлүп, улуган үн кайрадан угулду. Мына ошондо Маугли эс учун жыйып туруп, Кенеш Аскасын көздөй жөнөдү, жолдон ошол жакка шашып бараткан карышкырларды кууп жетти.

Пхао менен Акела аскада бирге жатышкан экен, төмөн жагында, ар бир тамыры чымырканып, калган карышкырлар отурушкан. Энелери бөлтүрүктөрүн ээрчитип үңкүрлөргө карай качып беришти. Улуган үн угулганда чабалдар ийнинен тышканы жерде болууга жарабайт.

Карангыда Вайнганги дарыясынын шылдыраганы жана түнкү шамалда дарактардын баштарынын шуулдаганынан башка, адегенде эчтеме угулган эмес болчу, аңгыча болбой дарыянын наркы өйүзүнөн карышкыр улуду. Бул үйүрдөгү карышкыр эмес эле, себеби, бүткүл Ўйүр Кенеш Аскасына жыйылган болчу. Бул улуган үн бара-бара абдан чый-мыйы чыгып, ыгы жок үрүүгө айланды.

— Иттер! — деп үрдү башчы. — Жапайы иттер! Жапайы иттер!

Бир нече мүнөттөн кийин таштын үстү менен илээлеп баскан камандын дабышы угулду, бүт тердеп, капитал-

дары кандын тагы болуп, оозунан ак көбүк ағып кеткен, ичи кабырыңың карышкыр тегерете отургандардын ичине кирип келди да алдыңың буттарын басып энтигип дем алып, Мауглиниң буттарына карай умтулду.

— Аңчылыктан жолун болсун! Сен кайсы үйүрдөнсүн? — деп Пхао оор басырыктуу сурады.

— Аңчылыктан силердин да жол болсун! Мен Ванталамын,— деген жооп болду.

Бул айтканы кайдадыр бир жападан-жалгыз үнкүрдө туруп, өзүнө, өзүнүн курбусу жана бөлтүрүктөрү үчүн өзү аңчылык кылышп, жан багып жүргөн жеке-карышкыр дегени болгон. «Вантала» — үйүрдөн тышкary жүрүп, оокат кылган «жеке» карышкыр деген сөз. Ар бир дем алган са-йын жүрөгүнүн дикилдегенинен анын бир алга, бир артка тенселип турганы көрүнүп турду.

— Ким келатат? — деп сурады Пхао (бул жөнүндө джунглиде пхиалдан кийин ар дайым сурашат).

— Декандан жапайы иттер — сары иттер, жан ал-гычтар келатышат! Булар түштүктөн түндүккө келишиптири, Деканда ачарчылык болуптур, жолдо учурагандардын баарын өлтүрүп келатышат дешет. Ай чыкканда менде төртөө бар эле — өзүмдүн курбум жана үч бөлтүрүк. Энеси биз, талаа карышкырлары кылган-дай кылышп, бугуларды кууп келип, балдарын ачык жерде аңчылык кылууга, жашынууга үйрөтүп жаткан. Мен жарым түндө бөлтүрүктөрүм из кууп баратып катуу улуганын уккан болчумун. Анан таңга маалкы сыйдырым жел жүрө баштаганда, мен төрт бөлтүрүгүмдү тен чөптүн арасынан таптым, баары тен тоңуп, зыңбыкып калышыптыр. Ай чыкканда төртөө тен эле тириү болчу, о, Ээн-жайкын Журт! Ошондо мен кимден өч алууну издеп жөнөдүм да сары иттерге кезиктим.

— Алар канча экен? — деп сурады Маугли, а үйүрдө-  
гүлөрдүн баары корулдата ырылдап жиберишти.

— Билбейм. Алардын үчөө эми эч кимди өлтүрүүгө  
жарабай калыптыр, бирок акыр-аягында алар мени бугу-  
дай кылып кууп беришти, мен үч бутум менен чокурандап  
качып жүрүп отурдум. Карабы Ээн-жайкын Журт!

Ал кан катып карайып калган, тамтыгы чыккан бутун  
илгери сунду. Анын бүткүл капиталы ич жагынан катуу ка-  
былып, тамагы айрылып, азапты аябай тартыптыр.

— Ме жегин! — деди Акела, өзүнө Маугли алып келип  
берген эттен четке чыга берип.

Жеке-карышкыр бирөө тартып алчудай болуп кызга-  
нып, тыткылап кирди.

— Мунун акы-бетин кайтарам, — деди ал өзөгүнө жук  
барганда, көнүлү жайлана. — Мен кичине күчүмө келе-  
йинчи, мен да өлтүргөнгө жарайм! Ай чыккан кезде жык-  
жыйма болуп турган чээнимдин ичи аңырайып калды, Кан  
Карзы али бүт төлөнө элек.

Пхао бугунун кашка жилигин Вантала кычыратып чай-  
нап жеп жатканын укканда баракелделеп ырылдап турду.

— Бизге ошол жаактардын кереги тиет, — деди ал. —  
Алардын жанында күчүктөрү да бар бекен?

— Жо-жок, жалаң эле сары аңчылардын өздөрү жүрөт:  
өздөрүнүн үйүрүндөгү гана чымыр жана күчтүү дөбөттөр  
екен.

Мына мунун өзү Декандык сары иттер уруш жарыя-  
лап каап келатат дегенге жаткан, бул иттерди көргөндө жа-  
даганда жолборс да өзүнүн көздөгөн олжосун таштап жи-  
берип качканын карышкырлар эң жакшы билишет. Алар  
джунглини аралап, тике качырып кирип, алдынан чыккан-  
дардын баарын бутунан суй жыгып, тыткылап бөлүп кети-  
шет. Мына бу жапайы иттер анчалык чоң жана карышкыр-

ларга окшоп анчалык шамдагай болбогону менен абдан күчтүү келишет да, эң көп болуп топтошуп жүрүшөт. Жапайы иттер жыйылып жүзгө жакын болгондо гана өздөрүн Үйүр деп аташат, ал эми карышкырлар кырк болсо эле – анык үйүрдүн өзү болот.

Маугли өзүнүн сапарда жүргөн кезинде Декандын чөптүү кең тайпактарынын чегинде болуп, мына ушул мээримсиз дөбөттөр өнгүл-дөнгүлдөрдүн жана өздөрүнө ийин кылышп жатып жүргөн аң-чуңкурлардын арасында уктап жатканын, ойногонун жана казып аңтарганын көргөн. Жапайы иттерди карышкырлардай жыттанбаганы, үнкүрлөрдө жашагандыгы үчүн, баарыдан да Мауглиниң өзүнүн жана анын досторунун буттары жылмакай болуп турса, алардын салааларына жүн чыккандыгы үчүн жек көргөн жана көрө албаган. Ошондой болсо да ал билген, анткени – Хатхи бул жөнүндө, жапайы иттердин аңчылык үйүрү кандай коркунучтуу күч экендигин айтып берген болчу. Хатхи өзү да алардын келаткан жолунан чыга берер эле, бардык иттерди өлтүрүп бүтмөйүнчө же илбээсин аз калмайынча эле, алар илгери карай жүгүрүп кете берип, жолдо баарын өлтүрүшөт.

Жапайы иттер жөнүндө Акела да бирдеме билчү. Ал Мауглиге жай гана айтты:

– Башчысы жок, жалгыз жүргөндөн көрө, үйүрдө жүрүп өлгөн жакшыраак. Бул даңктуу аңчылык болот, а мен үчүн болсо – акыркысы. Бирок сен – кишисин, сенин алдында дагы көп түн, көп күн бар, Кичине Тууган. Түндүккө барып жаткин, карышкырлардын кимдир бирөө иттер кеткенден кийин тириүү калса эле, ал сага салгылашуунун кабарын жеткизет.

– Ошондой дениз, деги эмне кыларымды билбей калдым,— деди Маугли мостоюп туруп. — Үйүр төмөн жакта

салгылашып бүткөнчө сазга барып, майда балык кармап жеп, даракка чыгып уктап жатсамбы, же маймылдардан кол кабыш сурап, жаңгак чаксамбы.

– Бул өмүр сүрүү үчүн эмес, өлүмгө дуушар болуу дегендик болот,—деди Акела. Мына ушул сары жаналгычтарды сен али билбейсин. Жадаганда Алар Чаар-ала да...

– Аова! Аова! – деп ызаланып кыйкырды Маугли. – Мен бир чаар ала маймылды өлтүргөм. Эми угуп тур: мага ата болгон бир Дөбөт Карышкыр, мага эне болгон бир Канчык Карышкыр болгон, анан дагы мага ата да, эне да болгон бир карыган көк Карышкыр (анчалык көп акылдуу эмес: азыр ал ак буурул болуп калды) болгон. Мына ошондуктан,— деди ал үнүн қатуулап чыгарып, — менин айтарым: иттер келгенде, эгер алар келсе эле, Маугли менен Ээн-жайкын Журт чогуу бир аңчылыкта болот. Менин айтарым — калп айтсан, Үйүрдө силер унутуп калган күндөрдө, менин жанымды аман алып калуу үчүн Багира ордума төлөп берген топоздун арбагы урсун, — менин айтарым, менин сөздөрүмдү дарыя менен дарактар угуп койсун да, ал сөздөрдү мен унутуп калсам, эсинен чыгарышпасын, — менин айтарым, менин мына бул бычагым Үйүрдүн тиши болот. Менин билүүмчө, бул бычак али мокой элек. Менин сөзүм ушул, бул сөздү мен айттым!

– Сен ит эмне экенин билбейсиң, карышкыр тилинде сүйлөгөн киши! – деп кыйкырды Вантала. – Алар мени тытып таштаганча, мен аларга Кан Карызымды гана төлөп бергим келет. Алар өзүнүн жолунан чыккандардын баарын кырып, жай келатышат, бирок эки күндөн кийин мага күч кошулат, ошондо мен аларга Кан Карызымды төлөй баштайм. А силерге, Ээн-жайкын Журт, менин кеңешим, сары иттер кеткенге чейин түндүккө качып барып, эптеп ачка тура бергиле.

— Жекенин айтканын уксана! — деп кыйкырып жиберди Маугли шылдыңдап. — Ээн-жайкын Журт, биз эптеп эле иттерге кезикпөү учүн тұндуккө качып барып, кескелдириктер менен арс чычкандарды жеп, оокат кылууга тийиш экенбиз. Алар биздин токоюбуздан баарын тыптыйпыл кылышса, а биз алар өзүбүздүн мұлқұбүздү өзүбүзгө бергенге чейин тұндуктө жашырынып тура берсек дегенин! Алар иттер, жана да иттин балдары эмеспи — сарылар, сары боорлор, үйсүздөр, алардын салааларына жұн чыгат. Ооба, албетте, биз Ээн жайкын Журт, бу жерден качып, тұндуктөгү журттардын кешиктерин жана ар кандай тарптарды сурап жеп жүрсөк мындаи аңчылық кандай болот! Үйүр учүн, бүткүл Үйүр учүн, ийиндеи жана ийинден тышкary канчык карышкырлар менен бөлтүрүктөр учүн, элиkti куугунга алып жаткан курбу карышкыр учүн, үңқұрдөгү көзүн жаңы ачкан эң кичинекей бөлтүрүк учүн, биз кармашууга чыгабыз!

Үйүр, так эле дарактын жығылганда карс эткениндей болуп, каранғыда дүнгүрөтүп, кулак тундуруп улуп, кысқача жооп берди.

— Биз кармашууга чыгабыз! — деп улушту карышкырлар.

— Бул жерде калғыла, — деди Маугли өзүнүн төрт карышкырына.

— Бизге ар бир тишибиздин кереги тиет. Ал Пхао, ме! Акела кармашууга чыгууга даярдана берсин. Мен барып иттерди санайын.

— Бул ажалы жеткени! — деп кыйкырып тура калды Вантала. — Ушундай жылаңач бала сары иттерге каршы эмне кыла алмак эле? А түгүл Чаар-аласы да, а тигиниси...

— Сен чынында эле Чоочун экенсиң, — деп үнүн чы-

гарды Маугли. – Бирок биз дөбөттөр кырылгандан кийин да сүйлөшө жатарбыз. Бардыгынардын аңчылыктан жолут болсун!

Ал, катуу сүйүнгөндөн такыр дээрлик астына карбай караңгыда чымын-куюн болуп жөнөдү, бара-бара устундун эле өзүндөй болуп, дарыяга жакын жерде бугуп, чыйырын андып карап турган Каага урунуп, мұдүрүлүп кетип, көмөлөнүп узунунан түштү.

– Кш-ша! – деп ачуулана айтты Каа. – Джунглиде да ушунунар жарайбы – бүт түнкү аңчылыкты бузуп, андан илбәсисин ушунчалык бат үркүнчөөк болуп турган кезде түрсүлдөтүп, шак-шук эттирип жүрүүгө болобу?

– Мен айыптуумун, – деди Маугли өйдө туруп жатып. – Ырас, мен сени издеп жүрдүм эле, Жалпакбаш, бирок мен сени көргөн сайын, улам узарып, жоондугуң менин колумдун узундугундай болуп баратасың. Бүткүл джунглиде сен сыйктуу башка эч ким жок, о акылман, күчтүү жана татынакай Каа! – Мына бул из деги кайда алыш барат? – деп Каанын үнү жумшара түштү. – Бычактуу бир кичине киши ач жерде жатасың деп мени таш менен уруп, токайдогу кыжарлуу мышыкка окшош, мага күнкүлдөгөндөн бери бир ай өткөн жок.

Ошентип, бугуларды төрт тараапка үркүтүп жиберип Маугли аңчылык кылган экен, Жалпакбаш болсо бугунун чыйыр жолун бошотуп бергин деп ага ышкыргандагыдай, такыр дүлөй болуп калган турбайбы, – деп жай гана жооп кайтарды Маугли, чаар ала шакектердин арасына отуруп жатып. Мына эми баягы кичине киши ошол эле Жалпакбашка кошомат кылыш келип, ага сен акылмансың, күчтүүсүң, татынақайсың деп мактады эле, Жалпакбаш ага ишенип, өзүн таш менен урган киши онтойлуу отурсун деп шакектей төгөрөк болуп жыйырылып берди... Эми

сага отурғаныңа жакшы болдубу? Багира ушундай онтой-луу кылып жыйырыла алат бекен?

Каа демейдегидей болуп, Мауглиниң салмагынан, так эле киши жатуучу жумшак асма тордой болуп, ийилди. Бала караңгыда колун созуп, Кааның троско окшогон ийкемдүү мойнунаң күчактап, аның башын өзүнүн ийинине такай алып келди да, анан ушул түнү джунглиде эмне болгонунун бардыгын ага айтып берди.

– Мен, балким, ақылмандырмын, – деди Каа, аңгемени уккандан кийин, – дүлөй экеним да чын. Болбосо мен пхиалды – улуганды уккан болор элем. Чөп жегичтер ушунчалық дүрбөлөң түшкөнү таң каларлық эмес. Деги иттердин бардыгы канча экен?

– Мен аны көргөн жокмун. Түз эле сага келдим. Сен Хатхиден улуусун. Бирок, о Каа, – деп келип бу жерде Маугли кубанганынан башы айланып кетти, – бул данктуу аңчылық болот эмеспи! Жаңы айды бизден бир азыраагыбыз гана көрүп калар.

– Сен да бул ишке кийлигишип калдыңбы? Сен киши экенинди унутпа. Кайсы үйүр сени кууп жибергенин дагы унутпа. Тим кой, карышкырлар иттерди кууй берсин. Сен кишисиң.

– Откөн жылдын жаңгактары быйылкы жылы кара топурак болуп калды, – деп жооп берди Маугли. – Мени киши дегениң чын, бирок бүгүн түндө мен карышкырмын деп айткам. Бул менин канымда. Менин сөздөрүмдү эстен чыгарбасын деп мен кичинекей дарыяны жана дарактарды чакыргам. Мен Ээн-жайкын Журттун аңчысымын Каа, иттер кеткенге чейин мен ушундай бойдон кала берем...

– Ээн-жайкын Журт дегенин! – деи кышылдауды Каа. – Андан көрө, Ээн-жайкын каракчылар десен! Өлүп калган карышкырлар жөнүндө эстелик кылып, сен

өзүндү ажал түйүнү менен байлап койдуң! Бул жакшы аңчылык эмес.

– Бул менин Сөзүм, жана аны мен айттым. Дарактар билишет, дарыя да билет. Иттер кетмейинче, Менин Сөзүм өзүмө кайра келбейт.

– Ссип! Мына ушундан бардык издер өзгөрүп жатат. Мен сени өзүм менен кошо түндүктөгү саздарга ала кетсем деп ойлодум эле, бирок Сөз – эч болбогондо кичинекей, жыланча, түксүз кишинин да Сөзү – Сөз болуп калат. Эми мен да, Кaa, сүйлөп жатам...

– Жалпакбаш, жакшылап ойлонуп көр, сен да өзүндү ажал түйүнү менен байлап коюп жүрбөгүн. Мага сенден сөздүн кереги жок, мен ансыз деле билем...

– Мейли эмесе ошондой болсун, – деди Кaa. – Мен Сөз берип отурбайм. Бирок сары иттер келгенде, сен эмне кылмакчы болуп ойлойсун?

– Алар Вайнгангиден сүзүп өтүүгө тийиш. Мен аларды артымда Үйүр болсо эле, тайыз сайлардан тоскум келет. Биз аларды бычак жана тиштерибиз менен дарыянын агымы менен төмөн карай чегинүүгө мажбур кылып, алардын көксөөсүн суутар элек.

– Бул иттер чегинишпейт, алардын көксөөсүн да суута албайсың, – деди Кaa. – Мына ушул аңчылыктан кийин мындан ары бир бала да, бир бөлтүрүк да болбайт. Жалан гана кур сөөктөр калат.

– Алла! Өлсө – өлөрбүз! Абдан даңктуу аңчылык болот! Бирок мен али жашмын! Жаандарды аз көрдүм. Менде ақылмандык да, күч да жок. Сен жакшыраак эмнедир-бирдеме ойлоп таптыңбы, Кaa?

Мен жүздөгөн жана жүздөгөн жаандарды көргөм. Хатхинин сүт азуулары түшүүдөн мурда, мен чанда узун из калтыргам. Калп айтсам, Биринчи Жумуртканын кусу-

ру урсун, мен көп дарактардан улуумун, джунглиде эмне болгондордун бардыгын көргөм.

– Бирок мындай аңчылық алигиче эч качан болгон эмес, – деди Маугли. – Сары иттер алигиче эч качан биздин жолубузга туурасынан туралган эмес.

– Бар болгондор эбак болгон нерсе. Эми боло тургандар, – уннтуулуп калган гана жылдын кайра келгени. Мен өзүмдүн жашымды санаганча отура турчу.

Көпкө чейин Маугли Каанын тегерек шакектеринин арасында эс алыш, бычак менен ойнодук отурду, былк этпес башын жерге сүйөп койгон Кая, жумурткадан жарылып чыккан күндөн берки көргөн-билгендеринин баарын эсина түшүрдү. Анын көздөрү үлүндөп ыраны өчүп бараткандай көрүнүп, күнүрт тарткан тунук ташка окшош боло баштады, ал кез-кезде эле, так аңчылык түшүнө кирип жаткандай болуп, башын эки жакка ары-бери катуу жулкуп коёт. Маугли тынч үргүлөп отурду: ал аңчылыктын алдында уктап алуудан жакшы эчтеме жок экендигин билчү, күн менен түндүн кай убагында болсо да уктоого көнүп калган.

Ал аңгыча болбой, анын астындагы Каанын денеси жооноюоп жана кеңейип баратканын сезе койду, анткени – зор ажыдаар болот кындан чыгып жаткан кылышка окшош шыңгырап, чандыйып жел толуп көөп кеткен.

– Мен бардык өлүү мезгилдерди, – деди акырында Кая, – чон дарактарды да, карыган пилдерди да, мох есө элкете такыр жана чокусу чуштуйган учтуу аскаларды да көргөм. Сен али тириүсүңбү, кичине киши?

– Ай жаңы гана чыкпадыбы, – деди Маугли. – Мен түшүнбөйм...

– Киш! Мен кайрадан Каамын. Убакыт аз эле өткөнүн мен билем. Азыр биз дарыяга баралы, иттерди эмне кылуу керектигин мен сага көрсөтөйүн.

Ал Вайнганги дарыясының башкы сайына карай жаанын огундай түз бурулду да, Бейпил Аскасы башталган жайык жерден бир аз жогорудан сууга чумкуп кирди, аны менен кошо Маугли да сууга кирип барды.

– Жок, өзүң чабак урба – мен ылдамыраак жүрөм. Менин жонума чык, Кичине Тууган!

Маугли сол колу менен Кааны мойнунан кучактады, он колун денесине бекем тыгыз кысып алып, буттарын сунуп жиберди. Ошондо Каа суунун агымына каршы сүзүп жөнөдү, андай сүзүүнү жалгыз гана бул билчү, ошентип, шарылдаган суунун диркиреген агымы Мауглиниң мойнунун тегерегине көбүктөнүп, а анын буттары болсо, ажыдаардын жылмакай капиталдары менен жарып ажыратылган толкунда ыргалып жатты. Вайнганги дарыясы Бейпил Аскасынан бир аз жогору жакта мрамор зоокаларының ортосундагы капчыгайды бийиктиги сексенден жүз футка чейин жетип, туурасы кичирейип тарыйт, ошондо бул жердеги суу чоң жана кичине таштардын үстү менен аскалардын ортосунда өтө тез шарылдап агат. Бирок Маугли бул туурасында ойлобогон; ал бир мунөт болсо да, чочуп кеткендей суу дүйнө жүзүндө болгон эмес. Ал дарыяның жээктериндеги зоокаларга карап, ысык күндөгү кумурска уясының жытына абдан окшогон, таттуу сымал кычкыл жыт гана башын өйдө чыгарып, эрксизден сууга төмөнүрөөк чумуп түштү. Каа суу түбүндөгү асканы айланта куйругу менен эки жолу оролуп, Мауглини жыкпай кармап, якордо турду, а суу болсо алардын жанынан зымырап ағып өтүп жатты.

– Бул Ажал Орду, – деди бала. – Эмне үчүн биз мында турабыз?

– Тигилер уктап жатышат, – деди Каа. – Хатхи Чааралага жол бербейт, бирок Хатхи да, Чаар-ала да сары иттер-

ге жол беришет. Иттер эч кимге жол бербейбиз деп айтышат го. Аскалардын Кичине Журту кимге жол берет? Мага айтып берчи, Джунглиниң Ээси, деги бизде ким улук?

— Мобулар, — деп шыбырады Маугли. — Мында Ажал Орду. Бул жерден кетели.

— Жок, жакшылап кара, анткени — тигилер уктап жатышат. Бул жерде баары баягы мен сенин колундан узун эместигимдин так өзүндөй.

Вайнганги капчыгайындагы убактысы жетишип, аба ырайынын начардыгынан жарылып-жарылып кеткен зоокалар джунгли адеп башталгандан бери эле Аскалардын Кичине Журтунун — Индиянын камылгалуу, каардуу жапайы кара аарыларынын турагы болушкан, демек, бардык чыйыр жолдор алардын ээлеген жайынан жарым миля жерден четке бурулуп кетерин Маугли жакшы билген. Кичине Журт бул жерде көп кылымдар уюктап туруп, уялап бир тар капчыгайдан экинчисине которулуп, кайрадан уялап, ак мраморду эски бал менен так кылып, өзүлөрүнүн кара уяларын улам жогору жана теренирээк кылып үңкүрлөрдүн каранғысына салышкан. Буларга киши да, айбан да, суу да, от да бир жолу да даап тие албаган. Дарыянын эки өйүзүндөгү жээктеринде капчыгай өзүнүн бүткүл узунунан так эле жымындан кара баркыт менен көшөгө тартылганындай болуп көрүнгөн, ошондо Маугли башын көтөрө кооп селт эте түштү, анткени — анын үстүндө илинишкен миллиондогон уйкудагы аарылар саландап асылып турган. Анда чиркелишкен аарылардын чоң кесектери менен тизмектешкен өрмөлөрү жана зоокалардын бооруна жабышкандай болуп турган, чирик дүмүрлөргө окшогон бирдемелер алиге бар эле. Бул өткөн жылдардагы эски аары уялары же шамалдан ыктоо капчыгайдын көлөкөлөрүнө салынган жаңы шаарлар болгон. Бүтүндөй бир үймөктөлгөн, губка сыйктуу, чирик

таштандылар төмөн кулап келип, зоокаларды капитан турган дарактар менен чырмооктордун араларына токтоп калган. Маугли тыңшап угуп туруп, төмөн жакта кандайдыр бир караңғы жерде түшүп кеткен, ичинде бал толтура аары уяларынын кулагандагы дабышын жана шыбышын, андан кийин канаттардын дырылдап ызылдаганын жана четинен куюлуп, коюу тамчылап бутактарга түшүп турган балдын – «тып-тып-тып» этип жай тамчылаганын нечен жолу кулагы менен укту.

Дарыянын бир жээгинде кендиги беш футтан ашык келбegen кичинекей кумдуу тайыз сай болгон, ошол сайга жүздөгөн жылдар бою жыйылган ыптыр-сыптырлар тоодой болуп үймөктөлүп кеткен. Бул жерде өлгөн аарылар, ата аарылар, таштандылар, эски аары уялары, бал уурдаганы келген көпөлөктөр менен конуздардын канаттары жаткан. Мына ушунун баары жата берип, эң жука кара чаңдын тегизделип тапталган үймөгүнө айланып калган. Уча билбegen жана Кичине Журт деген эмне экенин билгендердин ар бирин чочутуу үчүн буруксуган жыттын өзү гана жетишерлик болгон.

Каа капчыгайдын оозундагы кумдуу тайыз сайга жетмейинче, дарыя менен өйдө карай чабак уруп жүрүп отурду.

– Мына, быйылкы жылдын олжосу, – деди ал. – Карагылаачы!

Кумдун үстүндө эки жаш бугу менен топоздун сөөктөрү жаткан. Жата берип, убактысы жеткендөн өзүнөн-өзү эти качкан сөөктөргө карышкыр да, чөө да тийбегендигин Маугли көрдү.

– Булар билбестиктен чектен өтүп кетишкен, – деп күбүрөдү Маугли, – Кичине Журт өлтүрүп койгон тура. Жүр, аарылар ойгоно электе бу жерден кетип калалы!

– Алар таң атканча ойгонушпайт, – деди Кaa. – Азыр мен сага аңгеме айтып берейин. Мындан көп-көп жаандар мурда куугунга алынган бугу джунглини билбей эле түштүктөн бул жерге качып келип, анын артынан түшүп Үйүр кууп жүрүп отурган экен. Ал коркконунан эчтемени көрбөй алдастап, бийиктен секирип кетиптири. Құндұн көзү жогору көтөрүлүп калыштыр, тажаал аарылар эң көп болгон экен. Үйүрде да Вайнгангиге секиргендери көп болуптур, бирок алардын баары сууга жетпей эле өлүп калышкан экен. Секирбегендери да асканын жогор жағында өлүп калышыптыр, бирок бугу тириү калган экен.

– Эмне үчүн?

– Анткени – ал алдыда жүгүрүп отуруп, Кичине Журт аны сезе элкте секирип кетиптири да, аарылар чакмакчы болуп жатканда, әбак дарыяга жетип калган. Анын артынан кууп жөнөгөн Үйүрдү болсо, бугунун дүбүртүнөн чочуп ойгонгон аарылар туташ кептап, жабышып алышкан.

– Деги, ошол бугу тириү калдыбы? – деп кайталап сурады Маугли ойго чөмүлүп.

– Эч болбогондо, төмөн жакта сууга ағызбай тосуп алууга камынып, аны бир карыган жоон, дүлөй, сары, жалпак баш ажыдаар кичинекей кишини күтүп турбаса да, эч ким – деги, анын артынан түшүп, бүткүл Декандагы иттер кууп бергени менен да, ал ошол кезде өлгөн жок! Сен буга эмне дейсин?

Кaa өзүнүн башын баланын суу болгон ийинине жөлөп койду, а тили болсо Мауглинин кулагынын жаңында диртилдеп турду. Қөпкө дейре унчугушкан жок, анан кийин Маугли кобурады:

– Бул, Ажалды мурутунан жулкуп тартқылап, ойноо деген болот, бирок... Кaa, сен чынында эле бүткүл джунглидеги эң акылман экенсин.

— Көбү ушундай деп айтышкан. Байкагын, эгерде иттер сени кууп жөнөшсө...

— А иттер, албетте, кууп жөнөштөт. Хо-хо! Менин тилимдин астында көп тикенектер жыйылып калды, алардын терисине киргизе сая турган нерсе табылат!

Эгерде иттер эчтекени этибар албай эле, сенин гана ийиндерине карап, артындан түшүп кууп жөнөшсө, анда, же ушул жерден, же төмөн жактан сууга кирип барышат, анткени Кичинекей Журт ойгонуп кетип, алардын артынан кууйт эмеспи. А Вайнганги болсо кандуу суу, аларды сууга агызбай кармап кала турган өздөрүнүн Каасы жок, ошондуктан тириүү калгандарды төмөн, Сион Үңүрлөрүнүн тайыз сайларына суу агызып барат, ошол жерде сенин Үйүрүн аларды тамактан алууга мүмкүндүгү болот.

— О-о! Мындан да жакшы болмок беле, эгерде кургакчылык убакта жаан жаап жибербесе гана болду. Азыр болор-болбос гана нерселер: жүгүрүү жана секириүү гана калат. Иттер мени таанып, артыман ээрчип чуркагандай кылам.

— А сен асканын үстүн жээк жагынан карап чыктыңбы?

— Ырас, карап чыккан жокмун. Мына унутуп калыпмын.

— Барып кара. Жери жаман, баары уңкул-чункул, тегиз эмес экен. Өзүнүн эби жок бутуң менен астына карабай бир жолу эле бассаң гана аңчылыктын бүткөнү. Көрдүнбү, мен сени бу жерге таштайм да, сенин көңүлүң үчүн иттерди кандай издөөнү билишкендей кылып сенин үйрүнө кабар айтып коём. Мага сенин карышкырларың бир тууган эмес.

Эгер Каага кимдир-бирөө көңүлүнө жакпай калса, анда ал, балким, Багира гана болбосо, джунглидегилердин

кимиси болбосун, андан башкасынын баарынан каардуу болгон. Ал дарыянын агымы менен төмөн қарай чабак уруп келип, Кеңеш Аскасынын маңдайынан түнкү дабыштарды тыңшап угуп жаткан Пхао менен Акеланы көрдү.

– Күш, эй, карышкырлар! – деп ал тигилерди шайырдык: менен чакырды. – Сары иттер дарыя менен төмөн сүзүп келатышат. Эгерде коркпосонор, аларды тайыз сайга чыкканда өлтүрсөңөр болот.

– Алар качан сүзүп келишет? – деп сурады Пхао.

– А менин балам кайда? – деп сурады Акела.

– Оюна келген кезде сүзүп келишер, – деди Каа. Күтүп тургула, көрөсүнөр. А сенин балан, сен Сөз алып, ошону менен аны Ажалга дуушар кылган балаң мени менен бирге, эгерде ал эмдигиче тириү болсо эле, анда сен бул иште айыптуу эмессин, ак баш ит! Өзүндүн душмандарынды ушул жерде күтүп тургун, да бала экөөбүз сенин тарабында экендигибизге сүйүнгүн!

Каа кайрадан дарыя менен жаанын жебесинин учканиндай зымырап жөнөдү да, капчыгайдын орто ченине келгенде токтоп, зоокалардын баш жагына карады. Ага асмандагы жылдыздай болуп Мауглиниң башы көрүнө түштү; анан абада эмнедир бир нерсе шуулдап келип, сууга чулп этип түшкөндөй болду, бир аздан кийин Маугли Каа төшөп берген имектин ичинде эс алып жатты.

– Түн ичинде секириүү кандай болсун! – деди Маугли оор басырык менен. – Мен тамаша үчүн гана эки эс алыс секирдим. Бир гана жери үстү жакта жер жаман экен: жапыз чыккан бадал жыгачтар, төмөн қарай терен кеткен аңдар бар экен. Мына ушулардын баарына Кичине Журт быкылдап толуп алган. Мен үч аңдын четтерине чоң таштарды биринин үстүнө бириң үйүп койдум. Качан жүгүрүп кетерде, аларды бутум менен тээп кулатып жибе-

рем, ошондо Кичине Журт ачуусу келип, менин артыман көтөрүлөт.

— Бул адамдын амалы,— деди Каа.— Сен акылдуусун, бирок Кичине Журт дайыма ачууланат.

— Жок, күүгүмдө бүткүл канаттуулар бул жерде да, бардык жерде да көпкө уктабайт. Мен иттер менен тамашаны күүгүм киргенде баштайм, анткени — алар күндүз жакшы чуркашат. Азыр алар Ванталанын артынан кандуу изге түшүп кууп бара жатышат.

— Кулаалы Чиль өлгөн топозду, а жапайы ит — кандуу изди калтыrbайт,— деди Каа.

— Эмесе мен аларды жаңы из менен — эгерде ыгы келсе алардын өздөрүнүн эле каны менен баштап барайын да, аларды тойгончо ылай жешке аргасыз кылайын. Каа, сен мен өзүмдүн дөбөттөрүм менен кайра келгенче бул жерде калгын.

— Болуптур, бирок алар сени джунглиде өлтүрүп кояшса, же Кичине Журт сен дарыяга секирип түшө электе эле сени өлтүрүп койсо эмне болот?

— Качан мен өлгөндө,— деп жооп берди Маугли, — ошондо Ажал Ырын ырдоо убактысы жетет. Аңчылыктан жолунц болсун, Каа!

Ал ажыдаардын мойнун коё берди да, киргил сууда устун карагай алысқытайыз сайды көздөй каалгып ағып жөнөгөндөй, сүйүнгөндөн каткырып күлүп, капчыгай менен төмөн карай сүзүп кетти. Маугли өзү айткандай «Ажалды мурутунан жулкуп тартканды жана бул жерде өзү кожноон экендигин джунглиге сездириүүнү жер үстүндөгүнүн баарынан жакшы көрөр эле. Ал көп убакта Балунун жардамы менен аарынын көндөйлөрүн талап алып турган жана Кичине Журт жапайы сарымсактын жытын жаман көргөндүгүн билген. Мына ошон үчүн ал сарымсактан бир

кичине тутам үзүп алып, жыгачтан сыйрылган кабыктын тасмачасы менен байлап туруп, чээнден түштүккө карай кетип бараткан Ванталанын кандуу изи менен жүгүрүп отурду. Ал кез-кезде башын кыйшайтып дарактарга карап, күлүп коюп баратты.

— Мен Бакатай Маугли болдум, — деди ичинен ал,— өзүмө өзүм Маугли деп ат койдум. Эми мен Бугу Маугли болуудан мурда, Маймыл Маугли болууга тийишмин. Акырында мен Киши Маугли болом. Хо! — ошентип, ал өзүнүн бычагынын узун мизин бармагы менен сыйдырып койду...

Ванталанын кандын кара тактары менен өтө даана болгон издери ушул жерде бири-бирине жакын өсүп, калын чыккан, бирок түндүк күн чыгышка карай улам сейректеген жоон дарактардын арасында токойдун ичи менен кеткен. Аары Зоокаларынан эки миля алыстыкта токой түгөндү. Акыркы дарактан Аары Капчыгайындагы жапыз чыккан бадал жыгачтарга чейин канғыраган ачык жер болгон, бул жерде атүгүл карышкырга да жашынууга кыйын болор эле. Маугли бутактан-бутакка чейинки аралыкты көзү менен ченеп, дарактардын түбү менен жүрүп отурду, кээде дарактын сөңгөгү менен анын башына чыгып алып, сынап бир дарактан экинчисине чейин секирип өтүп, ачык жерге чейин жеткенче жүрүп отурду да, ачык жерге жеткенде аны карап чыгууга бир saat убактысы кетти. Анан ал Ванталаны таштап кеткен жердин өзүндө, анын изине кайрылды да, бутагы илгери карай алыс кетип, жерден сегиз фут бийиктиктө болуп турган даракка чыгып барып, эки ачасына бир байлам сарымсакты илип коюп, бычагын жылаңбут таманына жанып-кайрап, жоوش отурду.

Күн куйкалап катуу ысып, түшкө аз калганда, Маугли дүбүрттөп дабыш чыкканын укту жана көшөрүп, аябай ка-

барып Ванталаны кууп келаткан бир үйүр иттердин жаман жытын сезди. Эгерде үстүртөн карасаң, Декандан келген жапайы ит карышкырдан эки эсе кичине көрүнөт, бирок анын ченгелдери менен жаактары кандай күчтүү экенин Маугли билчү. Изди жыттап жаткан баштооч дөбөттүн чуштуйган сары тумшугун көргөндө, Маугли ага мындай дей салды:

— Аңчылыктан жолун болсун!

Баштооч ит башын көтөрдү, анын жолдоштору күйруктарын кыпчып алган, көкүрөгү жайык, көчүк жагы чүрүш келген ондогон жана жүздөгөн сары макулуктар арт жакка чогулушту. Жапайы дөбөттөр дегинкисин унчугушпайт жана атүгүл өзүнүн Деканында да ачык чырайлуу болушпайт.

Дарактын түбүнө кеминде эки жүз ит жыйылды, бирок Маугли баштооч иттер ынтаа менен издерди жыттап, үйүрдү бүт бойдон илгери алыш кетүүгө тырышкандастырын көрдү. Бул жарабаган иш эле, себеби, булар ийиндерге күндүз келишер эле, а Маугли буларды өзүнүн дарагынын түбүнө күүгүмгө чейин карман турмакчы болгон.

— Силер бу жерге кимдин уруксаты менен келдиңер? – деп сурады Мауглн.

— Джунглиниң баары – биздин джунглибиз, – деген жооп болду да, муну айткандын өзү апаппак тиштерин ырсайтты.

Маугли иттерди келемиштен артык эмес деп эсептей турганын аларга түшүндүрмөкчү болуп, Деканды талаала-рындагы секиргич-келемиш Чикаинин катуу чыйпылдаганынын так эле өзүндөй кылып туурап, күлумсүрөп төмөн карады. Бир үйүр ит дарактын айланасына топтолушту, баштооч дөбөт абалап үрүп, Мауглни маймыл деп тилдеди. Маугли буга жооп кайтаруунун ордуна жынайлак

бутун төмөн сунуп, жылмакай беш манжалары менен так эле баштооч дөбөттүн башын төбөсүнөн түрткүлөдү. Иттердин жинин келтирип, айыгыштыруу үчүн мына ушунун өзү жетиштүү болду, жетиштүү болмок түгүл ашып да түшкөн. Салааларына жүн чыккандар муну эсине салсан жаман көрүшөт. Баштооч дөбөт өйдө карай секиргенде Маугли бутун тартып алды да, эркелеткенсип айтты: – Дөбөт, сары дөбөт! Кескелдирик жегени өзүнүн Деканыңа кайра кет. Дөбөт, дөбөт, сары дөбөт, өзүндүн бир тууганың Чикаига бар! Сенин салааларында жүнүң бар! – деп ал дагы бир жолу буту менен башына түртүп койду.

– Биз сени ачка кылып кыйнай электе төмөн түшүп кел, түксүз маймыл! – деп үйүр улуп жиберди, Мауглиге дал ушунун өзү керек болчу.

Ал бутакка узунунан керилип, жаагын дарактын кабыгына сүйөп жатып, он колун бошотуп, беш мүнөткө жакын иттер туурасында: алардын өздөрү, үрп-адаттары жана салттары, канчык курбулары менен күчүктөрү туурасында билгендеринин жана оюндағыларынын бардыгын төкпөй-чачпай айтты.

Кордогусу келип, жек көргөндүктүү көрсөтмөкчү болгондо, Джунглиниң Журту сүйлөгөн тилден артыгыраак уу жана тикенектей сайгыч тил жер жүзүндө жок. Эмнеликтен бул мындаи экендигин азын-оолак ойлосоңор сiler өзүнөр да түшүнөсүнөр. Тилимдин астына көп тикенектер жыйылып калды деп Каага Маугли өзү да айткан, ал аз-аздап жайбаракаттык менен жоош дөбөттөрдү ырылдоого, анан үрүүгө, анан карылдап, буулугуп улуганга чейин жеткиргени чын. Иттер Мауглиниң шылдыңына жооп берүүнү сынап көрүштүү, бирок мунун өзү долуланган Каага бөлтүрүк жооп бермекчи болгону менен бирдей болгон. Мына ошол убакыттын баарында Маугли кармашууга камынып,

он колун чыканагынан бүгүп, буттары болсо бутактарды катуу басып турду. Баштап жүрчү чоң күрөн-сары дөбөт көп жолу кур талаага өйдө ыргып көрдү, бирок Маугли жаздым тийип калуудан коркуп, саамыктатты. Акырында баштооч дөбөт долулугу ашып-ташып, жерден жети-сегиз фут жогору секирди. Мына ошондо Мауглинин колдору жыгач жыландын башындай болуп, шалк дей түшүп, дөбөттү алкымдан алды эле, бутак солкулдап, анын салмагынан ийилип кеткенде Маугли жыгылып кете жаздап аз-аз жерден калды. Бирок ал мыкчый кармаган колун коё берген жок да, өлгөн чөөдөй болуп, шылкийып салаңдап калган сары дөбөттү өзү турган бутакка аз-аздап сүйрөп чыкты. Маугли сол колу менен бычагын алып, саксайган сары куйругун кыя чаап туруп, баштооч дөбөттү кайра жерге ыргытып жиберди.

Мауглинин каалаганы ушул болчу. Эми иттер Мауглини өлтүрмөйүнчө же Маугли аларды өлтүрүп бүтүрмөйүнчө Ванталанын изин кууп жөнөшпөй турган болду. Ал, иттер сандары титиреп, тегерек тартып отурганын, бул алардын өлгөнчө өч алмакчы болгону экенин көрдү. Ошондуктан дарактын эки ачасына жогорураак чыгып барып, аркасы менен жыгачка онтойлуураак жөлөнүп отуруп, уктап калды.

Ал уч-төрт saat болгондон кийин ойгонду да, иттерди санады. Санаса, баары тең ушул жерде унчукпай, кыжыры келип, ырайымсыз болуп, көздөрү каарданып, бүт отурушкан экен. Құн батып бараткан. Асканын Кичине Журту жарым saatтан кийин күндүзгү эмгектерин бүтүүгө тийиш болгон, а жапайы иттер болсо күүгүмдө жакшы кармаша албастығы сиздерге белгилүү.

— Мага мындаи чын күзөтчүлөрдүн кереги жок,— деди Маугли, бутакка туруп, — бирок мен муну унутпасмын.

Силер анык эле дөбөт экенсинер, бирок да менин оюмча, бир-бириңерге абдан окшошсуңар. Мына ошондуктан гана мен кескелдириктерди жегичке анын күйругун бербейм. Чын эле сен наразысыңбы, сары дөбөт?

— Мен өзүм сенин ичинди жарам! — деп кырылдады баштооч дөбөт, даракты түп жагынан тиштегилеп.

— Жок, сен ойлоп көрчү, Декандын ақылман келемиши: азыр күйруктурун ордуна кызыл кесиндиси болгон мултук күйрук сары күчүктөр көп болот. Үйүңө баргын да, сары дөбөт, маймыл ушундай кылды деп бардык жерде айта бер. Айткың келбейби? Анда мени менен кошо жүр, мен сага ақыл-эс үйрөтөйүн!

Ал маймылчасынан катардагы даракка секирип өттү, андан дагы экинчисине, анан ошентип улам бирине секирип өтө берди, а иттердин үйүру болсо<sup>а</sup>ач көз тумшуктарын өйдө көтөрүп, мунун артынан түшүп жүрүп отурду. Ал кез-кезде кулагап бараткансып анткорлонуп коёт, ошондо дөбөттөр аны өлтүрүүгө шашып бир-бирине уруна берди. Бул бир укмуштуу сонун тамаша болгон бала жогорку бутактардын арасынан тийип турган, батып бараткан күндүн нуруна чагылышып, жаркылдаган бычагын алыш жүрдү, а төмөн жагында — өргүн каптоосунда калышп, шаштысы кеткендиктен үнү басылгансыгын сары дөбөттөрдүн үйүру болду. Маугли ақыркы даракка өтүп алгандан кийин сарымсакты алышп, аны менен башынан аягына чейин жакшылап сүртүндү, а иттер болсо жек көрүп ырылдап үрушту:

— Карышкырдын тилин билген маймыл, деги сен өзүндүн изинди жашырууну ойлобойсунбу? Биз баары бир сени ажалың жеткенче кууп бара беребиз.

— Өзүндүн күйругунду алыш жогол бул жерден, — деди Маугли, кесилген күйрукту кача турган жагынан тетири ыргытып.

Иттердин үйүрү кандын жытын сезип, теңселе түштү.

— Эми менин артымдан – ажал жеткенче ээрчип жүрө бергиле!

Ал дарактан жылбышып түштү, эмне кылмакчы болгонун Иттер түшүнө электе, Аарылардын Зоокасына карай чымын-куюн болуп жүгүрүп кетти.

Иттер күрүлдөп улуп, акырында кимди болсо да кууп жете ала турган, томполондогон, кең арымдуу таскак менен жүгүрүп отурушту. Дөбөттөрдүн үйүрү карышкырдын үйүрүнө караганда бир канчалык жай чуркай тургандыгын Маугли билген, антпесе, ал иттердин көз алдында эч качан эки милялык аралыкка жүгүрүп барууга жүрөктүүлүк кыла албас эле. Иттер бала акырында биздин колубузга тиет деп ишенишкен, а бала болсо аларды оюна келгендей шылдындей ала тургандыгына ишенген. Бүткүл милдет эле иттердин үйүрүн арт жагында жетишээрлик жакындыкта кармап, убакыт жете электе четке буруулуп кетүүгө жол бербөөдө болгон. Ал шамдагай, бир калыпта жана атырылып жүгүрүп отурду, анын артынан беш кадамдан азыраак жерде,— мултук куйрук баштооч дөбөт баратты. Үйүрдөгү иттердин баары эси ооп, канды эңсеп көздөрү бозоруп, чейрек милден ашык жерде созулуп калды. Маугли Аарылардын Зоокаларынан чымын-куюн болуп өтүп кетүү үчүн акыркы мезгилге күчүн сактап, дабыштын кулакка угулушуна баамдап аралыкты текшерип көрдү.

Кичине журт күүгүм киргенде эле уктаган, себеби, түнкү гүлдөр эми гүлдөбөй калган, бирок Маугланин тарсылдак жер менен баскан биринчи кадамдарынын дабышы угулар замат эле, ал өзүнүн астындагы бүткүл жер дүңгүрөгөндөй болгон күүлдөгөн дабышты укту. Ошондо ал өмүрүндө эч качан жүгүрбөгөндөй болуп, жол менен чуркап отурду, буту менен бир-эки үймөкчө таштар-

ды каранғы, жакшы жыттанған ұнқұргө түртүп жиберди, ұнқұрдұн ичиндеги дүнгүрөккө окшогон добушту укту. Өзүн әртін арт жағында аба каарып калғанын көзүнүн қыры менен көрдү, төмөн жакта, алыста Вайнганги дарыясынын ағымын жана суудагы жалпак үч бурч башты көрдү, жүгүрүп баратканда ийнине жабышқан мултук күйрук баштооч дөбөт менен кошо күчүнүн бардығынча илгери секирди да, энтигип, жеңип чыкканына кубанып, жанын аман алып калуучу сууга буту илгери кетип чалкасынан жығылды. Анын денесинде аарынын чаккан бир да жери жок, себеби, Маугли зоокалар менен зымырап жүрүп отурғанда, сарымсак Кичине Журтту бир канча секундга чочутуп койгон.

Маугли суунун бетине сүзүп чыкканда, аны Каа картмап турду, а асканын түмшугунан болсо, чиркелишкен аарылардай, чоң-чоң қоюндай болуп таш кесектери дарыяга кулап түшүп жатышты; ошол чоң кесектердин өзү гана сууга түшүп, аарылар жогору учуп чыгып кетиши, а иттердин өлүктөрү болсо тегеренип, суунун ағымы менен төмөн карай ағып кетти. Аскалардын үстү жағында құндұн құркүрөгөнүнө, Аскалардагы Кичине Журттун канаттарынын дырылдаганына окшогон құрұлдөгөн добуш каптаган, қыскача арсылдан үргөн үн угулду. Башка иттер жер астындағы ұнқұрлөр менен катышма андарға кулап кетиши, ошол жерде урап түшкөн аары уяларынын арасында калып, демдери қыстығып, алкынып-жулкунуп тиштерин шакылдатышты, акырында, көтөрүлүп учуп чыккан аарылардын бир уюгунун каптоосунда калып, өлесөлүү болуп, төмөн карай ағып кетүү үчүн кандайдыр бир жол менен дарыяга карай, ыптыр-сыптырлардын каарған үймөгүнө чуркап чыгышты. Кәэ бирлери зоокаларға чыккан дарактарға жығылышты эле, аларды аарылар туташ кур-

чап, жабышып алышты; бирок көпчүлүгү аары чакканда эси ооп, сууга түшүп кетиши. А Вайнганги болсо, Кaa айткандай, кандуу суу болгон.

Бала энтиккени басылып, эс алганча, Кaa Мауглини бекем кармап турду.

– Бизге бул жерде калууга болбойт, – деди Кaa. – Кичине журт, тамашалап урушуп жаткан жери жок. Жүр, сүзүп кетели!

Маугли суунун ичине терең кирип алыш, мүмкүн катары көбүрөөк сууга чүмкүп, бычагын колуна кармап, суунун агымы менен төмөн карай сүзүп кетти.

Иттердин үйүрүнүн жарымына жакыны өздөрүнүн жакын достору түшүп калган түзакты көрүп, четке карай чукул бурулуп, капчыгай кенири болуп келип, анан тик жээктеге айланган жерде сууга кирип барды. Булардын абалап үргөнү жана аларды ушунчалык маскарачылыкка жеткирген «токой маймылын» коркутуу Кичине Журт кыйнаган иттердин улуганы жана ыркыраганы менен аралашып чурулдап кетти. Жээкте калса, ажал жете турган коркунуч болуп турат, бардык иттер муну түшүнүштү. Үйүрдү суунун агымы уламдан-улам арылатып, Бейпил Көбөөлүнө карай алыш жүрүп отурду, бирок дал ошол жерге да каардуу Кичине Журт иттердин артынан учуп барып, аларды сууга кууп кирген. Маугли куйруксуз баштооч дөбөттүн үнүн укту, ал дөбөт өзүнүн иттерин артка качпа-была да, сиондук карышкырлардын баарын кыргыла деп буйрук берген.

– Биздин арт жагыбызда кимдир-бирөө караңгыда өлтүрүп жатат көрүнөт! – деп дөбөттөрдүн бири үрдү. – Бул жердеги суу ылайлана түштү!

Маугли кундузга окшоп, сууга мурда чүмкүп кирип барып, ооналактаган итти оозун ачууга үлгүрө электе, суу-

нун түбүнө сүйрөп алып барды, иттин өлүгү капиталына ала салып суунун үстүнө калкып чыкканда, Бейпил Көбөөлүнде каралжын келип, майланышкан темгилдер каалгып агып калды. Дөбөттөр кайра тарткылары келишти, бирок суунун агымы аларды төмөн карай агызып, Кичине Журт баштары менен кулактарын чакты, а Сион Үйүрүнүн ураны караңғы кирип келатканда улам катуураак чыгып турду. Маугли кайрадан сууга чүмкүп кирип барды, дөбөттөрдүн бири кайрадан суунун түбүнө чөгүп кетип, өлүгү суунун үстүнө калкып чыкты, үйүрдүн артында кайрадан күрү-гүү башталды – бирөөлөрү жээкке чыкканыбыз жакшы деп бакырышты, экинчилери баштооч дөбөт бизди кайра Деканга алып барсын деп талап кылышты, калгандары Маугли биздин көзүбүзгө көрүнсүн, аны өлтүрөбүз деп кыйкырышты.

– Булар кармашканы чыкканда эки эсे кабанак жана үнү ачуу боло түшөт. – деди Каа. – Калганын сенин бир туугандарың тиги жакта, төмөндө иштеп бүтүрүшөр. Кичине Журт түнөгөнү учуп кетти, эми мен да кетем. Мен карышкырларга жардам бербейм. Жээк менен бир карышкыр так эле өзүнүн бөлтүрүктөрү менен ойногондой болуп, бирде чокчолоңдоп, бирде капиталына ооп жерге карай жыгыла жаздал, бирде жонун ийип аркасын кайкыйтып эки фут жогору секирип, уч буту менен соксолондоп жүгүрүп баратты. Бул Вантала деген чоочун карышкыр болчу. Ал бир жолу да ооз ачкан жок, бирок дөбөттөрдүн көздөрүнчө өзүнүн укмуштуу бийин уланта берди.

Иттер суунун ичинде көпкө дейре болушту да, араңдан зорго чабак урушту: алардын терилери суу болуп, чылгыйланып оор тартып, саксайган куйруктары губка сияктуу көөп чыкты, а алар өздөрү чарчап, шайы ооп калышты жана бир кадам да артта калбай, аларды ээрчиp ба-

раткан, балбылдап оту чыгып турган эки көздү жалдырап карашты.

— Бул жакшы аңчылык болгон жок, — деди акырында дөбөттөрдүн бири.

— Аңчылыктан жол болсун! — деди Маугли тайман-бастан, алардын жанына суудан ыргып чыгып келип, өлүп бараткан дөбөт каап албасын үчүн узун бычак менен анын далысынын астынан сайып.

— Бул сенсиңби, киши-карышкыр? — деп сурады Вантала кашаттан туруп.

— Өлгөндөрдөн сурагын, Чоочун, — деп жооп берди Маугли. — Алар дарыя менен төмөн карай ағышкан жери жок бекен? Мен бул дөбөттөргө ылайды тойгончо жедирдим, мен аларды таламандын так түшүндө алдап кеттим, алардын баштоочусу болсо куйруксуз калды, бирок ошондой болсо да, сенин энчиңе да али жетишет. Буларды кайда көздөй кууш керек?

— Мен токтой турам, — деди Вантала. — Узун түн кебеле элек, таң атканда көрөбүз.

Сиондук карышкырлардын үргөнү уламдан-улам жакындан угулуп турду:

— Үйүр үчүн, бүткүл Үйүр үчүн кармашууга чыгабыз!

Ошентип, акырында Вайнганги суусунун имерилиши сары иттерди Сион үңкүрлөрүнүн мандайындағы кумга жана тайыз сайга чыгарып таштады.

Мына ушул жерден алар өздөрүнүн жаңылышкандыгын түшүнүштү. Булар суудан мурда чыгып алыш, карышкырларга жээктен кол салышы керек эле. Эми абдан кечигип калышкан. Бүткүл тайыз сайда жайнап, балбылдаган көздөр гана жалтылдап калды да, күн баткандан баштап басылбай укмуштуу улуган үндөн башка, джунглиге бир да добуш угулган жок. Четтен туруп караганда, Вантала

иттерди жээкке чыккыла деп жалооруп жаткан сыйктуу көрүнөт. Мына эми дөбөттөрдүн баштоочусу аларга кый-кырып калды:

— Кайра бурулуп, капитап киргиле!

Бүткүл үйүр тайыз сууну чалпылдатып, чачыратып, жээкке карай умтулушту эле, Вайнгангинин үстү бурулдап көбүктөнүп чыгып, пароход жүргөндөгүнүн эле өзүндөй болгон чоң толкундар дарыяны капитап кетти. Маугли иттер баш аламан болуп жыйылган жерге жарып кирип барып, үйүлүшкөн бойдон суунун толкуну менен жээктин четин-деги кумга карай чайпалып агып жөнөгөн иттерди бычак менен сайып, башы-көзүнө карабай кескилеп таштады.

Мына ошентип көпкө созулган салгылашуу башталды.

Карышкырлар чатышкан дарактардын, бадал жыгачтардын, калың чөптөрдүн арасындағы нымдуу кызыл күмдө салгылашышты, анткени – ушул азыр да бир карышкырга экиден дөбет келерлик болгон. Бирок душман карышкырлар өмүрдөн кечип, өлүмгө баш байласп коюп кармашты, ошондо кең көкүрөктуү, азуулары арсай-ган аңчы карышкырлар гана кармашпастан, көздөрү ук-муштуу болуп қеткен канчык карышкырлар да өздөрүнүн бөлтүрүктөрүнө болушуп кармашышты, алардын жанын-дагы кәэ бир жерлерде али түлөбөгөн бүтүндөй саксайган бир жашар күчүк карышкырлар да душманды тиштегилеп, жулккулап тынчын алыш жүрүштү. Карышкыр дегинкисин тамактан аларын же капиталдан жармашарын, а дөбөттөр болсо көбүнчө буттан кабарын, ошондуктан иттер суунун ичинде ооналактаган кезде башын жогору чыгарып жүрүүгө тийиш болгондуктарын, карышкырлар тарабы оодук келгенин силерге айта кетүү керек; кургак жерге чыкканда карышкырларга кыйын болду! Бирок сууда да, кургакта да

Мауглиниң бычагы бипбирдей эле көтөрүлүп, чаап жарадар қылып турду.

Баяғы өзүнүн төрт карышкыры Мауглиге жардам бергени келип калышты. Көк Тууган баланын тизелерине қыналып жыгылып аны коруду, калган үчөө анын аркасын жана капиталдарын коруп турушту же қыжыры кайнап, асылып үргөн дөбөт тике эле бычактын мизине карай жутунуп, ары-бери бултулдап секиргенде жөөлөп койдуруп кетип, Мауглини көмөлөтүп жибергенде анын жанында коруп турушту. Андан кийин баары тополоң болуп аралашып, чогуу үйүлүшүп, жәэкте улам ары-бери жүгүрүп, жан талашты. Маугли бир жолу Акеланы көрүп калды: дөбөттөр аны эки жагынан качырып кирип талаганын, ал өзү болсо тиши түшкөн бүйлөсү менен бир дөбөттү сандан алганын көрдү.

Түн өтүп баратты, бир орунда бат-бат, баш айландырып жүгүрүүлөр улам күчөй берди. Иттер чарчап калышты да, качып кутулууга али бет албаганы менен да, карышкырларга күчтүүрөк кол салуудан эми коркуп бүтүштү; бирок Маугли кармашуу аяктоого аз калганын сезди да, иттерди катардан чыгарганына ыраазы болду. Бир жашар болгон күчүк карышкырлар азыр тайманбастан кол салып жатышты, эркин эс алууга мүмкүн болуп калды, эми бычактын бир гана жаркылдаганынан кәэде ит качып жөнөп турду.

— Такыр дээрлик эти жок эле сөөктөрү калыптыр! — деп — корулдады Көк Тууган.

— Бирок сөөктү да кемирүү керек, — деп жооп берди ага Маугли. — Биздин джунглиде мына ушундай қылынат! — Бычактын кызыл мизи арткы сандарын качырып кирип талаган карышкыр үзүп кеткен дөбөттүн капиталынан жалындай болуп жылбышып кетти.

— Менин олжом! — деди карышкыр мурдун чүйүрүп ырылдап. — Аны мага калтыр!

— Чын эле сага дале аздык кылып жатабы, Чоочун?  
— деди Маугли.

Вантала абдан тамтыракайы чыгып тыткыланган болчу, бирок итти кыстап камап турду жана өзү да кыймылдай албады.

— Калп айтсам, менин ордума төлөнгөн топоздун арбагы урсун, — дей салды Маугли табалап күлүп, — бу баягы мултук куйрук дөбөт экен!

Чынында да, бул баягы чоң күрөң-сары баштооч дөбөттүн өзү эле.

Дөбөттөрдүн бири баштооч дөбөткө жардамдашканы чуркап келди, бирок анын тиштери Ванталанын капиталына кире электе, Мауглинин бычагы эбак сороюп анын көкүрөгүндө сайылып турган, а Көк Тууган болсо калганнын жайлап бүтүрдү.

— Мына биздин джунглиде кандай кылышат! — деди Маугли.

Вантала бир ооз да жооп берген жок, солуп жаны чыгышына жараشا эле анын жаактары гана улам катуурак карыша берди. Ит калтылдап, башын шылкыйтты да, тырп этпей катып калды, анын үстүндө Вантала да тырп этпей катып турду.

— Акырын! Кан Карызы төлөндү! — деди Маугли, — Вантала өзүндүн ырынды ырда!

— Эми бул мындан ары аңчылык кылбайт, — деди Көк Тууган, — Акеланын да көптөн бери үнү чыкпай калды.

— Биз сөөктүү кемирдик! — деп күркүрөдү Пхаонун баласы Пхао. — Тигилер качышты! Өлтүргүлө, өлтүргүлө аларды, Ээн-жайкын Журттун Аңчылары!

Дөбөттөр кан агып отуруп каралжын тартып калган

тайыз сайдан дарыяга калың джунглиге карай, суу менен өйдө, төмөн – жол ачык болгон жерге карай биригин артынан бири уурданып, туш-тушка тарада жүгүрүштү.

– Карызынарчы! Карызынарчы! – деп кыйкырды Маугли. – Карызынарды төлөгүлө! Булар Акеланы өлтүрүштү! Булардан бири дагы тириүү кетпесин!

Ал сууга кирип кетүүгө кайраттанган дөбөттүн бирин да кетирбөө үчүн бычагын колуна кармап, жээкке карай чуркады. Бирок бул жерде үйүлгөн өлүктөрдүн астынан Акеланын башы жана алдыңкы буттары көрүндү, ошондо Маугли анын жанында чөгөлөй калды.

– Бул менин акыркы жолку салгылашуум болот деп мен сага айткан жок белем? – деп күбүрөдү Акела. – Даңктуу анчылык болбодубу! Сен кандайсын, Кичине Тууган?

– Мен аманмын, Акела...

– Ошондой эле болсун. Мен жан бере турган болуп жатам, мен сага жакын жерде өлгүм... өлгүм келер эле, Кичине Тууган.

Маугли Акеланын түп көтөрө жарадар болуп, эс чыга тургандай кылынган башын өзүнүн тизесине жөлөп кооп, анын тыткыланган мойнун колу менен кучактады.

– Шер-Хан тириүү болгон, а адамдын баласы болсо, чанда жылаңач жүгүрүп жүргөн убакыт эчак өтүп кетти, – деди Акела жөтөлүп.

– Жо-жок, мен карышкырмын! Мен Ээн-жайкын Журт менен бир канданмын, – деп кыйкырып жиберди Маугли. – Мен өзүмдүн эрким менен киши болгон эмесмин!

– Сен кишисин, Кичине Тууган, өзүм өстүргөн бөлтүрүк. Сен кишисин, болбосо, Ўйүр жапайы иттерден качкан болор эле. Мен сага өмүр бою милдеттүүмүн, бүгүн сен качандыр бир кезде мен сени аман алыш калгандай болуп, бүткүл Ўйүрдү аман алыш калдың. Чын эле унутуп

калдыңбы? Азыр бүткүл карыздар төлөндү. Элиңе кет. Карегим, сага да бир жолу айтарым, аңчылық бүттү. Өз элиңе кеткин.

— Кетпейм. Джунглиде өзүм жалгыз аңчылық кылам. Мен айтпадым беле.

— Жайдан кийин жаан жаайт, жаандан кийин – жаз келет. Кетүүгө мажбур кыла элкте эле өзүң кетип кал. Өзүндүн элиңе кет. Кишиге кет. Менин сага башка айтарым жок. Азыр мен өзүбүздүкүлөр менен сүйлөшөм. Кичине Тууган, сен мени бутуман тургуда аласыңбы? Мен деле Ээн-жайкын Журттун Башчысы эмесминби.

Маугли Акеланы эки колу менен кучактап, абдан этияттык менен эркелетип өйдө көтөрүп тургузду, бирок жеке-карышкыр катуу үшкүрүп, өлөрүндө ар бир башчы ырдоого тиешелүү болгон Ажал Ырын кошуп ырдай баштады. Ыр үстү-үстүнө катуурак болуп, уламдан-улам күчтүүрөк чыгып, дарыянын аркы өйүзүндө, алыста дүнгүрөп угулуп турду, акыркы жолу «Аңчылыктан жол болсун!» деген тилектин үнү басылганда, Акела көз ачып жумганча Маугланин колунан бошонуп чыгып, абага кур секирип туйлап өзүнүн акыркы, коркунучтуу олжосунун үстүнө барып, жыгылып өлдү.

Маугли бардыгын унутуп, башын тизесине жөлөп отурду, ошол кезде жарадар болгон дөбөттөрдүн акыркы калганын ырайымсыз канчык карышкырлар кууп жетип талап өлтүрүштү. Ызы-чуу аз-аздан басыла баштады, а карышкырлар болсо сылтып, өлгөндөрдү санаганы кайра кетиши. Үйүрдөн он беш карышкырдын алар менен кошо алты канчык карышкырдын өлүгү дарыянын боюнда жаткан, калган бардыгынан бири да зыянга учурабай калбаган, Маугли суук таңга чейин түнү бою карап отурду. Пхаонун кан агып нымдалган тумшугу анын колуна уруна

түштү, ошондо Маугли бул Акеланын тыткыланган денесин көрсүн деп кийин жыла берди.

— Аңчылыктан жол болсун! — деди Пхао, Акеланы али тириүдөй эле көрүп, анан кайра бурулуп, кабылган ийни аркылуу карап, калгандарга: Үргүлө, иттер! Бүгүн Карышкыр өлдү! — деди.

Бирок да сары иттердин бардык үйүрүнөн, джунглидеги бир да жан бизге кас болууга даай албайт деп мактанган Декандын эки жүз аңчыларынан, ушундай кабар менен Деканга бири да кайтып келген жок.

## ЖАЗГЫ ЖҮГҮРҮҮ

Жапайы иттер менен чоң кармашуу болуп, Акела өлгөндөн кийин экинчи жылга караганда Маугли он жети жашка чыккан болчу. Өңүнө караганда ал мындан улуурек көрүнгөн, себеби, күчтүү кыймылдан, абдан жакшы тамактан жана өзүнө ысык же аптап болор замат эле, сууга түшүү өнөкөтүнөн, ал жаш болсо да албеттүү жана бойлуу боло баштаган. Токайдогу жолдорду карап чыгуу өзүнө керек болгон кезде, ал бир колу менен бутактан кармап, жарым saat саландап асылып турууга жараган. Ал жаш бугуну чуркап баратканда токтолуп, аны мүйүзүнөн алып жерге жыга алган. Жадаганда түндүктүн саздарында жашагандардан жапайы чоң каманды да торой чалып жыгууга жараган. Мурда Мауглинин ақылдуулугунан корккон Джунглинин Журту, азыр анын күчүнөн корко баштаган, Маугли өзүнүн жумушу менен жайынча келатканда, анын келип калгандыгынын дабышы чыкканда эле, анын алды жагындағы токайдогу чыйыр жолдор бошотулуп берилип турган. Ошондой болсо деле, анын көз карашы ар дайым жумшак болуп кала берген. Атүгүл ал кармаша кеткенде

да, анын көздөрү кара илбирс Багираныңдай болуп, оту чачырап, жалтылдап кетпеген. Анын көз карашы ыклас туурак жана көңүлдүүрөк гана боло баштаган, мына бул жадаганда Багиранын өзүнө да түшүнүксүз болгон.

Бир күнү Багира бу туурасында Мауглиден сурады, ошондо ал ага күлүп жооп берди:

— Мен аңчылыкта жаздым чаап калганымда, каардуу болом. Эки күнү ачка болгонумда абдан каардуу болом. Чын эле бул менин көздөрүмдөн көрүнбөйбү?

— Сенин оозун ачка, — деди ага Багира, — көздөрүндөн бул көрүнгөн жери жок. Сен аң уулап жүргөнүндө, тамак ичкенинде же сууга сүзүп жүргөнүндө — көздөрүн жаандагы жана күн ачыктагы таш сыйктуу эле, дайыма бипбирдей.

Маугли узун кирпиктеринин астынан илбирске кылтыыйп карап койду эле, ал демейдегисиндей болуп жер карап калды. Өзүнүн кожноюн ким экенин Багира билчү.

Алар Вайнганги дарыясынын үстүнөн бийик чыгып турган тоонун жантаймасында жатышты, эртең мененки туман жашыл жана ак тилкелер болуп, алардын асты жағында жайылып кантап жатты. Күн чыкканда тумандын бул тилкелери толкуган көлдөй болуп жайнап, а кызыл сары тартып жердин бетин кантап, анан өйдө көтөрүлүп, анын жапыз, кыйгач нурлары Маугли менен Багира эс алыш жаткан жердеги куураган чөпкө тийип турду. Суук убак аяктап келаткан, дарактардагы жалбырактар солуп, өңү өчүңкү тартып калган, шамал болгондо анда көнүлсүз бир түрдүү шыбыш башталып турган. Бир кичинекей жалбырак шамалга туш болуп, бутакка аябай урунуп, шуулдап жатты. Бул Багираны ойготту. Ал эртең мененки абаны окшуган, кургак жөтөл менен кошо дем алыш, чалкасынан түшүп, бутакка урунуп жаткан жалбыракты алдыңкы буттары менен тээп жиберди.

– Жыл бурулушка келди, – деди Багира. – Джунгли илгери жылды. Жаңы Речтердин Убагы жакындаш калды. Жалбырак да муну билет. Бул абдан жакшы!

– Чөп али кургак экен, – деп жооп берди Маугли, бир тутам чөптү тамыры менен жулуп жатып. – Жадаганда Жазғы Бұчұр (сарғыч гүлгө окшогон кичинекей қызыл гүл), жадаганда Жазғы Бұчұр али гүлдөй элек... Багира, кара илбирс чалкасынан оонап жатып алып, токай мышынын тепкилелендей, буту менен кур талааны тепкилөөдөн чарчады бекен?

– Аоу! – деди Багира.

– Угуп турчу, кара илбирс ушундай қылжыктап, жөтөлүп, улуп, чөптүн үстүндө тоголонуп жатуудан чарчады бекен? Биз сен экөөбүз джунглиниң кожоюну экендигибизди унутпа.

– Ооба, мунун chyн, угуп жатам, бала, – деп Багира шашып-бушуп аласалып, өзүнүн жүндөрү үрпөйгөн кара капиталынан чанды силкіп күбүдү (ал кыш чыккандан кийин түлөгөн кези эле). – Албетте, биз сен экөөбүз джунглиниң кожоюнубуз! Ким Мауглидей күчтүү? Ким мындай ақылман?

Багиранын үнү укмуштуу созолонуп чыгып турган, Маугли кара илбирс мени шылдындаш күлүп жаткан жок бекен деп бурулуп карады, анткени – джунглиде көп сөздөр болот, ал сөздөрдүн үнү мааниси менен бирдей болбой да калат.

– Сен экөөбүз, албетте, джунглиниң кожоюнубуз деп мен айтпадым беле. – деп кайталады Багира. – Балким, мен жаңылыштым бекен? Бала эми жердин үстү менен жүрбөгөнүн билген эмес экемин. Көрсө ал учуп жүрөт экен го?

Маугли чыканагы менен тизесине таянып отурду да, күн тийип жарық болуп турган өрөөндү карап турду. Тоо-

нун түбүндөгү токойдун арасында, кандайдыр бир жерде күш өзүнүн жазғы ырынын бириңчи ноталарын кадырлап бүткөн тескери үн менен сыйнап көрүп жатты. Бул кийин-черээк джунглини капитап, толук заңқылдаган, кубулжума үн менен ырдалуучу ырлардын гана көлөкөсү болгон. Бирок, Багира ал ырды укту.

– Бул Ферао, кызыл тоңкулдақ, – деди Багира. – Мен да өзүмдүн ырымды эстешим керек. – Ошентип, ал күнкүлдөп, ичинен ырдай баштады да, кез-кезде унчукпай турал калып, тыңшап угуп жатты.

Индиянын джунглилеринде жылдын мезгилдери алмашканы такыр дээрлик билинбей калат. Жылдын мезгилдери болгону экөө – кургакчылыктуу жана жаан-чачындуу гана боло турган сыйктанып калат, бирок жаандын селдерине жана акыр-чикирлер менен чандын ыптысыганына карап көрсөн, анда жылдын бардык мезгили бири-бири тийиштүү тартипте алмаштырган болуп чыгат. Джунглилердин баарынан укмуштуу нерсе – жаз, анткени – жазында талаада жаңы чөптөр жана гүлдөр жайнап чыга элек болот, такырайып гана жылжыланач болуп турган кезин көрөсүн. Жумшак кыш боору ооруп тийбegen, али жаш жалбырактар кыштан жазга чыгат, мына ошондо талмоорсуган, кылтыйып чөп чыгып келаткан жер кайрадан жашаргандыгын жана жаңыргандыгын сезет. Жазды мына ушунун өзү дүйнө жүзүндө, джунглидеги сыйктанган башка жаз жок дегендөй жакшы көркө келтириет.

Джунглидегилердин баары соолуп, оор абага сицип кеткен жыттардын өздөрү да эскирип, деми чыгып кете турган күн келет. Муну түшүндүрө албайсың, бирок мынданай болорун сезип турасың. Андан кийин экинчи мезгил келет да, анда бардык жыттар жаңы жана эң сонун болуп, өзүнө тартып турат, айбандардын кышкы даакылары

түлөп, салбыраган узун үзүмтүк болуп, чубалжып жүрүп түштөт. Мына ошондон кийин кээде себелеп бир аз жаан жаап, жаандан кийин бардык дарактар, бадал жыгачтар, бамбук жыгачтары, мох жана өсүмдүктөрдүн ширелүү жалбырактарын уйкудан ойгонуп, шуулдап өсүп жатканын угуп турууга болот. Мына ушул шуулдактан кийин күнүтүнү менен азыраак күңгүрөп тургансыган добуш угулуп турат. Мына ушул жаздын шуулдаганы, дирилдеп күүлдөгөн добуш – аарынын ызылдаганы эмес, суунун шырылданы эмес, дарактардын баштарындагы шамал эмес, бирок күнгө ысыган ырыстуу дүйнөнүн гана үнү.

Мурда Маугли жыл мезгили алмашканда ар дайым сүйүнөөр эле. Ал калың чөптүн арасынан Жазғы Бүчүрду жана джунглиде эчтеме менен чаташтыrbай таанылуучу жазғы булуттардын биринчи жәэктери ар дайым биринчи болуп көрүнчү. Анын үнүн түн ичинде жылдыздардын жарығында, гүл калың чыккан сыз ойдуңдардан угууга болор эле; бул жерлерде ал чоң бакаларды ээрчип чулдурай берген же жазында түнү бою тынбай ахалаган кичине үкүлөрдү туурап турган. Өзүнүн бүткүл журтуу сыйктуу эле, ал жылдын төрт мезгилинен жазды өзүнүн канғып жүрүшү үчүн – жайынча эле ыракаттанып тамаша кылып жылуу абаны жиреп, күүгүмдөн таң атканга чейин жүгүрүп жүрүүгө жана жаңы гүлдөрдү жыйып байлап алыш, каткырып күлүп, энтигип кайра келип турууга тандап алган. Төрт бөлтүрүк буга кошуулуп джунглиниң ичинде айланып жүрө берген жок, алар башка карышкырлар менен кошуулуп ырдоого кетишкен.

Джунглиде күн көргөндөрдө жазында көп убаракерчилик болот, Маугли алардын ар кайсысы өздөрүнүн тукумуна жараша мөөрөгөнүн, өкүргөнүн же ышкырганын угуючу. Алардын үндөрү бул кезде жылдын башка мезгил-

дерине караганда башкача угулат, мына ушунун өзү эмне үчүн жаз Жаңы Речтердин Убагы деп атала турган себептеринин бири.

Жаздын биринчи күнү эртең менен болгондо тоос Мор коло өндөнүп, көгүлтүр тартып алтын түстөнүп, жаркылдап учуп жүрүп жаңы жыттарды кабарлады. Башка канаттуулар анын үнүнө кошулуп демеп жүрүштү, ошондо Маугли Вайнганги дарыясынын деңгээлинен бийик чыгып турган зоокалардан Багиранын карғылданып каңылдаган үнүн укту, анын үнү бүркүттүн шаңшыгана да, аттын кишенегенине да окшош болуп жатты. Усту жакта, өсүп жетилген бутактардын арасында, маймылдар өкүрүп-бакырып түйшүктөнүп жүрүштү. Маугли тегерегин карады, бирок шылдыңкорок маймылдар гана жини келип, дарактардын арасында жүгүрүп жүргөнүн, төмөн жакта, тоонун жантаймасында, тоос Мор өзүнүн жаага окшогон куйругун кенен жайып, лыпылдалп учуп жүргөнүн гана көрдү.

— Джунглиде жаңыча жыттанат! — деп кыйкырып койду Мор. — Аңчылыктан жол болсун, Кичине Тууган! Сен эмне жооп бербейсиң?

— Кичине Тууган, аңчылыктан жол болсун! — деп ышкырып койду кулаалы Чиль, өзүнүн курбусу менен бирге төмөн карай учуп келатып.

Алар экөө тен Маугленин как эле ээк алдынан каалгып учуп өтүштү эле, үлпүлдөгөн ак жүндөрүнүн бир талы азыраак ага тийип кетти.

Жазгы себелеген жаан — мындай жаанды Пил Жаанчасы деп аташат — джунгли менен жарым милялык тилке болуп каптап өтүп, суу болуп, термелип турган жаш жалбырактарды арт жагында калтырды да, эки кабат жаа болуп, азыраак жанырыктанып күн күркүрөп барып токтоду.

Жазғы шуулдак бир мунөт токтой түшүп, лып басыла калды, бирок джунглиниң Журтунун баары жапырт ызы-чуу түшкөндөй өндөндү.

Маугли Ўйурдун ураанын чакырды, бирок төрт карышкырдын бири да үн чыгарып жооп берген жок. Алар алыста болуп, башка карышкырлар менен бирге биринчи жазғы ырларды ырдап жүрүп, Мауглинин үнүн укпай калышкан экен.

«Көрчү эми, – деп Маугли өзүнө өзү, туура эместигин ичинде билип турса да, – мына азыр эле Декандан жапайы иттер келип калса, же бамбук жыгачтарынын арасында Кызыл Гүл жылт-жылт этсе эле джунглидегилердин баары кокуйлап, Мауглиге ыйлактап жүгүруп келип, аны пил өндөнгөн чоң наамдар менен атай башташат эмеспи. А эми болсо, Жазғы Бүчүр кызарганынан бүткүл джунгли Табаки деген чөөдөй кутуруп жатышпайбы...»

Маугли бул күндө кечинде эрте аңчылык кылып, жазғы жүгүрүүнүн алдында чандыйып ичин көтөрө албай калбоо үчүн тамакты азыраак жеген. Бул түнү анык жапжарык болуп турду, муну ак түн деп аташар эле. Бардык өсүмдүктөр эртең менен, бир айдын ичинdegиден көбүрөөк өсүп чыккандай көрүндү. Мурунку эле күнү бүтүндөй сары жалбырак болуп турган бутактардан, Маугли аны сындырып алганда ширеси тамчылап турду. Анын баскан жеrinde калың чыккан мох тармалданып жылуу келип, жаш чөптөрдүн ичке четтери колду кеспеген.

Маугли жүгүрө баштаганда, сүйүнгөнүнөн кыйкырып катуу ырдап жиберди. Бул көбүнчө учуп жүргөнгө окишош болгон, себеби, Маугли былпылдаган жумшак то-пурактуу жерди баскандыктан өзүнүн кадамдарынын дабышы билинбеген, чытырман калың токой аркылуу түндүктөгү саздарга карай төмөн кеткен узун жантайманы

тандап алган. Адамдын тарбиясында өскөн киши, айдын кылтылдаган алдамчы жарыгында жол тандап жүрүп, нечен жолу мұдурұлғөн болор эле, а Маугли болсо узак жылдар токайдогу турмушка буттары көнүп калғандыктан, иймекей болуп жепжеңил жүрүп кетти. Чириген сөңгөк же байкоосуз жаткан таш бутуна урунганда да ал ақырын басып, иләэлеп калbastan, чымырканып, күчөнбөстөн гана оңой-олтоң эле алардан аттап өтүп кете берген. Жер менен жүгүрүп отуруудан тажап кеткенде, бекем чырмоокту маймылчасынан колу менен кармап туруп, үстүңкү ичке бутактарга шарт ыргып чыгып барып, көңүлү айныганга чейин жыгачтын башы менен саякат кылып жүрүп отурған. Ошондон кийин ал кайрадан жалбырак баскан чырмооктун узун догосу менен жерди қарай төмөн түшүп келген.

Ага тегерете нымдуу аскалар курчап али toluk аттап болуп турған коолор кезиккен, бул жерде түнкү гүлдердүн буруксуган жыпар жытынан деми кыстыккан; ага туташ гүл баскан чырмооктор; айдын жарыгы мрамор полдун чакмагы сыйктаңып, туура тилке болуп жаткан, токой арасынан кесилип ачылған караңгы жолдор; жаш кырчын көкүрөгүнөн келип, так эле кол менен кучактагандай болуп, белинен чырмалған чытырман жерлер; майдаланып урап түшкөн аскалардын натыйжасында болгон дөбөлөрдүн чокулары кезикти, бул жерлерден ал чочуп үркөн тулкүлөрдүн ийиндеринин үстүнөн таштан-ташка аттап өтүп отурған. Азууларын сөңгөккө кайрап курчутуп жаткан камандын «чух-чух» дап коркулдаганы алыстан начар угулуп турду, анан ал тумшугу көбүктөнүп, көздөрүнүн оту чыгып, жападан-жалғыз жүрүп дарактын сары кабығын жулкуп сыйырып жаткан айбандын өзүн да көрдү. Анан болбосо, ал сүзүшкөн мүйүздөрдүн шакылдаганын, ырылдаган жана ышылдаган үндөрдү угуп, четке бурулду да,

долуланган эки топоздун жанынан зуулдап өтүп кетти. Бул топоздор айдын жарыгында карадай көрүнгөн канга тилкеленип бүтүндөй боёлуп, баштарын жерге салаңдатып, алга-артка чайпалып турушкан экен. Же болбосо, ал кайдадыр бир дарыянын кечүүсүндө өгүздөй мөөрөгөн крокодил Джакаланын үнүн уккан. Кайсы бир убакта, ал уядагы уу жыландарды чочутуп алган кездери да болгон, бирок ал жыландар Мауглиге качырып кириүүдөн мурда, ал дарыянын жаркыраган майда таштарынын үстү менен алыс качып, кайрадан токойдун ичине кирип кетип турган.

Ал бул түнү саздын жакын калганын, гүлдөрдүн жыты ага айтканга чейин, джунглидегилердин баарынан бактылуумун деп эсептеп, бирде ырдап, бирде кыйкырып кооп, ушундайча. болуп качып жүрүп отурду, а саздар болсо ал демейде аңчылык кылып жүргөн, эң алысks то-кайлордон бир канчалык ары болчу.

Мына бул жерде да кишинин тарбиясында чоңайгон киши үч кадам аттагандан кийин саздын сормосуна башы менен кирип кеткен болор эле, бирок Мауглинин бутунда көзү бардай болгон, анын буттары көздүн жардамысыз эле, бир өңгүлдүн экинчи өңгүлгө, бир аралчадан экинчи солкулдак аралчага жеткирип турган. Ал, саздын орто ченине карай бет алып жүрүп отурду, жүгүрүп баратканда жапайы өрдөктөрдү үркүтүп баратты, ошол жерге жеткенде кара суудан өбөктөп сороюп турган, мох басып кеткен сөңгөккө барып отуруп калды. Мауглинин тегерегиндеги саздын баары көңүлдүү болду, себеби, жаз мезгилинде канаттуулар журуту абдан сергек уктайт да, канаттуулардын үйүрү түнү бою саздын үстүнөн бүлбүлдөп тынбай учуп өтүп турушат. Бирок бийик чыккан камыштардын арасында күнкүлдөп ырдап отурган, кара тору болгон буттарынын таманынdagы чорлорун жакшылап карап, эски кирип

кеткен тикенектерди издең жаткан Мауглини эч ким бай-  
каган жок.

Камыштын ичиндеги жапайы ургаачы топоз чөгөлөп  
бир аз тұра калып, ошкуруп:

– Киши экен! – деди.

– У-у! – деди жапайы бука топоз Меса. (Анын батқак-  
та оонаганы Мауглиге угулуп турду.) – Бул киши эмес. Бул  
Сион Үйүрүндөгү гана жұнұ жок карышкыр. Ал мындау  
тұндөрдө илгери-кийин жұғұруп жүре берет.

– У-у! – деп жооп берди ургаачы топоз, кайтадан  
башын өткөп карай әңкейтип. – Мен муну киши экен деп  
ойлободумбу.

– Мен сага киши эмес деп айтып жатпаймбы. О, Ма-  
угли, бу жерде коркунучтуу бекен? – деп мөөрөдү Меса.

«О, Маугли, бу жерде коркунучтуу бекен?» – деп бала  
аны туурап кыжырына тийди. – Меса бир гана нерсени  
ойлойт: бу жерде коркунучтуу болбоду бекен! Токайдун  
ичинде илгери-кийин жұғұруп, силерди кайтарып жүргөн  
Мауглиден башка, эч ким әчтеме жөнүндө ойлобойт!

Маугли камыштардын ары жағынан уурданып кирип  
барып, аны бычактын мизи менен саюуга қызыгып, чы-  
дап тұра албады. Тұп көтөрө батқак болгон чоң бука топоз  
снаряд жарылғандай тарсылдатып чөйттөн ыргып чыкты,  
а Маугли болсо боору эзилгенче каткырып құлуп калды  
эле, ал жерге отура калууга туура келди.

– Сион Үйүрүндөгү жұнұ жок карышкыр сени кандай  
кайтарып бакканын эми айтып берчи, Меса? – деп кыйкыр-  
ды ал.

– Карышкырсыңбы? Сенсиңби? – деп бышкырды то-  
поздун букасы, буту менен батқакты жууруп. – Сен колдо  
бакма малды кайтарғандығыңды бүткүл джунгли билет.  
Сен тетигинде эгин айдалған талааларда, чаңдын арасында

кыйкырып жүргөн балдар сыйктанган эле баласың. Сен – джунглидеги карышкырсың! Аңчы болсо сұлұктөрдүн арасы менен жыландаі сойлоп келип, чөөнүн кыла турғанындай опсуз тамашалап, өзүмдүн курбумдун алдында мени маскара кылмак беле? Бери катуу жерге чыгып келчи, мен... мен... – деди топоздун букасы оозунан көбүгүн буркуратып, анткени – бүткүл джунглиде бул айбандан ачуусу чукул эчтеме жок.

Маугли топоздун букасы кандай кышылдап, бышкырып жатканын көзүнүн түрүн өзгөртпөй карады. Туш-тушка чачыраган чалпылдактын дабышынан бирдеме угула турган болгон кезде, ал сурай калды:

– Бул жерде, сазда, адамдын үйүрүнүн кайсынысы турат, Меса? Бул джунглини мен биле албайт экемин.

– Түндүккө кет! – деп бука топоз кыжырланып өкүрүп жиберди, анткени Маугли аны бычак менен жетишерлик катуу сайып койгон болчу. – Уйчулар ушундай тамашалайт! Баргын, бул туурасында саздын жанындагы кыштак-ка айтып бар.

– Адамдын үйүрү джунгли туурасындагы ангемени угууну жакшы көрбөйт, өзүм деле сенин териңдеги артық баш чийилген так айтып бара турган бир окуя эмес деп ой-лойм. Дегинкисин мен бул кыштакты барып көрөм. Ырас, барам! Сабыр кыл! Джунглинин Эси сени кайтарууга ар түнү келе бербейт.

Ал саздын четиндеги солкулдатма кыртыш жерге ат-тап өттү, бул жерге топоз артынан жүгүрүп келип сүзбөй турғанын жакшы билди да, анын жини келгенине күлүп, арылап жүгүрүп кетти.

– Тетигинде так эле жердин үстүндө жылдыздар отурут, – деди ал, колун түтүк кылып кууштуруп туруп, аны тигиле карап калып. – Калп айтсам, менин ордума төлөн-

гөн топоздун арбагы урсун, бул Кызыл Гүл экен, мен Сион Үйүрүнө келе электен мурда, мен жанында жаткан Кызыл Гүлдүн так өзү экен! Мына эми мен карап турсам, өзүмдүн жүгүрүп жүрүшүмдү бүтүрүү керек.

Саздын бүткөн жеринен кенири шалбаа башталып, ал жерде жылт-жылт эткен от чыгат. Маугли адамдардын иштерине кызыкпаганына эң көп убакыт болгон, бирок бул түнү Кызыл Гүлдүн жымындағаны, так эле суктандырган жаңы олжодой болуп, аны өзүнө тартты.

— Карап көрөм, — деди ал өзүнө, — адамдын үйүрү абдан өзгөрдү бекен, жок бекен.

Өзүнүн оюна келгенинин баарын кыла ала турган джунглисинде эмес экенин унутуп калган Маугли жымындаған от күйүп турган жаман там үйгө жеткенчे шүүдүрүмдөн оор тартып калган чөп менен капарсыз басып баратты. Үч-төрт ит үрүп кирди, анткени Маугли кыштактын четине жетип калган эле.

— Хо! — деди Маугли, каңырт-күңүртсүз отуруп, үргөн иттерге карышкырча ырылдап жооп берди да, иттердин үнүн дароо басты. — Эмне болсо ошо болсун. Маугли, адамдын үйүрүнүн ийиндеринде сенин эмне жумушун бар?

Маугли эрйиндерин сүртүп аарчып, өзүн экинчи бир адамдын үйүрү кууп жибергенде, мындан көп жыл мурда аларга тийген ташты эсine түшүрдү.

Жаман там үйдүн эшиги ачылды, босогодон караңгыга карап жаткан бир аял көрүндү. Жаш бала ыйлады эле, аял ага бурулуп мындаій деди:

— Укта! Бул иттердин тынчын алган эле чөө болсо керек. Таң атарга аз калды.

Маугли чөптүн үстүндө отуруп, безгек болгондой калтырады. Ал, жанагы чыккан үнду жакшы билет, бирок калетсиз билүү үчүн акырын кыйкырып көрдү да, адам-

дын тили кандайчасынан оозуна оңой келе түшкөнүнө таң калды:

— Мессуя! О, Мессуя!

— Мени чакырган ким? — деп сурады аял.

— Сен унутуп калдыңбы? — деди Маугли, бул сөздөрдү айтканда тамагы кургай түштү.

— Эгерде чын эле бул сен болсоң, анда мен сага кандай ат койгонумду айтчы? Айтсан! — деп аял эшикти тенине чейин жаап коюп колу менен көкүрөгүн карманды.

— Натху! О, Натху эмесминби, — деп жооп берди Маугли, анткени — Маугли биринчи жолу адамдын үйүрүнө келген кезде, Мессуя ага ушундай деп ат коюп чакырганы силердин эсинердедир.

— Келе кой, айланайын балам! — деп чакырды аял.

Ошондо Маугли жарык жерге чыгып, Мессуанын, өзүнө жакшылык кылган аялдын жана бир кезде адамдын үйүрүнөн өлтүртпөй аман алыш калган аялдын өңүнө карады.

Аял карып, чачтарына ак кирип калган, бирок көздөрү менен үнү баштагыдай эле экен. Бардык аялдар сыйктуу эле, Мессуя да, Мауглини кандай калтырган болсом, ошондой эле бойдон табам деп ойлогон, мына эми ал Мауглини көкүрөгүнөн эшиктин үстүнкү устунундай көрүнгөн башына чейин таңыркап карады.

— Балам... — деп булдурады аял, баланын бутуна жыгылып. — Бирок эми бул менин балам эмес, бул токайдун кудайы! Ах!

Бала бою узун, сулуу келип, мойнуна бычак асынып, узун кара чачтары ийиндерине түшүп, ак жасминдин вено-гунна оролуп, май чырактын кызыл жарыгында турду, аны жомоктоту азиздин өзү деп билүү оңой болгон. Керебетте үргүлөп жаткан бала ыргып тура калып, коркуп катуу кий-

кырып жиберди. Мессуа артына бурулуп, баланы сооротту. А Маугли болсо ушунчалык эсинде жакшы калган кумураларга жана карапаларга, эгин салынган чоң сандыкка жана кишилердин бардык эмеректерине карап, былк этпей турду.

– Сен тамак жейсінбі же суусун ичесінбі? – деп шыбырады Мессуа, – Мобулардын баары сеники. Биз сага өмүр бою милдеттүүбүз. Бирок деги мен Натху деп атаган сенсиңбі, же сен чын эле токайдун кудайысыңбі?

– Мен Натхумун, – деди Маугли. – Мен үйдөн эң алыс кеткем. Мына бу жарыкты көрүп бу жерге келдим. Сен мында экенинди билген эмесмин.

– Биз Канхиварга келгенден кийин, – деп чочулап айтты Мессуа, – күйөөм кызматка турду да, бул жерден азыраак жер алдык. Бул жер эски кыштактагыдай анчалык жакшы болбогону менен деле бизге жетишет – эки кишиге анча көп керек эмес да.

– Баяғы, ошол тұнұ эси чыгып кеткен киши, кайда деги?

– Анын өлгөнүнө бир жыл болду.

– А бул кимдин баласы? – деп Маугли баланы көрсөттү.

Бул менин балам, туулганына эки кыш өттү. Эгер сен Кудай болсон, анда бул балага Джунглиниң Ырайымын тартуу кыл, баяғы тұндө биз аман калгандай болуп, бул да сенин... сенин журтуңдун арасында болгондо аман калгандай болсун.

Аял баланы колуна көтөрдү, ошондо бала өзүнүн эси чыкканын унута түшүп, Мауглиниң мойнунда асылуу турған бычакка карай жутунду. Маугли баланын кичинекей колдорун этияттық менен четке буруп койду.

– Эгерде сен жолборс көтөрүп кеткен Натху болсон,

— деп уланты Мессуа мукактанып, — анда бул сенин иниң. Мен от жагайын, ысык сүт ичкин. Үстүндөгү байланган гүлдөрдү алыш таштачы, мындай кичине бөлмөгө абдан катуу жыттанат экен.

Маугли жылуу сүттү көпкө жутуп ичти, а Мессуа болсо, кез-кезде аны ийнинен сылап коюп, бул өзүнүн Натху деген баласыбы, же кандайдыр бир джунглиниң кудайыбы деп толук ишене албай, бирок анын тириүлүгүнө сүйүнүп турду.

— Садагасы балам, — деди акырында Мессуа, ошондо көзү сыймыктанып жайнай түштү, — сен дүйнө жүзүндөгүлөрдүн баарынан сулуу экенинди сага кимдир-бирөө деги айттыбы?

— Эмне дейсин? — деди Маугли, анткени — албетте, эч качан бул сыйктуу эч бир сөздү укпаган.

Мессуа эркелетип, сүйүнүп күлүп калды. Ал баланын өңүн көргөнүнө эле ыраазы.

— Эмесе, мен биринчиминби? Анда-санда болгону менен да, бала энесинен ушундай жакшы сөздү угушу керек. Сен абдан сулуусун. Өмүрүмдө мындай сулууну көргөн эмесмин.

Маугли ийнинен өзүн карап көрүүгө тырышып, башын чайкады, а Мессуа болсо кайрадан күлүп жиберип, көпкө чейин күлдү эле, Маугли да эмне экенин өзү билбей, ага кошуулуп күлө баштады. Аялдын кичине баласы дагы күлүп, бир Мауглиге, бир энесине барып турду.

— Кой, агаца күлбө, — деди Мессуа, баланы кармап көкүрөгүнө кысып. — Эгер сен эч болбосо жарымынча эле ушундай сулуу болуп чоңойсон, биз сени княздын кичи кызына үйлөндүрөбүз. Ошондо сен чоң пилдерге минип тамаша кыласың.

Маугли аялдын сүйлөгөнүнөн үч сөзүнөн бирин аран

түшүнгөн. Кырк миля жол жүрүп келип, жылуу сүт ич-кенден кийин ал ыксырап көзү илинип кетти, капиталынан түшүп, жамбаштап бүрүшүп жатып, бир мүнөттөн соң катуу уктап кетти, а Мессуа болсо анын көзүнө түшкөн чачын кийин тартып, одеяло менен жаап койду, баласын көрүп ырыстуу болду.

Ал джунглиниң салты боюнча, ушул түндүн акыркы калганын жана эртеңки күнү бүтүндөй уктап жатты, себеби, эч качан толук уктабай, санаа бөлүнүп, сак болуп көнүп калган сезим ага бул жерде эчтемеден коркпой уктай бер деп айтты. Акырында ал ойгонду, туйлап бир секирди эле, жаман там үйдүн ичи солкулдай түштү: одеяло чүмкөнүп жатып, ал түшүндө тузакты көрдү. Аңғыча болбой, токтой калып, бычагын ала коюп, ким менен болсо да кармашууга даяр болду, анырайган көздөрүнөн дале үйкүсу ачыла электиги көрүнүп турду.

Мессуа күлүп жиберди да, алдына кечки тамакты койду. Бул аялдын түтүндүү отко бышырылган каткан наны, күрүчү жана ачыган тамариндин бир тогологу гана бар болчу, – так кечке чейин Маугли аңчылыктан бирдеме тапканча жете тургандай эле.

Саздан чыккан шүүдүрүмдүн жытын сезгенде ал ачка болуп, корко баштады. Ал жазгы жүгүрүүнү бүткүсү келди, бирок алиги кичине бала эч бир колдон түшпөй койду, а Мессуа болсо Мауглиниң көгүлтүр-кара узун чачтарын тарап берүүгө аябай дилгир болду. Мессуа анын чачын тарап берип, балдардын эң жөнөкөй ырларын ырдап, Мауглини бирде балам деп, бирде өзүнүн джунглини бийлегенинин эч болбосо тырмактай бир үлүшүн балага бөлүп берүүнү сурап жалооруп жатты.

Жаман там үйдүн эшиги жабык болгон, бирок Маугли өзүнө жакшы таанымал үндү укту да, эшиктин түбүнөн

choң боз ченгел көрүнгөндө коркконунан Мессуанын оозу аңырая ачылганын көрдү, эшиктин тышында болсо Көк Тууган боор ачый турғандай мыңқылдал улуду. – Барып, күтүп тур! Мен силерди чакырганда келгинер келбеди, – деди Маугли джунглиниң тилинде, бурулбай туруп, ошондо choң боз бут жок боло түштү.

– Өзүндүн... өзүндүн кызматкерлеринди өзүң менен кошо ээрчите кел... келбей жүр, – деди Мессуа. – Мен... биз джунгли менен ар дайым тынчтыкта турғанбыз.

– Азыр деле тынчтыктабыз, – деди Маугли өйдө туралып. – Баяғы Канхиварга бараткан жолдогу түндү эсиңе түшүрчү. Ошондо бул сыйктуулардың сенин артында жана алдында ондогондору бар болчу. Деги Джунглиниң Журту мени жазында да дайыма унутуп калbastыгын көрүп турм. Эне, мен кетем!

Мессуа жоп-жоош болуп четке чыга берди – Маугли Мессуанын көзүнө туура эле токойдун кудайындай көрүндү, – бирок анын колу эшикке араң эле тийгенде энелик сезим аны Мауглениң мойнуна колун арта салып, кучактоого, учу-кыйры жок уламдан-улам кучактоого мажбур кылды.

– Келип тур! – деп шыбырап айтты аял. – Сен менин балам болсон да, балам болбосон да келип тур, анткени – мен сени жакшы көрөм! Көрсөң муну, бул өзү да капа болуп жатканын.

Кичине баласы ыйлап жиберди, анткени – жаркылдан бычагы бар киши буларды таштап кетип жатат.

– Дагы келгин, – деп кайталады Мессуа. – Бул эшик сен үчүн күнү-түнү ачык.

Мауглениң деми кыстала түштү, аны бирөө так эле ичинен муунтуп жаткандай болду, үнү чымырканып чыкты, ошондо берген жообу:

– Мен сөзсүз кайра келем... А эми, – деп улантты ал эшпкке чыккандан кийин, жанына эркелеп келген карыш-кырдын башын четке тұртұп, – мен сага ыраазы эмесмин, Көк Тууган. Мен силерди әчак чакырганда, эмне үчүн төртөөң тен бирге келген жоксуңар?

– Эчак дейсиңби? Кечеги түнү эле эмес беле. Мен... биз... джунглиде жаңы ырларды ырдап жатканбыз. Сен эсиңен чыгарып жибердин беле?

– Ырас, ырас!

– Ырды бүтөр замат эле, – деп кызуу улантты Көк Туутан, – мен сенин изин менен чуркап олтурдум. Калган-дардын баарын бүт таштап, бутум үзүлгөнчө сага көздөй чуркадым. Бирок, деги сенин бул эмне кылганың, о Кичине Тууган! Эмне үчүн сен киши менен кошулуп тамак ичип, бирге жаттың.

– Мен чакырган кезде силер келген болсоңор эле әч качан мындай болбойт болчу, – деди Маугли бир кадам алга басып.

– А эми эмне болот? – деп сурады Көк Тууган.

– Эми эмне болорун билбейм, – деди Маугли. – Мен силерди чакырганда эмне үчүн келбедиңер?

– Биз дайым сени мененбиз... дайыма сени мененбиз, – деп ырылдады Көк Тууган Мауглинин согончогун жалап.

– А мени менен кошо адамдын үйүрүнө барасыңарбы? – деп шыбырап айтты Маугли.

– Биздин Үйүрүбүз сени кууп жиберген түнү мен сенин артыңан барган жок белем? Сен талаада уктап калганда, сени ким ойготту эле?

– Аның ырас, бирок дагы бир жолу барасыңбы?

– Мен бүгүн түнү сенин артыңан барган жокмунбу?

– Бардың, бирок дагы-дагы, Көк Тууган, балким, дагы баарсың?

Көк Тууган унчуккан жок. Анан ал как эле ичинен күбүрөгөнсүп ырылдап жиберди:

– Баягы, кара, чын айтыптыр.

– Ал эмне деди эле?

Адам деген акырында адамга кетет деген. Биздин энебиз да ушундай деп айткан.

– Жапайы Иттердин Тұнұнде Акела да ушундай деген, – деп кобурады Маугли.

– Биздин баарыбыздан акылдуурак келген Каа да ушундай деп айткан.

– А сен эми кандай дейсин, Көк Тууган?

Көк Тууган жооп бербей, биртике тасқактап жүгүрүп отурду да, анан бир секиргендөн кийин экинчи секирмекчи болуп жатып, токтоло калып айта салды:

– Бала – Джунглиниң Ээси – менин энелеш бир тууганым! Сенин жолун – бул менин жолум, сенин үйүн – менин үйүм, сенин олжон – менин олжом, кармашканда ажалың жетсе – менин ажалымдын жеткени. Мен үчөөбүздүн атыбыздан айтып жатам. Бирок сен джунглидегилерге эмне айтасың?

– Сенин мындаи деп ойлогонун жакшы. Олжону көрүп турганда көпкө күтүп туруунун кереги жок. Илгери барғын да, баарын Кеңеш Аскасына келгиле деп чакыргын, менин оюмда эмне болгонун аларга айтып берейин.

Маугли чакырганда башка убакта джунглидегилердин баары жалдарын үрпәйтүп алыш, ар качан жыйылган болор эле, бирок азыр алардын чолоосу болгон жок – алар ырдап жатышкан болчу.

Маугли жакшы тааныш аскалар менен өзүн бир кезде Үйүргө кабыл алган жерге жүрөгү лакылдап чыгып барды, ал жерде өзүнүн төрт карышкырын, карылыгы жетишип, такыр дээрлик сокур болуп калган Балуну

жана Акеланын ээн калган жайынын айланасында тегерек болуп жыйырылган, оор салмактуу, сабырдуу Кааны гана тапты.

– Демек, сенин жолун үшүл жерден бүтөт экен го, Кичине киши? – деди Кaa, Маугли жерге жата калганда.– Биз Муздак Ийиндерде жолугушкан кезде эле, мен муну билгем, джунгли кубанганы менен деле киши деген акырында кишиге кетип калат.

Төрт карышкыр бир-бирине, анан Мауглиге жалт-жалт карашты, – таң калышты, бирок кол куушурушту.

– Ушунтип, джунгли мени куубайбы? – деп Маугли араң сүйлөдү.

Көк Тууган жана калган үч карышкыр аябай ырылдап жиберишти да: «Биз тириү турганда эч ким даай албайт...» – деп айта баштаганда, Балу аларды токтотуп койду.

– Мен сени Законго үйрөткөм. Сөз меники, – деди ал, – азыр мен алды жагымдагы аскаларды көрбөгөнүм менен, алысты көрөм. Бакатай, өз жолун менен кете бер, өзүндүн каның, өзүндүн Үйүрүң жана өзүндүн Эл-журтун турган жерге барып жашагын. Бирок түн ичинде сага тезинен тырмак же тиш, же көз, же сөз керек болуп калса, анда эсинде болсун, Джунглинин Ээси, джунгли – сеники, чакыра койсоң эле болду.

– Орто джунгли да сеники, – деди Кaa. – Мен кичине Журт туурасында айткан жерим жок.

– О, бир туугандарым! – дей кыйкырды Маугли эчкирип ыйлап, аларга колун сунуп. – Менин кетким келбейт, бирок мен эки бутумдан сүйрөгөндөй болуп жатат. Мен ушул түндөрдү таштап кантип кетем?

– Андай болсо өзүң байкап көр, Кичине Тууган, – деп кайталады Балу. – Бул аңчылыкта уяттуу эчтеме жок. Балды жегендөн кийин бал чөлөктө бош калтырабыз.

— Терини таштагандан кийин, — деди Каа, — ага кайрандан кирбейсиң. Закон ушундай.

— Угуп турчу менин кенчим, — деди Балу: — бу жerde сени эч ким кармап албайт — сөз менен да, иш менен да. Өзүң бил! Джунглиниң Эсси менен ким талашмак эле? Сен кичинекей Бакатай кезинде, тетиги жерде ак таштар меиен ойногонунду көргөм. Ошол замат гана өлтүрүлгөн жаш топозду сен үчүн берген Багира дагы сени көргөн. Ошол кароодон кийин жалғыз биз гана калдық, анткени — сени асырап алган энең өлдү, асырап алган атаң да өлдү. Эски Карышкырлардың үйүрү эбак жок болгон. Шер-Хан эмне менен бүткөнүн сен өзүң билесиң, Акеланы жапайы иттер өлтүрүп кетишкен; эгерде сенин ақылдуулугун жана күчүң болбогондо, ал иттер бүтүн Сион Үйүрүн кыйратып кетет эле. Карыялар гана калышты. Мына эми Үйүрдөн уруксат сурап тургандай баягы бала жок, Джунглиниң Эсси жаны жолду тандап алыш жатат. Адам менен жана анын салттары менен ким талашмак эле?

— А Багира менен менин ордума төлөнгөн топоз кантет? — деди Маугли. — Мен каалабаган болор элем...

Анын сөздөрү тоонун түбүндөгү калың токойдун арасынан чыккан өкүрүк-бакырык жана тарсылдактын да-быши менен угулбай калды. Мына ошондо демейдегидей эле болуп, жепженил, күчтүү жана айбагтуу Багира келип калды.

— Мына ошондуктан, — деди Илбирс кан болгон он бутун илгери карай сунуп, — мына ошондуктан мен келген эмесмин. Аңчылык көпкө созулду, бирок азыр ал бадалдын арасында өлтүрүлгөн бойдон жатат — эки жашар топоз, — сени бошото турган топоз, Кичине Тууган. Азыр бардык карыздар толук төлөндү. Калгандары туурасында болсо, мен Балу айткандай эле деп ойлоп турам! — деп ал

Мауглиниң бутун жалады. – Багира сени жакшы көргөн-дүгүн унупта! – деп кыйкырды да ал, анан жұғұруп кетти.

Ал дәбөнүн түбүнө барганда кайрадан созолонтуп катуу кыйкырып турду:

– Жаңы жолдо аңчылыктан жолуң болсун, Джүнгли-нин Эси! Багира сени жакшы көргөндүгүн унупта!

– Сен уктуңбу? – деди Балу. – Эми башка эчтеме болбайт. Азыр бара бер, бирок адегенде мага кел. О, акылман кичинекей Бакатай, мага кел!

– Терини таштоо оңай эмес, – деди Каа.

Мына ошол кезде Маугли башын сокур аюунун колтугuna катып алып, аны моюндан кучактап, өксүп-өксүп ыйлады, а Балу болсо анын буттарын жалоого аракеттенди.

– Жылдыздар сейрек тартып, тарайын деп калды, – деди Көк Тууган, таңга маалкү шамалдын жытын алып.

– Бұгүн биз кайда жатабыз? Эми биз жаңы жол менен барабыз.

Мына ушунун өзү – Маугли жөнүндөгү ангемелердин акыркысы.

## МАЗМУНУ

Маугленин бир туугандары .....	3
Каанын аң уулаганы.....	33
«Жолборс, жолборс!».....	72
Джунглиге коркунуч кандай келди.....	97
Джунглинин чабуулу .....	121
Князь анкасы .....	156
Жапайы иттер .....	182
Жазгы жүгүрүү .....	217

925c